



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

# ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫ

**№ 12/2015**

# НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары**

### **Редакциялык коллегия:**

Төрдөмдөйлөрү: Садыркулова А.М.  
Коллегия мүчөлөрү: Султанов М.С.  
Жаныбекова Ч.А.  
Садыкова Н.О.  
Жооптуу катчы: Абдиева К.Т.

### **Басылманын мазмунуна тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу учун:**

Бишкек шаары, Т. Үметалиев атындагы көчө, 101, Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банкынын, Юридикалык бөлүмүнө:

телефон: (996 312) 45 66 41 телефону  
факс: (996 312) 610 730 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот  
<http://www.nbkr.kg>

### **Басылманы таркатуу маселеси боюнча:**

Бишкек шаары, Т. Үметалиев атындагы көчө, 101, Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банкынын, Тышкы жана коомдук байланыштар бөлүмүнө:

телефон: (996 312) 669 009  
факс: (996 312) 610 730  
<http://www.nbkr.kg>

**Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын  
ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар  
менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык  
мыйзамдарын көнүри жайылтуу учун Улуттук банктын ченемдик актыларын  
расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат. Басылма  
айна бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.**

**Уюштуруучусу - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.**

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн  
жана 1998-жылдын 5-октябрьинда 321-номердеги күбелүкту алган.

Жоопкерчилиги чектелген коом «Триада-принт» басма борборунда даярдалган  
жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 199-46.

2016-жылдын 1-февралында басууга кол коюлган.

2016-жылдын 5-февралында басылган.

100 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2016-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтириүүдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

## **Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики**

### **Редакционная коллегия:**

Председатель: Садыркулова А.М.  
Члены коллегии: Султанов М.С.  
Жаныбекова Ч.А.  
Садыкова Н.О.  
Ответственный секретарь: Абдиева К.Т.

### **По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:**

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики,  
Юридический отдел:

телефон: (996 312) 45 66 41  
факс: (996 312) 610 730  
<http://www.nbkr.kg>

### **По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:**

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики,  
Отдел внешних и общественных связей:

телефон: (996 312) 669 009  
факс: (996 312) 610 730  
<http://www.nbkr.kg>

**Целью издания журнала является официальная публикация нормативных  
актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и обще-  
ственности нормативными документами Национального банка и официаль-  
ной информацией о деятельности Национального банка, а также проведе-  
ние пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики.  
Предположительная периодичность издания журнала - один раз в месяц на  
киргызском и русском языках.**

**Учредитель:** Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики,  
свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано ООО «Триада-принт».

г. Бишкек, ул.Тыныстанова, 199-46.

Подписано в печать 1 февраля 2016 года.

Отпечатано 5 февраля 2016 года.

Тираж 100 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2016 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой  
форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской  
Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Норма-  
тивные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

## **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын басылмалары**

### **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету**

Басылма Улуттук банктын өткөн жылдагы иши боюнча толук отчету болуп саналат. Ал Республиканын экономикалык өнүгүшү, Улуттук банктын акчакредит саясаты, финанссылык отчету жөнүндө кыскача маалыматтарды, Улуттук банктын ишине тишелүү жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана английс тилдеринде жарыяланат.

### **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени**

Маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын экономикасына негизги макроэкономикалык көрсөткүчтерү жана анын секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Ай сайын кыргыз, орус жана английс тилдеринде жарык көрөт.

### **Кыргыз Республикасынын төлөм тенденциесі**

Басылмада тышкы сектордун өнүгүшүндөгү акыркы тенденциялар чагылдырылат. Тиркемелеринде төлөм тенденциин нейтралдуу формасы, тышкы соода түзүмү, эларалык камдар (резервдер) тышкы карыз боюнча маалыматтарды камтыйган таблицалар көлтирилген. Чейрек сайын - январь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана английс тилдеринде жарыяланат.

### **Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама**

Басылмада республикада жана анын региондорунда керектөө бааларынын динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализдеөлөр, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагында кабыл алган чечимдері жөнүндөгү маалыматтар камтылып, кийинки мезгилге инфляциялык болжолдоор көлтирилет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана английс тилдеринде жарыяланат.

### **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи**

Улуттук банкта жана бүтүндөй банк тутумунда бир апта ичинде болуп өткөн жаңылыктарды, Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы рыноку боюнча аналитикалык материалдарды жана жалпыга маалымдоо каражаттары, юридикалык жактар жана жеке адамдар учун маалыматтарды камтыйт. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.

### **Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет**

Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы абалын экономиканын башка секторлору өз ара байланышта кароого арынышы боюнча аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө коомчулукка маалымдайт. Алты айда бир жолу кыргыз, орус жана английс тилдеринде жарык көрөт.

## **Издания Национального банка Кыргызской Республики**

### ***Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики***

Издание является полным отчетом Национального банка за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность Национального банка, общие сведения о НБКР, статические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

### ***Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики***

Информационное издание содержит статические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

### ***Платежный баланс Кыргызской Республики***

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает последние тенденции в развитии внешнего сектора. В приложениях приводятся таблицы с данными по нейтральной форме платежного баланса, структуре внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпускается ежеквартально - в январе, мае, июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.

### ***Обзор инфляции в Кыргызской Республике***

Издание содержит описание динамики потребительских цен в республике и ее регионах, анализ основных факторов инфляции, информацию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области денежно-кредитной политики и представляет прогноз инфляции на предстоящий период. Публикуется ежеквартально на кыргызском, русском и английском языках.

### ***Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики***

«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в Национальном банке и банковской системе в целом, оперативную информацию НБКР за неделю, аналитические материалы по финансовому рынку и другую информацию к сведению СМИ (средства массовой информации), юридических и физических лиц. Публикуется еженедельно на русском и кыргызском языках.

### ***Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики***

Издание содержит аналитическую информацию о текущем положении финансовой системы Кыргызской Республики во взаимосвязи с другими секторами экономики. Информирование общественности о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики. Выпускается 1 раз в 6 месяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском.

## **МАЗМУНУ**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 21 декабрындагы № 77/1 «Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июнундагы № 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган финансы-кредит мекемелеринин тизмеги жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу тууралуу» токтому ..... 8
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 21-декабрындагы № 77/4 «Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү (оверсайт) жүзөгө ашыруу эрежелери тууралуу» токтому .... 9

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О перечне финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики от 5 июня 2000 года № 22/2» от 21 декабря 2015 года № 77/1 ..... 120
2. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Правилах осуществления надзора (оверсайта) за платежной системой Кыргызской Республики» от 21 декабря 2015 года № 77/4 ..... 121

КЫРГЫЗ  
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ТОКТОМ**

Бишкек ш., Т. Уметалиев көч., 101  
2015-жылдын 21-декабрындагы № 77/1

**Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июнундагы № 22/2  
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган  
финансы-кредит мекемелеринин тизмеги жөнүндө» токтомун күчүн  
жоготкон катары таануу тууралуу**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыңзамынын 30 жана 43-беренелерине ылайық, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июнундагы № 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган финансы-кредит мекемелеринин тизмеги жөнүндө» токтому күчүн жоготкон катары таанылысын.

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- бил токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы учун аны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, адистештирилген финансы-кредит мекемеси «Кредиттик союздардын финанссылык компаниясы» ААКсын, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкын, микрокаржылоо уюмдарын, кредиттик союздарды тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышина контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ  
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ТОКТОМ**

Бишкек ш., Т. Уметалиев көч., 101  
2015-жылдын 21-декабрындагы № 77/4

**Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү  
(оверсайт) жүзөгө ашыруу эрежелери тууралуу**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 3, 7 жана 43-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамга таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү (оверсайт) жүзөгө ашыруу эрежелери (кошо тиркелет) бекитилсін.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/11 «Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтому күчүн жоготкон катары таанышын.

3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Юридика башкармалыгы:

- бил токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин бил токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областык башкармалыктарын жана Баткен обласындагы өкүлчүлүгүн, төлөм системасынын операторлорун жана төлөм уюмдарын, Кыргыз Республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын.

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын Төлөм системалары башкармалыгынын ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчесүнө ыйгарылсын.

**Төрага**

**Т. Абдыгулов**

**Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банк Башкармасынын  
2015-жылдын 21-декабрындагы  
№ 77/4 токтомуна карата  
тиркеме**

**Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү  
(оверсайтты) жүзөгө ашыруу боюнча  
ЭРЕЖЕЛЕР**

**1-ГЛАВА. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР**

1. Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү (оверсайтты) жүзөгө ашыруу боюнча бул эрежелер (мындан ары – эрежелер) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү(оверсайтты) жүзөгө ашыруу саясатына, Кыргыз Республикасынын төлөм системасында тобокелдиктерди тескөө саясатына жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык иштелип чыккан.

2. Бул эрежелерде, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) республиканын төлөм системасына көзөмөлдүктүү (оверсайтты) жүзөгө ашыруу тартиби, Улуттук банктан лицензия алышкан жекаттоодон өтүшкөн төлөм системасынын операторлору, ошондой эле алардын оператору катары Кыргыз Республикасынын резидент эместири болгон маанилүүкүзмат көрсөтүүлөр провайдерлери жана төлөм системасынын катышуучулары төлөм системасына көзөмөлдүктүү (оверсайтты) жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон отчетторду сунуштоо тартиби, формасы жана эрежелери белгиленген.

3. Төлөм системасынын операторунун милдеттерин аткарган комерциялык банктар отчетторду ушул эрежелерге ылайык, ошондой эле Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун алкагында сунушташат.

4. Төлөм системасынын операторлору отчетторду ушул эрежелерге, ошондой эле Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун алкагында сунушташат.

5. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү (оверсайтты) жүзөгө ашырган орган болуп саналат жанатуруктуу финанссылык системанын ажырагыс бөлүгү болуп саналган Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишенимдүүлүгүн жана коопсуздуугун сактоо жана төлөм кызмат көрсөтүүлерүнөн пайдалануучулардын талаптарын колдоого алуу, аларды коргоо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын сактоо максатында, Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган төлөм системаларынын

ишине, ошондой эле баалуу кагаздар боюнча эсептешүү системасына түрүктүү негизде мониторинг жүзөгө ашырат.

## **2-ГЛАВА. ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫНА КӨЗӨМӨЛДҮКТҮ (ОВЕРСАЙТТЫ) ЖУЗӨГӨ АШЫРУУ ТАРТИБИ**

6. Улуттук банк төмөнкү негизги багыттар боюнча улам кайталанып туроочу процесс формасында Кыргыз Республикасынын төлөм система-сына көзөмөлдүкту (оверсайтты) үзгүлтүксүз негизде жүзөгө ашырат:

- төлөм системаларынын иши жөнүндө сапаттык жана сандык маалыматтарды топтоонун жана аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган бардык төлөм системаларынын ишине мониторинг жүргүзүү, системалуу мааниге ээ жана маанилүү төлөм системаларынын тизмегин жыл сайын аныктоо;

- системалуу маанигэ ээ жана маанилүү төлөм системаларынын иши белгиленген стандарттарга ылайык келишине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана аларга баа берүү, айрым төлөм системаларынын натыйжалуу иш алып баруусу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу, маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдерлеринин ишине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү. Рынокто жаңы төлөм системалары пайда болгон шартта Улуттук банк ченемдик укуктук актыларда белгиленген талаптарга ылайык, алардын иш алып баруусуна баа берет, ага талдап-иликтөөлөрдү жүргүзэт, жаңы төлөм кызмат көрсөтүүлөрү боюнча корутунду даярдайт;

- төлөм системаларын өркүндөтүүгө багытталган чараларды көрүү.

### **§1. ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫНЫН ИШИНЕ МОНİТОРИNG ЖҮRGÜZÜY**

7. Төлөм системасынын ишине мониторинг жүргүзүүнүн алкагында төлөм системасынын операторлору отчетторду Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген маанилүүлүк критерийлерине ылайык сунушташат.

8. Системалуу маанигэ ээ төлөм системаларынын операторлору дем алыш жана майрам күндөрүнөн тышкарь, күндөлүк негизде Улуттук банк-ка төмөнкү маалыматты сунушташат:

- ушул эрежеге карата 1-тиркемеде белгиленген формага ылайык, кириш жана чыгыш төлөмдөрдүн саны, ошондой эле ар бир катышуучу жана бүтүндөй система боюнча жүгүртүү тууралуу маалыматты;

- ушул эрежеге карата 2-тиркемеде белгиленген формага ылайык, кириш жана чыгыш төлөмдөрдүн саны, ошондой эле ар бир катышуучу жана бүтүндөй система аткарылбаган төлөм документтеринин саны жана көлөмү, алардын аткарылбай калышы себептери (ликвиддүүлүктүн жетишсиздиги, система тарабынан четке кагылган, же катышуучу тарабынын кайтарылып алынган ж.б.) тууралуу маалыматты;

- төлөм системасында орун алган штаттан тышкаркы жагдайлар тууралуу.

9. Системалуу мааниге ээ төлөм системаларынан тышкary, төлөм системаларынын операторлору, ошондой эле алардын операторлору катары Кыргыз Республикасынын резидент эмстери саналган төлөм системасынын катышуучулары ар айлык негизде, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15инен кечикирбестен Улуттук банкка төмөнкү маалыматты сунушташат:

- ушул эрежеге карата 4-тиркемеде белгиленген формага ылайык, төлөмдердүн (которуулардын) саны жана көлөмү жөнүндө;

- ушул эрежеге карата 5-тиркемеде белгиленген формага ылайык, төлөм системасы тарабынан иштеп чыгууга кабыл алынбаган төлөмдердүн саны жана көлөмү жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, төлөм системасында алдамчылык транзакциялар жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, төлөм системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө (техникалык үзгүлтүктөр, системанын иш регламентинин бузулушу ж.б.);

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, төлөм системасынын үзгүлтүксүз ишинин жана/же төлөм системасынын эрежелеринин бузулушуна байланыштуу чыр-чатактар жөнүндө;

- төлөм инструменттерин жана электрондук акчаны Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык пайдаланылыши жөнүндө;

- ушул эрежеге карата 6-тиркемеде белгиленген формага ылайык, абрайлук тобокелдиктер жөнүндө.

10. Төлөм системасынын операторлору да Улуттук банктын талабы боюнча төмөнкү документтерди сунуштоого тишиш:

- ушул эрежеге карата 8-тиркемеде белгиленген формага ылайык, ез төлөм системасынын ишине баа берүү;

- расмий системалуу документтерди (системанын эрежелери, төлөм системасынын ишине тиешелүү келишимдер жана макулдашуулар, оператордун бизнес-планы, үзгүлтүксүз ишти камсыз кылуу планы, колдонулуп жаткан тарифтер ж.б.);

- системанын операторунун ишине акыркы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча тышкы жана ички аудиторлордун корутундусу;

- акыркы IT-аудиттин жыйынтыктары;

- башка маалымат.

11. Коюлган талапка ылайык, документтер текшерүү жүргүзүлгөн жерде сунушталышы мүмкүн же болбосо белгиленген документтердин көчүрмөлөрү Улуттук банкка ёткерулуп берилиши мүмкүн.

12. Көзөмөлдүкү (оверсайтты) жүзөгө ашыруунун алкагында Улуттук банк төмөнкүлөрдү ишке ашырууга укуктуу:

- төлөм системасынын учурдагы абалын талкуулоо, алдамчылык

операцияларынын же штаттан тышкаркы жагдайлардын келип чыгуу себептерин тактоо жана/же тиешелүү талаптарды жөнөтүү үчүн төлөм системасынын операторлорунун жетекчилиги же маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдерлери менен жолугушуу;

- топтордо сүйлөшүүлөрдү өткөрүү жана комитеттерде/кеңешмелерде катышууну кошо алганда, көп тараалтуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Байкоого алынган уюмдардын иши системанын стандарттарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык ишке ашырылышына инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү.

13. Улуттук банк төлөм системасынын ишине мониторинг жүргүзүүдө жана ага баа берүүдө төлөм системасынын операторлорунан алынган маалыматтын купуялуулугун сактоо менен иш алып барат.

## **§2. Төлөм системасынын ишине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана ага баа берүү**

14. Төлөм системасынын операторлору системаны каттоодон өткөртүүдө/лицензия алууда ушул эрежелердин 8 жана 12-тиркемелерине ылайык система жана анын ээси тууралуу толук маалыматты Улуттук банкка сунуштоого тийиш.

15. Алардын операторлору катары Кыргыз Республикасынын резидент эмстери болгон төлөм системасынын операторлору жана катышуучулары жаңы тейлөөлөрдү жана продукттарды ишке киргизүүдө (еркүндөтүүдө) алар ишке киргизилгенге чейинки 30 календардык күндөн кечкитиrbестен,иштелип чыккан тейлөө/продукт, системада орун алышы мүмкүн болгон вэгөрүүлөр/толуктоолор чагылдырылган кылдат маалыматты кошо тиркөө менен ал тууралуу Улуттук банкка расмий түрдө маалымдоого тийиш.

16. Системалуу маанинге ээ жана маанилүү төлөм системаларынын, ошондой эле баалуу кагаздар менен эсептешүү системасынын операторлору жана маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдерлери үч жылда кеминде бир жолу өз системаларынын иш алып баруусуна баа берүүнү жүзөгө ашырууга жана Улуттук банктын талабы боюнча документтерди (келишимдерди, операциялык эрежелерди, ички ченемдик документтерди, буйруктарды ж.б.), ошондой эле ушул эрежелердин 8, 10 жана 12-тиркемелеринде белгиленген формага ылайык көнцири маалымат камтылган материалдарды/документтерди кошо тиркөө менен баа берүү жыйынтыгын сунуштоого тийиш.

17. Баа берүү, системанын маанилүүлүк категориясына (системалуу маанинге ээ, маанилүү, жаңы) ылайык жүргүзүлүүгө жана ар бир багыт боюнча кылдат маалымат камтылууга тийиш.

18. Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын аткарылышына баа берүү системанын оператору, баалуу кагаздар менен эсептешүү системасынын оператору жана маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдери тарабынан ишке ашырылган системага баа берүүнүн ажыратылып алынгыс бөлүгү болуп саналат.

19. Улуттук банк системалуу маанингээ, маанилүү төлөм системаларынын жана баалуу кагаздар менен эсептешүү системасынын мыйзам талаптарына, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына, Улуттук банктын сунуш-көрсөтмөлөрүнө (12-тиркеме) жана эл аралык стандарттарга<sup>1</sup> (8-тиркеме) ылайык иш алып барышына талдап-иликтөөлөрдү жүргүзөт:

- системалуу маанингээ төлөм системалары үчүн – Финансы рынокторунун инфраструктурасы үчүн принциптерге (1-5, 7-9, 11-19, 21-23) ылайык келүүсүнө;

- маанилүү төлөм системалары үчүн – Финансы рынокторунун инфраструктурасы үчүн принциптерге (1-4, 7-8, 13, 15-18, 21-23) ылайык келүүсүнө;

- баалуу кагаздар менен эсептешүү системасы үчүн – Финансы рынокторунун инфраструктурасы үчүн принциптерге (1-5, 7-10, 12-13, 15-23) ылайык келүүсүнө.

20. Улуттук банк жаңы төлөмдөр системасынын иши Улуттук банктын талаптарына ылайык жүргүзүлүшүнө жана колдонулуп жаткан стандарттардын сакталышына талдап-иликтөөлөрдү жүргүзет.

21. Улуттук банк маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдерлеринин ишин мыйзам талаптарына, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана сунуш-көрсөтмөлөрүнө (12-тиркеме), ушул эреженин 9-тиркемесинде белгиленген эл аралык стандарттарга ылайык келишине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзөт.

22. Иштеп жаткан жана жаңы төлөм системаларынын, ошондой эле баалуу кагаздар менен эсептешүү системаларынын жана маанилүү кызмат көрсөтүү провайдерлеринин ишине баа берүү, мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгында алынган сандык жана сапаттык маалыматтардын, төлөм системаларынын жана маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдерлеринин жогоруда белгиленген стандарттарга ылайык келишине баа берүү ыкмасы боюнча жалпы кабыл алынган эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен оператордун өз системасына баа берүү жыйынтыктарынын негизинде ишке ашырылат.

23. Талдап-иликтөө сапаттык негизде 5 балл шкаласы боюнча жүргүзүлөт:

5	Сакталууда	Баа берүүнүн жүрүшүндө аныкталган бардык кемчиликтер жана жетишпестиктер проблемалуу маселеге кирбейт жана алар олуттуу эмес, штаттык режимде жөнгө салууга мүмкүн болгон маселе катары саналат.
---	------------	--

<sup>1</sup> CPSS-IOSCO «Финансы рыногунун инфраструктурасынын принциптери», 2012-жылдын апрель айы. 2014-жылдын 1-сентябринан тартыл Төлөм жана эсептешүү системалары боюнча комитеттин (CPSS) аталышы Төлөмдер жана рынок инфраструктурасы боюнча комитетке (CPMI) өзгөртүлгөн.

4	<i>Негизинен сакталууда</i>	Баа берүүнүн жүрүшүндө бир же бир нече проблемалуу маселе аныкталған, алар белгиленген мөөнөттө чечилүүгө тийиш, аларга контролдүк жүргүзүп турруу зарыл.
3	<i>Айрым бөлүктөрү сакталган</i>	Баа берүү учурунда бир же бир нече проблемалуу маселе табылған, алар тез арада чечилбесе олуттуу проблемага айланышы мүмкүн. Бул маселелерди чечүүгө өзгөчө көнүл бурулууга тийиш.
2	<i>Сакталган эмес</i>	Тез арада чечүүнү талап кылган бир же бир нече кыйла проблемалуу маселелер аныкталган, демек алар биринчи кезекте чечилүүгө тийиш.
	<i>Колдонул-байт</i>	Бул принцип, төлөм системасынын юридикалық, институционалдык, түзүмдүк себептер же башка мүнөздөмөлөр боюнча баа берилип жаткан төлөм системасынын бул түрүнө карата колдонулбайт.

24. Улуттук банк талдап-иликтөөнүн жыйынтыгын белгилүү бир баа берүү негиздемесин кошо тиркөө менен отчетто чагылдырат. Талдап-иликтөөлөрдүн жыйынтыгына ылайык төмөнкүлөр боюнча системанын иши тууралуу корутунду даярдалат жана чечим кабыл алынат:

- системанын ишинин кабыл алынган стандарттарга жана Улуттук банктын талаптарына жооп бериши жана системанын иш алып баруусунун колдонуудагы деңгээлин сактоосу жөнүндө (5 же 4-баа берүү);
- анын иш натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, баа берүү кри-терийлерин толугу менен аткарууга жетишүү үчүн сунуш-көрсөтмөлөрдү кошуу жана аларды аткаруу мөөнөттөрүн көрсөтүү менен баа берилип жаткан системага өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы жөнүндө (3-баа берүү);

- аларды аткаруу мөөнөттөрүн көрсөтүү менен баа берилип жаткан системага карата чараларды колдонуу жөнүндө (2-баа берүү);

- системанын андан ары иш алып баруу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу (2-баа берүү).

25. Улуттук банк төлөм системасынын операторуна, баалуу кагаздар менен эсептешүү системасынын операторуна же маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдерине талдап-иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча корутундууну, ошондой эле системаны өркүндөтүү же андан ары аларды аткаруу учун дал келбөөчүлүктөрдү четтетүү боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү сунуштайт.

26. Төлөм системасынын оператору, баалуу кагаздар менен эсептешүү системасынын оператору же маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдери мөөнөттөрүн көрсөтүү менен сунуш-көрсөтмөлөрдү аткаруу боюнча планды иштеп чыгып, чейрек сайын отчеттук мезгилден кийинки айдын 10унан кечикирбестен Улуттук банкка алардын аткарылышы жөнүндө отчет сунуштоого тийиш.

27. Улуттук банк көзөмөлдүкүү (оверсайтты) жүзөгө ашыруу жыйынты-

ктары жана төлөм системасынын натыйжалуулугуна талдап-иликтөөлөр жөнүндө маалыматты тиешелүү купуялуулук деңгээлин сактоо менен Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын иши боюнча аналитикалык утурумдук отчеттордо жарыялайт.

### **§3. Төлөм системасын өркүндөтүү боюнча чараптар**

28. Талдап-иликтөөнүн натыйжасында баа берилип жаткан системага өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы жөнүндө чечим кабыл алынган шартта Улуттук банк төлөм системасынын операторуна же маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдерине карата тиешелүү чараптарды көрөт.

29. Улуттук банк төлөм системасынын операторуна, баалуу кагаз менен эсептешүү системасынын операторуна, анын оператору катары Кыргыз Республикасынын резидент эмеси саналган төлөм системасынын катышуучусунажана маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдерине карата төмөнкү чараптарды колдонууга укуктуу:

- ишендирүү аркылуу таасир этүү. Анда системага мониторинг жүргүүнүн жыйынтыгына талдап-иликтөөлөрдүн жана негиздүүлүгүнүн натыйжасында алынган аргументтерди пайдалануу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү камтылат.

- ачык билдириүү. Улуттук банк купуялуулуктун зарыл деңгээлин сактоо менен системага оң таасир берүү, рынокту бекемдөө, системанын түзүмү жана аны тескөө жагында өз тыянактарын чыгарууга системага, алардын катышуучуларына жана башка таламдаш жактарга түрткү берүү максатында, демек орун алыши мүмкүн болгон тобокелдиктер аныкталган учурда өзгөртүүлөрдү киргизүүнү далилдөө аркылуу ачык билдириүү ыкмасын колдонот.

- макулдашуулар жана келишимдер. Системага өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, Улуттук банк менен системанын оператору ортосунда түзүлгөн макулдашууларды же келишимдерди, анын ичинде ошондой эле системанын катышуучулары менен түзүлгөн макулдашууларды жана келишимдерди пайдаланууну демилгелеши мүмкүн. Мынданай документтер банктык эсептин жана Улуттук банктын кызмат көрсөтүүлөр боюнча келишимдердин ар кандай формаларында болушу мүмкүн. Алар система жооп берүүгө тийиш болгон талаптарды жана стандарттарды, ошондой эле Улуттук (борбордук) банктын алардын сакталышын камсыз кылуу рөлүн белгилөө үчүн пайдаланылыши мүмкүн.

- системада катышуу. Системалуу маанигэ ээ, маанилүү же улуттук системалар боюнча Улуттук банк төмөнкүлөр аркылуу системаны тескөөгө катышуу тууралуу чечим кабыл алыши мүмкүн:

- системанын операторунун акцияларга башка менчик ээлерине карата белгиленген шарттарда ээлик кылуу;

- системанын ишинде маанилүү маселелер боюнча «вето» укугун пайдалануу;

- Директорлор көнешинде менчик маалыматтан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө жана добуш берүү укугуна ээ болуу аркылуу мүчө болуу.

- башка расмий органдар менен кызматташуу. Системада өзгөртүүлөрдү жүргүзүү максатында Улуттук банк финансы-кредит мекемелерине финанссылык көзөмөлдүк органдары, башка мамлекеттик органдар, финанссы-кредит уюмдары, эл аралык финанссылык институттар жана башка елкөлөрдүн борбордук банктары менен кызматташтыкта ишалып барышы мүмкүн.

- айрым төлөм системасынын баа берүү жыйынтыктарын жарыялоо. Жогоруда белгиленген чараплар натыйжа бербеген шартта Улуттук банк айрым төлөм системасынын баа берүү жыйынтыктарын жарыялашы мүмкүн, алар иштин талаптарга, сунуш-көрсөтмөлөргө жана стандарттарга, ошондой эле системаны келечекте өнүктүрүүгө дал келиши жөнүндө тыянактарды чыгарууга мүмкүндүк берет.

30. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга жол берүүлөрдүн аныкталгандыгына жараша, ошондой эле системага талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүнүн натыйжасында кабыл алынган чечимдер аткарылбаган учурларда Улуттук банк зарылчылыкка жараша көзөмөл органдары менен макулдашуу аркылуу системага, төлөм системасынын операторуна, ошондой эле анын оператору катары Кыргыз Республикасынын резидент эмеси саналган төлөм системасынын катышуучусуна карата төмөнкү чарапларды колдонушу мүмкүн:

- эксперттүү;
- кат жүзүндө макулдаштуу;
- кат жүзүндө жазма байрук берүү;
- корреспонденттик эсеп келишимин токтотуу (эгерде мындай эсеп ачылса);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген негиздер боюнча айыптык төлөм белгилөө же өндүрүү;

- бардык же айрым бир ишкердиктүн түрүн жүзөгө ашырууга лицензиены токтотуу же кайтарып алуу;

- төлөм системасынын операторлорун каттоо реестринен Кыргыз Республикасынын резидент эместерин чыгаруу;

- ал эми Кыргыз Республикасынын резиденттери үчүн, лицензиялашынчы ишкердиктүн бардык же айрым түрлөрүн же болбосо төлөм системасынын операторунун милдетин жүзөгө ашырууга лицензияны токтотуу же кайтарып алуу.

31. Зарыл учурларда Улуттук банк баа берилүүчү системага, төлөм системасынын операторуна карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка таасир этүү чарапларын же санкцияларды колдонушу мүмкүн.

32. Улуттук банк белгиленген талаптарга жооп бербеген системага карата өз чечимин мажбурлоо тартибинде аткарылышына жетишүү үчүн сотко кайрылышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү (оверсайтты) жүзөгө ашыруу эрежелерине карата  
1-тиркеме

Төлөмдер жөнүндө \_\_\_\_\_ катышуучулар боюнча  
(төлөм системасынын аталышы)

**МААЛЫМАТ**

20 \_\_\_-жылдын \_\_\_ - \_\_\_ үчүн  
банк-катышуучулар боюнча төлөмдер жөнүндө маалымат

Катышуучунун аталышы	Чыгыш		Кириш	
	Төлөмдөр саны	Төлөмдөр көлөмү (мин сом)	Төлөмдөр саны	Төлөмдөр көлөмү (мин сом)
1	2	3	4	5
Отчеттук күн үчүн бардыгы				
Жыл ичиндеги орточо күн-дүк маани	V	V	V	V
Күн ичиндеги топтолуу коэффициенти (системанын эң ири 5 катышуучусуна дал келүүчү пайыз	V	V	V	V

Жетекчи \_\_\_\_\_  
(кол тамгасы) (аты-жөнү)

Аткаруучу \_\_\_\_\_  
(кол тамгасы) (аты-жөнү) (телефон номери)

Кыргыз Республикасынын төлөм  
системасына көзөмөлдүктү (оверсайтты) жүзеге  
ашыруу боюнча эрежелерге карата  
2-тиркеме

20\_\_-ж. «\_\_» \_\_\_\_\_ операциялык күн ичиндеги

(төлөм системасынын аталышы)  
Эсептешүү аткарылбаган төлөм документтери

Каты-шую-чунун ата-лыши	Аткарылбаган төлөмдөр						Бардыгы болуп	
	Ликвиддүү-лүктүн жетиш-сиздиги	Туура эмес көрсетүлгөн/төлөмдөрдүн реквизиттеринин жоктугу	ж.б.					
	Төлөм-дөр саны	Төлөм-дөр көлөмү (минц сом)	Төлөм-дөр саны	Төлөм-дөр көлөмү (минц сом)	Төлөм-дөр саны	Төлөм-дөр көлөмү (минц сом)	Төлөм-дөр саны	Төлөм-дөр көлөмү (минц сом)
Барды-гы болуп								

Жетекчи \_\_\_\_\_  
(колу) (аты-жөнү)

Аткаруучу \_\_\_\_\_  
(колу) (аты-жөнү) (телефон) \_\_\_\_\_

Кыргыз Республикасынын төлөм  
системасына көзөмөлдүктүү (оверсайтты) жүзөгө  
ашыруу эрежелерине карата  
3-тиркеме

Отчеттук формаларды толтуруу эрежелери (3-тиркеме)

Формалар төлөм системасынын системалык жактан мааниси бар операторлор тарабынан отчеттук күн ичинде системанын ишинин жыйынтыгы боюнча күн сайын жана Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү (оверсайтты) жүргүзүү функциясын аткарган Улуттук банктын бөлүмүнө кийинки операциялык күнү 10.00го чейин электрондук түрдө берилет.

**1-тиркеме**

Отчет системадагы ар бир катышуучу боюнча жана жалпысынан система боюнча отчеттук күн үчүн иштелип чыккан төлөмдөрдүн сандык мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Ар бир катышуучу боюнча саптар толугу менен бардык графалар боюнча толтурулат. Жалпы система боюнча отчеттук күн үчүн маалыматтары бар жыйынтык саптар «V» белгиси коюлган графалар боюнча гана толтурулат.

**2-тиркеме**

Отчет ар бир катышуучу боюнча система буюнча бутундөй отчеттук күн үчүн аткарылбай калуу себептерин кошо көрсөтүү менен аткарылбай калган төлөмдөрдүн сандык мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Аткарылбай калуунун ар бир себеби буюнча аткарылбай калган төлөмдөрдүн санын жана көлөмүн көрсөткөн бир гана жыйынтык сап толтурулат.

Ар бир катышуучу буюнча аткарылбай калуу себептеринин тизмегинин акырында катышуучу буюнча жыйынтык сап толтурулат, ал сап аткарылбай калган төлөмдөрдүн саны жана көлөмү буюнча жалпы сумманы чагылдырат. Отчеттун акырында системадагы жалпы аткарылбай калган төлөмдөр буюнча алардын аткарылбай калуу себептерин көрсөткөн жыйынтык сап толтурулат.

Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайтты) жүзөгө ашыруу эрежелерине карата 4-тиркеме

\_\_\_\_\_ төлөм системасындагы төлөмдөрдүн саны жана көлемү жөнүндө отчет

Төлөм системасынын катышуучусунун аталышы \_\_\_\_\_

Күнү: (аый, жылы) \_\_\_\_\_

Төлөм системасынын аталышы \_\_\_\_\_

Төлөм системасынын түрү \_\_\_\_\_

Төлөм системасынын операторунун аталышы \_\_\_\_\_

Валютасы \_\_\_\_\_

Күнү (күнү/аый/ жылы)	Валюта- нын курсу	Төлөмдөрдүн (кото- руулардын) (кириш/ чыгыш) саны	Төлөмдөрдүн (которуулардын) көлөмү (кириш/чыгыш) валю- тасын миң бирдигинде
1	2	3	4

Айна бардыгы болуп:

чет өлкө валютасында	кириш		
	чыгыш		
улуттук валютада	кириш		
	чыгыш		

Валюта \_\_\_\_\_

1	2	3	4

Айна бардыгы болуп:

чет өлкө валютасында	кириш		
	чыгыш		
улуттук валютада	кириш		
	чыгыш		

Жетекчи \_\_\_\_\_

(кол тамгасы) (аты-жөнү)

Башкы бухгалтер \_\_\_\_\_

(кол тамгасы) (аты-жөнү)

Аткаруучу \_\_\_\_\_

(кол тамгасы) (аты-жөнү) (телефон номери)

Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү (оверсайтты) жүзөгө ашыруу эрежелерине карата  
5-тиркеме

\_\_\_\_\_ төлөм системасын иштетүүгө кабыл алынбаган төлөмдөрдүн саны жана көлөмү жөнүндө отчет

Төлөм системасынын катышуучусунун аталышы \_\_\_\_\_

Күнү: (айы, жылы) \_\_\_\_\_

Төлөм системасынын аталышы \_\_\_\_\_

Төлөм системасынын түрү \_\_\_\_\_

Төлөм системасынын операторунун аталышы \_\_\_\_\_

Валютасы \_\_\_\_\_

Күндөрү	Валютанын курсу	Төлөмдү кабыл албоонун себебинин аталышы	Кабыл алынбаган төлөмдөрдүн саны	Кабыл алынбаган төлөмдөрдүн көлөмү мин бирдигинде	
				чет өлкө валютасында	улуттук валютада
1	2	3	4	5	6
Валюта боюнча ардыгы болуп, анын ичинде айына кабыл албоонун себептери боюнча:					
Валюта	_____	_____	_____	_____	_____
1	2	3	4	5	6
Валюта боюнча ардыгы болуп, анын ичинде айына кабыл албоонун себептери боюнча:					

Жетекчи \_\_\_\_\_  
(кол тамгасы) (аты-жөнү)

Башкы бухгалтер \_\_\_\_\_  
(кол тамгасы) (аты-жөнү)

Аткаруучу \_\_\_\_\_  
(кол тамгасы) (аты-жөнү) (телефон номери)

Кыргыз Республикасынын төлөм  
системасына көзөмөлдүктү (оверсайтты) жүзеге  
ашыруу эрежелерине карата  
6-тиркеме

Төлөм системасынын \_\_\_\_\_ иш аброю жөнүндө

Төлөм системасынын катышуучусунун аталышы \_\_\_\_\_

Күнү: (айы, жылы) \_\_\_\_\_

Төлөм системасынын аталышы \_\_\_\_\_

Төлөм системасынын түрү \_\_\_\_\_

Төлөм системасынын операторунун аталышы \_\_\_\_\_

Жалпыга маалымдоо кара-жаттары					Сот процесстері					Кайрылуулар			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Басылманын күнү	Басылманын №	Жалпыга маалымдоо карахаттарынын аталышы	Макаланын кыскача мазмуну	Макаланын белгиси (он/терс)	Доочу (аты-жөнү/кыз- маты)	Жоопкер (аты-жөнү/ кызматы)	Тапаштын предмети	Сот караган иш	Соттун чечими тура- лую маалымат Дагасы	Кириш №	Кайрылуунун кыскача он/герсмазмуну	Макаланын белгиси (он/терс)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Жетекчи \_\_\_\_\_  
(кол тамгасы) (аты-жөнү)

Башкы бухгалтер \_\_\_\_\_  
(кол тамгасы) (аты-жөнү)

Аткаруучу \_\_\_\_\_  
(кол тамгасы) (аты-жөнү) (телефон номери)

Кыргыз Республикасынын төлөм  
системасына көзөмөлдүктү (оверсайтты) жүзегө  
ашыруу эрежелерине карата  
7-тиркеме

Формаларды толтуруу эрежелери

Формалар маанилүү жана банктык эмес төлөм системаларынын операторлору (эгер оператор Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо, катышуучулар) тарабынан айдагы ар бир операциялык күн боюнча бөлүү менен отчеттук ай үчүн системанын ишинин жыйынтыктары боюнча толтурулат. Формалар боюнча маалыматтар Улуттук банктын бөлүмүнө отчеттук айдан кийинки айдын 15-күнүнө чейин электрондук түрдө электрондук цифралык колу коюлган түрдө берилет.

**4-тиркеме**

Отчет отчеттук айда системадагы валюта боюнча ар бир күн үчүн бөлүштүрүлүп иштелип чыккан төлөмдердүн сандык мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Отчеттун аталыштарындағы саптарда:

- «Төлөм системасынын катышуучусунун аталышы» эгерде системанын оператору резидент эмес болсо, системанын катышуучусунун тиешелүү аталышы толтурулат.
- «Төлөм системасынын аталышы» системанын тиешелүү аталышы көрсөтүлөт (мисалы: «Элкарт», «Visa» ж.б.).

Аталыштын астындағы тилкелерде:

- «Төлөм системасын түрүндө» системанын түрүнүн тиешелүү аталышы толтурулат (мисалы: төлөм карттары менен эсептешүүнүн улуттук системасы, төлөм карттары менен эсептешүүнүн эл ара-лык системасы ж.б.);
- «Төлөм системасынын операторунда» системанын операторунун тиешелүү аталышы толтурулат (мисалы: «Банктар аралык про-цессинг борбору» ЖАҚы ж.б.);
- «Валютада» валютанын аталышы көрсөтүлөт.

Маалыматтардын аягында кириш/чыгыш төлөмдөрүнүн (чет өлкө жана улуттук валютада) саны жана көлөмү боюнча «Бардыгы ай үчүн» жыйынтык сабы толтурулат.

**5-тиркеме**

Отчет валюталар боюнча, күндөрү жана кабыл алынбай калуу себептери боюнча системада иштетүүгө кабыл алынбай калган төлөмдердүн сандык мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Ар бир валюта боюнча ай үчүн иштетүүгө кабыл алынбай калуу себептери боюнча жыйынтык сап жазылат.

#### 6-тиркеме

Отчет жалпыга маалымдоого жарыяланган басылмалар, сот процесстери жана төлөм системасына кардар/төлөөчүлөрдүн, төлөм системасынын шектенүүнү жараткан кызмат көрсөтүүлөрү үчүн оператор же провайдерлер боюнча кайрылуулары жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Эгерде төлөм системасынын оператору Кыргыз Республикасынын резидент эмеси болсо жана төлөм системасынын катышуучусу андан көз каранды болбогон себептерден улам талап кылуучу маалыматты болбогон шартта, Улуттук банктын дарегине белгиленген мөөнөттө тиешелүү билдириүү жиберилет.

Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктуу (оверсайтты) жүзөтө ашыруу эрежелерине карата 8-туркеме

\_\_\_\_\_ жылга карата системалык жактан мааниси бар, олуттуу жана жаны төлөм системаларынын баа берүүсү болонча

**АНКЕТА**

Финанслырынокторунун инфраструктурасы учун  
ПРИНЦИПТЕР

Төлөм системасынын атальши \_\_\_\_\_  
Төлөм системасынын түрү \_\_\_\_\_  
Төлөм системасынын оператору \_\_\_\_\_  
Төлөм системасынын катышуучусу \_\_\_\_\_

**Кысқартуулар:**

- Финанслырынокторунун инфраструктурасы учун принциптер;
- Төлөм системасы;
- Бааттуу кагаздардын борбордук депозитарийи;
- Бааттуу кагаздар болонча эсептешүүлөр системасы;
- Эл аралык эсептешүүлөр банкына караштуу төлөмдер жана эсептешүү системалары боюнча комитет;
- Нетто негизинде мөөнөттүү узартылган эсептешүү;

- DvD – тапшыруу каршы тапшыруу;
- DvP – төлөмтө каршы Тапшыруу;
- Финансырынгунун инфраструктурасы;
- FSAP – Финансы секторунун баа берүү программасы (Financial Sector Assessment Program);
- Эл аралык финансны институту;
- Эл аралык валюта фондуусу;
- Баалуу кагаздар буюнча комиссиялардын эл аралык уомуу;
- Маалымат технологиясы;
- Ири төлемдер системасы;
- РvР – төлемтө каршы тепем;
- Репо-кайтарым сатып алуу жөнүндө макулдашуу;
- ББ – Бүткүл дүйнөлүк банк.

**1-принцип. Укүтүк негиз.**  
**Финансырынгунун инфраструктурасы ишинде бардык тиешелүү юрисдикциялардаты ар бир олуттуу аспекти**  
**УЧУН ЫНДАНДЫРА ТУРГАН, ТАК БЕРИЛГЕН, АЙКЫН УКҮТҮК БАЗАГА ЭЗ БОЛУШУ КЕРЕК.**

Төлем системасы ●	Баалуу кагаздардын борбор- дук депозитарийи ●	Баалуу кагаздар бюонча эсептешүүлөр системасы ●
-------------------	--	---

**Кыскача маалымат**

Баа берилүүчүчү негизги түшүнүктөр:	ФРИ басы	Улуттук банктын басы
1-негизги түшүнүк. <b>Укүтүк негиз бардык тиешелүү юрисдикцияларда финанснырынгунун инфраструктурасы- нын ишиндин олуттуу аспекттеринин толук аныктальышын камсыз кылупуга тийши.</b>		

Олуттуу аспектилдер жана тиешелүү юрисдикция			
<p>1.1.1. Укуктук жактан толук айкыталуун тапал қылган финансдырынгун инфраструктурасы ишинчин општуу аспектилери канчалык (мисалы, укуктар жана финансдырынга салымдар, эсептешүүлөрдүн жыйынтыкталышы; нэттинг; операциялык сыйымдуулук; баалуу каражаттарына салымдар, мобилизацияланышы жана дематалык сыйымдуулук; сунуштоо механизмдерди, төлемге каршы төлөм же сунуштоого каршы сунуштоо; күрөлүк камсыздоо механизмдерди (маржиналдык келишимдерди кошо алганды); жана миддэттемелерин аткарылбаган шарттала анын жол-жоболору?)</p> <p>1.1.2. Финансдырынгун инфраструктурасы ишинчин ар бир олуттуу аспекттери учун тиешелүү юрисдикциялар кайсылар?</p>	<p>Ар бир олуттуу аспектти учун укуктук негиз</p> <p>1.1.3. Бардык тиешелүү юрисдикцияларда финансдырынгун инфраструктурасынын ишинчин општуу аспектилеринин (башкача айтканда, анын мыйзамдык базасы, эрежелер, жол-жоболору жана макулдаштуулар) камсыз қылуу учун финансдырынгун инфраструктурасы толук аныткабызын кандачыка камсыз қылат.</p> <p>- Эгерде финансдырынгун инфраструктурасы неттинг жөнүндө макулдаштууга ээ болсо, анын укуктук негизи мындай макулдаштууларды маажбулдо тартибинде аткарылышин кандачыка камсыз қылат.</p> <p>- Эгерде жыйынтыкталган эсептешүүлөр финансдырынгун инфраструктурасында журугузулсо, анын анын укуктук негизи операциялардын жыйынтыкталышын, анын ичинде төлөвөө жөндөмсүз катышуучунун укуктук негизин көлдөо учун финансдырынгун инфраструктурасы кантип камсыз қылат? Ошондой эле ал тарбыбан көпдонулучу тышкы зөспөө механизмдеринин, атаптган жыйынтыкталуун кандачыка жана баалуу каражаттары которуу системасы сыйктуу укуктук негизи колдоого альнабы?</p>	<p><b>2-негизги тушунук.</b></p> <p><b>Финансдырынгун инфраструктурасы таңыкталган, тушунуктуу жана колдонудағы мыйзамдарга жана ченемдик документтерге түтүр келген эрежелерге, жол-жоболорго жана контракттарга ээ болушу зарыл.</b></p> <p>1.2.1. Финансдырынгун инфраструктурасы, анын эрежелери, жол-жоболору жана контракттары так жана тушунуктуу экендигин кантип аньктайт?</p>	

1.2.2. Финансырынгунун инфраструктурасы, анын эрежелери, жол-жоболору жана контракттары колдонуудагы мызаамдарга жана ченемдик документтерге түра көлөрин кантит аныктай (мисалы, коридоркалык булумдар жана экспертизапар аркылуу)? Кайсы бир дап көлбөөнүүлүктөр табылып же чөттөилгөнбүй? Анын иши тышкы компетенттүү органдар жана уоңдар тарабынан «ароого альябы», же эрежелерине жол-жоболоруна жана контракттарына баапто жүргүзүлбөй?		
1.2.3. Финансырынгунун инфраструктурасынын эрежелери, жол-жоболору жана контракттары күчүнө кири алдында бекитилбөй? Эгерде бекитилсө, анда ким тарабынан жана кандайча?		
3-негизги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы компетенттүү органдар, катышуучулар жана зарылчылык көлпө чыккын шарттла көрдөр катышуучулар учун ез ишинин укуктук негизин таек жана түшүнүктүү аныкттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу көрек.		
1.3.1. Финансырынгунун инфраструктурасы тиешелүү компетенттүү органдар, катышуучулар жана зарылчылык көлпө чыккан шартта кардар катышуучулар учун ез ишинин укуктук негизин кантит аныктай?		
4-негизги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы бардык тиешелүү коридикцияларда дөө күч/не ээ эрежелергө, жол-жоболорго жана контракттарга ээ болушу зарыл. Муну менен бирде финанснырынгунун инфраструктурасы тарабынан жасалсан аракеттер бул сыйктуу эрежелердөрөө жана жол-жоболорго ылайык токтотулбайт, коридикапалык күчке ээ болбойт же баш тартылбайт.		
Эрежелер, жол-жоболор жана контракттардын укуктук жактран санкция менен камсыздылуу.		
1.4.1. Финансырынгунун инфраструктурасы 1-негизги түшүнүктөө көрсөтүлгөн бардык тиешелүү коридикцияларда эрежелердин, жол-жоболордун жана анын операциялары менен байланышы бар контракттар укуктук санкциялар менен камсыз кылыштандыры ишенимдүүлүгүн аныктоонун жогорку дөңгөзинин кандайна камсыз кылат?		
Эрежелердин жана жол-жоболордун аныкталуу дөңзөэли		

1.4.2. Финансырынгунун инфраструктурасы анын эрежелери, жол-жоболору жана контракттары жараксыз катары таандылып, кайтарым күчке ээ болусу жана алардын таасир этүү күчү токтотуварына карата жогорку аныкталуу деңгээлин кандайча камсыз ыллат? Анын эрежелеринин жол-жоболорунун жана контракттарынын негизинде кабыл алынган аракеттер жана алардын тасири токтотула турган кырдаалдар тузулебүр? Эгерде андай болсо, анда бул жадайлар кайсылар?		
1.4.3. Тиешелүү юрисдикциядаты сот финанссырынгунун инфраструктурасы анын укуктук санкция менен камсыз ылтынбаган тиешелүү эрежелерине жана жол-жоболоруна түра көнүүчү ишин же механизмдерин кандайдыр бир үбакта тааныды беле?		
5-нөхизги тушилүк. Бир кандача юрисдикцияларда иш алтып баруучу финанссырынгунун инфраструктурасынындаи юрисдикцияларды укуктук нормаларынын потенциалдуу конфликттинен утам келип чыгуучу тобо-көлдүктөрди табууга жана азайтууга тийи.		
1.5.1. Эгерде финанссырынгунун инфраструктурасы бир кандача юрисдикцияларда иш алтып барса, укуктук ченемдердин кайсы бир потенциалдуу конфликттерин кандайча таап чыгат жана талдап-тилдиктей? Тиешелүү юрисдикцияларда финанссырынгунун инфраструктурасы тарабынан тандаптып алтынган укуктар санкциялар менен камсыз ылтууга карата белгисидик келип чыкса, финанссырынгунун инфраструктурасы укуктук нормалардын потенциалдуу конфликттерин көз карандысыз юридикатык экспертиза менен камсыз ылла алат беле? Финанссырынгунун инфраструктурасы кандай укуктук нормалардын потенциалдуу конфликттерин таап чыкты жана талдап иликкеди? Финанссырынгунун инфраструктурасы укуктук нормалардын потенциалдуу конфликттерин кандайча жөнө салуда?		
Финанссырынгунун инфраструктурасы учун принциптер (5.4.3.2.1)		
Түшүндүрмөлөр/сұнуштар		
2-принцип. Башкартуу		
Финанссырынгунун инфраструктурасы анын коопсуздуугун жана эффективдүүлүгүн камсыздоочу таанытталган жана азыкайын башкаруу системасына, ошондой эле жалпы кызыкчылыктарды белгилөөчүү жапты финанссырынгунун түркүтүүгүн жана таламдаш таралтарына жетишүүчү башка аспекттерге ээ болушу зарыл.		
Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбор-дук депозитарийи •	Баалуу кагаздар бөонча эсептешүүлөр системасы •

Кысқача мазалымат	Баа берилүүчү негизги түшүнүктөр:	ФРИ баасы	Улуттук банктын баасы
	<p>1-нөализги түшүнүүк.</p> <p>Финансырынгын инфраструктурасы анын коопсуздүйгүн камсыз кылуу көзектүүлүгүн жана наимайжалтуулугун карай түрган жана финансасы түрүктүүлүгүн түзөндөн-түз колдоого алған жана коомдук таламдарды суңуштоочу аспектилерди карай түрган максаттарга ээ болууга тишиш.</p>		
	<p>2.1.1. Финансырынгын инфраструктурасынын максаттары кандалай жана алар так чагылдырылганбы? Коолтган милдеттерди аткаруу буюнча Финансырынгын инфраструктурасы өз ишин кандалайча баалайт?</p>		
	<p>2.1.2. Финансырынгын инфраструктурасынын милдеттеринде колпсуздук жана наыйжалтуулугуна биринчи көзекте кандалайча маани берилет. Аталган рыноктун милдеттеринде финансасы түрүктүүлүгүн жана башка рөлөванттых коомдук таламдар кандалайча так формада колдоого альнат?</p>		
	<p><i>Башкарруу механизмдерди</i></p> <p>2.2.1. Башкарруу механизмдерди (жөнүшүл сыйятуу орган) жана Финансырынгын инфраструктурасынын жетекчилиги негиз кылпыл иш алып берган келишимдер же механизмдер кандай? Финансырынгын инфраструктурасы иннде милдеттер жана жоопкерчиликтер кандалайча болуштурулөн? Бул механизмдер кандалайча жана кайсы документтерде (план-дар) бекитилген?</p>		
	<p>2.2.2. Борбордук банктар аркылуу башкарлыгын системалар уурунда, мумкун болуучу же болгон кызыкчылктар конфликтисин кандалайча жөнүл салат? Оператордун жана байкоочуун иш милдеттерин болуштурууге жол берүүчү башкаркуу механизмдер кандай дөңгөлдө?</p>		
	<p>2.2.3. Ээлийк кылуучуларга, катышуучуларга жана башка таламдаш жактарга кандалайча финансасырынгын инфраструктурасы берилет.</p>		
	<p><i>Башкарруу механизмидерди түрүлүү маалыматты ачуу</i></p> <p>2.2.4. Башкарруу механизмдерди түрүлүү маалымат ээлик кылуучуларга, компетенттүү органдарга, катышуучуларга жана коомчулуктун кенири деңгээлине сунушталат?</p>		

3-нөализги түшүнүк. Финансы рынокунун инфраструктурасынын (же башка ушул сыйктуу ортан) директорлор көнешинин ролу жана милдеттери так аныкталышы керек: анын ишин жол-жобосун сурективчى документтер, анын ичине табуу жол-жоболору болушу керек. Директорлор көнешин, көнештин жана анын өзүнчө мүчөлөрүнүн ишин толугу менен тынымыз талдалып-чикип түрүгө тиши.		
Көнештин ролу жана милдеттери		
2.3.1. Финансы рыноку инфраструктурасынын Директорлор көнешинин (же ушул сыйктуу органдынын) ролу жана милдеттери кандай жана алар так аныкталганбы?		
2.3.2. Көнештин ишинин, анын мүчөлөрүнүн ортосунда кызычылыктардын ортосунда кепил чыккан тапаш-тарыштарды таал чыгуу, аларды карал чыгуу жана чечүү маселелерин кошо алганда, анын ишин жөнгө салуунун жол-жоболору кандай? Бул документтер кайсы документтерде бекитилген жана алар кимге гана берилет? Алар кандайлык үзүлүлүксүз каралып турат?		
2.3.3. Директорлор көнешинин ишин камсыз ылгылчуктуу кандай комитеттер түзүлгендүгүн баяндап берилле. Комитеттердин ролу, милдеттери жана курамы кандайча?		
Ишити төкшөрүүгө алуу		
2.3.4. Көнештин ишин жана анын өзүнчө мүчөлөрүнүн ишин текшерүү учун бекитилген жол-жоболор кайсылар?		
4-нөализги түшүнүк. Директорлор көнешинин курамына өзүнчө көлтөгөен милдеттерди аткаруу учун билүмнөө жана мотивацияга ээ мүчөлөр кириши керек. Эреже катары, көнештин мүчөлөрүнүн милдеттин аткарабаандар болушу талап кылбынат.		
2.4.1. Финансырын инфраструктурасы өзүнчө көлтөгөн ролун аткаруу учун зарыл болгон тажрыйба жана мотивацията кандайлык дөңгөлдө ээ? Финансырын инфраструктурасы и канчалык болуп талаптарды аткарууну камсыз кылат?		
2.4.2. Финансырын инфраструктурасы көркүү көндүмдөргө ээ көнештин мүчөлөрүн тартуу жана карман капалуу учун кандай стимулдарды колдонот? Стимулдар финанссырын узак мөнөттүү милдеттерин аткарууну кандайна чагылдырат?		
2.4.3. Көнешине аткарбоочу же көз карандысыз мүчөлөр киреби? Эгер кирсе, анда канчоо?		

2.4.4. Эгерде көнешке көз каранды мүчөлөр кирсе, анда финанссырынгы инфраструктурасы көнештин көз карандысыздыгын кандачы аныктай? Финанссырынгы инфраструктурасы көнештин мүчөлөрнүн кайсынын көз карандысы экендиги туурапуу маалыматты аныбы?	<p><i>Б-нөөизги түшүнүк.</i></p> <p>Башкарманын ролу жана милдеттери так аныкталуга тиши. Финанссырынгы инфраструктурасы көнештин мүчөлөрнүн кайсынын көз карандысы экендиги туурапуу маалыматты аныбы?</p>		
2.5.1. Башкарманын ролу жана милдеттери кандачы алар так түзүлгөнбү?			
2.5.2. Башкарманын ролу жана милдеттери кандачы аныкталат?			
Тажрыйба, жөнөмдүлүлүк жана кесилжейлүк как чиеттик			
2.5.3. Финанссырынгы инфраструктурасы анын ишин алып барууда жана тобокелдиктерин тескеөгө алууда зарыл болгон тажрыйбага, жөндөмдүлүлүкке жана кесилжейлүк как чиеттикке канчалык дөнгөзлөрдө зэ?			
2.5.4. (Зарылчылык көлип чыккан уурда) жетекчилерди бошотуун жол-жобосу кандаи?			
<i>Б-нөөизги түшүнүк.</i>			
Директорлор көнешчи чукул жана вазаочө кырдаалдарда тобокелдиктерди жана чечимдерди кандалил агуу жаатында тапшырмаларды аткаруу учун Милдеттерди жана жоопкерчиликтерди аныктмаан тобокелдикке карата толеранттуулук жаатындағы финанссырынгы инфраструктурасынын саясатын өзүндө көмтөгөн таек, документтапкык жактран таризделген тобокелдиктерди тескеө системасын түзүшүү көрөк. Башкартуу түзүлүү тобокелдиктерди тескеө жана ички көзөмдөлүк белгилөрдөр жетишсөртүүдөн түзүлүү тобокелдиктерди тескеө жана ресурстарга жана директорлор көнешине карата ээ болтуусун камсыз кылышы зарыл.			
Тобокелдиктерди тескеө системасы			
2.6.1. Көнеш тарабынан бекитилген тобокелдиктерди тескеө системасы кандаи? Ал документ менен бекитилгенбү жана кандаи түрдө?			

2.6.2. Тескөө системасы финанссырынгутун тобокелдикке карата толеранттуулук жаатындағы саясатын жана тобокелдиктер чөйрөсүнде чөнимдерди кабыл алууга мүндөттөрдү жана жоопкерчиликтерди белгилдейт жана чукул кырдаапда жана күтпөбөтен жагдай уурунча чөнимдерди кабыл алуу процессин кандайча жөнгө салат?			
2.6.3. Тобокелдиктерди тескөө системасын кабыл алуу, өзгөртүү жана кайра карал ыштуу жол-жосуу кандай?			
<i>Комплеттөнгү орган жана тобокелдиктерди жана ички көзөмөлдүктуу тескөө белгүлөөрүнүн көз каранбаңыздыгы</i>			
2.6.4. Тобокелдиктерди жана ички көзөмөлдүктуу тескөө белгүлөөрүнүн роту, мильтеттери, ыйгарым укуктары, отчеттору жана ресурстары кандай?			
2.6.5. Кеңең тобокелдиктерди тескөөнүн үлгүлөрүн кабыл алууда жана көлдонууда бирдей төскөөнүн кандайча көлдөно алат? Мындаай үлгүлөр жана аны менен бирге көлдонуулучуу методология кантитип бекитилеп?			
<i>7-Негизги түшүнүк.</i> Финанссырынгутун инфраструктурасынын <i>Директдорлор кеңеши анын тузупчуу, эрежелери, жалпы стратегиясы жана негизги чөнимдерди тиже жана кыйыр катышуучуларынын жана башка катышуучуларынын мыңзычылуу тааламдарын тиешелүү түрдө өзөвлөрүсүн. Негизги чөнимдерди талапидаш тараалттарга так формада, ал эми бул чөнимдер толгуу менен рынокко таасирин тийзиген уураада – коомчукка жеткирүү зарыл.</i>			
<i>Таламдаш тараалтардын кызыкчылыктарынын аныктлоо жана кароо</i>			
2.7.1. Финанссырынгутун инфраструктурасы анын тузупчуу, эрежелери, жалпы стратегиясы жана негизги чөнимдерди менен байланышкан чөнимдерди кабыл алууда катышуучулардын жана башка кызыкчадар тараалтардын кызыкчылыктарын кантитип аныктайт жана эсепке алат?			
2.7.2. Кеңең бул чөнимдер жөнүндө кызыкчадар тараалтардын тиже жана кыйыр катышуучуларынын пикирлерин кантитип эске алат? Мисалы, катышуучулар тобокелдиктерди тескөө болонча комитетке, деярлопту башкаруу тобу сыйктуу комитетке киреби же бул коомдук кеңеш берүү аркылуу гана ишке ашырылабы? Кызыкчадар тараалтар жана финанссырынгутун инфраструктурасы ортосунда кызыкчылыктар катылышы кандайча байкалат жана жөнте салынат?			
			<i>Маалыматты ачуу</i>

2.7.3. Финансырынгунун инфраструктурасы директорлор көнеши, кызылдар таралтар тара-бынан кабыл алынган негизги чечимдер жөнүндө маалыматты, зарылчылык келип чыккан учурда коомчулукка канчалык деңгээлде анат?			
<b>Финансырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткаруунун жыйынтыкталган баасы (5,4,3,2,1)</b>			
<i>Түшүндүрмөлөр/сүнүш-көрсөтмөлөр</i>			
<b>3-Принцип. Тобокелдиктерди тескеөнүн комплекстүү системасы.</b>			
<b>Финансырынгунун инфраструктурасынын жоючулук, укутук, кредиттүк, операциялык жана башка тобокелдик-терди комплекстүү тескеө чүн тобокелдик менеджментин түркүтүү системасына ээ болушу зарыл.</b>			
<b>Төлем системасы ●</b>	<b>Баалтуу кагаздардын борбор- дук депозитарийи ●</b>	<b>Баалтуу кагаздар бюнча эсептешүүлөр системасы ●</b>	
<b>Кызыкча маалымат</b>			
<b>Баас берилгүччүү негизги түшүнүктөр:</b>			
1-Негизги түшүнүк.			
Финансырынгунун инфраструктурасы анда келип чыгуучу же түзүлүччүү тобокелдиктерди та-бууга, сандык жағынан баа берүүгө, контролдоого жана тескеөө мүмкүнчүлүк түзөн тобокел-дик менеджментине, тобокелдиктерди тескеөө саясатына ээ болуга тийши.			
Финансырынгунда келип чыгуучу же анда түзүлүччүү тобокелдиктер			
3.1.1. Тобокелдиктердин кайсы түрү финанссырынгунун инфраструктурасын түзүштөт жана апар тобокелдиктердин кайсы түрүне кабылат?			
Тобокелдик менеджментин саясаты, жол-жобосу жана системасы			
3.1.2. Финансырынгунун инфраструктурасында келип чыгуучу жана түзүлүччүү тобокелдиктерди табууга, еңчөөгө, контролдоого жана тескеөө мүмкүнчүлүк түзүччүү анын саясаты, жол-жобосу жана контролдоо системасы кандай?			
3.1.3. Тобокелдик менеджментинин кайсы системалары тобокелдиктерди табуу, еңчөө, контрол-доо жана бардык спектрин тескеөө учун финанссырынгунун инфраструктурасын көлдөнүштөт?			
Тобокелдик менеджментинин саясаты, жол-жоболтуру жана системалары			

3.1.4. Тобокелдик менеджментин саясаты, жол-жоболору жана системалары иштеп чыгуу, бекитүү жана жүзөгө ашыруу процесси кандай?		
3.1.5. Тобокелдик менеджментин саясаты, жол-жоболору жана системаларынын нафыйжалуулугун Финансырыногуун инфраструктурасынын кандайна белгали?		
3.1.6. Финансырыногуун инфраструктурасынын менеджментинин саясаты, жол-жоболору жана системаларынын кандайна белгали?		
2-нөализги түшүнүк. Финансырыногуун инфраструктурасынын кандайна белгали?		
3.2.1. Финансырыногуун инфраструктурасынын кандайна белгали?		
3.2.2. Финансырыногуун инфраструктурасынын кандайна белгали?		
3.2.3. Финансырыногуун инфраструктурасынын кандайна белгали?		
3-нөлизги түшүнүк. Финансырыногуун инфраструктурасынын кандайна белгали?		
3.3.1. Финансырыногуун инфраструктурасынын кандайна белгали?		

3.3.2. Тобокелдиктерди өлчөө жана мониторинг жүргүзүүтүү канчайча жүргүзүлөт? Финансырынгунуң инфраструктурасы тобокелдиктердин баяндамасын канчайтын көп жүргүзүп турат?			
<b>Тобокелдиктерди тескеев каражаттары</b>			
3.3.3. Анын башка уюмдар менен өз ара байланышынан улам келип чыгуучу тобокелдиктерге каршы аракеттөөчүү учун финанссырынгунуң инфраструктурасы тобокелдиктерди тексөөнүн канчай каражаттарын көлдөнөттө?			
3.3.4. Финансырынгунун инфраструктурасы тобокелдиктерди тексөөнүн бул каражаттарынын натыйжалупулунуң кантил баалат? Финансырынгунун инфраструктурасы тобокелдиктерге каршы аракеттөөчүү учун көлдөнүлүччүү тобокелдиктерди тексөөв каржаттарын канчайна карал чыгууну ишке ашырат? Канча убакта кайрадан кароого алышат?			
<b>4-Негизги түшүнүк.</b>			
Финансырынгунун инфраструктурасы шишил жаткан ишкана катары анын оор операцияларды жана чукул тейлөөв көрсөтүлүгрөдү жүзөөв ашырууга олуттуу жолтоо болтуучу сценариийлерди таап чыгуусу жана иш алып барууну пландаштырууна калыбына көйтүрүү же тартилке салынган токтолтуу учун мүмкүнчүлүктөрдүн толук спектрүнин нальжалаулугуун баалоого тийчиши. Зарынчылык келип чыккан шартта финанссырынгунун инфраструктурасы тиешелүү компетенттүү оразандар учун чечимдерди пландаштыруу учун керектуү маалыматты дәэзи бериш зарыл.			
<b>Финансырынгунун инфраструктурасынын чукул маанилүү операцияларды жана кызмат көрсөтүлүгрөдүн ишке ашырууга жолтоо кылуучу сценарийлер.</b>			
3.4.1. Финансырынгунун инфраструктурасы анын чукул олуттуу операцияларды жана тейлөөлөрдү ал тарафынан ишке ашырылышин жолтоо кылуучу мумкүндүк берүүчү сценариийлерди кантип таап чыгат? Мынчай процесстөрдөн жыйынтыгында канчай сценариилер табылган?			
3.4.2. Бул сценарийлер финанссырынгунун инфраструктурасы кабылтан вэчинчә жана байланыштуу тобокелдиктердин канчайна эсепке алышат?			
<b>Ишити калыбына көйтүрүү же тартилке көйтүрүнүн токтоттуу блюонча пландар</b>			
3.4.3. Ишити кайра түзүү же жоюну тартилке көйтүрүү блюонча финанссырынгунун инфраструктурасында канчай планчар бер?			

3.4.4. Ишти кайра тузуу же жоюну тартилке көлтириүү бөөнчча финанснырынгунун инфраструктуруктике көлтириүү бөөнчча финанснырынгунун инфраструктурасынын чукул олуттуу операцияларды жүзеге ашырууга жана тейлөө көрсөтүгө мумкүнчлүгүн камсыз қылат?				
3.4.5. Ишти кайра жаңыртуу же жоюну тартилке көлтириүү бөөнчча финанснырынгунун инфраструктурасынын ишин кайра кароо жана пландарды жаңыртуу кандайча жүргүзүлөт? Пландарды кайра карал чыгуу жана жаңыртуу иши кандай кароого алынат?				
<b>Комплекстүү планды аткаруу ишин баалпоонун жыйынтыктаптан баасы (5.4.3.2,1)</b>				
<b>Түшүндүрмөлөр/Сүнүүш-көрсөтмөлөр</b>				
<p><b>4-принцип. Кредиттик тобокелдик.</b>  <b>Финанснырынгунун инфраструктурасы катышшуучулардын иш-аракеттеринен улам келип чыккан кредиттик тобокелдиктерди, ошондой эле төлем, клиринг жана эсептешүү процесстеринен келип чыккан тобокелдиктерди наыйжалуу өлчөп, контролдуука алууга жана аларды тескеөнүү камсыздыктууга тийиш.</b></p> <p>Финанснырынгунун инфраструктурасы ар бир катышчуучунун кредиттик тобокелдигинин ордун ишенимдүү жана толук жаббуу учун жетиштүү финансныресурсту колдолуп туртууга тийиш. Мындан тышкарлы, ишин олуттуу тобокелдиктер коштогон жана же бир нече юрисдикцияда системалуу мааниге ээ борбордук контрагенттер, келип чыгышы ыктымал болгон кооптуу жагдайлардын көнири түрмөгүнүн ордун жабтуу жетиштүү кошумча финанссылык ресурстарга ээ болушу зарып. Буларга эки катышчуучу жана алардын аффилийленген компаниялары тараабынан өзүнө алган милдеттөнмелеринин аткарылбай капышы сыйктуу жагдайлар камтылууга жана муну менен эле чектелип калбастан, езгече кырдаалда, бирок болжолдоого болгон рыноктук жагдайларда борбордук контрагенттер учун кредиттик тобокелдиктин жайындысы келип чыгышынан улам түп төлөн жагдайлар да камтылууга тийиш. Башка бардык борбордук контрагенттер да кооптуу жагдайлардын ордун жабтууга жетиштүү кошумча финанссылык ресурстарга ээ болупу тиши.</p>				
Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбор- дук депозитарийи •	Баалуу кагаздар баасы	Баалуу кагаздар баасы	ФРИ баасы
<b>Кысқасча маалымат</b>		<b>Эсептешүүлөр системасы •</b>		
<b>Баас берилүүчүү негизги түшүнүктөр:</b>		<b>ФРИ баасы</b>	<b>Улуттук банктын баасы</b>	

1-нөөизги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы өз катышуучулар тарафынан кредиттимк тобокелдиктерди тескөө башкармалыбынын ишиенимдүү түзүмүн ошондоо эле анын төлем, кпиринеңдик жана эсептешүү процесстеринен улам келип чыккан кредиттимк тобокелдиктерди. Кредиттимк тобокелдик түндөлүк тобокелдиктерден жана же потенциалдуу көлөчектеги тобокелдиктерден улам келип чыгышы мүмкүн.			
4.1.1. Кредиттимк тобокелдиктерди тескөө боянча финанссырынгунун инфраструктурасынын, анын катышуучулар жана анын төлем, кпиринеңдик жана эсептешүүлөр процесстери менен түзүлүчүү күндөлүк жана потенциалдуу тобокелдиктерди кошо алганда механизмдерди кандай?			
4.1.2. Конъюнктуралардын, рыноктук практикалардын жана жаны продуктуардын өзөрүүсүн чагылдырууну эскеpte алуу менен механизмдердин кандай убакта кайра каралат?			
2-нөөизги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы кредиттимк тобокелдиктердин булаалын таал түрүүгө тийши, ар дайым кредиттимк тобокелдиктерди сандык баалоочу жана мониторинг жүргүзүүчү жана бул тобокелдиктерди контролдоо учун тиешелүү механизмдерди колдонууну өткөрүп түрүүсү зарыл.			
4.2.1. Финансырынгунун инфраструктурасы кандайча кредиттимк тобокелдиктердин булактарын таал чыгат? Финансырынгунун инфраструктурасы тарафынан кредиттимк тобокелдиктердин булалы кандай?			
4.2.2. Финансырынгунун инфраструктурасы кредиттимк тобокелдиктерди кандайча өлчөйт жана мониторинг жүргүзөт? Финансырынгунун инфраструктурасы тобокелдиктерди кайра баалоо кандай убакыт сайын жүргүзөт? Маалымат кандайлык деңгээлде актуалдуу?			
4.2.3. Финансырынгунун инфраструктурасынын кайсы механизмдери кредиттимк тобокелдиктерди булактарды контролдоо учун колдонулат (мисалы, айын убакытта дүн эсептешүүлөр механизмдеринин сунушу же «төлемгө каршы тапшыруу» эсептешүүлөрү, таза дебетти чектөө же бир күндүк кредит, концентрация чектеөлөрүн же күн сайын же орточо сұрталык негиздөө күндөлүк рыноктук баалардын позицияларды кайра баалоо)? Бул каражаттардын натыйжалуулугун финанссырынгунун инфраструктурасы кандайча өлчөйт?			

3-негизги түшүнүк.		
Төлөм системасы же Баалуу қаазадар бөюнчя эсептешүүлөр системасын аныктоонуң жоғорку деңгээли менин өзүнүн күндөлүк жана ар бир катышуучу тарабынан потенциалдуу көлөчөк тобокелдиктери болсо, куреөлүк камсыздодону колдонуу менен жана башка ушул сыйкаттуу финанссылык ресурстарды жабышы зарыл (Күрөөлүк камсыздоо жөнүндө 5-принципти карагыла). Кийинкинеге каттырылған нөттө-эсептөө системаларын (DNS системалары) же DNS-нөизәде баалуу қаазадар бөюнчя эсептешүүлөрдүн системасынын нөизәндине эсептешүү көпилди жок, бирдөк эгердөө алтардын катышуучулары төлөм, кириңдөй жана эсептешүүлөрдөн улам келип чыгуучу кредиттик тобокелдиктер менин кез келгенде, мындай финансдырынгунун инфраструктуралары системада олуттуу кредиттик тобокелдикти жаратма алушуу эки катышуучу же алардын аффилирленен компланилгандары тарабынан жаралган тобокелдиктерди жабуу учун көминде жетишэрлитк ресурстарга ээ болтуш зарыл.		
Ар бир катышуучун тобокелдигин ордун жабуу		
4.3.1. Төлөм системасынын вазунун күндөлүк же Баалуу қаазадар бөюнча эсептешүүлөр системасы катышуучуларынын ар биринин тобокелдиктерин жана алар болгон учурда потенциалдуу көлөчтөгөн тобокелдиктерин ордун кандып жабат? Мындай тобокелдиктердин ордун жабуу учун финансдырынгунун инфраструктурасы тарабынан колдонулупчу финанс ресурстарынын курамы кандай? Финансдыры ресурстары баалоочун кандай дөңгээлин түзөт?		
4.3.2. Финансдыры ресурстары канчалык дөңгээлде төлөм системасынын же Баалуу қаазадар бөюнча эсептешүүлөр системасы күндөлүк жана потенциалдуу көпилди тобокелдиктерин толук көлемдө жана жогорку дөңгээдеги ишенимдүүлүктүн ордун жабышат? Өзүнүн финансдыры ресурстарынын жетишэрлигин төлөм системасы же Баалуу қаазадар бөюнча эсептешүүлөр системасы канчалык дөңгээлде баалайт?		
Эсептешүүлөрдүн көпилдиги жок мөнөтүү өткөн нөттө-эсептешүүлөр бар төлөм системалары жана мөнөтүү өткөн нөттө-эсептешүүлөр бар Баалуу қаазадар бөюнча эсептешүүлөр системасы учун эсептешүүлөрдүн көпилдиги жок.		
4.3.3. Эгер төлөм системасы же Баалуу қаазадар бөюнча эсептешүүлөр системасы төлем, клирингдик жана эсептешүү процесстери тарабынан эсептешүү көпилдиги жок мөнөтүү өткөн нөттө-эсептешүүлөр бар система болсо? Эгер система кредиттик тобокелдиктер болсо, анда система кандайча мониторинг жүргүзет жана бул тобокелдиктерди өтчөйт?		

4.3.4. Эгер катышуучуларнын арасында кредиттик тобокендиктер болгон нетто негизинде мөн-иетү узартылган эсептешүүлөр камтылган төлем системасы же Баату кагаздар буюнча эсептешүүлөр системасында эсептешүүлөрдүн көмийдиги болбосо, төлем системасынын же Баату кагаздар буюнча эсептешүүлөр системасынын финанссылык ресурстары системада олтуу кредиттик тобокендиктерге алып келе турган эки катышуучулардын жана алардын аффилирленген компаниялардын кайсы деңгээлде аткарылбаган милдеттенимдеринин ордун жабат?	4-нөхүзөгү түшүнүк. Финансырынгүчүн инфраструктурасы милдеттенимдерди өз алдынча аткарабағандызынын же финанссырынгүчүн инфраструктурасы алдынча милдеттенимдерди анын катышуучуларды тарафынан аткарабай коюну айкалыштуруунун жыйнтыктында милдеттенин ала турган кредиттик жоготулпардын толук ордун жабуунун таек эрежелерин жана жол-жоболорун аныктасы за-рал. Бул эрежелер жана жол-жоболор финанссырынгүчүн инфраструктурасынын ликвиддүүлүк провайдерлеринен алынган каражаттарды кайттарып алпууну кошо алганда орду жабылбаган кре-диттик жоготулпар кандайча белгүштүрүлөрүн аныктайт. Мындан тышкарары, бул эрежелер жана жол-жоболор, финанссырынгүчүн колгозу жана иштимадуу шаш алтып бааруусун улантуу чүн стрес-стик аблодуу жардамкан жадгайларда финанссырынгүчүн инфраструктурасы көлгөй түрген анын финанссырынкоторун толтуруу процессин сүрөттөп бершии зарыл.	4.4.1. Финансырынгүчүн инфраструктурасынын эрежелери жана жол-жоболору айкын фон-мада кредит буюнча анын катышуучуларынын финанссырынгүчүн инфраструктурасы алдындағы милдеттенимдерин өз алдынча аткарабосуун жана айкалыштыруусунун натыйжасында мильтин ала турган кайсы болбосун жоготулпарды кандайча жөнө салат? Финанссырынгүчүн инфраструк-турасынын эрежелерин жана жол-жоболору кредит буюнча потенциалдуу орду жабылбаган жоготу-лардын белгүштүрүшүн жана финанссырынгүчүн инфраструктурасынын ликвиддүүлүк провайдер-леринен алтан каражаттардын ордун жабууну кошо алганда кайсы тартылте жана кандайча жөнө салат?	Финансы ресурстарынын толкуткоо
	4-нөхүзөгү түшүнүк. Финансырынгүчүн инфраструктурасынын эрежелерин өз алдынча аткарабосуун жана айкалыштыруусунун натыйжасында мильтин ала турган кайсы болбосун жоготулпарды кандайча жөнө салат? Финанссырынгүчүн инфраструк-турасынын эрежелерин жана жол-жоболору кредит буюнча потенциалдуу орду жабылбаган жоготу-лардын белгүштүрүшүн жана финанссырынгүчүн инфраструктурасынын ликвиддүүлүк провайдер-леринен алтан каражаттардын ордун жабууну кошо алганда кайсы тартылте жана кандайча жөнө салат?	4.4.2. Стресстик жадгайдан улам азайып көткөн финанссырын толкуткоону жөнө салуучу эрежелер жана жол-жоболор кайсылар?	

<b>Финансырыноктурунун инфраструктурасынын принципперинин аткарыльшына берилген жыйынтыкталган баа (5, 4, 3, 2, 1)</b> <i>Түшүндүрмөлөр/сүнүш-жөргөлөлтер</i>					
<p><b>5-принцип: Күрөөлүк камсыздоо.</b></p> <p>Өзүнүн кредиттик тобокелдиктерин жана катышуучуларынын кредиттик тобокелдиктерин тексее үчүн күрөөлүк камсыздоого мүткөж болгон финансрыноктурасы төмөнкү инфраструктурасы төмөнкү ликвиддүүлүк тобокелдиктери, кредиттик жана рыноктук тобокелдиктерге ээ күрөөлүк камсыздоону кабыл алууга тиши. Мындан тышкы, Финансрыноктурасынын жетишэрлик консервативдүү тексее чарасын жана лимиттерди белгитеши жана колдонушу зарып.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Төлем системасы •</td> <td style="padding: 5px;">Баалу кагаздардын борбор-дук депозитарийи •</td> <td style="padding: 5px;">Баалу кагаздар баюнча эсептешүүлөр системасы •</td> </tr> </table>	Төлем системасы •	Баалу кагаздардын борбор-дук депозитарийи •	Баалу кагаздар баюнча эсептешүүлөр системасы •	
Төлем системасы •	Баалу кагаздардын борбор-дук депозитарийи •	Баалу кагаздар баюнча эсептешүүлөр системасы •			
<b>Түшүндүрмө</b>		<b>ФРИ баасы</b> <b>Улуттук банктын баасы</b>			
<p><b>Баа берилүүчүү негизги түшүнүктөр:</b></p> <p>1-негизги түшүнүк. Финансырыноктурунун инфраструктурасы, эреже катарры төмөнкү кредиттимтик жана рыноктук тобокелдик жана пиквиддүүлүк тобокелдиги камтылыгын активдерди күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алган активдерди чектөөгө тишиш.</p>					
<p>5.1.1. Эзтөө негизде кабыл алынучу күрөөлүк камсыздоону кошо алгандаты күрөөлүк камсыздоо катары белгилүү бир актив алпылыктуу жөндөлдин финансрыноктурасынын инфраструктурасы кандача аныктайт? Финансрыноктурасынын инфраструктурасы өзөнчө негиздөнүүн инфраструктурасынан кандылтап аныктайт? Финансрыноктурасынын инфраструктурасынан кандылтап көп колдононот? Финансрыноктурасынын инфраструктурасынан кандылтап көп колдононот? Аныктамаларды камсыздоону канчалык көп катары алат, жана мынчай күрөөлүк камсыздоону кабыл алууда ал лимиттерди колдононубу?</p>					
<p>5.1.2. Финансырыноктурунун инфраструктурасы күрөөлүк камсыздоону критерийдерге карата колдонуулучу критерийлерге турва көперин камсыздоо учун ал тарафынан катталган күрөөлүк камсыздоого кандачай мониторинг жүргүзөт?</p>					

5.1.3. Финансырынгунун инфраструктурасы кандайча кайтарым корреляциянын мүмкүн болуп чу аттайды тобокелдигин кантит табат жана абалын жечилдетет, мисалы, ал тарабынан курөөлүк камсыздоонун концентрациясынын лимиттерин кошо алганда)?		
2-нөализги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы баа берүүнүн проуденциалдык белгилерин бешилөөө жана дайыма текшерүүгө алынып, рыноктук коопттуу жагдайларды эске алаң тобокелдиктерди тескеөө чарасы системасынын аныктосого тиши.		
Баа берүү тажрыйбасы!		
5.2.1. Финансырынгунун инфраструктурасы курөөлүк камсыздоонун наркын рыноктук наркка салыштырылпайтадан баа берүүнүн кайсып учурда жүргүзүп турат жана бул күн сайын аткарылбы?		
5.2.2. Финансырынгунун инфраструктурасы, эгерде рыноктук баалар айкын наркты чагылдыра албаса, активдерге ез алдынча баа берүүгө ылгарым укуктуубу?		
Тобокелдиктерди тескеөө системасын колдонуу тажрыйбасы		
5.2.3. Финансырынгунун инфраструктурасы мууну кандайча аныктайт?		
5.2.4. Финансырынгунун инфраструктурасы тобокелдикти тескеөө системасынын талаптагыдай экендилгин кандайча тесттен өткөрет, анын ичинде курөөлүк камсыздоонун жок кылышынын караган рыноктук коопттуу жагдайлар шартында активдердин наркынын темендөп кетишчиң кантит аныктайт? Финансырынгунун инфраструктурасы бул тесттүү кайсып ууруда өткөрүп турат.		
3-нөлизги түшүнүк. Корректировкалого болгон керектөөнүн басаңдатуу, учун финанссырынгунун инфраструктурасы мезайлөмэзили менен орун алып турган коопттуу рыноктук жаадайлар эске алынган тобокелдиктерди тескеөөнүн түрүктүү жана консервативдүү системасынын жөнөс салууга тиши.		
5.3.1. Финансырынгунун инфраструктурасы тобокелдиктерди тескеөө системасынын жөнөс салынандыгын кантит аныктап, ага баа берет? Бул система корректировкалопор кандайча эске алынаат?		
4-нөлизги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы, бул баа учун олуттук жазыымыз наптыкжалуу активдердин тез эле жою мүмкүнчүлүгүн олуттумуу төмөндөтүүгө алып келүүчүү белгилүү бир активдердин концентрациясынан кашышы зарыл.		

5.4.1. Жоюу учурунда баага потенциалдуу жатымсыз таасир этүүнү чектөө максатында белгилүү бир активдерди табуу жана кашу боюнча Финансырын инфраструктурасын саясаты кандалай? Бул саясатты аныктво уурунда кайсы факторлор таасир этет (мисалы, баага же рыноктук шарттарга жатымсыз таасир этту)?	
5.4.2. Финансырын инфраструктурасы концентрациянын кайра кароо жана баа саясатын жана адекваттуулукту аныктво боюнча практиканын кандайна жүргүзет? Финансырын инфраструктурасы болу саясатын жана практиканын кайра кароону жана баа берүүнү канчалык көп жүргүзөөтүшүзиги түшүнүк.	
5.5.1. Чек ара аркылуулук камсыздоону кабыл алуучу финанссырын инфраструктурасынын колдонулушу менен байланыштуу тобокелдиктерди жөнделдүтүүжөө жана аны өз убагында колдонуулуктун камсыздоого тишии.	
5.5.2. Чек ара аркылуулук камсыздоону кабыл алуу менен финанссырын инфраструктурасы юридикалык, күрөөлүк, рыноктуу жана башка тобокелдиктерге кабыллучу тобокелдиктер кандай? Финансырын инфраструктурасы болу тобокелдиктерди кантитл жөнлипдейтег?	
5.6.1. Финансырын инфраструктурасы өз убагында чек ара аркылуулук камсыздоону колдонуулуктун камсыздоогуунан башкарару системасы	
5.6.2. Финансырын инфраструктурасы тарабынан колдонулупчу негизги мүнөздөмөсүнү кайсыптар?	
Операциялык ийкемдүлүк	
5.6.3. Финансырын инфраструктурасы тарабынан колдонулупчу күрөөлүк камсыздоону башкарару системасы күрөөлүк камсыздоого күнделүк мониторинг жүргүзүү жана башкарару учурунда езгерүүлүрдү кантит жана кандай деңгээлде эске алат?	

5.6.4. Күрөөлүк камсыздоону башкарру системасырыноктук стресс мэзгитинде да иш үзүлтүксүздүгүн кандай дөңгөэдө кымсыз кылат?	Финансырыноктунун инфраструктурасынын принциптеринин аткарылышына берилген жыйынтыкталган баа (5, 4, 3, 2, 1)	Түшүндүрмөлөр/сүнүш-көрсөтмөлөр	
7-принцип. Ликвиддүлүк тобокелдиги.	Финансырыноктунун инфраструктурасы өзүнч ликвиддүлүк тобокелдигин натыйжалуу баалоого, контролдоого жана тексөөтө тийши. Финансырыноктунун инфраструктурасы бир күндүк эсептешүүлөрдү жүзегө ашыруу учун бардык зарыл болгон валюталарда жетишсөртүп ликвиддүлүк ресурстарга, зарылчылык көптил чыкса, операциялык күн ичинде жана мүмкүн болуучу стресстик сценарийлерди көнүри спектрдин алкагында ишенимдүлүккүн жогорку дөнгөзгүндөги төлем миддеттимелерди боянча көп күндүк эсептешүүлөрте, буга финанссырыноктунун инфраструктурасынын экстремалдык, бирок катышуучу жана анын аффилирленген компанияларынын мүмкүн болуучу рыноктук жагдайлардаң ликвиддүлүк боянча чотуу алгандаты миддеттимелеринин көбүнүн пайды болуусуна алып келе турган миддеттимелерин аткарабоосун кошо алганда, бирок муну менен чектелбестен ээ болушу зарыл.		
Төлөм системасы •	Баалуу кагаздардын борбор-дук депозитарийи •	Баалуу кагаздар есептешүүлөр системасы •	
Түшүндүрмөлөр			
Баа берилгүччүү негизги түшүнүктөр:			
1-негизги түшүнүк. Финансырыноктунун инфраструктурасы катышуучулар, эсептешүүлүк банктары, ностро агенттери, депозитарий балычылуучу ликвиддүлүк тобокелдиктерин тескеенүн ишенимдүү системасына ээ болушу зарыл.			
7.1.1. Өзүнүн катышуучулары, эсептешүүлүк банктары, ностро агенттери, депозитарий балкадарынан, ликвиддүлүк булактарынан жана башка уюмдар тарафынан кабылдуучу бардык тиешелүү валюталарда тобокелдик ликвиддүлүгүн тескеө Учун финанссырыноктунун инфраструктурасынын колдонуучу механизмдерин кандай?			

7.1.2. Бардык тиешелүү валюталарда финансрынкын инфраструктурасында жаралуучуликвиддуулук тобокелдигинин булактары менен байланышкан ликвиддуулуктеги финансрынкын инфраструктурасынын керектоөперүүчүн муназа жана өлчөмүндөй?		
7.1.3. Финансрынкын инфраструктурасы, ага карата мамиле болонча ар кандай ролдогу түзүлүүчү өзөнчө уомдар жана анын аффилиреңгөн потенциалду чооту алгандағы ликвиддуулук тобокелдигин финансрынкын инфраструктурасы кантлык эске алат?		
2-нөөзиги түшүнүк. Операциялык күн ичинде ликвиддуулукту кою алганда, финансрынкын инфраструктуратурады натыйжалуу операциялык жана түркүтүү каражаттарга жана аналитикалык өз эсептешүүлөрүн жана финанссылык азыгууларды өз үбәзында таап чыгуу, баа берүү жана мониторинг жүргүзүүгээ болтушуу зарыл.		
7.2.1. Финансрынкын инфраструктурасы эсептешүүлөрдүн жана финанссылык азыгууларды таап чыгуу, баа берүү жана мониторинг жүргүзүү учун кандай операциялык жана аналитикалык каражаттарды колдонот?		
7.2.2. Финансрынкын инфраструктурасы операциялык күн ичиндеги ликвиддуулукту кою алганда, үзүлтүкүз жана езубында езүнүн эсептешүүлөрдүн жана финанссылык азыгууларын таап чыгуу, баа берүү жана мониторинг жүргүзүү учун бул каражаттарды кантлып колдонот?		
3-нөөзиги түшүнүк. Төлем системеси же Баалуу кагаздар болонча эсептешүү системасы, анын ичинде мөнөтүү узартылган нетто-эсептешүүлөрдүн колдонуулучу механиздери, ар бир күнүнде эсептешүүлөрдү жүргүзүү учун тиешелүү валиюталарда жетишээрлик пиквайды ресурстарды, ал эми зарылчылык көлип чыккан шартта сиондой эле бир күндүк же көп күндүк эсептешүүлөрдү мумкун болуучу стресс-сценарийлердин көнчүри спектринин алкагында аныкталуучулуктун жөзорку дөнгөзлөнбөгөн төлөм мильдемтимегерди болонча колдоого алуусу зарыл. Алар өзүндө муну менен чектөлбестен, экстрималык, бирок мүмкүн болуучу рыноктук жаадайларда төлөм мильдемтимелерин көбүнчү көпил чыгуусун алып көпүчү катышуучулардын жана анын аффилирлөнген компанияларынын мильдемтимелерин камттууга тийши.		

7.3.1. Төлем системасы же Баалуу кагаздар болонча эсептешүү системасы, ар бир күнү, ошондой этө зарылчылык көптил чыккан шартта бир күндүк же көп күндүк эсептешүүлөрдү жүргүзүү учун тиешелүү бардык валюталарда пиквиддүү ресурстардын суммасын кантит аныктайт? Кайсы потенциалдуу стресстик сценарийлер (экстремалдуу, бирок мумкун болуучу рыноктук жаддайларда чогуу алтандагы төлем милдеттимелеринин көбүн таузуге жөндөмдүү катышуучунун жана анын аффилирленген катышуучусунун дефолту менен чектелбөгендигин кошо алганда) бул тушункту түзүү учун төлем системасы же баалуу кагаздар болонча эсептешүү системасынын көлдөнгөт?			
7.3.2. Төлем системасы же Баалуу кагаздар болонча эсептешүү системасынын ордун жабуусун талап кылуучу ар бир валютада ликвиддүүлүктүн тансыктыгынын эсептешүү көлмөү кандай?	5-нөөизги түшүнүк. Финанссырын инфраструктурасынын ликвиддүүлүк ресурстарынын талаптарына жооп берүүчү ликвиддүүлүктүн Эң заң ресурстарды жөнчүдө палаптарга жооп берүүчү талаптарды аткаруу максатында ар бир валютада кредиттүүлик пичияларда белгиленген, валютальк сөвөлтөрдө белгиленген жана РЕГО таастыктаалган борбордук банкта – ачка депозиттеринен - эмитенттө жана кредит берүүгө жөндөмдүү банктарда, ошондой эле жаңаркуу ликвиддүү күрөвлүк камсыздаддо, депозитаришилдерде жана инвестицияларда түрат. Атар каржаллоо жөнчүнө алдын-ала көлшишилген жана жөргөнчүү ишенимдүү бутундөрдөн улаш нах ачка карражаттарда жечил жеткилilikтүү болуучу жана тез конвертацияланган катары эсептелеүү, ал эмис экспремемлөйк, бирок мумкун болуучу рыноктук жаддайларда. Ээзердө финанссырыннын рыноғочунун инфраструктурасы борбордук банк-эмитентте катышылкы кредиттө каратат пайдаланууга ээ болсо, финанссырыннын инфраструктурасынын мыйнадай пайдалануу мумкүнчүлүгүн (жана борбордук банк менен келишишгөн башка тиешелүү бутундөрдүү) тиешелүү борбордук банкта күреө учун жарактуу боло түрган талаптардын Эң аз болуучу катары саноого тиши. Мыйнадай бардык ресурстар зарылчылыгына жарааша жеткилүктүү болууга тиши.		
Уруксат берилген ликвиддүү ресурстардын көлмөү жана курамы	7.5.1. Финанссырыннын инфраструктурасындагы анын ар бир валютадага квалификациялык ликвиддүү ресурстарынын көлмөү жана курамы кандай? Финанссырыннын инфраструктурасынын көлдөнүсүнүн бул пиквиддүү ресурстар кантит жана кайсы убакытка жеткилитеттүү болот?		
Былышы			

7.5.2. Финансырын инфраструктурасы дароо колдонуун мумкинчулугу бар күреөлүк камсыздоону жана акча караажаттарына инвестицияларды которуучун каржытоонун канчай макулдашылган Механизмдерин колдонот? Бул механизмдер экстремалдуу бирок болжолдуу рыноктук шарттарда жогорку ишенимдүү болорун финанссырын инфраструктурасы кантип аныктаган? Финанссырын инфраструктурасы езунун ликвиддүү ресурстарына жеткиликтүү болушуланан кандайдыр бир потенциалдуу тоскоодуктарды таптыбы?	7.5.3. Эгерде финанссырын инфраструктурасы узгуттуксуз негизде борбордук банк-эмитентте кредитке карата жеткиликтүүлүккө ээ болсо, анда анын бул валютада эн аз ликвиддүү ресурстарды туралуп талаптарга турва келүү максатында карыз алуу боюнча мумкинчулугу канчалык?	7.5.4. Финансырын инфраструктурасынын квалификациялуу ликвиддүү ресурстарынын өлчөмү жана жеткиликтүүлүгү канчалык дөңгөлдө төлем миддеттимелери буюнча өз убагында эсептешүүлөр жүргүзүү учун ар бир валютада эн аз ликвиддүү ресурстар туралуу белтилген талаптарга турва келет?	б-негизги түшүнүк. Финансырын инфраструктурасынын талаптарына жооп берүүчу ликвиддүү ресурстарына ликвиддүү ресурстардын башка түрлөрү менен толукташы мүлкүн. Бул жағдайда бул ликвиддүү ресурстар болшок менен суроо-тапал менен колдонулупчы же милдеттимелерди алтартарбонун наамыйжасында жечеңе негизде кредиттүпкүп лиңиялар, сөвөттор же РЕПО. Учун күреөлүк камсыздоо каттары жол берилген активдер түрүндө болушу зарыл, ал эмес бул экспрималдуу рыноктук шарттарда алдына-ала аныкталгандын же кептүйгөнен зор ыктымалдызы болушу мүлкүн. Эгерде финанссырын инфраструктурасы Борбордук банктан жөнөкөй кредиттүшү алуу мумкинчулугу жок болсо, ал кайсы күреөлүк камсыздоо тиешелүү банк тарафынан кабыл алынаарын билүүгө тийши. Аныкени, мындай активдер стрессстик жағдайда ликвиддүү болтуу ыктымалдызына ээ.
			Кошумча ликвиддүү ресурстардын өлчөмү жана курамы
		7.6.1. Финансырын инфраструктурасы учун жеткиликтүү болгон кошумча ликвиддүү ресурстардын өлчөмү жана курамы канчалык?	Кошумча ликвиддүү ресурстардын пайдалануу мумкинчулугу

7.6.2. Финансырынгунун инфраструктурасы тиешелүү валютаны алган шартта ишенимдүү негизде экстремалдуу рыноктук шарттарда алдын-ала болжолдонгон жана кепилдөн болбосо да, күрөөтүк камсыздоо катарында активдер жөнүл ишке ашырыла турғандыгы жана алтынкүтүүлүн кантит жана кандай негизде аныктайт?				
7.6.3. Бул кошумча активдердин кайсы белгүү тиешелүү борбордук банкта потенциалдуу күрөөтүк камсыздоо катары квалификацияланат?				
7.6.4. Финансырынгунун инфраструктурасы квалификациялык ликвиддүү ресурстарды колдонууга чөйин же андан тышкary өзүнчүн кошумча ликвиддүү ресурстарын кандай жадайларда колдондоно алат эле?				
7.6.5. Финансырынгунун инфраструктурасынын кошумча ликвиддүү ресурстарынын өлчөмү жана пайдалануун мүмкүнчүлүгү квалификациялуу ликвиддүү ресурстар менен бирле ликвиддүү ресурстарды аныкткоо. Учун стресс-тестировунун программасынан финанссырынгунун инфраструктурасынын журушуундэ ликвиддүүлүктүн көркөөлөрүнө канчалык дөңгөлдө жооп берет (өнегизги түшүнүктүү карытыла.)?				
7-нөсөнги түшүнүүк.				
Финансырынгунун инфраструктурасы албын-ала төкөшерүү жутуузунун зөсөбүнен аныктойнун жөөркөрүк дөңгөзлөн камсыздоосу, зарып, бул талаптарына жооп берүүгө көректигүү ликвиддүү ресурстарды финанссырынгунун камтышучусу же учунчү жак болсо, өзүнө кабыл алышынан мишпартименттерди жана алардын коштоогон алардын ликвиддүүлүк тобокелдигин жана алардын төсөвөнү түшүнүү учун зарып жетиштүү маалыматка ээ болот. Белгилүү бир валютандын ликвиддүүлүк булагынын ишенимдүүлүгүн баалоо учун борбордук банкта-эмитенттеги кредиттин ликвиддүүлүгүнүн булагын алуу муумкунчулукун эске алуу зарып. Финанссырынгунун инфраструктурасы ликвиддүүлүктүн булагында болгон ликвиддүүлүктүн ресурстарынын пайдаланууну мүмкүнчүлүгүн өзүнчүн жол-жобосун тыйымсыз тестчүлөөгө тийши.				
Ликвиддүүлүк булагынын тартуу				
7.7.1. Финансырынгунун инфраструктурасы ликвиддүүлүгүн талап кылышында эн аз квалификациялык ресурстарына тура кепишичи учун булактарды таргабы? Финанссырынгунун инфраструктурасынын ликвиддүүлүк булагы болуп ким эсептөлөт? (затруткусуз негизде, анын ичинде стресстик абалда ар бир тиешелүү валютада өзүнүн коштолтол ликвиддүүлүк тобокелдигин түшүнүү жана төсөө Учун кантканде жетишээрлик маалыматка ээ болот)				

Ликвиддүлүк булагынын ишенимдүүлүгү		
7.7.2. Финансырынгунун инфраструктурасы ликвиддүүлүктүн ар бир булагын үзүлүлүксүз негизде бараңык тиешелүү валюталарда каралган талаптарды аткаруу мүмкүнчүлүгүн кандып аныктай?		
7.7.3. Финансырынгунун инфраструктурасы борбордук банкта-эмилентте кредитке карата ликвиддүлүк булагынан потенциалдуу пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кандайна эске алат?		
7.7.4. Финансырынгунун инфраструктурасы ликвиддүүлүк булагынан өзүнүн ликвиддик ресурстарын өз убайдында жана ишенимдүү түрдө тынымсыз кандайча тест жүргүзет?		
8-нөхүзги түшүнүк:		
Борбордук банктагы эсептерден, анын төлем кызметтүүлүрүн же баалуу кагаадар болончын кызметтүүлүрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгү бер финанссырынгаң мүмкүнчүлүгүн көнбайтту мүмкүн болгон учурда бул кызметтүүлүрдөн пайдаланышы зеррүп.		
7.8.1. Финансырынгунун инфраструктурасы азыркы учурда ар бир борбордук банкта баалуу кагаздар менен байланышкан эсептерге, төлем кызметтүүлүрдөн же кызметтүүлүрдүр алғы укугуда, ошондой эле ар бир тиешелүү ликвиддүлүк тобекедилин тескөө үчүн кичалык дөңгөлдө пайдалануу мүмкүнчүлүгүнээ?		
7.8.2. Финансырынгунун инфраструктурасы төлемдердөн жана эсептешүүлөрдүр жүргүзүү жана ар бир тиешелүү валютада ликвиддүлүк тобекедилин тескөө үчүн тиешелүү борбордук банкта ар бир санаалткан кызметтүүлүрдөн кандай дөңгөлдө пайдаланаат?		
7.8.3. Эгерде финанссырынгунун инфраструктурасы тиешелүү борбордук банктар тарабынан көрсөтүүлүч кызметтүүлүрдөн башкасын колдонсо, анда финанссырынгунун инфраструктурасы анын борбордук банктын кызметтүүлүрдөн пайдаланууну көнбайтту жолу аркылуу ликвиддүлүк тобекедигин тескеенүн сапалын жогорупатуу үчүн потенциальын кичалык дөңгөлдө талдап-тиликтейт?		
7.8.4. Финансырынгунун инфраструктурасы тарабынан тиешелүү борбордук банктын кызматтүүлүк көрсөтүүлүрдүн көнбайттуу болонча кандай (эттер болсо) практикалык жана башка түшүнүктөр бар?		

9-нөализи түшүнүк: Стресс-тесттердин жардамы менен өзүнүн ликвиддүү ресурстарынын жетиштуулугун дайыма тесттен еткерүгө жана көлемүн аныктоо тийши. Финансырынгунун инфраструктурасы чечимди кабыл алуучу өзүнү тиешелүү жогорку маанилүүрүн, аныктоо тийши. Стресс-тесттердин туралууда жана ликвиддүүлүк тобокедилгин тескеөв системасынын шайкештүүлүгүнө жана корректировкалосуна баа берүүдөй жыйынтыкарды колдонууга тийши. Стресс-тесттердин туралууда финансанын рыногунун инфраструктурасы стресс-сценарийдердин туралууда алсууз зарыл. Сценарийлер баанын волатилдуулугун тиешелүү жогорку маанилүүрүн, баа дөгермийннэр жана кыйыр кирешелер саяктуу башка рыноктуу факторлордун өзгөрүсүн, ар кайсы мезитил ичинде дефолт учуруларын, каржылоо жана активдер рынокторунда бир учурда тыбасымды, ошондой эле ар түрдүү экстримададу. Бирок мумкун болупчуу рыноктарда бир катар стресс-сценарийлердин алдын аптууга тийши. Сценарийлер финансанын рыногунун инфраструктурасынын түзүмүн жана ишин эске аптууга жана ал учун ликвиддүүлүктүн олуттуу тобокедигин көйтүртген бардык уюмдарды (мисалы, эсептешүү банктары, ностро агенттери, банктар-депозитарийлер, ликвиддүүлүк провайдерлери жана байланыштуу финансанын рыногунун инфраструктурасы), ошондой эле тиешелүү учурларда көп күндүк мезитил камтылууга тийши. Финансырынгунун инфраструктурасы бардык учурларда елчөмчүн жана ал тарафынан көлдөө алтын жапты ликвиддүү ресурстардын туралууда сагтан башкаруунун тиешелүү механизмдерине ээ болууга жана мыйзам чегинде документ жүзүндө тушундурмө берүүгө тийши.		
Стресс-тестлүрдөр программасы		
7.9.1. Финансырынгунун инфраструктурасы ар бир валютада өзүнүн ликвиддүү ресурстарынын жетиштуулук көлемүн аныктоо жана текшерүү учун стресс-тестирлеөнүн кандайча колдонот? Финансырынгунун инфраструктурасы өзүнүн ликвиддүү ресурстарында кандапкы көп стресс-тестирлеөр жүргүзет?		
7.9.2. Финансырынгунун инфраструктурасынын өз убагында баа берүү жана анын елчөмчүн коррекциялоо жана ликвиддүүлүк ресурстарынын курамы жана анын ликвиддүүлүк тобокедигин тескеөв системасынын камсызын кылуу максатында алардын чечим кабыл алуу жана анын ликвиддүүлүк тобокедигин тескеөв системасынын финансанын рыногунун инфраструктурасынын чечимин кабыл алуу органдарды алдында ап болонча стресс-тестирлеөнүн күндөлүк жыйынтыктары жөнүндө отчеттүүлүк процесси кандай?		

	<b>Стресс-тестирүүгөнүн сценарийлери</b>		
	7.9.3. Стресс-тестирүүдең кандай сценарийлер колдонулат жана белгилүү бир мәзгил ичинде баа өзірмөлгүлүгүн тарылый Майданинин есүп жеткен ченигин айталышын, баа дегеринанттары жана кыйыр киreshтүлүк сыйктуу башка рыноктуу факторлордун өзгерүүлүрүн, мәгипдин көптөгөн ар кандай дефолт уулулардын, финанссырынктору жана активдерине бир эле убакта басым жасоо, ошондой эле ар кандай экстремалдуу, бирок болжолдуу рыноктуу шарттардагы келечек-түү стресс-сценарийлердин түрлөрүн кандай деңгээлде карашат?	7.9.4. Сценарийлер жана стресс-тесттер финанссырын түрлөрүн инфраструктурасынын так төлем жана эсептешүү түзүмдерүүн (мисалы, айкын убактаты дун төлемдер же нетто негизинде мөнөтүтүн төлемдер; эсептешүү көлилдиги же анысы жок; баалтуу кагаздар бөюнча эсептешүүлөр системеси. Учун 1, 2 же 3 «төлемтөө каршы ташыруу» Улгусу, ошондой эле финанссырын түрлөрүн инфраструктурасы, анын катышуучулугы же биргелитке түзөн-түз тарту турган ликвиддүүлүк тобогодилти кандай деңгээлде эске алышат?	7.9.5. Финанссырын түрлөрүн инфраструктурасына карата бир канча ролдордо чыгытуран өзүнчө улмадар жана алардын аффилирленген компанияларынын мүмкүнчүлүгүн кошо алганда финанссырын түрлөрүн инфраструктурасында ал тараабын төлем миддеттимелерин өз убагынча аткаруусу учун анда пайда болгон ликвиддүүлүкке болгон көркөтөсүн эске алуу жана ликвиддүүлүк тобокөндигинин коштолтуу булактарын сценарийлер жана стресс-тестирилөөлөр канчалык деңгээлде эске алышат?
	<i>Кайра каралт чыгуу жана валидация</i>		
	7.9.6. Финанссырын түрлөрүн инфраструктурасы стресс-тестирилөөнүн жыйынтыктуюуга жана катар көтируүчүүлүкке жана параметрлөрте канчалык көп баа берет? Финанссырын түрлөрүн инфраструктурасы тараабынан колдонуулучу стресс-тестирилөө программасы ар кандай жайдайларды, мисалы, баянын позицияларынын көтерүлүп кетиштин жана өзгерүмбүлүгүн, позициялардын концентрациясын, рыноктук пиквиддүүлүктөөн өзгерүүлөрдү жана параметрлердин өзгерүүшүн кошо алганда тобокөндик Улгусун кандай эске алат?	7.9.7. Финанссырын түрлөрүн инфраструктурасы өзүнчүн тобокөндикти тескөө углусунун өзөрүл-мөттүүлүгүн жүргүзөт? Өзөрүүлмөттүлүктүү канчалык көп жүргүзөт?	

7.9.8. Финансырын рыноктарасы тарабынан көлдоого алтынлык жаткан жапты ликвиддуу ресурстардын көлтүгүн жана түрлөрүн жынгэ салуучу тексерүнүн рашионаттуу негизи жана тиешчилүү механизмдерди анын кайсы документтинге жана кандай көлемде ал тарабынан неиздепген?	<p>10-нөөгүзүгү түшүнүк:</p> <p>Финансырын рыноктарасы буттум көпшишилген күнү төлөм мильдептиммелери бөюнча ез убазында төлөмдердүр жүзөөш ашырууга шарттуулуга таек эрежелерге жана жол-жоболорго, ал эми зарылчылык келип чыккан шартта анын катышуучуларынын өзүнчө же биргелитке мильдептиммелериин аткарабаган шартта операциялык күнү ичинде же көп күндүк эсептешүүлөрдө зэ болушу зарыл. Бул эрежелер жана жол-жоболор карапбаган жана потенциалдуу түрдө ликвиддүүлүк тансыктыгы жабылбаганын эске алыны зарыл жана буттум жасалган күнү төлем мильдептиммелери бөюнча эсептешүүлүк шарттарды өзөгрөөн, баш тартилған же көнкірилпөк көнүндең көнүн тишиш. Мындан тышкary, бул эрежелер жана жол-жоболор стресс көлтүп чыккан шартта коопсуз жана ишенимдүү ши алты баарууну улантуу учун көлдоно турган Финансырын инфраструктурасы ликвиддүүлүк ресурстарын толуктоо процессин аныктогоо тишиш.</p> <p>Буттум жасалган күнү эсептешүү</p>	
7.10.1. Финансырын рыноктарасынын катышуучулары тарабынан өзүнчө же биргелитке төлөм мильдептиммелери бөюнча эсептешүүлөр ез убагында жүзөө ашырууга ага кандайча эрежелер жана жол-жоболор кандайча жол берег?		
7.10.2. Финансырын рыноктарасынын эрежелери жана жол-жоболору каралбаган жана потенциалдуу жабылбаган ликвиддүүлүк тансыктыбы, пикири же буттум жасалган күнү төлем мильдептиммелери бөюнча эсептешүүлөрдүн көнкірилгендиги?	<p>Ликвиддүүлүк ресурстарын толуктоо</p>	
7.10.3. Стресстик жағдайын жүрүшүнчө тартылган ликвиддүүлүк ресурстарын толуктоону финанссырын рыноктарасынын эрежелерге жана жол-жоболорго кандайча жол берег?	<p>Финансырын рыноктарасынын принципптеринин аткарылышина берилген жыйынтыкталган баа (5, 4, 3, 2, 1)</p> <p>Түшүндүрүлгөлөр/сүнүш-көрсөтүммөлөр</p>	

		<b>8-принцип. Эсептешуулөрдүн жыйынтыкталышы.</b> Финанссы рыноктурасы төлемду төлөө күнүнүн акырында эң аз дегендө эсептешуулөрдүн жыйынтыкталышын камтышы зарып. Зарып болгондо же артыкчылык берилген ууруларда, операция жүргүзүү күн аралыгында же айтын убакыт ыргатында жыйынтыкталган эсептешуучу камсыздоосу зарып.
	Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи •
	Түшүндүрмө	Баалуу кагаздар болонча есептешүүлөр системасы •
	<b>Баа берилүүчүү негизги түшүнүктөр:</b>	ФРИ баасы
	1-негизги түшүнүк. Эсептешуулөр жыйынтыкталган ууруда финанссырыногузун инфраструктурасынын эрежелерин жана жол-жобалорун таеканктоого тиши.	Улуттук банктын баасы
	Эсептешуулөрдүн аягына чыккан учур	
8.1.1.	Кайсы ууруда төлем, которую туралуп ташырма же башка милдеттөмө боянча эсептешуулөр жыйынтыкталган, башкача айтканда кайтарылып алынгыс жана шартсыз болуп эсептөлинег? Эсептешуулөрдүн аягына чыккан учур документ түрүнде аныкталып, бекитилгенбөй? Атапган маалымат кантал жана кимде ачылып көрсөтүлөт?	
8.1.2.	Төлеөгө жөндөмсөздүк жөнүндө колдонудагы мыйзамдарды кошо алтанды, финанссырыногузун инфраструктурасынын укуктуу негизи жана эрежелери финанссырыногузун инфраструктурасы менен анын катышуучуларынын же катышуучулардын ортосундады төлемдүн, которую жөнүндө тапшырманын же башка милдеттөмөнин аткарлысынын кандай негиздэ бөлтилгөй?	
8.1.3.	Финанссырыногузун инфраструктурасы бардык тиешелүү юрисдикцияларда макулдаушууга жетиштілгендигинин укуктуу аныктаамасынын кандайча тастытай алат (мисалы, негиздүү юридикалык корутунду алу аркылуу?)	
	Байланыш болгон шартта аягына чыгуусу	
	8.1.4. Финанссырыногузун инфраструктурасы башка финанссырыногузун инфраструктурасы менен байланыш болгон шартта эсептешуулөрдүн аятына чытуусун кантит камсыз кылат?	

а. Эгерде бул баалуу кагаздар бөюнчада эсептешүүлөр системасы болсо, анда баалуу кагаздар жүргүзгөн ири төмөндөр системасы менен тиештүү учурларда акча түзүчүй бөюнчада эсептешүүлөр жүргүзгөн ири төмөндөр системасынын ортосунда аялына чыгууда бирдиктүүлүк кантит жетиштөлөп?	2-нөвизги түшүнүк. Финансырыногуун инфраструктурасы жыйынтыкталган эсептешүүчүнү төлөмдердүү чөгөрлиген күн аяктасана чейин көнкітирибестен, артыкырылғык берилген учурларда – эсептешүү тобокелдигин төмөнөдүттүү учур аперациялык күн ичинде же айын убакыт ыраагында жыйынтыкталган эсептешүүчүн жүргүзүүг тийши. Ири төлөмдер системасы же баалуу кагаздар бөюнчада эсептешүүлөр системасы дүн эсептешүүлөр системасын айын убакыт ыраагында же эсептешүү күн ичинде мультиплекттик иштеп чыгууда пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кароого алууга тийши.	
	Валюталдоо күнүнө жыйынтыкталган эсептешүү	
	8.2.1. Финансырыногуун инфраструктурасынын түзүмү валюталдоо күнүнө жыйынтыкталган эсептешүүнү (же бутум көпшилгөн күнү эсептешүүнү) жүргүзүүг мүмкүн кылабы? Финансырыногуун инфраструктурасы жыйынтыкталган эсептешүүнү пландаштырылып жаткан валюталдоо күнү аяктаганга чейин көнкітирибестен жүргүзүүнү кантит камсыз кылат?	
	8.2.2. Финансырыногуун инфраструктурасында жыйынтыкталган эсептешүүнү анын эрежелеринде, жол жобалорунда жана көпшілдірінде караталбаган кийинки жумуш күнүнө жылдыруу учурлары орун алды боле? Эгер жылдыруу финансада жынотуун инфраструктурасынын аракеттеринин нафыйжасынан болгон болсо, кепечекте ушул сыйктуу жагдайларды болтурбоо учун кандай чараптар көрүлгөн?	
	Күн ичинде жана айын убакыт ыраагында жыйынтыкталган эсептешүү	
	8.2.3. Финансырыногуун инфраструктурасы күн ичинде жана айын убакыт ыраагында жыйынтыкталган эсептешүүнү камсыз кылышыбы? Эгерде кылыш жатса, кандай негизде? Катышуучулар жыйынтыкталган эсептешүү жүргүзүлгөндүгү түрдөлүү кантит маалымдалып жатат?	

8.2.4. Эгерде эсептешүү мультиплекстүү иштеп чыгуу аркылуу аткарылууда, толтотмодорду өткөрүү интервалы кандай жана кайсы убакыт араптында алар иштеп чыгат? Эгерде катышуучу эсептешүү учурдан жетиштүү каражаттарга же баалуу кагаздрага ээ болбосо эмне болот? Транзакциялардын кийинки толтотмо кошулабы? Эгер кошулса, мындай транзакциялардын статусу кандай жана кайсы учурда алардын аяяна чыгышы келип жетет?	8.2.5. Эгерде эсептешүүлөр күн ичинде же айбын убакыт ыртагында жүргүзүлбөсө, ири төлемдер системасы же баалуу кагаздар бөонча эсептешүүлөр системасы ушул режимдердин бирин ишке киргизүү мүмкүнчүлүгүн карбодо алды беле?	3-нөхизги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы өткөрүлбөсөн төлемдер, аткарылбай калсан төлем тапшырмалар же башка милдеттеннемелер катышуучу тарафынан кайтарыл алууга болбай түртгөн учурду таң аныктого тиши.	8.3.1. Финансырынгунун инфраструктурасы өткөрүлбөсөн төлемдер, аткарылбай калсан төлем тапшырмалар же башка милдеттеннемелер катышуучу тарафынан кайтарылып алынбай турган учурда кантитип аныктай? Финансырынгунун инфраструктурасы ушул учурдан кийин акцептеген, бирок аткарылбай калсан төлемдерди, которую жөнүндө бүрүуларды жана милдеттеннемелерди бир таралтуу кайтарыл алууга тынуу салат?
8.3.2. Кандай жагдайларда эсептешүүгө система тарафынан акцепттөлген тапшырма же милдеттөнмөнбаары бир кайтарылып алышычи мумкун (мисалы, кезекке коюлган буйруулар)? Өткөрүлбөй калсан төлемдү же аткарылбай калсан төлем тапшырмасын ким кайтарыл алууга укуктуу?	8.3.3. Кандай шарттарда финанссырынгунун инфраструктурасы кайтарыл алуунун чектүү мөөнөтүн алып салтууга жана узаартууга жол берет?	8.3.4. Документтерде финанссырынгунун инфраструктурасы ушул маалыматты аныктайт? Аталаан маалымат кантитип жана кимге ачылп көрсөтүлөт?	Финансырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткарыпшына жыйынтыктоочу баа берүүлөр (5,4,3,2,1)
			Түшүндүрмөлөр/Сүнүш-көрөтмөлөр

<b>Кысқаша маалымат</b>				
Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбордук депозитарии •	Баалуу кагаздар баюнча эсептешүүлөр системасы •	ФРИ баасы	Улуттук банктын баасы
<b>Баа берилүүчүчүнүктөр:</b>				
1-нөализги түшүнүк. Кредиттүк тобокелдүкке жана ликвиддүлүк тобокелдүгиге жол бербөө максатында, финансрыногунун инфраструктурасы эврө мүмкүнчүлүк жана мындаи каражаттар бар болсо, борбордук банктын акчаларында жүргөзүүгө тиши.				
9.1.1. Финансырыногунун инфраструктурасы акчалай эсептешүүлөрдүү кантип жүргүзүгүсү зарай? Эгерде финанссырыногунун инфраструктурасы мультивалютлык эсептешүүлөрдүү жүргүзсө, ал ар бир валютада акчалай эсептешүүлөрдүү кантип жүзеге ашырып жатат?				
9.1.2. Эгерде финанссырыногунун инфраструктурасы борбордук банктын акчаларында эстептешүүлөрдүү жүргүзбесе, анда эмнеге?				
2-нөизиги түшүнүк. Эгерде борбордук банктын акчалары пайдаланылбаса, финанссырыногунун инфраструктурасы төмөн кредиттүк тобокелдүк же ликвиддүлүк тобокелдүсү менен айрымаланган же ага ээ болбогон эсептешүүлөрдүү активди пайдалануу менен акчалай эсептешүүлөрдүү жүргүзүүгө тиши.				
9.2.1. Эгерде борбордук банктын акчалары пайдаланылбаса, финанссырыногунун инфраструктурасы акчалай эсептешүүлөрдүү пайдалануучу эсептешүүлөрдүү активдеринин кредиттүк тобокелдүктөрийн жана ликвиддүлүк тобокелдүгиге кандай нетизде баа бере алат?				

9.2.2. Эгерде финанссырынгунун инфраструктурасы коммерциялык банктин акчаларында эсептешүүнү жүргүзсе, финанссырынгунун инфраструктурасы эсептешүүнүн кантит тандап алат? Финанссырынгунун инфраструктурасы тарафынан колдонулупчуу тандоонуң өзгөчө критерийлерди кандай?	<p>Эт-кеңизги түшүнүк.</p> <p>Эгерде финанссырынгунун инфраструктурасы эсептешүүлүрдүү коммерциялык банктин акчаларында жүргүзсө, анда ал коммерциялык эсептешүүнүн кантит тарафынан көпилт чыккан кредиттеги тобокелдиктерди жана ликвиддүлүк тобокелдиктерди контролдөөбө, тескеөө жана чектөөвөөгү тишиш. Атап айтканда, финанссырынгунун инфраструктурасы өз эсептешүүнүн кантитырынч аттардын ишин жөнөс салуу жана көзөмдөлөө тартибийн, кредиттөлөө жөндөмдүлүгүнүн капиталдаштырууну, пиквиддүлүккө кирии мумкүнчүлүгүнүн жана операциялык ишенимдүлүгүнүн эске алган каттуу критерийлерди белгилүүгө жана ушул критерийлердин сакталышына контролдүктүү жүргүзүүгө тишиш. Финанссырынгунун инфраструктурасы коммерциялык эсептешүүнүн кантитарынын кредиттеги тобокелдиктеринин жана пиквиддүлүгүн тобокелдиктеринин концептрацияланышына мониторингин жана тескеөөнүн жүзөөө ашырууга да тишиш.</p>		
9.3.1. Финанссырынгунун инфраструктурасы эсептешүүнүн бантарына карата колдонулучу жана апардын тандоосуна тиешелүү критерийлердин сакталышынын мониторингиди кантит жүргүзөт? Мисалы, финанссырынгунун инфраструктурасы апардын ишин жөнө салууну жана көзөмдөөнүн, апардын кредиттөлөө жөндөмдүлүгүнүн капиталдаштыруусуна, пиквиддүлүккө кирии мумкүнчүлүгүнө жана операциялык ишенимдүлүгүнүн кантит баа берет?	<p>9.3.2. Финанссырынгунун инфраструктурасы кантит коммерциялык эсептешүүнүн бантары тарафынан түзүлүчүү өз кредиттик тобокелдигине жана ликвиддүлүк тобокелдигине мониторингди жүргүзөт, тескеөө алат жана чектейт? Финанссырынгунун инфраструктурасы ушул банттар менен байланышкан кредиттик тобокелдиктин жана ликвиддүлүк тобокелдигинин концептрацияланышына кантит мониторинг жүргүзет жана аны тескеөө алат?</p>		
9.3.3. Финанссырынгунун инфраструктурасы өз потенциалдык чыгым тартууларын жана ликвиддүлүк тартыштыгын, ошондой эле или эсептешүү бантканын төлөөгө жөндөмсүз болгон уурда, өз катышуучуларынын потенциалдык чыгым тартууларын жана ликвиддүлүк тартыштыгына кандай негиздөө баа берет?			

	<p>4-нөлизги түшүнүк.</p> <p>Эгерде Финансырын орундағы инфраструктурасы өздүк китептер боянча акчалай эсептешүүлөрдү жүргөзөт, ал ез кредиттүк тобокелдікти жана ликвиддүлүк тобокелдікти азаит-түшүгө жана тақ контроллөөгүй тиши.</p>				
9.4.1.	<p>Эгерде финанссырын орундағы инфраструктурасы өз китептери боянча акчалай эсептешүүлөрдү жүргөзүп жатса, ал ез кредиттүк тобокелдіктиң жана ликвиддүлүк тобокелдіктиң кантитазайтып, катуу контролдукка алат?</p> <p>5-нөлизги түшүнүк.</p> <p>Финансырын орундағы инфраструктурасынын эсептешүүлөрдүн макулдаштуусу айрым эсептешүүлөрдүн китептери боянча которулар канан жүргүзүлөрү, которулар аткараандан кийин жыйынтыкталып болуп саналары, ошондай эле алынган каражаттар мүмкүнчүлүкке жараша болушунча таизирзәк чөгерилгүзө тиши экендигин, ал эми ишөвлөлүү учурда – финанссырын орундағы инфраструктурасына жана анын катышуучуларына кредиттүк тобокелдікти жана ликвиддүлүк тобокелдіктиң текшөө мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу учун операциялык күн ичинде так белгилөөгүй тиши.</p>				
9.5.1.	<p>Финансырын орундағы инфраструктурасынын эсептешүүлөрдүн макулдаштууда которуларды жүзеге ашырууда которулар апарды еткерүүдө ақыры болушун жана алтынан каражаттар чөгерилгүзөн белгилөбүйибі?</p>				
9.5.2.	<p>Алынган каражаттар күн аяктаганча чейин кечкитирилбестен которулуп жатабы? Эгер которулуп баса, эмнеге? Алар күн ичинде которулуп жатабы? Эгер которулубаса, эмнеге?</p> <p>Финансырын орундағы инфраструктурасынын принциптерин аткараптынына жыйынтыктоочу баа берүүлөр (5.4.3.2.1)</p>				
	<p>Түшнүдүрмөлөр/сүнгүш-көрсөтмөлөр</p> <p>10-принцип. Иш жүзүндө сунуштоо.</p> <p>Финансырын орундағы инфраструктурасы айкын инструменттерди же товарларды сунуштоо боянча өзүннөн мильтеммелерин тақ аныктоого, иш жүзүндө сунуштоо байланышту тобокелдиктерди аныктоого, контроллөөгүй жана тескөөгүй тиши.</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Төлем системасы •</td> <td style="width: 33%;">Баалуу кагаздарын борбор-дүк депозитарийи •</td> <td style="width: 33%;">Баалуу кагаздаро боянча эсептешүүлөр системасы •</td> </tr> </table>	Төлем системасы •	Баалуу кагаздарын борбор-дүк депозитарийи •	Баалуу кагаздаро боянча эсептешүүлөр системасы •
Төлем системасы •	Баалуу кагаздарын борбор-дүк депозитарийи •	Баалуу кагаздаро боянча эсептешүүлөр системасы •			

Кылсакча маалымат	Баа берилүүчүү негизги түшүнүктөр:	ФРИ баасы	Улуттук банктын баасы
	<p>1-нөөизги түшүнүк.</p> <p>Финанссырын орногуунун инфраструктурасынын эрежелери инструменттерди жана товарларды иштээпкөө суңушталышы болонча анын милдеттимелерин таеканыттоого тиши.</p>		
	<p>10.1.1. Финанссырын орногуунун инфраструктурасы кайсы класслагы активдерди иштээпкөө суңуштоо учун кабыл алат?</p>		
	<p>10.1.2. Финанссырын орногуунун инфраструктурасы физикалык инструменттерди жана товарларды суңуштоого карата өз милдеттимелерин жана мильдептеринин кандай негиздээ аныктай? Бул милдеттер кандай негизде аныкталып, документ түрүндө бекитилген? Ушул документтер кимге ачыл көрсөтгөлөт?</p>		
	<p>10.1.3. Финанссырын орногуунун инфраструктурасы катышуучулар тарабынан иштээпкөө суңуштоолорду жүзөө ашыруунун милдеттимелерин жана жол-жоболорун түшүнүсүн кандай негизде камсыз кылат?</p>		
	<p>2-нөөизги түшүнүк.</p> <p>Финанссырын орногуунун инфраструктурасы инструменттердин же товарлардын сакталышы жана иштээпкөө суңушталышы менен байланышкан тобокелдиктерди жана чыгымдарды аныктоо, контроллодого жана аларды тескеөө тиши.</p>		
	<p>10.2.1. Финанссырын орногуунун инфраструктурасы инструменттерди же товарлардын сакталышы жана суңушталышы менен байланышкан тобокелдиктерди жана чыгымдарды кантит аныктаган? Финанссырын орногуунун инфраструктурасынын кандай тобокелдиктерди жана чыгымдарды аныктаган?</p>		
	<p>10.2.2. Финанссырын орногуунун инфраструктурасы инструменттерди же товарлардын сакталышы жана суңушталышы менен байланышкан аныктаган тобокелдиктерге жана чыгымдарга мониторинг жүргүзүү жана аларды тескеөө учун кандай процесстерди, жол-жоболорду жана контролдоо ыкмаларын колдонот?</p>		

10.2.3. Эгерде финанссырынгунун инфраструктурасы, товарларды алуучулар-катьшувчулар менен сунуштоо бөюнча милдеттүмөлөрдө зө болгон катышуучуларды бириттире атса, кандай жадайларда ишке ашыны Мумкун жана коштол журуучу эрежелер жана жол-жоболор кандай? Сунуштоо бөюнча юридикалык милдеттенимелер эрежелерде жана коштол журуучу келишимдерде так чатыпдырылган беле?	
10.2.4. Финанссырынгунун инфраструктурасы анын катышуучуларынын сунуштоо бөюнча артыкчылыгына мониторингди кандай негизде жүргүзет жана эгер бул максатка ылайыкту келс, катышуучуларда иш жүзүндө сунуштоо бөюнча алардын милдеттүмөлөрин аткаруу учун зарыл система-лардын жана ресурстардын болупусун камсыз қылат?	
<b>Финанссырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткарылышына жыйынтыктоочу баа беруулөр (5.4.3.2.1)</b>	

*Түшүндүрмөлөр/Сұнуш-көрсеткішлөр*

**11-принцип. Баалуу кагаздардын борбордук депозитариий.**

Баалуу кагаздардын борбордук депозитариий коопсуздукту камсыз қылуга, баалуу кагаздарды сактоого жана беруүгө байланыштуу тобокадилктөрдү кыскартууга жана тескеөнүү жүзөвге ашырууга мумкунчүк берген эрежелерди жана жол-жоболорду аныктоого тиши. Баалуу кагаздардын борбордук депозитариий аларды документ тариздөөсүз еткөрүп берүү учун иммобилизацияланган же дематериализацияланган формада сактоого тиши.

Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбор- дук депозитариими •	Баалуу кагаздар бөюнча эсептешүүлөр системасы •
-------------------	---	--

*Кыскача маалымат*

Болжолдонгон негизги түшүнүктөр:	ФРИ басы	Улуттук банктын басы

1-нөөизги түшүнүк.	Баалуу кагаздардын борбордук депозитарий талаптаяйдай эрежелери, жол-жоболору жана контролдоо калражаттары, энин ичинде эмитенттердин жана баалуу кагаздардын ээпик кылуучуларынын укуктарын коргоого мүмкүн кылган эсепке алууну ишенимдүү ыкмаларына ээ болууга, санкцияланбасан түзүүгө же баалуу кагаздарды жоготтууга карши аракеттешүүгө жана анда жайлашкан баалуу кагаздардын эмиссиясынын мезгил-мезеили менен жана жок дөгөндө күнөвлүк салыштырууну жураузгүүгө пийзиш.	
Эмитенттердин жана баалуу кагаздардын ээлик кылуучуларынын укуктарын корбоо	11.1.1. Эмитенттердин жана баалуу кагаздардын эзлик кылуучуларынын укуктары баалуу кагаздардын борбордук депозитарий тарабынан колдонулуучу эрежелер, жол-жоболор жана контролдоо ыкмалары менен кандай негизде корголгон?	
11.1.2. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарий тарабынан колдонулуучу эрежелер, жол-жоболор жана контролдоо ыкмалары катышуучулардын атынан ал эзлик кылган баалуу кагаздардын китебинде талаптагыдай эсепке алыны, баалуу кагаздардын борбордук депозитарий тарабынан көрсөтүлүчүү башка кысамат көрсөтүүлөр менен байланышкан тобокепдиктерден корлоголуу учун кандай негизде камсыз кылат?		
11.1.3. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарий бужгалтердик эсептин ишенимдүү тажрыйбасын болусун кандай негизде камсыз кылат? Аудиттин жүргүшүндө кардардын укуктарын ишке ашыруу учун баалуу кагаздардын жетиштуу санынын болушуна жүргүзүлөбү? Баалуу кагаздардын сактальышын камсыз кылшуучуктуу ички контролдуктун жол-жоболоруна жана ыкмаларына экспертиза жүргүзүү учун канча убакытта бир жолу комплекстик аудит еткөрүлүүдө?		
Баалуу кагаздардың санкцияланбаасан түзүүгө же алып салууга жол бербөө	11.1.4. Баалуу кагаздарды түзүүгө жана алып салууга уруксат берүүчү баалуу кагаздардын борбордук депозитарийнин ички жол-жоболору канчадай?	
Баалуу кагаздардын чыгарылышынын мезгил-мезеили менен салыштыруу		

11.1.5. Баалуу кагаздардын борбордук депозитариинде турган ар бир эмитенттин (же анын эмиссиондук агенттин) чыгарылган баалуу кагаздарынын жалпы санын мөгөйт-мөнөтили менен (жок дегенде күн сайын) сапыштырууну жүргүзебү? Баалуу кагаздардын борбордук депозитариий ал та-равынан канталган белгилүү бир чыгарыпшаты баалуу кагаздардын жалпы саны баалуу кагаздар-дын борбордук депозитариинин китечтеринде эсепке алынуучу баалуу кагаздардын санына төң болушун канталык камсыз кылат?	11.1.6. Эгерде баалуу кагаздардын борбордук депозитариий анын китебинде эсепке альнуучу чыгарылыштын расмий регистратуру болуп саналбаса, баалуу кагаздардын борбордук депозити-арий из жазууларын расмий регистратордун жазуулары менен кандай негизде салыштырууну жүзеге ашырат?	2-нешизги түшүнүк. Баалуу кагаздардын борбордук депозитариий баалуу кагаздардын эсептеринде овердрафттар-дыны жана дебеттик каптыйктарынын болушун тыюу салууга тийши.	11.2.1. Кандай негизде баалуу кагаздардын борбордук депозитариий баалуу кагаздардын эсеп-теринде овердрафтты жана дебеттик каптыйктардын келип чыгышын алдын алат?
		3-нешизги түшүнүк. Баалуу кагаздардын борбордук депозитариий аларды документт тариздөөсүз өткөрүп берүү учун иммобилизацияланын же дематериаллизацияланын формада сактогоо тиши. Зарыл болгон шартта баалуу кагаздардын борбордук депозитариий баалуу кагаздардын иммобилизациялоонун жана дематериаллизациялоонун түрлүүкү берүүлөрүн түзүүгө тиши.	11.3.1. Баалуу кагаздар дематериаллизацияланган формада чыгарылабы жана эсепке алына-бы? Баалуу кагаздардын канча пайзы дематериаллизацияланган жана транзакциялардын жалпы көлемүнүн канча пайзын ушул баалуу кагаздарга тишелүү?
		11.3.2. Эгерде баалуу кагаздар жеке кубелтүктөр түрүндө чыгарылса, аларды иммобилизациялоо жана алтарга ээзик кылуула жол берүү жана аларды документ тариздөөсүз которуу мүмкүнчүү? Баалуу кагаздардын канча пайзын иммобилизацияланган жана транзакциялардын жалты көлемүнүн канча пайзын ушул баалуу кагаздарга тишелүү?	11.3.3. Баалуу кагаздардын борбордук депозитариий баалуу кагаздардын иммобилизациялоосун жана дематериаллизациялоосун кандай негизде түрткү берет (эгерде мындай түрткү берүүлөр кол-донулса)?

4-нөөизги түшүнүк. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи активдерди депозитардык тобокелдүктөн анын мыңзам чыгаруу базасына карши көлбөгөн тиешелүү эрежегердин жана жол-жоболордун жардамы менен коргоого тиши.	11.4.1. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи эрежелерди жана жол-жоболору активдерди депозитардык тобокелдүктөн, анын иннде баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи тарабынан жол берилген кайдыгерлик, активдерди мыңзамсыз пайдалануу, жасамалоо, саластыз тескеөө, шайкеш эсепке айбоо же катышуучулардын өз баалуу кагаздарына укуктарын кортоого жөн-дөмүздүгүнүн улам келип чыккан чыгым тартуу тобокелдигинен кантит кортойт?	
	11.4.2. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи аталтан эрежелер жана жол-жоболор укуктук негизгө карши көлбейт экендигин кандай негизде аныттайт?	
	11.4.3. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи баалуу кагаздарды мыңзамсыз ыйтарып алупулардан, жок қылудан жана уурдалып кетишүнен (мисалы, камсыздандыруу жана компенсация-нын башка схемалары) кортогу учун башка даты кандай ыкмаларды (эгерде болгон болсо) колдонот?	
	5-нөөизги түшүнүк. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи жеңе активдеринин жана баалуу кагаздардынын анын катышуучуларнын активдеринен жана баалуу кагаздардын сөзрекацияланышын камсыз кылган ишенимдүү системелүү пайдаланууга тишиш. Эгердөр бул мыңзам чыгаруу базасына карши келбесе, баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи катышуучуу кардарларга таандык болгон баалуу кагаздардын катышуучулардын китептеринде сөзрекацияланышын ыкчам камсыз ылтуу-га жана активдерди кардарларга еткерүүл берүүдө көмөк көрөтүүгө тишиш.	
	11.5.1. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийинде сөрекиянын кандай механизмдерди бар? Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи жеңе активдеринин жана анын катышуучулардын баалуу кагаздарынын сөрекияланышын кантит камсыз кылат? Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи сөрекияны катышуучулардын баалуу кагаздарында кантит камсыз кылат?	
	11.5.2. Эгердө бул укуктук негизге карши көлбесе, баалуу кагаздардын сөзрекацияланышын катышуучунун митебинде техникалык жактан камсыз кыла алат? Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи кардарлардын эзебинен башка катышуучуларга котурууга кандай нетизде өбөлгө түзөт?	

6-негизги түшүнүк. Баалуу кагаздардын борбордук депозитариий ал иш алып бара алган иштин башка баъымтары боюнча өз тобокелдиктерин аныктогоо, енчөөг контролдөө жана тескеэвөө тиши. Ууул тобокелдиктерди изилдөө үүчин кошумча механизмдерди пайдалануу тапалыктынам.	11.6.1. Баалуу кагаздардын борбордук депозитариий баалуу кагаздар менен эсептешүүлөрдү жоптуу сакто жана администрөө кызмат көрсөтүүлөрүнөн тышкary, башка кызмат көрсөтүүлөрдү	сунуштап жатабы? Эгер сунуштаса, кайсыларды?	
11.6.2. Эгерде баалуу кагаздардын борбордук депозитариий баалуу кагаздар менен эсептешүүлөрдү жоптуу сакто жана администрөө кызмат көрсөтүүлөрүнөн тышкary, башка кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаса, ал потенциалдуу кредиттик тобокелдикти жана ликвиддүүлүк тобокелдигин кошо алганда, иштин ушул түрлөрү тарафынан түзүүлүч тобокелдиктерди канчай негизде аныктайт? Ал ошо тобокелдик дөңгөзлийн кантити өтчөп, мониторинг жүргүзет. Мында зарылчылык көпил чыккан шартта, баалуу кагаздарды жоптуу сактоого алуу кызмат көрсөтүүсүн аны тескөө кызматына көриндиктап жактан так бөтүл чектөө да тапал кылышат?			

**Түшүндүрмөлөр/сүнүү-көрсөтмөлөр**

12-принцип. Наркка алмаштыруун эсептешүү системалары.  
Эгерде финанс ынногуун инфраструктурасы өз ара байланышкан эки милдеттенимдерге ээ бутумдар буюн-ча (мисалы, баалуу кагаздар менен бутумдар же валюталык бутумдар) эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыраса, анда ал бир милдеттениее боянча ақырынкы эсептешүүлөрдү башка милдеттениее боянча ақыркы эсептешүүлөрдөн кийин жүргүзүү менен принципалдын тобокелдигин алышын салуга тишиш.

Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбор-дүүк депозитариий •	Баалуу кагаздар буюнча эсептешүүлөр системасы •
-------------------	---	---

Кыскача маалымат

	ФРИ баясы	Улуттук банктын баясы
--	-----------	-----------------------

**Баа берилүүчүү негизги түшүнүктөр:**

1-неизги түшүнүк. Наркка алмаштыруунун эсептешүү системасын болуп саналған финанссырыногуун инфраструктурасы, зеер финанссырыногуун инфраструктурасы эсептешүүлердүү буюрту же нетто негизинде, ошондой эле аягына чыгуу учурунан жүргүзүл жатканыгына караастман, ал менен өз ара байланыштуу милдеттимене бөюнчада жыйынтыкталган эсептешүүнүн жүргүзүлгөн күндө жана бир милдеттимене бөюнчада жыйынтыкталган эсептешүүнүн жүргүзүлүшүн камсыз кылуу менен принциптап тобокелдигин болтурбоого тийши.	12.1.1. Финанссырыногуун инфраструктурасынын юридикалык, көлшишмидик, техникапык базасы жана анын тобокелдиктерди тескеев системасы, тишелүү финанссырык инструменттер бөюнчада жыйынтыкталган эсептешүү принциптап тобокелдигин болтурбоону кандай негизде камсыз қылат? Кайсы жол-жобалор бир милдеттимене бөюнчада жыйынтыкталган эсептешүү өз ара байланыштуу милдеттимене бөюнчада жыйынтыкталган эсептешүүнүн жүргүзүген учурда гана жүзөө ашырышын камсыз қылат?	12.1.2. Өз ара байланыштуу милдеттимелер – дүнүнөн алганда (бутум учун бутум) же нетто неизинде кандайда эсептепинет?	
		12.1.3. Өз ара байланыштуу милдеттимелер бөюнчада эсептешүүнүн аягына чытышы бирдек болуп саналабы? Эгерде саналбаса, эки милдеттимене бөюнчада аягына чыгуу учурда кандай? Эки милдеттимене бөюнчада блокко кую менен жыйынтыкталган эсептешүүнүн ортосунда убакыттын интервалы азыятылганбы? Блокировкалганнан активдер учунчү жактардын талаптарынан кортолгонбу?	
		Финанссырыногуун инфраструктурасынын принциптерин аткарышына жыйынтыктоочу баа берүүлөр (5.4.3.2.1)	
		Түшүндүрмөлөр/сүнгүш-керсөтмөлөр	
		13-принцип. Катышуучу тарафынан милдеттимелерди аткарбоого тиешелүү эрежелер жана жол-жоболор.	
		Финанссырыногуун инфраструктурасы катышуучу тарафынан милдеттимелерди аткарабаган учурда башкаруунун натыйжалуу жана так аныкталган эрежелерине жана жол-жоболоруна ээ болуга тийиш. Бул эрежелер жана жол-жобалор финанссырыногуун инфраструктурасы чыгымдарды жана ликивиддүүлүк тартиштын азайту жана өз милдеттимелерин аткарылышын улантуу учун өз убакынча чараларды кабыл алышынын кепилдик берүү учун иштелип чыгууга тийши.	
	Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбор-дук депозитарийи •	Баалуу кагаздар болонча эсептешүүлөр системасы •

Кысқаша маалымат	Баа берилүүчүч негизги түшүнүктөр:	ФРИ баасы	Улуттук банктын баасы
	<p>1-нөвзиги түшүнүк.</p> <p>Финансырынчунун инфраструктурасы, ага катышуучу тарабынан мильдептименмелерин аткарбаган учурда, өз мильдептименмелерин аттарууга мүмкүн кылган жана мильдептименмелерди аткарғандан кийин ресурстарды толтуруу тартибинин аныктаган мильдептименмелерди аткарбай калуу кеселеттерин жоюу эрежелери жана жол-жобалортуу</p> <p><b>Мильдептименмелерди аткарбай калуу кеселеттерин жоюу эрежелери жана жол-жобалортуу</b></p> <p>13.1.1. Финансырынчунун инфраструктурасынын эрежелерин жана жол-жобалору дефолттун окуясына (катышуучунун финанссылык сыйктуу эле, операциялык дефолттун дай) жана дефолтту аныктоо ыкмасына так аныктама берсе алабы? Бул окуялар кантит аныкталат?</p> <p>13.1.2. Финансырынчунун инфраструктурасынын эрежелерин жана жол-жобалору кандай нетизде катышуучунун дефолттун теменкүү негизи аспекттителерин жөнгө салат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) дефолт жарыялаган шартта финанссырынчунун инфраструктурасы көрушүү мүмкүн иш-аралеттер;</li> <li>б) иш-аракеттер канчалык дөңгөлдө автоматташтырылган же ашыкча болуп саналат;</li> <li>в) кадимки эзептешүү тажрыйбасындагы өзөрүүлөр;</li> <li>г) иштеп чыгуунун ар кандай баскынчарынчыгы транзакцияларды тексөө;</li> <li>д) жеке транзакцияларга, кардарлардын транзакцияларына жана эзептерине карата күтүлүчүү режим;</li> <li>е) иш-аракеттердин ыктымал болгон ырааттуулугу;</li> </ul> <p>ж) өз мильдептименмелерин аткарлып жаткан катышуучуларды кошо алганда, ар кандай тарантардын рөрөдору, мильдептименмелерин жана мильдептеттери;</p> <p>з) дефолттун таасирин женилдүтүү чүн жигердештириши мүмкүн болгон башка механизмдердин болушу?</p> <p><b>Финанссылык ресурстарды пайдалануу</b></p>		

13.1.3. Финансырынгунун инфраструктурасынын эрежелери жана жол-жоболору келип чыккан чыгымдардын ордун жабуу жана ликвиддуулуктукамсыздоо бөюнчамумкунчулугун кошо алганда, дефолттон улам келип чыккан пиквиддуулуктартыштыгын чечтетүү максатында белгүнен финансалык ресурстарды кандайна дароо өздөштурүүгемумкунчулук түзөт?		
13.1.4. Финансырынгунун инфраструктурасынын эрежелери жана жол-жоболору кандай нетиз-де финансальык ресурстарды пайдапануу тартибинаң жөнө салаг?		
13.1.5. Финансырынгунун инфраструктурасынын эрежелери жана жол-жоболору дефолттон кийин ресурстардын толтурулушун кандай нетизде жөнде салат?		
2-нөөзиги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасынын эрежелеринде каралган тиешелүү дискрецион-дүк жол-жоболордукошо алганда, милдеттимелердин аткарылбай калышы кесептеттерин жоюу эрежелерин жана жол-жоболоруну колдонууга жакты даярдык көрүгө тийши.		
13.2.1. Финансырынгунун инфраструктурасынын жетекчиси милдеттимелердин аткарбай калышы кесептеттерин жоюу бөюнчалики пандары, так аныктаалган ролужана милдеттери барбы? Бул пандар кандай?		
13.2.2. Финансырынгунун инфраструктурасы жөнө салуу, көзөмдөлөө жана байкоо ортандарын кошо алганда, бардык кызындар тарааттарды өзубатында маалымдоо учун кайсы коммуникаци-ялык жол-жоболорду пайдапанат?		
13.2.3. Дефолт болгон учурда башкаруу бөюнчалики пандар кайда таасирлерин (чаралары) кандай?		
3-нөөзиги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасынын милдеттимелердин аткарьлбай калуу кесептетте-рин жоюу эрежелеринин жана жол-жоболорунуң нөгизги аспекттителерин ачыкка чыгарууга тиши.		

13.3.1. Катышуучулар дефолт болгон учурда башкарруу бөюнчада финансдырыптар? Кандай негизде алар жөнө салат.	а) ушул аракеттер көрүлүшү мүмкүн болгон жагдайлар; б) ушул аракеттерди ким көрүгүү үкүтүү;	
в) ўздуук сыйкуту эле, кардардык позицияларга, каражаттарга жана активдерге да карата режимди кошо алганда, көрүлүччи иш-аракеттердин көлөмү;	г) ўз милдеттенимдерин аткарган катышуучулардын алдында финансдырыптарынын инфраструктурасынын милдеттенимдерин жөнгө салуу буюнча механизмдер;	
д) эгерде катышуучу менен кардарлардын ортосунда тике мамилелер – дефолтто турган катышуучулардын алардын кардарларнын алдында милдеттенимдерин жөнгө салууга өбөлтө түзөн мөхаккимдөр болсо?		
4-нөхиздиги түшүнүк.	Финансдырыптардын инфраструктурасы өз катышуучуларын, комплекменттүү оразандарды жана башка кызыждар тарааттарды жоюу жол-жобосун кошо алғанды, милдеттенимдерди алжарбааң шарттада, финансдырыптардын инфраструктурасынын жол-жоболорун тестирилөө жана талдап-илкиткөөштөө мартууга тийши. Мындаай тестирилөө жана талдап-илкиткөөштөө жана наамыйжалуулугунча ишениүү учун эрежелердин жана жол-жоболордун олуттуу өзөврүүшүнөн кийин жүргүзүлүүгө тиши.	
13.4.1. Кандай негизде финансдырыптарды катышуучуларды жана башка кызыждар тарааттарды дефолт болгон учурда башкарруу бөюнчада финансдырыптарынын жол-жоболорун тестирилөө жана кайра каралып чыгула тартат? Кандай мэгнитдүүлүк мөнөттер жана кайра каролор өткөрүлүүдө? Тесттердин жыйынтыктары кандай негизде гайдапланылууда? Дириктортор көнешин, тобокепдик бөюнчада комитеттин жана комплекменттүү органдарды жыйынтыктар менен кандай негизде тааныштыраплат?		
13.4.2. Катышуучулардын потенциалдуу дефолттунан кайсыл жол-жоболорун жана сценарийлерин тесттер камтыйт? Финансдырыптардынын жол-жоболорунын инфраструктурасы анын катышуучулары тарабынан жандандыруу жана кайра уюштуруу режиминин киргизилишин кандай дөңзээлде тестирилөйт?		
Финансдырыптардынын инфраструктурасынын принциптерин аткарыпшына жыйынтыктоочу баа берүүлөр (5,4,3,2,1)		

<p><b>Түшүндүрмөлдер/сүнүш-көрсөтмөлөр</b></p> <p><b>15-принцип. Жалпы коммерциялык тобокелдик.</b></p> <p>Финансырынгун инфраструктурасы жалпы коммерциялык тобокелдикти аныктогоо, контролдоого жана тексөөгө жана ал болу чыгымдар иштеп жаткан ишканан катары операцияларды жана кызметтердиң көрсөтүлүлөрдү жүзгөөштөрүнде орун алган учурда иштеп жаткан ишканан катары операцияларды жана потенциалдуу жалпы коммерциялык чыгымдардын ордум жабуу учун жетиштиру болгон ликвиддүү таза активдерге ээ болугу тишиш. Мыйндан тышкыры, таза ликвиддүү активдер орчундуу операцияларды жана кызмат көрсөтүлүлөрдү калыбына көлтириүү же тартипке салынган якташыны камсыз кылтуу учун жетиштиру болуга тишиш.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Төлем системасы •</td> <td style="padding: 5px;">Баалуу кагаздардын борбор-дүк депозитарийи •</td> <td style="padding: 5px;">Баалуу кагаздароо бөюнча есептешүүлөр системасы •</td> </tr> </table> <p><b>Кыскана маалымат</b></p> <p><b>Баа берилүүчүү негизги түшүнүктөр:</b></p>	Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбор-дүк депозитарийи •	Баалуу кагаздароо бөюнча есептешүүлөр системасы •	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">ФРИ басасы</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Улуттук банктын басасы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1-негизги түшүнүк. Финансырынгун инфраструктурасы бизнес-стратегияны шайкеш ишике ашырбодон, терес акча азылдарынан же күтүлбөзөн жана етпе жогорку операциялык чыгарашлардан улам жо- зотуларды кою алгандаа, жалпы коммерциялык тобокелдикти аныктогоо, мониторинг жүргүзүү жана тескеев учун башкарруун жана контролдоонун ишенимдүү системаларына ээ болуга тишиш.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15.1.1. Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныктайт? Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныкталтган?</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15.1.2. Кандай негизде финанссырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерине кандай негизде мониторинг жүргүзүт жана тескеев алат? Финанссырынгун инфраструктурасынын кандай негизде финанссырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерине кандай негизде мониторинг жүргүзүт жана тескеев алат? Финанссырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерине баа берүү аяккара жетиштиру болуга тишиш.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15.1.1. Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныктайт? Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныкталтган?</td> </tr> </tbody> </table>	ФРИ басасы	Улуттук банктын басасы	1-негизги түшүнүк. Финансырынгун инфраструктурасы бизнес-стратегияны шайкеш ишике ашырбодон, терес акча азылдарынан же күтүлбөзөн жана етпе жогорку операциялык чыгарашлардан улам жо- зотуларды кою алгандаа, жалпы коммерциялык тобокелдикти аныктогоо, мониторинг жүргүзүү жана тескеев учун башкарруун жана контролдоонун ишенимдүү системаларына ээ болуга тишиш.	15.1.1. Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныктайт? Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныкталтган?	15.1.2. Кандай негизде финанссырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерине кандай негизде мониторинг жүргүзүт жана тескеев алат? Финанссырынгун инфраструктурасынын кандай негизде финанссырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерине кандай негизде мониторинг жүргүзүт жана тескеев алат? Финанссырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерине баа берүү аяккара жетиштиру болуга тишиш.	15.1.1. Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныктайт? Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныкталтган?
Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбор-дүк депозитарийи •	Баалуу кагаздароо бөюнча есептешүүлөр системасы •								
ФРИ басасы	Улуттук банктын басасы									
1-негизги түшүнүк. Финансырынгун инфраструктурасы бизнес-стратегияны шайкеш ишике ашырбодон, терес акча азылдарынан же күтүлбөзөн жана етпе жогорку операциялык чыгарашлардан улам жо- зотуларды кою алгандаа, жалпы коммерциялык тобокелдикти аныктогоо, мониторинг жүргүзүү жана тескеев учун башкарруун жана контролдоонун ишенимдүү системаларына ээ болуга тишиш.	15.1.1. Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныктайт? Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныкталтган?									
15.1.2. Кандай негизде финанссырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерине кандай негизде мониторинг жүргүзүт жана тескеев алат? Финанссырынгун инфраструктурасынын кандай негизде финанссырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерине кандай негизде мониторинг жүргүзүт жана тескеев алат? Финанссырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерине баа берүү аяккара жетиштиру болуга тишиш.	15.1.1. Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныктайт? Финансырынгун инфраструктурасынын жалпы коммерциялык тобокелдиктерин кандай негизде аныкталтган?									

2-нөөизги түшүнүк. Финансырынгучун инфраструктурасы орчуңдуу операцияларды аткаруну жана жалпы коммерциялык чыгым тартиларды тартилкан учурда гана шишеп жаткан ишканан катары орнуңдуу сунуштоону улантуу мумкүнчүлүгүнө ээ болуп учун өздүк капитальнын (жөнөкөй) акциялар, ачык камдар жана башка белештүрүлбөөн пайда сыйктуулар), эсебинен каржылануучу таза ликвиддүү активдерге ээ болуга тийши. Финансырынгучун инфраструктурасы ээ болуга тийши болсоң өздүк капитальнын эсебинен каржылануучу таза ликвиддүү активдердин ертөмө анын жалпы коммерциялык тобокелдигинин баясты жана эгер мындай чаргар көрүлсө, оптималуударды кызмат көрсөтүулөөрдө калыбына көлптирууну же тартилке салынган якшапталышын камсыз кылуу учун зарыл болгон үзактытын үзактыгы менен айналтаптууга тийши.	15.2.1. Финансырынгучун инфраструктурасы, эгерде ал жалпы коммерциялык чыгымдарды сунуштоону улантуу учун зарыл болгондууна жарааша өздүк капитальнын эсебинен каржылануучу таза ликвиддүү активдери барбы?	15.2.2. Финансырынгучун инфраструктурасы жалпы коммерциялык тобокелдиктин ордун жабуучун өздүк капитальнын эсебинен каржылануучу таза ликвиддиктүү активдердин суммасын кандай негизде эсептегейт? Финансырынгучун инфраструктурасы ишти калыбина көлтириу же олуттуу операцияларды жана кызмат көрсөтүулөөрдө тартилке салынгыл яктоо учун зарыл болгон убакыттын үзактыгын жана тиешелүү операциялык чыгымдарды кандай негизде аныктайт?

3-нөөизги түшүнүк.			
Финансырынгын инфраструктурасы калыбына көлтириүүн же тартилке салынган жо- юунун ишке ашырулугучу планынын бекитүүгө жана энди ашыруу учун өздүр капитальнын эс- бийнен каржылануучу жетиштүү түрдө таза ликвидтүү активдердөрөв ээ болуга тиши. Өзүүк ка- питальнын эсбийнен каржылануучу финанснырын инфраструктурасынын таза ликвидтүү активдеринин өчмөлүк операциялык чыгаашаларынын өтөмөнүн көм эмес түзүүгө тиши. Бул активдер катышуучулардын аттарылбай каплан милдеттимелеринин же финанссылык ресурстардын тескөө принциптеринде каралган башка тобокелдиктердин ордун жа- буу учун зарыл болгон ресурстарга карата кошумча катары саналат. Буга караастасан, тобокел- диктерге негизделген ээл аралык стандарттарга ылайык көлөн капитал, эгер бул капиталдың жетиштүүлүгү жөнүндө талаптарды кайталаадон кануу максатында, зарыл же максатка ылай- ылкуу болгон тиешелүү учурларда зөлтөкө алтынышы түшүнүк.			
Ишти калыбына көлтириу же тартилке салынган жоюу буюнча план			
15.3.1. Финансырынгын инфраструктурасынын ишти калыбына көлтириу же тартилке салын- ган жоюу буюнча план иштепил чыкканбы? Эгерде иштепил чыкса, анда бул планда эмнелер карал- ган (мисалы, катышуучулар альтернативалуу түзүмдөөтүшүү же аны түзүү учун аткарууга тишиш болгон операциялык, технологиялык жана юридикалык талаптар)?			
Ресурстар			
15.3.2. Атталган планды ишке ашыруу максатында финанссырынгын инфраструктурасы өздүк капитальнын зөзөбинен каржылануучу таза ликвидтүү активдеринин кандай өтөмөнүн өз? Финансы рыногуунун инфраструктурасы планды ишке ашыруу учун ушул суммалын жетиштүүлүгүн кандай негизде аныктайт? Ушул елчим финанссырынгын инфраструктурасынын алты ай учун көмиде күнделүк операциялык чыгаашаларынын көлемүн туябб?			
15.3.3. Ресурстар түзүлүү коммерциялык тобокелдиктерди жана чыгым тартуулардын ордун жа- бууга каралган ресурстар катышуучунун ордун жабуга каралган ресурсунаан ажыраттуу учун кандай негизде камсыз кылат?			
15.3.4. Финансырынгын инфраструктурасы жалпы коммерциялык тобокелдиктердин ордун жабуу учун каралган тобокелдиктерге негизделген ээл аралык стандарттарга ылайык көлөн капита- лы барбы?			

4-нөөизги түшүнүк. Жалпы коммерциялык тобокелдиктин ордун жабуу учун Караплан активдер, сценарийлердин көнери түрүнүн алғасында, анын ичinde алгылыксыз рыноктук жаабай шарттарында күнделүк жана пландаштырылып жаткан чыгаашалардын ордун жабууга финанссырынан инфраструктуркатурасына мүмкүн кылган жогорку саламтуу жана жетиштуу ликийдөй активдерге ээ болуга тийши.			
15.4.1. Оздак капиталынын эсебинен каржыланучу финанссырынан инфраструктурасынын таза ликвиддүү активдеринин курамы, кандай? Финанссырынан инфраструктурасы аларды рынокто орун алган алтындыксыз жаддай шарттарында бир аз жоготуу менен же наркын жоготуусуз акча каражаттарына кантитл айтандыра атап?			
15.4.2. Финанссырынан инфраструктурасы өз капиталынын эсебинен каржыланучу учурда орун алган жана болжолдонул жаткан операцияларды төлөө учун колдонулган таза ликвиддүү активдеринин салатына баа берил, мониторинг жүргүзүл турабы?			
Б-нөөизги түшүнүк. Финанссырынан инфраструктурасы, эгер анын өздүк капиталынын өлчөмү белгиленген чекке жакындаасан же зарыл болгон суммадан аз болгон учурда, кошумча капиталды тартуу болончынча негизделген планды даярдоого тиши. Бул план директорлор көнешин тараабынан жактырылуп, түрүктүү негизде жаныланып туруга тиши.			
15.5.1. Финанссырынан инфраструктурасынын кошумча капиталды тартуу болонча план иштеп чыккабы? Финанссырынан инфраструктурасынын кошумча капиталды тартуу болонча планынын, эгерде анын өздүк капиталы белгилентен чекке жакындааган же андан темен болгон учурда негизги мунәздәмөсү кандай?			
15.5.2. Кошумча капиталды тартуу болонча план канча убактыта бир жолу кайра Караплып, жаныланып турат?			
15.5.3. Финанссырынан инфраструктурасынын директорлор көнешинин (же ушул сыйктуу органынын) кошумча капиталды тартуу болонча планын кайра Караплык жана аны бекитүүде ропту?			
<b>Финанссырынан инфраструктурасынын принциптерин аткарылышина жыйнитыкто-очу баа берүүлөр (5.4,3,2,1)</b>			
Түшүндүрмөлөр/сүнүш-керсетмөлөр			

<p><b>16-принцип. Депозитардык жана инвестициялык тобокелдиктер.</b></p> <p>Финансырынгун инфраструктурасы өзүнүн жеке активдерин жана өз катышуучуларынын активдерин коргоого, жоготуулар тобокелдигитин жана бул активдерге пайдалануу мүмкүндүгүнүн көчкүгүрилишин минималдаштырууга тийиш. Финансырынгун инфраструктурасы минималдуу кредиттик жана рыноктук тобокелдиктер жана пиквиддүүлүк тобокелдигити менен айырмаланган инструменттерге инвестициялыгого тийиш.</p>			
Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбор-дүк депозитариили •	Баалуу кагаздар буюнча эсептешүүлөр системасы •	
Кыскача маалымат			
<b>Баал берилүүчүү негизги түшүнүктөр:</b>			
1-негизги түшүнүк. Финансырынгун инфраструктурасы өзүнүн жеке активдерин жана өз катышуучуларынын активдерин көзөмделүү жана жөнө салуу обьекттеринин болуп сапалган жана эсепке алууну ишенимдүү ыкмаларына, коопсуз сактоо жол-жоболоруна жана ушул активдердин толук коргоого атыйшыны камсыз калтуучу ички контролдоо системасына ээ болгон уюмдарда сактогоо тишиш.	ФРИ баасы	Улуттук банктын баасы	
16.1.1. Эгерде финанссырынгун инфраструктурасы депозитарийлердин кызметтарынан пайдаланса, финанссырынгун инфраструктурасы алардың кандай нетизде тандап алат? Финанссырынгун инфраструктурасынын тандонуулууга өзүнөн критерийлери кандай, анын ичинде ушул уюмдар көзөмдел жана жөнө салуу предметинен болуп саналабы? Финанссырынгун инфраструктурасы депозитарийлердин ушул критерийлөргө ылайык келишине мониторингди кандай нетизде жиругүзет?			
16.1.2. Финанссырынгун инфраструктурасы кандай нетизде текшеруге алат, ушул уюмдардын эсептик тажрыйбасы, коопсуз сактоо жол-жоболору жана катышуучулардын активдеринин толук коргоого алтынышын камсыз калтуучу ички контролдоо системасы барбы?			
2-негизги түшүнүк. Зарыл болгон шартта финанссырынгун инфраструктурасы өз активдерине жана ага катышуучулар тарафынан берилген активдердөрөө дароо киргүү инвеститордук түшүнүлүгүнэ ээ болууга тишиш.			

16.2.1. Финанснырынгунун инфраструктурасы жооптуу сактоодо турган активдерге анын ишенимдүү улуктук негиз бар экендимин кандай негизде аныктай?			
16.2.2. Катышуучу дефолт болгон учурда, башка saat алкагында же юрисдикцияда жайгашкан депозитарийде сакталуучу баалуу кагаздарды кошо алганда, ез активдерине дарро кируг мулкунчулугун кандай негизде камсыз кылат?			
3-нөализги түшүнүк.			
Финанснырынгунун инфраструктурасы алардын бири-биди менен өз ара байланышынын толук түрүн эске алуу менен анын банк-депозитарийлерине карата баа берүүни жүргүзүсү жана өз тобокелдиктерин түшүнүе билүүсү зэрлүү.			
16.4.1. Финанснырынгунун инфраструктурасы анын банк-депозитарийлери менен байланышкан тобокелдиктерге кандай негизде баа берет жана түшүнө билет? Бул тобокелдиктерди тексерэвд ап алардын ар биринин өз ара байланышын кандай негизде эсепке алат? Мисалы, финанссырынгунун инфраструктурасы өзүнчө депозитарий тарабынан тузулучуу тобокелдикти диверсификациядоо максатында активдерди колпсуз сактого учун бир нече депозитарийдердин кызмат көрсөтүүлөрүнен пайдалана алабы? Финанссырынгунун инфраструктурасы анын банк-депозитарийлери менен байланышкан тобокелдиктердин концентрацияланышына кандай негизде мониторинг жүргүзүтэй?			
4-нөализги түшүнүк.			
Финанснырынгунун инфраструктурасынын инвестициялык стратегиясы тобокелдиктерди тестөөнүн жалтырып стратегиясына ылайык келүүгө жана анын катышуучуларына толугу менен аныл көрсөтүлүүгө тишии, мында инвестициялар талаптар менен калысы болулусу же жөөрүү ишенимдүү карызы алуучуказ карата тагалттардан болусу зэрлүү. Финанссырынгунун инфраструктурасынын инвестициялары баалар учун олуттуу дөлөн эмес терс кеселекттер орун алсан же мындаай кеселекттер орун албаган учурда төз аларда жоку мулкунчулугун берүүгө тишии.			
<i>Инвестициялык стратегия</i>			
16.4.1. Финанссырынгунун инфраструктурасы анын инвестициялык стратегиясы тобокелдиктерди тексерүнүн жалпы стратегиясы менен макулдашыпшын кандай негизде камсыз ылалат? Финанссырынгунун инфраструктурасы өз инвестициялык стратегиясын кандай негизде жана кимге ачылгы көрсөттөт?			

16.4.2. Финансырынгунун инфраструктурасы, анын инвестициялары жогорку ишенимдүү карыз алуучупарга карата талаптар менен түрүктүү негизде камсыздалышын же шашул тагалттардан турган-дыйн кандаи негизде камсыз кылат?			
<i>Инвестициялардын тобокелдик блюнча муназзамелдерүү</i>			
16.4.3. Финансырынгунун инфраструктурасы инвестиция объекттерин тандоодо карызы алуучулар менен байланышкан жапты тобокелдиктерди кандаи негизде эске алат? Кайсы инвестицияларга карата кредиттик тобокелдиктин концентрацияланышына жол бербөө максатында лимиттер колдонган?			
16.4.4. Финансырынгунун инфраструктурасы катышуучулардын активдерин алардын өздүк алуу катаздарына же анын аффилирленген жактардын активдерине инвестициялап жатабы?			
16.4.5. Финансырынгунун инфраструктурасы анын инвестициялары баасын бир аз тушусу (анын болгон шартта) менен тез арада жоюуга жол берилшин кандаи негизде камсыз кылат?			
<b>Финансырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткарыпшына жыйынтыкто-очу баа берүүлөр (5.4,3.2,1)</b>			
<i>Түшүндүрмөлөр/суучи-керөөтмөлөр</i>			
17-принцип. Операциялык тобокелдик.			
Финансырынгунун инфраструктурасы мумкин болуучу ички сыйктуу эле, тышкы операциялык тобокелдиктеринин булактарын аныктоого жана талаптагыдай системаларды, принциптерди, жол-жоболорду жана контролдоо каражаттарын пайдапануунун эсебинен алардын таасирин начарлатууга тийиш. Системалар коопсуздуктун жогорку дөнгөзлийн жана операциялык ишенимдүүлүктүү камсыз кылууга жана еткөрүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болтууга тийиш. Ишүзүлүксүзүгүнө башкаруу операцияларды өз убальнда кальбына көлтириүү жана Финансырынгунун инфраструктурасынын мильтеттерин, анын ичинде кенири масштабдуу же олуттуу бузулар орун алган учурда аткарууга тийиш.			
<b>Төлем системасы •</b>	<b>Баалуу кагаздардын борбор-дүк депозитарийи •</b>	<b>Баалуу кагаздар болюнча эсептешүүлөр системасы •</b>	
<b>Кылсаңа маалымат</b>			

Болжолонгон негизги түшүнкөр:	ФРИ басасы	Улуттук банктын басасы
<p><b>1-негизги түшүнүк.</b></p> <p>Финансырынгын инфраструктурасы операциялык тобокелдикти аныктлоо, мониторинг жүргүзүү жана тескееви тиешелүү системаларды, принциптерди, жол-жоболорду жана контролдоо каражаттарын пайдалану менен операциялык тобокелдикти тескеенүн ишенимдүү түзүүнүн түзүүгө тийши.</p>	<p><b>Операциялык тобокелдикти аныктлоо</b></p> <p>17.1.1. Финансырынгын инфраструктурасынын операциялык тобокелдиктердин мүмкүн болгон булактарын аныктоо буюнча саясаттары жана процесстер? Бул процесстер операциялык тобокелдиктин мүмкүн болтон тобокелдиктерин аныктоо, ушул тобокелдиктер ички факторлордан (мишаль, адам ресурстарын кошо алганда, ошол системанын механизмдеринен), финанссырынгын катышуучулары тарабынан же тышкы факторлордан улам кепил чыккандастына караабастан кандай негизде өбелгө түзөт?</p>	
	<p>17.1.2. Финансырынгын инфраструктурасы операциялык тобокелдиктердин кайсы булактарын аныктаган? Финанссырынгын инфраструктурасы өз операциялык тобокелдиктерге мониторинг жүргүзэт жана аны тескееве алат? Кайсы документтерде атаптан системалар, саясаттар, жол-жоболор жана контролдоо ыкмалары камтылган?</p>	<p><b>Операциялык тобокелдикти тескеев</b></p>
	<p>17.1.3. Финанссырынгын инфраструктурасы операциялык тобокелдиктерге мониторинг жүргүзэт жана аны тескееве алат? Кайсы документтерде атаптан системалар, саясаттар, жол-жоболор жана контролдоо ыкмалары камтылган?</p>	<p><b>Саясаттар, процесстер жана контролдоо ыкмалары</b></p>
	<p>17.1.4. Финанссырынгын инфраструктурасы операциялык жол-жоболордун тиешелүү түрдө аткарышыны камсыз калыту мақсатында, контролдуктун кандай саясатын, процесстерин жана каражаттарын колдононот? Финанссырынгын инфраструктурасы тарабынын контролдуктун саясаты, процесстерин жана каражаттары операциялык тобокелдиктерди тескеенүн эп аралык, улуттук жана тармактык башкаруу стандарттарын кандайча эске алат?</p>	

17.1.5. Финансырынун инфраструктурасы тарабынан кадрларды башкаруу бөюнча ишке ашырылган саясат ишке кабыл алу, кесипкөй даярдо жана квалификациялу персоналды иште кармал каптуу бөюнча ишти кандайча аныктайт, ошондой эле ушул эле саясат кадрлардын иштен улам-улам бошоп кетүсүнүн жана маанилүү кызмет орундарын эзлөген адамдар менен байланыштуу тобокелдиктердин жогорку деңгээлдеги кесептөрүн кандайча женилдөт? Финансырынун инфраструктурасынын кадрларды жана тобокелдиктерди тескөө бөюнча саясаты алдамчалыкка бөгөт көюнүн кандайча жөнө салат?		
17.1.6. Финансырынун инфраструктурасы тарабынан колдонулган өзөрүүлөрдү жана долбоорорду башкаруу саясаты жана процесстер системанын үзүлүткүсүн иштешине ири долбоорордун жана өзөрүүлөрдүн терс таасир ётуу тобокелдигин кандайча женилдөт?		
2-нөвизги түшүнүк. Финансырынун инфраструктурасынын директорлор көнеши операциялык тобокелдикти тескөө бөюнчча ролдорду жана миддеттерди так аныктогоо жана анын түзүлүн бекитүүгө тийши. системалар, операциялык принциптер, контролдүктүн жол-жобалору жана караажаттары текшерилүүгө, аларга аудит жүрүзүлүүгө, мезгил-мезгилди менен тестстмен өтүп түрүсү сыйялтуу эле, оптималдуу өзөрүүлөрдөн кийин да төстстмен өткөрүлүүгө тийши.		
<i>Ролдор, миддеттер жана модель</i>		
17.2.1. Директорлор көнеши операциялык тобокелдиктерди тескөө бөюнча нетизги ролду жана миддеттерди кандайча аныктайт?		
17.2.2. Финансырынун инфраструктурасынын директорлор көнеши операциялык тобокелдикти башкаруу системасын анык түрдө кайра каратыбы жана аны бекитеи? Ушул эле көнеш операциялык тобокелдикти тескөө түзүлүн кандай убакытта бир кайра каратыбы чыгат жана бекитеи?		
<i>Кайра каратыбы, аудит жана тестстүрлөө</i>		
17.2.3. Финансырынун инфраструктурасы катышуучулардын операциялык тобокелдиктерин тескөө механизмдерин кошо алганда, контролдук системасын, саясатын, жол-жоболорун жана ыкмапарын кандайда каратыбы жана аны бекитеи? Финансырынун инфраструктурасы катышуучуларга аудитти жана тесттерди кандай убакытта бир өткөрөт?		
17.2.4. Финансырынун инфраструктурасынын операциялык тобокелдиктерди тескөө системасы зарылчытына жарааша тышкы аудиторор тарабынан кандайлык деңгээлде текшерүүдөн ётуусу тийиш?		

3-нөализги түшүнүк. Финансырынгучун инфраструктурасы операциялык ишенимдүүлүк жағында белгилүү мак- саттарда жана уулуул максаттарга жетүү учун бағытталган бекитилген саясатты көлдөнүүгэ тишиш.	17.3.1. Финансырынгучун инфраструктурасы тарабынан операциялык ишенимдүүлүк жағында сапаттык сыйктуу эле, сандык жагынан кооптган максаттар кандай? Алар кайсы документтерде жана кандайча түркелген?	17.3.2. Уулуул максаттарга жетишкендик операциялык ишенимдүүлүктүн жогорку дөнгөзин кан- дачын камсыз кылат?
17.3.3. Финансырынгучун инфраструктурасын зарып иш-аракеттерди жүзеге ашыруу Мүмкүн- чулугу менен камсыз кылтандына операциялык ишенимдүүлүк максаттарына жетүү учун иштепил чыккан саясаттар кайсылар?	4-нөлизги түшүнүк. Финансырынгучун инфраструктурасы операциялардын стресс орун алган жана тейлөөнүн максаттуу дөнгөлине жетүү мөзүүл ичинде есken көлөмдөрдүн шаштеп чыгуу учун аны арттыруу Мүмкүнчүлүгү жана толук еткерүү жөндөмдүүлүгү менен камсыз кылууга тишиш.	17.4.1. Финансырынгучун инфраструктурасы стресс орун алган мөзүүл ичинде болжолдоңон көлемдерүү менен башкарду бөлчүнча еткермө жөндөмдүүлүгүн шайкештүүлүгүн кандайча кайра карап чыгат, текшерет жана тесттен еткерет? Финансырынгучун инфраструктурасы аудитти жана тесттерди кинчка убакттаа бир еткерет?
17.4.2. Операциялык жөндөмдүүлүк жогорулаган же жоторулоого жакындалган абалдар кандайча жөнө салынат?	5-нөлизги түшүнүк. Финансырынгучун инфраструктурасы физикалык жана маалыматтык колпсуздуултуун ком- плекстиүү принциптерин шаштеп чыгууга тишиш.	17.5.1. Финансырынгучун инфраструктурасы тарабынан маалымат колпсуздууга учун корку- нучтардын мүмкүн болуучу булактарын угзуттуксуздук негизде эсепке алуу максатында, долбоор- порду жана езгерүүлөрдөрдө башкаруу болонча саясатты жана процесстерди кошо алганда, көлдөнүл- ган саясат жана процесстер кайсылар?

17.5.2. Финанснырынгунун инфраструктурасы тарабынан колдонулган саясат, процесстер, кон- тролдоо ыкмалары жана тесттер физикалык коопсуздуктун тиешчүү эл аралык, улуттук жана тар- матык стандарттарын эске алабы?	<i>Маалыматтык коопсуздук</i>		
17.5.3. Финанснырынгунун инфраструктурасы тарабынан маалымат коопсуздугу учун корку- нучтардын мүмкүн болупчу булактарын узгултукусудук негизде эсепке алуу максатында, долбоор- порду жана өзгөрүүлпөрдүй башкаркуу болонча саясатты жана процесстерди кошо арганда, көлдөнүл- гандан саясат жана процесстер кайсылар?			
17.5.4. Финанснырынгунун инфраструктурасы тарабынан колдонулган контролдүктүн саясаты, процесстерди жана ыкмалары маалыматтык коопсуздуктүн эл аралык, улуттук жана тармактык баш- каркуу стандарттарын кандайна эске алат?			
	<i>Ө-неэизги түшүнүк.</i> Финанснырынгунун инфраструктурасы операциялардын олуттуу бузулушуна алып келген окуяларды, анын ичинде цри же олуттуу бузулулар көпил чыышы мумкүн болгон окуяларды эске алсан иш узгултукусудугун камсыз кылтуу планына ээ болууга тиши. Бул план резервде турган объектини колдонуучу алдын алууга жана шите бузулуларды алып келген жаңайтардан кийин эки саат ичинде маалыматтык-технологиялык системасынын ишин калыбны көлтирилишин камсыз кылтууга тиши. План финанснырынгунун инфраструктурасына экстремалдык жаедай- ларда бузулулар орун алган учурларда да күнчүн акыркында эсептешүүлүрдүн аягына чыгуу мум- кунчулугаң берүүгө тиши.	<i>Иш узгултукусудугун камсыз кылтуу планынын милдеттери</i>	
17.6.1. Финанснырынгунун инфраструктурасынын иш узгултукусудугун камсыз кылтуу планы ири же глобалдык узгултуктөрдөн кийин маанилүү операциялардын ишин ез убагында тез калыбна көлтириуну эске алтан милдеттерин, саясатын жана жол-жоболорун кандайча чылдырат?		<i>Иш узгултукусудугун камсыз кылтуу планынын түзүмү</i>	
17.6.2. Финанснырынгунун инфраструктурасынын иш узгултукусудугун камсыз кылтуу планы маанилүү маалыматтык-технологиялык системалардын жана Узгултуктөрдөн кийин эки саат ичинде операциялардын калыбны көлтирилишине кандайча мумкүндүк берет, ошондой эле экстремалдык жаедайларда да күнчүн акыркынча эсептешүүлөрдүй аткаруу же буткөрүү мумкүнчүлүгүн кандай- йчадан алтын атап?			

17.6.3. Күтүлбөгөн жагдайлар бойонча иш-аракеттер планы иште Узгултуктөр орун алган учурда бардык транзакциялардын статусун өз убагында анькташылын кандай камсыз кылат жана маалыматтардын жоголуп капшын мүмкүн болсо, анда ушуну жөнте салган кандай жол-жоболор бар (мисалы, катышуучулар же учунчү жактар менен салыштыруу)?		
17.6.4. Финансырынгунун инфраструктурасы тарабынан колдонулган кризистик тескеө жол-жоболору системанын ичинде, тышкы кызықтар тараалтардын жана комплекенттүү органдардын эффектидүү коммуникацияга мұтажадылын кандайча эссе алат?		
<i>Резервдө түрган объект</i>		
17.6.5. Финансырынгунун инфраструктурасынын иш Узгултукусудугун камсыздылуу планын резервде түрган объектинын колдонулушун (тиешелүү негизги каражаттар, кубаттуулук, функционалдык мүмкүнчүлүктөр жана персоналдар менен камсыз болгон) кандайча карайт? Резервде түрган объект тобокелдиктин так профилинне ээ болуппосу учун негизги обьекттен кандайлык чоң аралыкта түргандыгы кандайча камсыз болгон?		
17.6.6. Финансырынгунун инфраструктурасы экстремалдык жагдайларда мөөнөттүү транзакциеларды иштеп чыгууга мүмкүндүк берген альтернативалуу механизмдерди карал чыкканбы (мисалы, кол менен иртеп чыгуунун, кагаз түрүндөгү документтердин жана башка вариантардын негизинде жол-жоболор)?		
<i>Кайра карал чыгуу жана тестирлөө</i>		
17.6.7. Ири жана глобалдуу Узгултуктөр менен байланыштуу сценарийлерди кошо алганды, финанссырынгунун инфраструктурасы тарабынан колдонулган иш Узгултукусудугун камсыз кылуу механизмдерди кандайча каралып чыгат жана тестен өтөт?		
17.6.8. Финансырынгунун инфраструктурасынын катышуучулары жана негизги провайдерлер канча убакытта бир кайра кароодон жана тестен өткөрүптө? Финансырынгунун инфраструктурасы иш Узгултукусудугун камсыз кылуу бойонча механизмдерин кайра карал чыгуу жана тестирилөө ишине ээз катышуучуларын, негизги провайдерлерди жана байланыштуу финанссырынгунун инфраструктурасын кандайча тартат?		

7-нөвзиги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы неғизги катышуучулардын, башка финанссырынгаудын жана коммуналдык кызметтардын тобокелдиктерин төскөөгө жана мониторингди жүзөөг ашырууга тийши. Мындан тышкары, финанссырынгунун инфраструктурасы башка финанссырынгунун инфраструктурасы дүйнүүр боло турган өз операцияларынын тобокелдиктерин төскөөгө жана мониторингди жүзөөг ашырууга тийши.	Финансырынгунун инфраструктурасынын өз операциялары менен байланыштуу тобокелдиктери
17.7.1. Финансырынгунун инфраструктурасы катышуучулар, башка финанссырынгунун инфраструктурасы, провайдерлер жана коммуналдык кызметтар тарабынан түзүлгөн өз операциялары. Чүнүн кандай тобокелдиктерди аныктаган? Финансырынгунун инфраструктурасы мониторингди кандайча жүзөөг ашырат жана ушул тобокелдиктерди кандайча тессейк?	17.7.2. Эгерде финанссырынгунун инфраструктурасы аутсорсингдин негизинде алардын операциялары учун маанилүү кызмет карсатуулардын пайдаланса, анда ал маанилүү кызмат көрсөтүрдүн провайдеринин операциялары ишенимдүүлүктүн ошоп эле талаптарына дап кепишин кандайча камсыз қылат?
Башка финанссырынгунун инфраструктурасы учун тобокелдиктер	17.7.3. Финансырынгунун инфраструктурасы башка финанссырынгунун инфраструктурасы учун ал тарабынан түзүлгөн тобокелдиктерди кандайча аныктайт, мониторинг жүргүзет, тобокелдиктерди женилдегет?
Финансырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткаруу буюнча жыйынтыктоочу баа берүү (5,4,3,2,1)	17.7.4. Финансырынгунун инфраструктурасы башка финанссырынгунун инфраструктурасынын иштүүлүктүсүздүгүн камсыз кылуу механизмдерин камсыз кылуу механизмдериндөн дегээлдө координациялайт?
Түшүндүрмөлөр/Сүнүш-көрсөтмөлөр	

	<b>18-принцип. Пайдаланууга жана катышууга талаптар.</b> <b>Финансырынгунун инфраструктурасы тураланын ачык пайдапанууну камсыз кылган жана тобокелдикти эске алган катышуунун жалпыга белгилүү объективдүү критерийлерин көздөнүуга тийши.</b>	
Төлөм системасы •	Баалуу кагаздарын борбор-дүк депозитарийи •	Баалуу кагаздар болонча эсептешүүлөр системасы •
Кыскача маалымат	<b>Баа берилүүчүү негизги түшүнүктөр:</b>	
	1-негизги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы анын ичинде тиек жана зарылтылыбына жарааша тобокелдиктер менен шартталган катышууга карата талаптардын негизинде ири катышуучуларга жана башка финансдырынгун инфраструктурасына, өз кызметтөрүнө тиура жана анык пайдапанууну мүмкүнүүлүгүн сунуштоого тиши.	
	Катышуучи критерийлерди жана катышууга карата талаптар	
	18.1.1. Финансырынгунун инфраструктурасы тарабынан катышуучи критерийлерди жана катышуучуга карата талаптар кайсылар (мисалы, операциялык, финансыйлык жана юридикалык талаптарды)?	
	18.1.2. Бул критерийлер жана талаптар тиек же тиешелүү учурларда тиек эмес катышуучулардын жана башка финансдырынгун инфраструктурасынын финансдырынгунун инфраструктурасынын нызматтөрүнөн ачык пайдапанан аппусуна жол берилеби?	
	2-негизги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасында катышуучакарата талаптар алтейлөөген рыноктордун жана финансдырынгун инфраструктурасынын коопсуздугун жана эффективдүлүгүн камсыз катышууга жана финансдырынгун инфраструктурасынын өзөөчө мунбаддуу тобокелдиктери менен бирдей өткөнүүгө тиши. Алтынкылтуу стандарлартар колдоого алтынган шартында, финансдырынгун инфраструктурасы пайдапанга агуулун эн аз чеккөөсүн алғын алган талаптарды белгилөөгө тиши	
	Катышуучи критерийлердине түшүнүүдүрмө берүү	

18.2.1. Коопсуздуку жана эфективдүлүк жатында финансдырынун инфраструктурасынын катышууга карата талаптары жана ал тейлөгөн рынокту ролу кандай жана алар финансдырынун инфраструктурасынын өзөнчө тобоелдүктөрдөн зөкө алабы?			
18.2.2. Тобоелдүктөргө негизделбөген, бирок мыйзам актыларында же ченемдик документтеринде каралган катышууга карата талаптар барбы? Эгерде бар болсо, алар кайсытар?			
18.2.3. Катышуучалардын бардык түрлөрүнө пайдалана алуунун бирдей критерийлери колдоонбу? Эгерде колдоонбоссо, башка критерийдердин рационалдуу негизи (мисалы, иш көлеми жана анын түрү, учунчү жактардын атынан иш алып барган катышуучуларга карата кошумча талаптар, жөнгө салынбаган уюмдардан болуп санаалган катышуучуларга карата кошумча талаптар) кандай?			
<b>Жөнгилдөттөлгөн пайдалануу</b>			
18.2.4. Жөнгилдөттөлгөн пайдаланча алууну камсыз кылуу учун, пайдаланууга карата чектөөлөр жана талаптар кандайна карого альнагат? Кайра кароо канча убакытта бир жүргүзүлүп турат?			
<b>Критерийлер жөнүндө маалыматты ачыл көрсөтүү</b>			
18.2.5. Катышууну чектөөнүн кошо алганда, катышуу критерийлери кандайча ээл алдында ачыл көрсөтүлөт?			
<b>З-неңизги түшүнүк.</b> Финансдырынун инфраструктурасы катышуу талаптарына жооп бербесен катышуучуны алып салуу жана катышууну токтотултурууну камсыз кылуучу белгилүү жана жалтыга маалым жол-жоболордо ээ болууга жана катышууга карата ал масабынан белгиленген талаптарды аткарнуу дайыма контроллодоого тиши.			
<b>Дал келигүүнө контролдүүк</b>			
18.3.1. Финансдырынун инфраструктурасы катышуучупардын пайдалануу критерийлерине ылайык көпилине узгүлтүкүсү контролдүктуу кандайча ишке ашырат? Финансдырынун инфраструктурасынын саясаттарында катышуу критерийлерине ылайык көлгүүтүү контроллодуктуу жүзөө ашыруучун колдоонулган маалыматтар так жана еэз учурунда берилүүшүн көрсөтүү.			
18.3.2. Тобоелдүктөрдөн пайдалануу ыктымалдыгы күчөл бара жаткан катышуучунун ишине контроллодуктуу орнотууну кошумча ыкмаларын киргизүү жагында саясаттар иштеп чыкканбы?			
<b>Катышууну токтотулуп жана айдан чыгуу тартиби</b>			

18.3.3. Финансырынкунун инфраструктурасы катышуучу токтотуу жана катышууга карата белгилөнгөн талаптарды бузуга жол берген катышуучу чектетүү жатында жол-жоболорду иштеп чыкканбы?			
18.3.4. Финансырынкунун инфраструктурасы катышуучу токтотуу жана андан чыгуу Тартибин жөнө салуу бононча кандай жол-жобону колдоногот?			
<b>Финансырынкунун инфраструктурасынын принциптерин аткарлыктына жыйынтыктоочу баас берүүлөр (5.4.3.2.1)</b>			
<b>Түшүндүрмөлдер/сүнч-көрсөтмөлөр</b>			
<b>19-түркменик. Катышуучун көп дөңгөлдүү түзүмү</b>	<b>Финансырынкунун инфраструктурасы катышуунун көп дөңгөлдүү түзүмүнөн улам, дуушар болупчу олуттуу то-бокелдиктерди аныктоого, мониторинги жүзеге ашырууга жана тескеөгө тийши.</b>		
Төлөм системасы •	Баалуу кагаздардын борбор-дүк депозитарийи •	Баалуу кагаздар кагаздар бөюнча эсептешүүлөр системасы •	
<b>Кысқача маалымат</b>			
<b>Баас берилүүчүү негизги түшүнкөр:</b>			
1-негизги түшүнүк.	Финансырынкунун инфраструктурасы, ал катышуучун көп дөңгөлдүү түзүмү болушунаң улам, дуушар болоон бардык олуттуу тобокелдиктерди аныктлоо, мониторинг жүргүзүү жана төмөкөө максатында, кыйыр катышуу жөнүндө негизги маалыматты чогуултууга мүмкүнчүк берген макулдашыу, жол-жоболор жана эрежелтер менен камсыз кылууга тийши.		
<b>Катышуучун көп дөңгөлдүү түзүмү</b>			
19.1.1. Финансырынкунун инфраструктурасы катышуунун көп дөңгөлдүү түзүмүнө ээби?	Эгерде ээ болсо, ал түзүмдүү баяндап берилгите?		
19.1.2. Финансырынкунун инфраструктурасы тике катышпо жөнүндө базалык маалыматты кандайча чогуултат? Кайсы маалымат чогуултулат жана ал канча убактыта бир жолу жаныртылып турат?			
ФРИ баасы	Улуттук банктын баасы		

	<p><u>Финансырынгучун инфраструктурасы учун тобокелдиктер</u></p>	
	<p>19.1.3. Финансырынгучун инфраструктурасы учундай түзүм тарабынан түзүлөн тобокелдиктерди кандайча баалай?</p>	
	<p>19.1.4. Финансырынгучун инфраструктурасы өзү учун катышуун көп дөңгөлдик түзүмү тарабынан түзүлөн кандай олуттуу тобокелдиктерди аныктаган? Бул тобокелдиктерди финанссырынгучун инфраструктурасы кандайча женилдетэй?</p>	
	<p>2-нөөсизги түшүнүк.</p> <p>Финансырынгучун инфраструктурасы ага таасир эте турган тике жана кыйыр катышуучулар ортосунда көз каралыптыкты аныктогоо тиши.</p>	
	<p>19.2.1. Финансырынгучун инфраструктурасы ага таасир эте турган тике жана кыйыр катышуучулар ортосунда көз карандылыкты кандайча аныктай?</p>	
	<p>3-нөөсизги түшүнүк.</p> <p>Финансырынгучун инфраструктурасы бултумдун олуттуу белгүен түзээн кыйыр катышуучуларды, ошондоо эле учундай транзакциялардан утам көпкөн чыккан тобокелдиктерди тескеөмаксатында, финанссырынгучун инфраструктурасын пайдалана алту мумкүнчүлүгүн камсыз кылпазан тике катышуучулардын мультиплектернөө салыштырмалуу транзакциялардын саны жана көлемүү көп болгон кыйыр катышуучуларды аныктогоо тиши.</p>	
	<p>19.3.1. Финансырынгучун инфраструктурасы (а) тике катышуучулардын операциялардын көлемүндө кыйыр катышуучулардын атынан ар бир тике катышуучулар тарабынан жүргүзүлөн операциялардын улушун, (б) көп сандагы кыйыр катышуучулардын атынан иш атып барган тике катышуучуларды, (в) системанын жүргүзүлүшүнде операциялардын көлемүү оптутуу болуп саналган кыйыр катышуучуларды жана (г) учундай транзакциялардан утам көпкөн чыккан тобокелдиктерди тескеөмаксатында, финанссырынгучун инфраструктурасын пайдалана алту мумкүнчүлүгүн алган тике катышуучулардын жүргүзүсү менен салыштырганда транзакциялардын көлемүү жана саны ири болуп саналган кыйыр катышуучуларды аныктаганбы?</p>	
	<p>19.3.2. Финансырынгучун инфраструктурасында кандай тобокелдиктер бар жана ал кыйыр катышуучулар тарабынан түзүлөн тобокелдиктерди кандайча тескейт?</p>	

	<p>4-негизги түшүнүк.</p> <p>Финансырынгунун инфраструктурасы катышуунун көп деңгээлдүү түзүмүнөн улам, кепил чыккан тобокелдиктерди дайым тағыдал-чиликтоолерди жүргөзүүгө жана зарылтыйлык кепил чыккан учурда тобокелдиктерди кыскарттууга базытталган чараларды көрүгөттүшүштүү.</p>					
	<p>19.4.1. Финансырынгунун инфраструктурасы учур катышуудан улам түзүлгөн тобокелдиктерди кыскарттуу максатында эрежекерди жана жол-жоболорду кайра карал чыгуу болонча колдонотын принциптер кайылар? Кайра карал чыгуу канча убактыя бир жүргүзүлүп турат?</p>					
	<p>19.4.2. Финансырынгунун инфраструктурасы тобокелдикти кыскарттуу болонча чараларды көрүү учурун аныктоо учун кайсы критерийлерди колдонот? Финансырынгунун инфраструктурасы мониторингди кандай жүргүзүе жана ез тобокелдиктерин кандайча кыскартат?</p>					
	<p><b>Финансырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткарылышина жыйынтыктоочу баа берүүлөр (5,4,3,2,1)</b></p>					
	<p><b>Түшүндүрмөлөр/сүнүш-көрсөтмөлөр</b></p> <p><b>20-принцип. Финансырынгунун инфраструктурасынын байланыштары</b></p> <p>Финансырынгунун инфраструктурасы бир же бир нече финанссырынгунун инфраструктурасы менен түзөн байланышы ушул байланыш менен шартталган тобокелдикти аныктоого жана контролдоого, ошондой эле ушундай тобокелдиктерди тескеөгө тишиш.</p>					
	<table border="1"> <tr> <td>Төлем системасы •</td> <td>Баалуу кагаздарынын борбор- дук депозитарийи •</td> <td>Баалуу кагаздар эсептешүүлөр системасы •</td> <td>Баалуу кагаздар бончча</td> </tr> </table> <p><b>Кыскача маалымат</b></p> <p><b>Баа берилүүчүү негизги түшүнүктөр:</b></p>	Төлем системасы •	Баалуу кагаздарынын борбор- дук депозитарийи •	Баалуу кагаздар эсептешүүлөр системасы •	Баалуу кагаздар бончча	
Төлем системасы •	Баалуу кагаздарынын борбор- дук депозитарийи •	Баалуу кагаздар эсептешүүлөр системасы •	Баалуу кагаздар бончча			
	<p>1-негизги түшүнүк.</p> <p>Байланышты белгилөө жөнүндө кепшишиди түзүүдөн мурда, жана дайыма байланыш белгилөнөндөн кийин финанссырынгунун инфраструктурасы байланыштын бар болупусунан жана аларды башкарруудан улам кепил чыккан тобокелдиктиң борьбык булагын аныктоого жана контролдуулка алууга тишиш. Байланыш механизмдери ар бир финанссырынгунун инфраструктурасы ушул докладда берилген башка принциптерди аткара алгандай болуп уюштурулуга тишиш.</p>	<table border="1"> <tr> <td>ФРИ басы</td> <td>Улуттук банктын басасы</td> </tr> </table>	ФРИ басы	Улуттук банктын басасы		
ФРИ басы	Улуттук банктын басасы					
	<p>4-негизги түшүнүк.</p> <p>Финансырынгунун инфраструктурасы катышуунун көп деңгээлдүү түзүмүнөн улам, кепил чыккан тобокелдиктерди дайым тағыдал-чиликтоолерди жүргөзүүгө жана зарылтыйлык кепил чыккан учурда тобокелдиктерди кыскарттууга базытталган чараларды көрүгөттүшүштүү.</p>					
	<p>19.4.1. Финансырынгунун инфраструктурасы учур катышуудан улам түзүлгөн тобокелдиктерди кыскарттуу максатында эрежекерди жана жол-жоболорду кайра карал чыгуу болонча колдонотын принциптер кайылар? Кайра карал чыгуу канча убактыя бир жүргүзүлүп турат?</p>					
	<p>19.4.2. Финансырынгунун инфраструктурасы тобокелдикти кыскарттуу болонча чараларды көрүү учурун аныктоо учун кайсы критерийлерди колдонот? Финансырынгунун инфраструктурасы мониторингди кандай жүргүзүе жана ез тобокелдиктерин кандайча кыскартат?</p>					
	<p><b>Финансырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткарылышина жыйынтыктоочу баа берүүлөр (5,4,3,2,1)</b></p>					
	<p><b>Түшүндүрмөлөр/сүнүш-көрсөтмөлөр</b></p> <p><b>20-принцип. Финансырынгунун инфраструктурасынын байланыштары</b></p> <p>Финансырынгунун инфраструктурасы бир же бир нече финанссырынгунун инфраструктурасы менен түзөн байланышы ушул байланыш менен шартталган тобокелдикти аныктоого жана контролдоого, ошондой эле ушундай тобокелдиктерди тескеөгө тишиш.</p>					
	<table border="1"> <tr> <td>Төлем системасы •</td> <td>Баалуу кагаздарынын борбор- дук депозитарийи •</td> <td>Баалуу кагаздар эсептешүүлөр системасы •</td> <td>Баалуу кагаздар бончча</td> </tr> </table> <p><b>Кыскача маалымат</b></p> <p><b>Баа берилүүчүү негизги түшүнүктөр:</b></p>	Төлем системасы •	Баалуу кагаздарынын борбор- дук депозитарийи •	Баалуу кагаздар эсептешүүлөр системасы •	Баалуу кагаздар бончча	
Төлем системасы •	Баалуу кагаздарынын борбор- дук депозитарийи •	Баалуу кагаздар эсептешүүлөр системасы •	Баалуу кагаздар бончча			
	<p>1-негизги түшүнүк.</p> <p>Байланышты белгилөө жөнүндө кепшишиди түзүүдөн мурда, жана дайыма байланыш белгилөнөндөн кийин финанссырынгунун инфраструктурасы байланыштын бар болупусунан жана аларды башкарруудан улам кепил чыккан тобокелдиктиң борьбык булагын аныктоого жана контролдуулка алууга тишиш. Байланыш механизмдери ар бир финанссырынгунун инфраструктурасы ушул докладда берилген башка принциптерди аткара алгандай болуп уюштурулуга тишиш.</p>	<table border="1"> <tr> <td>ФРИ басы</td> <td>Улуттук банктын басасы</td> </tr> </table>	ФРИ басы	Улуттук банктын басасы		
ФРИ басы	Улуттук банктын басасы					

20.1.1. Потенциалдуу байланыштар менен келип чыккан тобокелдиктердин (мисаль, юридикалык жана кредиттик тобокелдиктер, ликвиддүүлүк тобокелдиги, депозитардык жана операциялык тобокелдиктер) потенциалдуу булактарын аныктоо учун кандай жол-жеболор колдонулат? Бул финанссырынгунун инфраструктурасынын байланышты белгилөө же белгилөбөй көрүүнчө ченинине кандайча тасир этет?	
20.1.2. Башка финанссырынгунун инфраструктурасы менен кандай байланыштар белгилөнген? Финанссырынгунун инфраструктурасы тобокелдиктерди кандайча аныктайт, аларга мониторинг жүргүзөт жана тескейт?	
20.1.3. Финанссырынгунун инфраструктурасы анын байланыш туузуму каптан принциптердин аткарылышын кандайча камсyz кылат? Мынчай талдап-илиткөөлөр кандай убакытта бир жолу өткөрүлүп турат?	
2-нөвизги түшүнүк. Байланыш бардык тиешелүү юрисдикцияларда укуктук нөвизге ээ болууга тийши, ал байланышты белгилөөнөн финанссырынгунун инфраструктурасынын шайкеш коргоого алынышын камсyz кылат жана байланыш механизмдерин көлдөөгө алат	
20.2.1. Финанссырынгунун инфраструктурасы кайсы юрисдикцияларда байланышты белгилөнген? Белгилөнген байланышты көлдөгө алат укуктук нөвиз кайсы?	
20.2.2. Финанссырынгунун инфраструктурасы анын туузумун көлдөгөн жана байланыштуу финанссырынгунун инфраструктурасынын шайкеш коргоого алынышын камсyz кылган ишенимдүү укуктук нөвизге ээ байланышын кандайча камсyz кылат? Анын түркүтүү нөтизде коргоого алынышын кандайча камсyz кылат?	
3-нөвизги түшүнүк. Өз ара байланышта болгон баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи бири-бирин душарланыткан жана атайды, тескеен кредиттик тобокелдиктерди, ликийдүүлүк тобокелдиктерин өтчөөгө жана контрольдоого тийши. Баялуу кагаздардын борбордук депозитарийи ортосунда кредиттердин бардык пролонгацияларды толук көлемдө жөргөрүп салттасы күрөөлүк камсыздоого ээ болууга жана белгилөнчен пимиттерди сактооого тийши.	
20.3.1. Кредиттик тобокелдикти жана белгилөнген байланыштар менен түзүлген ликийдүүлүк тобокелдигин өтчөө, ага мониторинг жүргүзүү жана аны тескеөөчүү учун кандай жол-жеболор бар?	

20.3.2. Эгерде баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи ага байланыштуу болгон жактарга кредит сунуштаган болсо, ошол кредиттердин кайтарлысына кепилдик берген кандай жол-жобапор бар жана мынтай кредиттер жогорку сапаттасу күрөө менен толук камсыз болгончу жана аларга карата лимиттер белгиленгенбى?	4-нөвизги түшүнүк. Байланыштуу баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи ортосунда баалуу кагаздардын убактылуу еткөрүлүп берилшине же убактылуу еткөрүлүп берилгөн баалуу кагаздардын кайтасым еткөрүл берилгөнчө ал аягына чыкканга чейин тыкуу салынууз тиши.	20.4.1. Эз ара байланыштуу толтор ортосунда баалуу кагаздардын алдын ала еткөрүлүп берилшине уруксат берилбеби? Эгерде берилсе, андай кандай механизмдер алдын ала берилгүнүн зарыл кылат жана баалуу кагаздардын биринчи еткөрүлүп берилгүсүн ажтаганча чейин аларды еткөрүп беругүү тыкуу салынабы?	5-нөвизги түшүнүк. Эгерде бул механизм баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи-инвестордун катышуучуларынын укугуун жөнөркүү дөңзөэлдөө кореготтуун камсыз кылган учурда гана, ал баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи-эмитент менен байланышты түзүүгө тиши.
20.5.1. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи-инвестор байланышты түзген учурда анын катышуучуларынын укугу кортоонун жогорку дөнгөзүнин ээ экендигин кандайча аныктайт?	20.5.2. Баалуу кагаздарды депозитарийде сактоодо турган уюмдар боюнча активдерди салыштыруу канча убактыта бир жүргүзүлөт?	20.5.3. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи-инвестор катышуучуларынын укугун коргоону (сегрегацияло жана көччүү механизмдерин, «омнибус» эсептери учун активдерди коргоо шарттарын кошо алганда) кандайча камсыз кылат?	6-нөвизги түшүнүк. Баалуу кагаздардын борбордук депозитарийи-эмитент менен байланышты ишке ашыруу учун ортомчунун кызмет катарын колдоон жогорку депозитарий-инвестор ортолочунун кызмет катарын тартуу менен кепил чыктан кошулчы тобокелдіктарга (депозитардык, кредититтик, юридикалык жана операциялык тобокелдіктарды кошо алаанды). Баас берүүүе, аларды контроллукка алууза жана тескеөө тиши.

20.6.1. Эгерде баалуу кагаздардын борбордук депозитарий ортомчуну байланышты башкартуу чүн тартып жатса, анын ортомчуну (ортомчуларды) тандоо критерийтери кандай? Ушул эле критерийлер тобокепдиктерге негизделгендөрдөн болуп санапабы?			
20.6.2. Эки байланыштуу баалуу кагаздардын борбордук депозитарий менен ортомчулардын тиешелүү миддеттери кайсылар?			
20.6.3. Ортомчуну тартуу менен келип чыккан тобокепдиктерди өлчөө, ага мониторингди жургүзүү жана тескеев чүн кандай жол-жоболор бар?			
<b>Финансырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткарлыктына жыйынтыкто-очу баас берүүлөр (5.4,3.2.1)</b>			
Түшүндүрмөлөр/сүнүш-керсөтмөлөр			
<b>21-түркм. Эффективдүүлүктүрүштүү жана натыйжалуулук</b>			
<b>Финансырынгунун инфраструктурасы өзү тейлөтен катышуучуларынын жана рыногутунун мүктаждыгын натыйжа-луу канаттандырууга тийиш.</b>			
Төлем системасы •	Баалуу кагаздардын борбор- дук депозитарийи •	Баалуу кагаздар асептешүүлөр системасы •	
<b>Кызыкчак маалымат</b>			
<b>Баас берүүлүчүү негизги түшүнүктөр:</b>			
1-нөвизги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы өзү тейлөген катышуучулардын жана рыноктор- дун мүктаждызын канааттандырылышын камсыз кылуга тиши, айрыкча бул киринедиң жана асептешүүлөрдүн схемасын, операциялык түзүлүшүн, киринг, эсептешүү же эспеке алгу жүргөзүл- ген продукттардын түрүн тандоосо, ошондой эле технологияларды жана жол-жоболорду кол- донууга тишиштүү.	Улуттук бансы	ФРИ басы	Улуттук бансы
21.1.1. Финансырынгунун инфраструктурасынын (клиринг жана эсептешүүлөрдүн механизмдерин, операциялык түзүмдүү, ташып жеткирүү системасын жана технологияларын, ошондой эле айрым кызмет көрсөтүүлөрдүү жана продукттарды кошо алганда) тузуму төлөөгө алынуучу катышуучулардын жана рыноктордун мүктаждыгын кандайча эске алат?			

21.1.2. Финанснырынгунун инфраструктурасы катышуучупардын жана башка тайдалануучулардын мүктаждына жана талаптарына даал келэрин жана апардын өзтерүсүнө жараша (мисалы, кайтарым байланыш механизмдері аркылуу) бул талаптарга даал кепил жаткандыгын кандайча аныктайт?		
2-неизиғи тушиңүк. Финанснырынгунун инфраструктурасы сандык баа берүү мүмкүн болголуу бир максаттарга жана милдеттерге ээ болтуга тишиш жана тейлөөнүн минималдуу дөнөзэлги, тобо-көлдүктөрөдөр тескеөө жазында күтүүлөр жана бизнес-артыкчылыктар сыйкаттуу жетишкендиктер болушу мүмкүн.		
21.2.1. Финанснырынгунун инфраструктурасы операциялардын наыйжалупулугуна карата кандай максаттарды жана милдеттерди көздөйт?		
21.2.2. Финанснырынгунун инфраструктурасы анын максаттары жана милдеттери так болушун, сандык баа берүүгө жол берилүшин кандайча камсыз кылат?		
21.2.3. Бул максаттар жана милдеттер кандайлык деңгээлде иштепил чыккан? Ишке ашыруу деңгээлин өлчөө жана баа берүү учун финанснырынгунун инфраструктурасы кандай механизмдерди колдонот?		
3-неизиғи тушиңүк. Финанснырынгунун инфраструктурасы өзүнүн эффективдүүлүгүнүн жана наыйжалупулугунун жетекшүүлүгүнө болонча шитепил чыккан механизмдердөө зә болтууга тишии.		
21.3.1. Финанснырынгунун инфраструктурасы эффективдүүлүктүн жана наыйжалупулуктун сандык баа берүүсү учун кандай жол-жоболорду жана көрөткүчтердү колдонот?		
21.3.2. Финанснырынгунун инфраструктурасы өзүнүн эффективдүүлүгүнө жана наыйжалупулугуна кандай убакытта бир баа берип турат?		
<b>Финанснырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткарылышына жыйнтыктоочу баа берүүлөр (5,4,3,2,1)</b>		
Түшүндүрмөлөр/сүнүүш-керсетмөлөр		

<p><b>22-принцип. Байланыш жол-жоболору жана стандарттары.</b></p> <p><b>Финансырынгунун инфраструктурасы эффективтүү төлөмдердүү, клирингди, эсептешүүлөрдү жана документти жүргүзүнүү камсыз кылуу учун байланыштын эп аралык жол-жоболорун жана стандарттарын колдонууга же ыңгайлаштырууга тиийш.</b></p>			
Төлөм системасы •	Баалуу кагаздардын борбор-дүк депозитариили •	Баалуу кагаздар буюнча эсептешүүлөр системасы •	
<p><b>Кысқаса маалымат</b></p>			
	<b>Баа берилүүчүү негизги түшүнүктөр:</b>	ФРИ басасы	Улуттук банктын басасы
	<p><b>1-негизги түшүнүк.</b></p> <p>Финансырынгунун инфраструктурасы эп аралык кабыл алтынан байланыш жол-жоболорун жана стандарттарын колдонууга же эн аз дөвөнде ыңгайлаштырууга тиийши.</p> <p><b>Коммуникациялык жол-жоболор</b></p>		
	<p>22.1.1. Финансырынгунун инфраструктурасы билдиримелерди берүүнүн эл аралык стандарттарын колдонобу, эгерде колдонот болсо, агар кайсылар? Билдиримелерди берүүнүн эл аралык жол-жоболорун ыкчам шайкеш көптирилиши кандачы камсыз кылышат?</p>		
	<p>22.1.2. Эгерде финанссырынгунун инфраструктурасы чек ара аркылуу ёттуучу операцияларды жүзеге ашыраса, анда операциялык жол-жоболордо, процесстерде, системаларда маалыматтарды берүүнүн эп аралык жол-жоболору кандачы колдонулат, же чек ара аркылуу ёттуучу операцияларды жүргүзүүдө аларды ыкчам шайкеш көптириу кандачы камсыз кылышат?</p>		
	<p><b>Коммуникациялык стандарттар</b></p>		
	<p>22.1.3. Финансырынгунун инфраструктурасы билдиримелерди берүүнүн эл аралык стандарттарын колдонобу, эгерде колдонот болсо, агар кайсылар? Билдиримелерди берүүнүн эл аралык жол-жоболорун ыкчам шайкеш көптирилиши кандачы камсыз кылышат?</p>		
	<p>22.1.4. Эгерде финанссырынгунун инфраструктурасы чек ара аркылуу жүргүзүлүчүчү операцияларды жүзеге ашыраса, анда финанссырынгунун инфраструктурасында операциялык жол-жоболор-до, процесстерде жана системаларда эп аралык жол-жоболор кандачы колдонулат?</p>		

22.1.5. Эгерде эл аралык стандарттар колдонулбаса, анда финанссырынгунун инфраструктурынын маалыматтарды берилген жана жол-жоболорду бирликтеги конвертациялан системалардын операторидүй айкалышта иштөөсүн кандайча камсыз кыла алат?		
<b>Финанссырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткарылышына жыйнтыктоочу баа берүүлөр (5.4,3,2,1)</b>		
Түшүндүрмөлдер/сүнч-керсетмөлөр		
23-түрдөл. Эрежелерди, негизги жол-жоболорду жана рыноктук маалыматтарды ачып көрсөтүү.		
Финанссырынгунун инфраструктурасы так жана бардыгын камтуучу эрежелерди жана жол-жоболорду белгилөөгө, ошондой эле финанссырынгунун инфраструктурасында катышуучулардын катышуучулусу менен байланыштуу тобокелдиктер, комиссиялык жана башка (реалдуу) чыташаптар жөнүндө так тууңдурмө алууга мумкундук бергөн толук маалыматты алууга тийиш. Бардык тиешелүү эрежелер жана негизги жол-жоболор жалпыга маалымдалууга тийиш.		
Төлөм системасы •	Баалуу кагаздардын борбор-дүк депозитарийи •	Баалуу кагаздар болонча асенттешүүлөр системасы •
Кыскача маалымат		
<b>Баа берилүүчүү негизги түшүнүктөр:</b>		
1-негизги түшүнүк.		
Финанссырынгунун инфраструктурасы так жана бардыгын камтуучу эрежелерди жана жол-жоболорду аныктогоо жана катышуучуларды маалымдоо, мындан тышкары, тиешелүү эрежелер жана негизги жол-жоболор жалпыга маалымдалууга тийиш.		
Эрежелер жана жол-жоболор		
23.1.1. Финанссырынгунун инфраструктурасынын эрежелери жана жол-жоболору кайсы документте берилген? Бул документтер катышуучуларга кандай ачып көрсөтүлөт?		
23.1.2. Финанссырынгунун инфраструктурасы анын эрежелери жана жол-жоболору Так берилгендин жана комплекстүү болуп саналғандынын кандайча аныктай?		
<b>Маалыматты ачып көрсөтүү</b>		

23.1.3. Финансырынгунун инфраструктурасынын эрежелеринде жана стандарттык эмес, бирок күтүпчүү жадайларда ачын чөмнө иш алып барган жол-жоболордо кандай маалымат камтылат?			
23.1.4. Финансырынгунун инфраструктурасы эрежелер жана негизги жол-жоболор өзөргөн учурда алар аткарған технологиялык процесстер жөнүндө маалыматты кандайча жана киме ачып көрсөтөт?			
23.1.5. Тиешелүү эрежелерди жана негизги жол-жоболорду финансдырынгунун инфраструктурасы эп алдында кандай ачып көрсөтөт?			
2-нөализги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы системанын түзүмүн жана операцияларын, ошондой эле финанссырынгунун инфраструктурасында катышуусдан улам, алар дуушарланын тобокелдиктарге баа берүү учун катышуучулардын укуктарын жана майдептерин таек баяндап жалпыга жарыялого тийши.			
23.2.1. Системанын түзүмү жана операциялары кайсы документте берилген? Ушул түралуу маалыматты кандайча жана кимде ачып көрсөтөт?			
23.2.2. Финансырынгунун инфраструктурасы системанын ишине түздөн-түз таасир эткен маанилуу чечилдерди ез алдынча кабыл алууга Ыйтарым укуктубу?			
23.2.3. Финансырынгунун инфраструктурасы өз катышуучуларына алардын укуктары, миддеттери жана финанссырынгунун инфраструктурасында алардын катышуусу менен байланыштуу тобокелдиктери жөнүндө кайсы маалыматты сунуштайт?			
3-нөлизги түшүнүк. Финансырынгунун инфраструктурасы бардык зарыл жана тиешелүү документтерди сунуштоого жана катышуучуларга финанссырынгунун инфраструктурасынын зрежелерин жана жол-жоболорун, ошондой эле анда катышуучунун натыйжасында алар дуушар болупчуу тобокелдиктерди түшүнүнүн женилдөтүү үчин окутууларды откөрүгөт тиши.			
23.3.1. Финансырынгунун инфраструктурасы иштеп чыккан эрежелердин жана жол-жоболордун катышуучулар тарафынан топук түшүнүсүнө кантит жетишүүгө болот жана катышууга байланыштуу тобокелдиктер кандайча тескеөө алышат?			
23.3.2. Катышуучулар финанссырынгунун инфраструктурасынын зрежелерин жана жол-жоболорун, ошондой эле ага байланыштуу келип чытышы ыктымал болгон тобокелдиктерди түшүнүсүн камсыз кылтандар жаржаттар барбы?			

23.3.3. Финанснын рыногуун инфраструктурасы катышуучуун финансдырынгүүн инфраструктуркүткөрүшүн эрежелерин жана жол-жоболорун түшүнбөгөндүгүн көрсөткөн журум-турмум, ошондой этеп катышууга байланышту тобокелдиктер аныкталган учурда кайсы чараларды көрөт?	4-негизги түшүнүк. Финанснын рыногуун инфраструктурасы сүнушталған кызмет көрсөтүүлөр учун алынган жыйымдар, ошондой эле жөнчилдиктерди белгилөө принциптери жөнүндө маалыматты жалпыга маалымдоого тиши.	
23.4.1. Финанснын рыногуун инфраструктурасы өзүнчө сүнушталған кызмет көрсөтүүлөрдүн жана жөнчилдиктерди сунчыто саясаты жөнүндө маалыматты эл алдында кантты ачып көрсөтөт? Бул маалымат кандайта ачыл көрсөтүлөт?	23.4.2. Финанснын рыногуун инфраструктурасы кызмет көрсөтүүлөрдүн жана алардын наркынын өзгөрүсү жөнүндө катышууларды жана коомчулукту өзубатында кандай билдирилүп?	23.4.3. Финанснын рыногуун инфраструктурасы акы төлөнүүчүү негизде сунушталған кызмет көрсөтүүлөрдүн баяндальшынын сунчыттайбы? Бул кызмет көрсөтүүлөрдүн баяндальшы ушул сыйктуу финанснын рыногуун инфраструктурасынын кызмет көрсөтүүлөрү менен салыштырууга мүмкүндүк береби?
23.4.4. Финанснын рыногуун инфраструктурасы ал тараынан колдонулган технологиялар жана билдирилмелерди берүү жол-жоболору, ошондой эле финансдырынгүүн инфраструктурасынын операциялык чыгымдарына тасиср эткен башка факторлор жөнүндө маалыматты ачып көрсөтөбү?	Б-негизги түшүнүк. Финанснын рыногуун инфраструктурасы ушул баа берүүнүн формасы болонча жоопторду дайыма даярдоого жана жалпыга жарыялого тишиш. Мындан тышкарлы, финансдырынгүүн инфраструктурасы буттимдердүрөн көлөмү жана наркы туралуу негизги маалыматтарды эң аз дөгөндө ачыл көрсөтүүгө тишиш.	23.5.1. Финанснын рыногуун инфраструктурасында акырын жолу баа берүү формасы кичин толтуултап? Маалыматтар кандай убакытта бир жаныртылып турат? Финансдырынгүүн инфраструктурасында орун алган олтууту ёзгерүүлөрдөн кийин жана анын чөйрөсүндө маалыматтар ар бир эки жылда жаныртылып турабы?
23.5.2. Финанснын рыногуун инфраструктурасы кайсы сандык маалыматтарды эл алдына чыгарат? Бул маалымат кандай убакытта бир жаныртылып турат?		

	23.5.3. Финансырынгунун инфраструктурасы даты кайсы маалыматты эл алдына алып чыгар?	
	23.5.4. Бул маалыматты эл алдынча кандай ачыкка чыгарат? Ачыкка чыккан маалымат кайсы тилде (тилдерде) сунушталат?	
	<b>Финансырынгунун инфраструктурасынын принциптерин аткаруусуна жыйнтыктооу баа берүү (5.4.3.2.1)</b>	
	<i>Түшүндүрмөлөр/сунуш-көрсөтмөлөр</i>	

Жетекчи \_\_\_\_\_ (коп тамга) \_\_\_\_\_ (аты-жөнү)  
Башкы бухгалтер \_\_\_\_\_ (коп тамга) \_\_\_\_\_ (аты-жөнү)  
Аткаруучу \_\_\_\_\_ (коп тамга) \_\_\_\_\_ (аты-жөнү) \_\_\_\_\_ (телефон)

«Кыргыз Республикасынын төлөм  
системасына көзөмөлдүктү (оверсайтты) жүзеге  
ашыруу эрежелерине карата»  
9-тиркеме

**Баа берүү  
ЭРЕЖЕЛЕРИ**

Баа берүү эрежелери 21 бөлүктөн турат жана ал системалуу мааниге ээ жана маанилүү төлөм системаларынын операторлору (катышуучулар, эгерде системанын операторлору Кыргыз Республикасынын резидент эместеринен болуп саналса) тарабынан жүзеге ашырылат.

Системалуу мааниге ээ, маанилүү жана улуттук төлөм системаларынын операторлору үч жылда бир жолу өз системаларынын ишине баа берүү менен анын жыйынтыктарын Улуттук банктын талабы боюнча төмөнкү документтерди (келишимди, операция боюнча эрежелерди, ички ченемдик документтерди, буйрукту ж.б.) тиркөө менен сунуштайды.

Жаңы төлөм системаларынын операторлору системаны каттоодон өткөрүү/лицензиялоо учурунда Улуттук банкка система жана анын ээси түуралуу Улуттук банкка толук маалыматты сунуштоого тийиш.

Улуттук банктын талабынын аткарылышина баа берүү иши системага баа берүүнүн ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.

Системага баа берүү жооптуу аткаруучунун, башкы бухгалтердин жетекчисинин кол тамгасы менен ар бир төлөм системасы боюнча өзүнчө толтурулуп, операторлор тарабынан талап боюнча Улуттук банкка сунушталат.

Баа берүүнүн атальшы көрсөтүлгөн тилкеде:

- «Төлөм системасынын атальшы» – системанын тиешелүү атальшы толтурулат (мисалы, айын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы, «Элкарт» ж.б.);

- «Төлөм системасынын түрү» – системанын түрү боюнча тиешелүү мааниси көрсөтүлөт (мисалы, система ири төлөмдөр системасына кирет, төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн улуттук системасы ж.б.);

- «Төлөм системасынын оператору» – системанын операторунун тиешелүү атальшы толтурулат (мисалы, Улуттук банк, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК ж.б.);

- «Төлөм системасынын катышуучусу» – системанын катышуучусу тиешелүү атальшы толтурулат, эгерде системанын оператору резидент эмес болсо (мисалы, коммерциялык банктын атальшы ж.б.).

«Кыргыз Республикасынын төлем  
системасына көзөмөлдүктүү (оверсайтты) жүзөтө  
ашыруу эрежелерине карата»  
10-түркеме

Маанилүү кызмет көрсөтүүлөрдүн провайдерлерине \_\_\_\_\_ -жылы баа берүүдө  
СУРООЛОР ТИЗМЕГИ

Кызмет көрсөтүүлөр провайдерлеринин атальшы \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсөтүүлөр провайдерлеринин ишинин түрү \_\_\_\_\_

**1-сүнуш көрсөтмө. Тобокелдиктерди аныктоо жана тексөө.**

**Маалымат технологиялары жана билдирилгөлөрдө алышашиу болонча кызмет көрсөтүүлөр провайдерине (мындан ары - провайдер) алардын кызмет көрсөтүүлөрөн тишиштүү оптимизациялык жана финансальык тобокелдиктерди аныктоо жана аны тексөө, ошондой эле бул тобокелдиктерди тексөө процессинин наатыжалуулугун камсыз кылтуу сунушталган.**

Провайдер белгилүү бир тобокелдиктер жөнүндө чечимди кабыл алуу жана тобокелдиктерди тексөө мақсатында, тобокелдиктерди аныктоо жана документ менен тастыктоо, ошондой эле контролдоо каражаттарын колдонуу чүн натыйжалуу процесстерге жана системага ээ болтууга тийиш. Провайдер маалымат колпсуздуugu, иштин кальбына келүү жөндөмдүлүгү жана технологиялар пландаштыруу, ошондой эле анын корпоративдик түзүүмүнү, кардайларга болгон мамилесине жана ишканчынучунчук жактадан көз каранды болту менен иш алып барру жөндөмдүлүгүнө таасир этген стратегиялык чечимдерине тиешелүү юридикалык жана ченемдик тапалтар менен байланыштуу тобокелдиктерге кабылтышу мумкун. Аныктаалган тобокелдиктерди кыскартуу мақсатында маанилүү кызмет көрсөтүүлөрдүн провайдерлердиң өз тобокелдиктерине жана аныктаалган тобокелдиктерди эсепке алууда тобокелдиктердин тексөө системасынын шайкештүүлүгүнө кайрадан баа берүүгө тийиш.

<p>Тобокелдиктерди аныкто жана аларды тескөө маанилүү қызметтүүлердүн провайдеринин Дириктортор көнешинин (көнеши) байкоосунда жузеге ашырылууга жана көнештин тиешетүү мүчелерүнө баа берүүнүн жыйынтыктары менен тааныштырган ички аудиттин көз карандысыз белгүмүш тарабынан баа берилгүчөт тийиш. Мында ички аудитти көз карандысыз жана кесипкөй белгүмүнүн көнеши тарабынан түзүү болкодонууда. Аудиттин (мисалы, Ички аудитторлор инститту) жүргүзүлүчүн жана тажыйбасын жөнө салтан кесипкөй үчүштүрүү принциптерин аткаруу жана тобокелдиктерге, ошондой эле тобокелдиктерди тескөө процестеринин нафызжалуулупуга жана тузумчоо, ички контролдүктүн каржактарына көз карандысыз баа берүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу учун ички аудит белгүмүнүн ишине талдап-илиткеөөрдүү жүргүзүү зарыл. Мындан тышшары, ички аудит белгүмүнүн баа берүүпегүнүн жыйынтыктары менен көнештин тиешетүү мүчелерүн тааныштырууга тийиш.</p>	<p><b>Көнчири маалымат</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Маанилүү суроолор</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">Провайдердин баа берүүсу</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">Провайдердин баа берүүсу</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"><i>Машаганды тобокелдиктерди тескөө системасы:</i></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <p>1.1. Кызметтүүлердөр провайдерди (мындан ары – провайдер) тобокелдиктерди (операциялык, финанслык жана кадр тобокелдиктерин кошо алганда) идентификацияланын жана документтешириүүнүн кандай процесстерине жана системаларына ээ? Өз процесстерине жана системалары аркылуу провайдер тарабынан тобокелдиктердин кайсы турлөрү идентификацияланган жана документ түрүндө тарладелген?</p> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <p>1.2. Провайдер тобокелдиктерди тескөөнүн кайсы процесстерине жана системаларына ээ? Провайдер өзүнө калган тобокелдиктерди алууда кандай чечим кабыл алат?</p> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <p>1.3. Провайдер идентификациялык тобокелдиктерди жоюу учурнда тобокелдиктерди тескөө системасынын жетиштүүлүгүнө жана өз тобокелдиктерине кайра баа берүүнүн кандайча жүргүзөт? Ушул сыйктуу кайра баа берүүлөр кайна убакытта бир ёткерулуп турат?</p> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <p>1.4. Провайдер кандайдыр бир укүктүк же жөнгө салуучу тапалтарды же таланттар-дагы взягерүүлөрдүү кандайча жөнгө салат?</p> </td></tr> </tbody> </table>	Маанилүү суроолор	Провайдердин баа берүүсу	Провайдердин баа берүүсу	<i>Машаганды тобокелдиктерди тескөө системасы:</i>			<p>1.1. Кызметтүүлердөр провайдерди (мындан ары – провайдер) тобокелдиктерди (операциялык, финанслык жана кадр тобокелдиктерин кошо алганда) идентификацияланын жана документтешириүүнүн кандай процесстерине жана системаларына ээ? Өз процесстерине жана системалары аркылуу провайдер тарабынан тобокелдиктердин кайсы турлөрү идентификацияланган жана документ түрүндө тарладелген?</p>			<p>1.2. Провайдер тобокелдиктерди тескөөнүн кайсы процесстерине жана системаларына ээ? Провайдер өзүнө калган тобокелдиктерди алууда кандай чечим кабыл алат?</p>			<p>1.3. Провайдер идентификациялык тобокелдиктерди жоюу учурнда тобокелдиктерди тескөө системасынын жетиштүүлүгүнө жана өз тобокелдиктерине кайра баа берүүнүн кандайча жүргүзөт? Ушул сыйктуу кайра баа берүүлөр кайна убакытта бир ёткерулуп турат?</p>			<p>1.4. Провайдер кандайдыр бир укүктүк же жөнгө салуучу тапалтарды же таланттар-дагы взягерүүлөрдүү кандайча жөнгө салат?</p>			
Маанилүү суроолор	Провайдердин баа берүүсу	Провайдердин баа берүүсу																		
<i>Машаганды тобокелдиктерди тескөө системасы:</i>																				
<p>1.1. Кызметтүүлердөр провайдерди (мындан ары – провайдер) тобокелдиктерди (операциялык, финанслык жана кадр тобокелдиктерин кошо алганда) идентификацияланын жана документтешириүүнүн кандай процесстерине жана системаларына ээ? Өз процесстерине жана системалары аркылуу провайдер тарабынан тобокелдиктердин кайсы турлөрү идентификацияланган жана документ түрүндө тарладелген?</p>																				
<p>1.2. Провайдер тобокелдиктерди тескөөнүн кайсы процесстерине жана системаларына ээ? Провайдер өзүнө калган тобокелдиктерди алууда кандай чечим кабыл алат?</p>																				
<p>1.3. Провайдер идентификациялык тобокелдиктерди жоюу учурнда тобокелдиктерди тескөө системасынын жетиштүүлүгүнө жана өз тобокелдиктерине кайра баа берүүнүн кандайча жүргүзөт? Ушул сыйктуу кайра баа берүүлөр кайна убакытта бир ёткерулуп турат?</p>																				
<p>1.4. Провайдер кандайдыр бир укүктүк же жөнгө салуучу тапалтарды же таланттар-дагы взягерүүлөрдүү кандайча жөнгө салат?</p>																				

1.5. Провайдер пайдалануучулардын өз ара мамилелерине тийштүү тобокелдиктерине кандайча баа берет?			
1.6. Провайдер жалпы коммерциялык тобокелдикке жана финанссылк абалга беа берүүнү кошо алганда, чечимди стратегиялык көз караштан кабыл алуу боюнча өз процессине тобокелдиктерди тексее процессин кандайча киргизет?			
Учунчу жактап көз карандылыгы:			
1.7. Провайдер кызмет көрөтүүлөрдү сүүштеган учунчү жактардан көз каранды болгон тобокелдиктерди кандайда идентификациялайт жана контролго алат?			
1.8. Провайдер тарафынан аткараптып жаткан операциялардын колпсуздугу, ишенимдүүлүгү жана түрүктүүлүгү учунчү жактардан көз карандылыгынан улам төмөндөтүлбөгөндүчүн кандайча аныктайт?			
1.9. Провайдер. Учунчү жактардан көз каранды болгондан улам келип чыккан операциялардын колпсуздугун, ишенимдүүлүгүн жана түрүктүүлүгүн альылкызы төмөндөшүн кандайча жөнте салат/четтегет?			
Ишкандада тобокелдиктерди тексее системасын контролдуука алу:			
1.10. Тобокелдиктерди идентификациялоодо жана тексееде провайдер тарафынан тексөөнүн кандай механизмдерди колдононулат?: Провайдер тарафынан өз ишкандасында тобокелдиктерди тексее жагында жоопкерчилгиткин жана отчет берүүнүн кандай линияларды колдононулат?: Ичи аудиттин функцияларынын натыйжалтуулугуна кичиңе убактта бир текшерүү жүргүзүлөт?			
1.11. Провайдердин башкаруу орнаны ишкандада тобокелдиктерди тексее система-сына текшерүүнүн кандайна жүзөгө ашырат?			
Ичи аудиттин функциясы:			
1.12. Провайдер көз карандысыз жана кесилкей аудиттин функциясын кандайча аткарат?: Ичи аудиттин функциясы аудитти башкаруунун эл аралык кабыл алынган тажыйбасынын кандай формасын колдонот?			
1.13. Ичи аудиттин функциясы тарафынан башкаруу ортагына өз кортуундуларын билүүрүүде отчеттүн кандай механизмдерди колдонулат жана бул жөнте салуучу же кураторго зарылбы?			
Аткарылгандыгы болонча баа берүү (5, 4, 3, 2, 1)			

<p><b>Түшүндүрмөлдер/сұнуш көрсөтмөлөр</b></p> <p><b>2-сунуш көрсөтме. Маалымат коопсуздүгү.</b>  <b>Правайдерге маалыматтын күтүүлүгүн жана бүтүндүгүн камсыз қылуу, ошондой эле финанссырыногучун интиешелүү принциптерди жана жол-жоболорду иштеп чыгуу, колдонуу сунуштагат.</b></p> <p>Правайдер тобокелдиктерди турла текже турган маалымат коопсуздүгүн камсыз қылуу бөюнча ишенимдүү система ээ болуга тийиш. Мыйнай системада маалыматты санкцияланбаткан жайылтуудан кортоо жана маалыматтын толуктуун сактоо жана кызмет көрсөтүүлөрдөн пайдалана алату мүмкүнчүлүгүн камсыз қылуу учун ишенимдүү принциптерде жана жол-жоболорго негизделүүгө тийиш.</p> <p>Правайдер белгилендөнген маалымат коопсуздүгүн камсыз қылуу учун принциптерди жана жол-жоболорду аныктогоо тиши.</p> <p>Ошондой эле система ёткерме жөндөмдүлүгүн пландаштыруу принциптерин жана өзөрүүлөрдүү баشكару ыкмаларын камтууга тийиш. Айрыкча, маалымат коопсуздүгүн камсыз өзөрүүлөрдүү киртизууну пландаштыран провайдер, анданы өзөрүүлөрдүн кеселеттерине баа берүүгө тийиш.</p> <p><b>Кыскача маалымат:</b></p>	<p><b>Маанилүү сураалор:</b></p> <p><b>Процессордик база берүүсү</b></p>	<p><b>Процессордик база берүүсү</b></p>
<p>2.1. Физикалык жана киберкоопсуздук коркунчтарын чөттөү бөюнча чечимдер жана тажрыйбалар жагында жапты жетекчилүкти камсыз қылуу бөюнча провайдердин ишканаасында маалымат коопсуздүгүн камсыз системасы иштейт? Көрсөтүлгөн система төмөнкүлөргө тиешелүү принциптерди жана жол-жоболорду камтыйт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) купялупулук, аныкът жана жетишерлик категориялары бөюнча активдерди (системалы жана ызымат корсөтүүлөрдү) белгештүрүү;</li> <li>б) ички жана тышкы коркунчтарды түркүтүү идентификациялоо;</li> <li>в) аныкталган тобокелдиктерди жана кемчилектерди төмөндөтүүгө багытталган коопсуздук бөюнча контролдүк каражаттарын тандап алуу, ишке ашыруу жана документтеги, ошондой эле</li> </ul> <p>1) тобокелдиктерди тексөө жагында бардык иш-чараларды тиешелүү контролдүкка алуу?</p>		

2.2. Провайдер өзүнүн саясий иш-чараларына жана жол-жоболоруна эл аралык, улуттук жана ёнер жай стандарттарына кандайла киргизет?			
2.3. Провайдер тарафынан анын маанилүү қызмет көрөтүүлөрү бөюнча маалымат коопсуздуулардын кандай тобокендиктери аныкталган?			
2.4. Провайдердин башкаруу органынын сунуштоочунун маалымат коопсуздуук системасындагы катышуу дөңгөлүү кандай? Башкаруу органы системасы кайра карал чыгууда жана бекитүүде түздөн-түз катыша алабы? Башкаруу органы системасы канча бир убактта кайра карал чыгат?			
2.5. Провайдердин башкаруу органы маалымат коопсуздуук жагында жетекчиликтин маанилүү ролун жана жоопкерчилүк дараражасын бекитүүнүн кандайча жүргүзөт?			
<b>Маалымат коопсуздуук жағында принциптер жана жол-жоболор.</b>			
2.6. Маалыматтын санкцияланбаган пайдаланылышына жана санкцияланбаган жайылтыльышына бөгөт көнүн кандай принциптер жана жол-жоболор көлдөнүлат? Айрынка:			
a) логикалык сыйктуу эле, физикалык жактан пайдаланууну кошо алганда, пайдалануучуларга уруксатты берүү жана кайтарып алуу;			
b) пайдалануучулардын артыкылыгын мезгил-мезгили менен кайра тастыктал түрүү;			
c) администратордун каттоо жазуусун (же күпятуулуктун жогорку дөнгөзлине ээ жазууларды) берүү, көлдөнүү жана аны контролдүүка алуу;			
d) маалыматтын күпятуулугунун бузулушун чечтетүү;			
e) санкцияланбаган модификациялого же маалыматты кынатылк менен колдонууга, каталарга жоготуларга бегет көю маасатында, финанссырынгүнүн инфраструктурасы учун сунушталган программаларга контролдоо карахаттарын киризуү учун кандай принциптер жана жол-жоболор көлдөнүлат?			
2.7. Апартын жоопкерчиллиги жана милицеттери, анын ичинде маалымат коопсуздуук системеси тарафынан белгиленген коопсуздуук коркунуучары туралуу тиешелүү тышкартараптарды жана бардык кызметчилерди кандайча маалымдайт?			

2.8. Маалыматтар түйнүүлөрде кайра жиберуу абалында жана провайдердин сактоосунда турган уурларды кошо алганда, анын күпчүлүгүн, ишенимдүүлүгүн жана жалгантагы чыгарылыштын камсыз кылуу маасында кандай принциптер жана жол-жоболор колдонулат?			
2.9. Маалымат коопсуздүгүндө орн алган окуялар учун жана аны чөттүүгө тасир этүүнүн кандай принциптерди жана жол-жоболору колдонулат?			
2.10. Провайдер колпсуздуктун маалымат системасында талаптардын сакталышын жана коопсуздукту контролголуп алуунуң колдонудагы кара жалгуулугун кандайча контролго алат? Ошондой эле, белгилеген принциптер жана жол-жоболор инфраструктура дөнгөлүндө сыйктуу эле, программалынын дөнгөлүндөндей санцияланбаган пайдаланудан көртөгөн тиешелүү көмүлдөрди сканерлөөшүү камтыбы?			
2.11. Провайдердин маалымат колпсуздүгүн системасына ичи жана тышкы аудит канчалык дөнгөлүпде еткөрүлөт?			
2.12. Провайдердин башкаруу органы кандайча жана бир мөгүлдө кандай жолу колпсуздуктун сакталышын контролголо алуу боюнча иштин негизги жыйнтыктарын жанчыттып турат?			
<b>Өндөрүш кубаттуулугун пландаштыруу:</b>			
2.13. Провайдер өндүруш кубаттуулугун пландаштыруу жагында кандай принциптерди колдонот? Провайдер финанссырын инфраструктурасынын жана анын катышуучуарынын мүктаждынын канааганчыруу учун ресурстардын колдонушуң кандайша контролго алат жана жөнгө салат? Провайдер финанссырын инфраструктурасынын катышуучуарынын мүктаждынын кубаттуулугун арткын уурады абаланды кандайча жөнгө салат?			
2.14. Провайдер тарафынан бир финансдырынчынын инфраструктурасы тарафынан белгилеген көлемдү жана ылайыгына жараши бир нече атаптан инфраструктуралы төйөөдө Усту-устуне болжолдонгон көлемдү иштеп чыгуу учун жок дегенде из потенциалын кайра карап чыгуу, аудит жүргүзүү жана текшерүү кандайча жүргүзүлөт? Провайдер кандай убакытта бир жолу ушул сыйктуу иштерди жүзөт ашырат?			
<b>Өззөөгүлпер менен жөнөсө салуу:</b>			

2.15. Провайдер тарабынан колдонулган долбоорду жана өзөртүлпөрдү жөнгө салуу жатында принциптер жана жол-жоболор, провайдердин тигил же бул операцияларынын коопсуздуулугуна жана ишенимдүүлүгүне кокусунан таасир этүүчү өзөртүлпөрдү киргизген тобекендиктерди темендөтүүгө таандайча өбөлгө түзэйт?			
2.16. Провайдер тарабынан колдонулган өзөртүлпөрдү жөнгө салтуу принциптери, өзөртүлпөрдү плаандаштыруу жана тестирилөө жол-жоболорун, ошондой эле ререс-сивдүү жана техникалык тестирүүнүн, коопсуздук системасын текшерүүнү кошо алганда, башкаруу жатында милдеттерди таандайча аныктайт?			
2.17. Пайдалануучулага таасир этүүчү өзөртүлпөр коччалык дөңгөзделе финанссырыногуун инфраструктурасы менен макулдашууга жана финанссырыногуун инфраструктурасынын катышуусунда, анын катышуучулары тарабынан тесттен өткөрүгө турва келеп?			
Аткарууга жыйынтыктоочу баа берүү (5.4.3.2.1)			
<p><b>Түшүндүрмөлөр/Сұнуш-көрсөтмөлөр</b></p> <p><b>3-сүнуш-көрсөтме. Ишенимдүүлүк жана түрүктүүлүк.</b></p> <p><b>Провайдерге тиешелүү принциптерди жана жол-жоболорду колдонуу, ошондой эле ал тарабынан сунушталған кызметтөр көрсөтүүлпөрдүн жеткилilikтүүлүгүн, ишенимдүүлүгүн жана түрүктүүлүгүн камсыздылуу сунушталат. Ошондуктан ал тарабынан иштешелгүч чыккан или үзүлтүмкүсүздүгүн камсыздылуу жана өзгөчө кырдаалдардын көсөлттерин жоюу планы система шиштөн чыккан учурда маанилүү кызметтөрдүн өз үзбәгүнда кальбына көлтирилишин камсыздылыгын шарттарына тишиш, анткени бул кызметтөр финансырыногуун инфраструктурасы менен түзүлгөн келишимдин шарттарына ылайык көлүүсү зарыл.</b></p> <p>Провайдер пайдалануучуларда ишенимдүү кызметтөрдү жана финанссырыногуун инфраструктурасына түзөн-түз же ага жана анын катышуучуларына кызматтар көрсөтүүлгөндүгүнө караастасан иштөн кальбына көлтириүү жедемдүүлүгүн камсыздылуу тишиш. Провайдер финанссырыногуун инфраструктурасынын мүктаждын канзааттандырган же аңдан арткан ишенимдүү иштешин жүзегө ашырууга тишиш. Бардык операциялык жадайлар финанссырыногуун инфраструктурасында каттоодон өткөрүлүгүнө жана ага, ошондой эле анын ишин жөнгө салтган, көзөмөлдөгөн же байкоо саптан органына маалымдашыга тишиш.</p> <p>Провайдер жадайларта дардо талдап-иликкеөвлөрдү жүргүзүүгө жана аптардын кайтalanбашына бөгөт куюшу зарыл, антикени ал опттуу кесептөрдө ээ болушу мүмкүн. Мындан тышкары, провайдер иш үзүлтүксүздүгүн камсыздылуу жана өзгөчө кырдаалдардын кесептөрдөн жоку планына ээ болтууга тишиш. Бул пландар пландык тестириөнүн жана иште опттуу бузулупар көпил чыгышынын тобокендигине баа берүү учун ушул тестириөнүн жыйынтыктарынын талдап-иликкеөвлөрүн камсыздылуусу зарыл.</p>			

Кысқаша маалымат:	Маанилүү суроолор:	Провайдердин баа берүүсү	Провайдердин баа берүүсү
Жеткиликтүү, ишенимдүү жана ийкемдүү операциялар:	<p>3.1. Эксплуатациялык даярдык, ишенимдүүлүк жана түрүктүүлүк жагында провайдерин башкы мильтеттери кайсылар жана алар иңдайна документтештирилген? Бул мильтеттер канчалык финанссырынкунун инфраструктурасынын жана ылайына жарааша анын катышуучаларынын мүктаҗдыгына (же алардан артат) жооп берег?</p> <p>3.2. Провайдердин принциптери жана жол-жоболору анын мильтеттерин жеткилдүүлүк, ишенимдүүлүк жана түрүктүүлүк жагында иңдайна колдойт?</p> <p>3.3. Провайдер финанссырынкунун инфраструктурасына жана анын катышуучаларына (бул колдонулса), сунушталган операциялардын ишенимдүүлүгүн жана түрүтүлүгүн канчайна камсыз кылат? Айрыкча провайдер ез ёндурлуш жайларында тобо-кеңидиктердин ар турдук профилинин жетишшиллик санынын болушун канчайча камсыз кылат? Провайдер табият кырсыктырынан, электр менен кубаттандыруудаты узуптуктерден, персоналдан түра эмес иш-аракеттеринен ез ёндурлуш жайларын коргоого альышынын канчайна камсыз кылат? Провайдер резервде турган ёндурлуш жайларын узак мезгил ичинде маанилүү кызмет көрсөтүлүлөрдү сунуштоо үчүн жетишшерлек потенциалга ээ болушун канчайча камсыз кылат?</p>	<p>Операцияларга мониторинг жүреэзүү жана жаедайларды чөттөттүү:</p> <p>3.4. Провайдер ез операциялык иш-аракеттерине мониторинди канчайча жургүзөт? Провайдер ишенимдүүлүк жана түрүктүүлүк жагында изүүнүн финанссырынгүнүн инфраструктурасынын мильтеттерине ылайык келүсүн канчайча контроллого алат? Белгилүүнен процессты документтештируу жана колдоо канчайча жүргүзүлөт?</p>	<p>3.5. Ёндуруште келип чыккан кесепттерге идентификациялоону, каттоону, классификациялоону, талдап-илкөнүн жана контролдуку канчайча жузеге ашыраг? Көрсөтүлгөн жагдайлар тууралуу жетекчилике канчайча маалымдалат? Провайдер ушул сыйктуу жагдайлар тууралуу финанссырынгүнүн инфраструктурасынын жана ылайына жарааша комплекменттүү органдарды канчайча маалымдайт? Кризис орун алган мезгил ичинде келип чыккан жагдайларды эскалацияллоо процесси канчайча жургүзүттөт?</p>

3.6. Жагдайларга қайроодон кийинки талдаап-ипиктеөлөр кандайча ишке ашырыллат? Көрсөтүлген процесс жагдайлардын негизи себептеринин идентификацияланышын жана көлөмкөнчө апартын кайтапанбашина жол берилбешин кандайча камсыз кылат? Қайроодон кийинки талдаап-ипиктеөлөрдө финанссырыногутун инфраструктурасынын катышуусу кандай?			
<i>Бизнесстин узгүлүткүсүздөгү:</i>			
3.7. Бизнестин узгүлүткүсүздөгү жана иш жөндөмдүлгүчүн калыбина көлтириүү жағында провайдердин негизги миддеттери кайсылар? Көрсөтүлген миддеттер башкаруу органы жана жетекчилик тарабынан кандайча белгиленет? Башкаруу органы белгиленген миддеттерди кинчка убакытта бир кайрадан көр алышы турат?			
3.8. Провайдердин бизнестин узгүлүткүсүздөгү жана иш жөндөмдүлгүчүн калыбина көлтириүү боконча планы оптимизацияланып бузулуп орун алган учурларды кошо алганда, тейлөө токтугутлан учурда кызмет көрсөтүүлүрдүн ез убагында калыбина көлтирилишин кандай камсыз кылат? Жогоруда белгиленген пландар тейле токтугутгандан улам, маалыматтардын мумкүн болуучу жоголуп кетүү проблемаларын кандайча чең?			
3.9. Финанссырыногутун инфраструктурасынын көрсөтүлген процесс учурна катышуу дөңгөлөп кандай жана провайдер тейлөөнүн потенциалдуу токтотуп коюу сценариин кандайча аныктайт?			
3.10. Бизнестин узгүлүткүсүздөгү жана иш жөндөмдүлгүчүн калыбина көпилиши жағында провайдердин пландары кибернабуулдарды кандайча чөттөт? Бузулудан кийин системанын калыбина көлгүсүн кошо алганда, кибернабуулдардын таасирин идентификациялоого жана контролдукка алууга белгиленген пландар провайдерге кандайша мумкүнчүлүк берет?			
3.11. Тейлөөнүн токтолп калуусун жөнгө салуу учун провайдер кризистик абал орун алган учурда абройду сактап калуу планынын кайсыл түрүн көлдөнөт? Айрыкча, белгиленген план финанссырыногутун инфраструктурасы жана бийликтин комплексттүү органдарды менен маалымат алмашуу жана коммуникация жаатында суроо жараткан уууларды кандай чең?			

3.12. Бизнестин Узгултукусудугу жана иш жөндөмдүүлүгүнүн калыбына келиши жаңыда провайдер пландарды канчайча жана аны бир мезит ичинде канчада жолу ишке ашырат? Сценарийдин кайсы турлери сыйноодон еткерүрет жана алар изүндө киберчабуулдарды камтыйбы? Бизнестин Узгултукусудугун модель ҳагынан сыйноодо финансрыногүн инфраструктурасынын жана анын катышуучупарынын (ылайтын көлөсө) катышуу дөңгөзли канчалык?	
3.13. Бизнестин Узгултукусудугу жана иш жөндөмдүүлүгүнүн калыбына келиши жаңыда провайдердин планы финансрыногүнүн инфраструктурасынын болжолдоолоруна ылайтык келишине канчада убактыга бир жолу бааланат?	
Аткарууға жыйынтыктоочу баа берүү (5, 4, 3, 2, 1)	

Түшнүндүрмөлөр/Сұнуш-көрсөтмөлөр:

#### 4-сүнуш-көрсөтмө. Технологиялык пландаштыруу.

**Проайдерге технологиялар колдонулган бүтүндей мөөнөт ичинде пландаштыруу, ошондой эле технологиялык стандарттарды тандо бөюнча тиура ыкмаларды колдонну сунушталат.**

Проайдер жапты операциялык тобокөпдикти минималдаштырууга жана операциялардын эфективдүүлүгүн жогорулатуга түрткү берген эффективдүү технологиялык пландаштырууны жеңгө ашырууга тиши. Пландаштыруу – бул колдонулган технологиялардын пайдалануу мөөнөтүн, ошондой эле аларды башикарру жана кызметтарды көрсөтүүдөн улам, стандарттарды тандо процессин эске алган маалымат технологиялар жағында комплекстүү стратегиянын болушун түшүндүрөт. Эгерде проайдер езгертууларьду киргизүүни и нет кылган учурда, ал финанссырыногүнүн инфраструктурасы, ал эми зарылчылыгына жараша анын катышуучулары менен так жана топук консультацияларды жүргүзүүгө тиши. Проайдер ез технологиялык пландарна таптал-илкитеелердү жүргүзүүгө, анын ичинде ал тарбыйнан өзгөртүүлөрдү киргизүү учун колдонулган технологияларына жана процесстерине баа берип туруга тиши.

Кысқаса маалымат:

Маанилүү суроолор:	Проайдердин баа берүүсу	Проайдердин баа берүүсу
Технологиялык пландаштыруу жагында колдонулган принциптер. жол-жоболор жана башикарру механизмдері:		

4.1. Провайдер тарабынан технологиялык пландаштыруу жагында кандай принциппер, жол-жоболор жана башкаруу механизмдер колдонулат? Атаптан принциптер, технологиялык стандарттардын тандалышын кандайча белгилепт?			
4.2. Провайдер өз технологиялык тобокелдиктерине баа берүүнү канча убактта бир жузегө ашырат? Белгилентен баас берүүледе тигил же бул технологияларды колдонуга тиешелүү маалымат коопсуздук тобокелдигин кошо алганда, ишенимдүүлүк, түрүктүүлүк тобокелдиги кандайча эске алынат? Финанссырын инфраструктура-сына жана анын катышуучуларына потенциалду таасир эткен тиип же бул технологиялык тобокелдиктер көрсөтүлгөн баас берүүлөрдө кандайча эске алынат?			
4.3. Провайдер тарабынан колдонулган технологияларда өзөртүлөрдү киризуу учун кандай принциптер, жол-жоболор жана механизмдер колдонулат? Көрсөтүлгөн принциптер жана жол-жоболор технологиялардын коопсуздүүн жана түрүктүүлүгүн колдоо, технологияларды колдонуу версияларынын башкаруу болонча суроо жараткан ууулардын кандайча чөйт?			
4.4. Көрсөтүлгөн башкаруу принциптери, жол-жоболор жана механизмдер провайдердин операциясынын ишенимдүүлүгүнө жана түрүктүүлүгүн потенциалду таасир этгө турган өзөртүлөрдү болтуубоо максатында технологиялардын өзөрүчүнө байланышты туобокелдиктерди идентифициялоо жана женилдүтүү мумкинчулуктардын кандайча камсыз кылат? Провайдер технологиялык өзөртүлөрдү киризуу учун колдонулган процесстерди сыйноодон өткөрүнү жана ага баа берүүнү бир мезгил аралыгында канча жоту жүргүзет?			
4.5. Провайдер финанссырын инфраструктурасына олуттуу таасир эткен технологияларына кандайчыр бир сунушталган маанилүү өзөртүлөрдү суроо жараткан ууулар жагында финанссырын инфраструктурасы жана анын катышуучулары менен консультацияларды кандайча жүргүзет?			

4.6. Титил же бул технологияларга өзөртүүлпөрдү киризүү жана қызмат көрсүтүп оттуу сунуштоо учурунда финанснырынгутун инфраструктурасынан таңбасынан технологиялык өзөртүүлпөрдү тестирилөөдө катышуусу саналабы?	Аткарууга жыйынтыктоочу баа берүү (5, 4, 3, 2, 1)

**Түшүндүрмөлөрсүчүн-көрсөтмөлөр:**

**5-сунуш-көрсөтме. Пайдалануучулар менен маалымат алмашу.**

**Проявайдерес, алар тарабынан провайдердин қызмет көрсөтүлүлөрү менен байланыштуу тобокелдиктерди тескеө жана өз ролун жана милдеттерин таак түшүнүүгө мүмкүнчүлүктерди маалыматты су-нуштоого жана өз пайдалануучуларды чүн ачык-айтындуулукту камсыз кылуп сунуштаплат.**

Проявайдер кардайлар менен маалымат алмашуу болонча эфективидүү жол-жоболорду жана процесстерди колдонууга тийчиш. Айрымчы, проявайдер финанснырынгутун инфраструктурасына, ал эми зарыптылыш келип чыккан учурда, анын катышуучуларына колдонултандырылыштада көрсөтүлүлөр менен байланыштуу өз тобокелдиктеринин тиешелүү деңгээрдеп тексөөгө алышынын жана тобокелдиктерди тескеө жагында өз ролун жана милдеттерин так түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берген толук маалыматты су-нуштоого тиши. Эрежедегидей эле, пайдалануучулар үчүн пайдалалууда маалымат башкарту процесстерди жана проявайдердин контролдоо каражаттары, ошондой эле ушулардын жыйынтыктарын көз карандысыз текшерүү жөнүндө маалыматты камтыйт. Проявайдер коммуникациялар жагында өз жол-жоболорунун жана процесстеринин курамында тобокелдиктердин колдонулбасын же жүргүзүлбөтен контролдоо каражаттарын кошо алтанды, операциялардын барылых техникалык еэзгертуулурда маселеси болонча пайдалануучуларга жана рынокко консультацияларды берүү механизмдерин алдын алууга тиши. Мындан тышкары, проявайдер өз қызмет көрсөтүүлөрүн сунуштоодо операцияларын бузулуптар менен көлгү чыккан кризистик жагдайларда коммуникациянын планынна ээ болупга тиши.

**Кысқасча маалымат:**

	Маанилүү суроолор:
	Жөнөкөй коммуникация:
	5.1. Проявайдер тарабынан өз пайдалануучулары менен байланыштуу учун кандай процесстер жана жол-жоболор колдонулат?

5.2. Провайдер финанссырынун инфраструктурасына жана катышуучуларга провайдердин маанилүү қызмет көрсөтүлөрүн көлдөнүсүна байланыштуу тобокелдиктерди төмөнде жоопкерчилик чараларын жана өз ролун түшүнүгө мумкүнчүлүк берген маалыматтын кайсыл түрүн сунуштайт? Көрсөтүлгөн маалымат кандай мәзилдүүлүгү менен кайра карого алынат?		
5.3. Провайдер, анын операцияларында маанилүү өзөртүүлөр бөюнча суроолор жатында пайдалануучулар менен байланышууну кандайча жүзеге ашырат? (2.17, 4.5 жана 4.6. караатыла)?		
5.4. Операциялык, финанссылык жана кадрлар маселесине тиешелүү тобокелдиктерди кошо алтанды провайдер өз пайдалануучуларына тобокелдиктерге тапданап-иличтөөлөрдү жүргүзгөндүгү туралуу канчайча маалымдайт?		
<i>Консультация журагузу механизмдері:</i>		
5.5. Провайдер тарабынан пайдалануучуларга жана зарылчылык келип чыккан ууруда сатьп өткөрүү рыногутуна консультацияларды берүү учун (мисалы, финанссырынун инфраструктурасына олуттуу таасир эте турган операцияларда кандайда биро техникалык өзөртүүлөрдү апгана) механизмдердин кайсыл түрү колдонулат (ошондой эле 4.5. караатыла)?		
<i>Жаадэйлар жана кризистик абал жөнүндө маалымат:</i>		
5.6. Провайдер жаадайлар жөнүндө (зарыл болгон учурда) пайдалануучулардың кандай маалымдайт (ошондой эле 3.5. караатыла)?		
5.7. Тейипө, учурнда үзүлгүктөрдү чечтептүү максатында провайдер кризистик абал орун алган мәзилдө абройду сактап катуу бөюнча кайсыл планды колдонот? Белгиленген план бардык пайдалануучуларды жана кызыкдар тараптарды (ошондой эле 3.11. караатыла) камтыбы?		
<i>Аткарууга жыйынтыктоочу баа берүү (5.4.3.2.1)</i>		
<i>Түшүндүрмөлөр сунуш-көрсөтмөлөр:</i>		

Жетекчи	_____	(коп тамга)	_____	(аты-жөнү)
Башкы бухгалтер	_____	(коп тамга)	_____	(аты-жөнү)
Аткаруучу	_____	(коп тамга)	_____	(аты-жөнү)
	_____		_____	(телефон)

«Кыргыз Республикасынын төлөм  
системасына көзөмөлдүктү (оверсайтты) жүзөгө  
ашыруу эрежелерине карата»  
11-тиркеме

**Баа берүүнү толтуруу  
ЭРЕЖЕСИ**

Бул баа берүү эрежеси 5 бөлүктөн турат жана системага баа берүүнү жүргүзүү үчүн маанилүү кызмат көрсөтүүлөрдүн провайдерлери үчүн баатыталган.

Маанилүү кызмат көрсөтүүлөрдүн провайдерлери үч жылда бир жол-кудан кем эмес өз системаларынын иштешине баа берүү менен анын жыйынтыктарын Улуттук банктын талабы боюнча төмөнкү документтерди (келишимди, операция боюнча эрежелерди, ички ченемдик документтерди, буйруктарды ж.б.) тиркөө менен сунуштайт.

Баа берүүдө ар бир бағыт боюнча так маалымат сунушталууга тийиш.

Улуттук банктын талабынын аткарылышина баа берүү иши системага маанилүү кызмат көрсөтүүлөрдүн провайдери тарабынан жүргүзүлгөн баа берүүнүн ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.

Маанилүү кызмат көрсөтүүлөрдүн провайдерлери системага жаңы сервистерди/продукттарды киргизүүдө Улуттук банкты өзүнүн ниети жөнүндө алдын ала маалымдоого жана аталган банкка системага өзгөртүүлөрдүн/толуктоолордун киргизилишин болжолдогон, иштелип чыга турган сервис/продукттарды баяндаган маалыматты тиркөө менен билдириүү жөнөтүлөт.

Баа берүү жооптуу аткаруучунун, башкы бухгалтердин жана түзүмдүн жетекчисинин кол тамгасы менен ар бир төлөм системасы боюнча өзүнчө толтурулат.

«Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктүү (оверсайтты) жүзегө ашыруу эрежелерине карата»  
12-тиркеме

**Баа берүүгө тиркелүүчү маалыматтын  
ТИЗМЕСИ**

1. Баа берүүгө тиркелүүчү материалдар/документтер төмөнкү багыттар боюнча толук маалыматы камтууга тийиш:

1. Жалпы маалымат

- Системанын оператору жана системанын ээси.
- Системаны багыттоо.
- Системаны ишин жөнгө салган ченемдик укуктук база.
- Иш регламенти, иштөө принциптери.
- Программалык камсыздоо.
- Төлөм системасынын персоналы.

1.1. Системанын түзүмү жана эсептөө.

1.2. Статистика:

- Катышуучулардын (тике, түздөн-түз катышпаган, адистештирилген) саны.
- Бир күн ичинде төлөмдердүн/которуулардын орточо саны жана көлөмү.
- Алардын ичинен ири суммага төлөмдөр/которуулар.
- Системада төлөмдердүн/которуулардын орточо наркы.
- Төлөмдердүн/которуулардын наркынын өлчөмүнүн берүү убактысынан жана төлөмдердүн/которуулардын өлчөмүнөн көз карандылыгы.
- жана башкалар.

1.3. Кошумча маалымат:

1.3.1. Төлөмдердү/которууларды кабыл алууда баш тартуу себептери.

- ката документтер же толук эмес реквизиттер;
- лимиттин артыши;
- ж.б.

1.3.2. Претензиондук ишти жүргүзүү тартиби.

1.3.3. Төлөм системасына өзгөртүүлөрдү киргизүү же өркүндөтүү боюнча пландар.

2. Финансылык тобокелдиктердин ачык-айкындуулугу жана анын маниси.

2.1. Финансылык тобокелдиктер жагында колдонулган принциптер, эрежелер жана жол-жоболор.

2.2. Суроолордун баяндалышы:

- система ишинин тактыгы жана толуктугу.
- Тобокелдиктерди тескөө.
- Системадан катышуучулардын пайдалана алуу мүмкүнчүлүгү.
- Оператордун жана катышуучулардын эркин иш алып баруусу, укуктары жана милдеттери.
- Штаттан тышкаркы жагдайларда чечимдерди кабыл алуу.
- Алардын иш алып баруусуна мониторингди жүргүзүү боюнча катышуучуларды даярдоо.

2.3. Тобокелдиктерди тескөө үчүн маалыматтын өз убагында жана толук берилиши.

2.4. Катышуучулардын тобокелдиктерге дуушар болушунун толук түшүнүүсүн камсыз кылган чарапалар.

3. Кредиттик тобокелдикти жана ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө:

3.1. Катышуучулардын финансыйлык тобокелдиктери.

3.2. Кредиттик тобокелдикти тескөө инструменттери:

- Мүчө катары иш алып баруу эрежелери (капиталга карата талаптар, күрөөнү алдын ала каржылоо ж.б.).
- Төлемдердүрү кабыл алуу жана алар боюнча акыркы эсептешүүлөрдү кабыл алуу ортосундагы минималдуу жана максималдуу мөөнөттөр.
- Катышуучулардын бири банкротко учуралган учурда алардын ортосунда жоопкерчиликти бөлүштүрүү.

3.3. Ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча инструменттер:

– Кезекке туруу механизмдери.

– Ликвиддүүлүк булактары.

– Бир күндүк кредит.

– Убакыт жана нарк боюнча төлөмдердүн агымын бөлүштүрүү.

– Явные или неявные обязательства оператора по обеспечению ликвидности системанын ликвиддүүлүгүн камсыз кылуу боюнча оператордун ачык же ачык эмес милдеттенмелери.

3.4. Жалпы мүнөздөгү инструменттер:

- Эсептердеги жана өз позицияларындағы калдықтар тууралуу маалыматтан катышуучулардын пайдалана алуу мүмкүнчүлүгү.
- Системанын оператору тарабынан мониторинг жүргүзүү.

3.6. Ликвиддүүлүк тобокелдигин жана кредиттик тобокелдикти тескөө себептери.

– Катышуучулар ортосунда чыгымдарды бөлүштүрүү механизми.

– Ликвиддүүлүк тобокелдигин контролго алууга жараша бааларды түптөө.

4. Операциянын акыркы жана кайтарып алынгыс мүнөзү.

4.1. Төлөмдердүн/которуулардын ар бир баскычында кайтарып алынгыс боюнча денгээли.

4.2. Система жана катышуучу-алуучу тарабынан төлөмдердү/которууларды кабыл албай коюу шарттары.

- 4.3. Төлөмдердүүрөн көрсөтүлгөн позицияларды кабыл алуудан баш тартуу тууралуу катышуучунун маалым болушу.
- 4.4. Ликвиддүүлүк жок болгон учурда күндүн акырында позицияларды жабуу.
- 4.5. Айыптар же башка санкциялар түрүндө иш регламентине ылайык келишин камсыз кылуу боюнча расмий механизмдер.
- 4.6. Акыркы эсептешүүнү расмий тастыктоо.
- 4.7. Каталардын кесептөттерин жоую.
5. Клирингдик системалар.
- 5.1. Ар тараптуу өз ара четеришүүнүн негизинде таза сальдону эсептөө.
- 5.2. Таза позициялар боюнча эсептешүүлөрдү иштеп чыгуу.
- 5.3. Клирингдин катышуучуларынын таза позициялары жөнүндө маалымат.
- 5.4. Катышуучулар тарабынан үстөк ликвиддүүлүктөн коргонуу.
- 5.5. Банкротко учураган катышуучунун дебеттик позициясын жабуу.
- 5.6. Катышуучунун дебеттик позициясын жабуу учун күрөө же резервдик фонд.
- 5.7. Системада ликвиддүүлүктүү камсыз кылуу боюнча акыркы инстанция.
- 5.8. Клиринг системасынын оператору.
- 5.9. Акыркы эсептешүүнү камсыз кылуу боюнча жол-жоболор жана ликвиддүүлүктүү тескөө механизмдери.
- 5.10. Бир катышуучунун, эки катышуучунун кудуретсиздиги учурунда акыркы эсептешүүнү камсыз кылуу.
6. Эсептешүү активдери
- 6.1. Эсептешүүлөр үчүн активдер.
- 6.2. Коммерциялык банктын Улуттук банктын корреспонденттик эсебинде турган каражаттар.
- 6.3. Эсептешүү банкынын ликвиддүүлүлүгүнө, кредит берүү жөндейдүүлүгүнө баа берүү критерийлери.
- 6.4. Төлем системасынын катышуучуларын системанын банкротко учурашынан коргоо чаралары.
- 6.5. Активдердин активдердин башка түрлөрүнө өзгөрүшү.
- 6.6. Чет өлкө валютасындагы активдер.
7. Коопсуздук жана операциялык ишенимдүүлүк
- 7.1. Төлөм системасынын коопсуздугунун түзүмү.
- 7.2. Системанын ишине мезгил-мезгили менен аудит жүргүзүү.
- 7.3. Системанын абалына документ жүргүзүү.
- 7.4. Маалыматтарды өткөрүп берүү түйүндөрүнө байланыштуу компьютердик системалардын коопсуздук жана ишенимдүүлүк деңгээлине көз карандысыз текшерүүлөрдү жүргүзүү.

7.5. Программалык модулда операцияларды аткаруунун белгилүү бир ырааттуулугунун бар болушу.

7.6. Күндөлүк маалыматтарды резервге коюу каражаттары.

7.7. Системаны толугу менен калыбына келтириүү боюнча максаттуу деңгээл.

7.8. Иш үзгүлтүксүздүгү:

- Жөнөкөйлүлүк жана колдонууга ынгайлуу.
- Система боюнча документтерде үзгүлтүксүздүк механизмдерин чагылдыруу.
- Система боюнча документтерде маалыматтарды жайылтуу жана кризистик башкаруу жол-жоболорун чагылдыруу.

7.9. Кыйроолор орун алган учурда иш жигердүүлүгүн калыбына келтириүү боюнча пландар.

7.10. Системаны калыбына келтириүү боюнча мезгил-мезгили менен текшерүүлдердүн орун алыши.

7.11. Акыркы үч жыл ичиндеги статистика

7.12. Системанын коопсуздук жана операциялык ишенимдүүлүгүнүн деңгээли.

7.13. Системанын операторунун жана/же катышуучусунун «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзам жагында кардарлардын операцияларына талдап-иликтөө боюнча жыйынтыктардын болушу.

7.14. Төлөмдөрдү өткөрүүгө белгиленген лимиттер же чектөөлөр.

8. Колдонууга ынгайлуу жана эффективдүүлүгү

8.1. Баа түзүү боюнча расмий саясат.

8.2. Төлөмдөрдү/которууларды өткөрүү мөөнөттөрү.

8.3. Банктардын ассоциациясы жана катышуучулары менен өз ара иш алып баруу.

8.4. Тарифтер боюнча саясаттын механизмдери, жол-жоболору жана чаралары.

8.5. Төлөмдөрдүн/которуулардын толук иштеп чыгуу мөөнөттөрү.

8.6. Сартоолорго жана пайдага талдап-иликтөө.

8.7. Төлөм системасынын эффективдүүлүгүн өркүндөтүү боюнча чаралар.

8.8. Системанын пайдалануучулары үчүн төлөмдөрдү/которууларды жүргүзүүнүн эффективдүүлүгү жана ынгайлуулугу.

9. Системадан пайдалана алуу мүмкүнчүлүгү

9.1. Системадан пайдалана алуу шарттары, эрежелери жана талаптары.

9.2. Төлөм системасынын тике катышуучулары.

9.3. Клирингдик системадан түздөн-түз эмес пайдалануу.

9.4. Катышуучулардын төлөмдөрүн/которууларын жүзөгө ашыруу тар-тиби жана эрежеси.

- 9.5. Тарифтер.
- 9.6. Системадан катышуучунун чыгуусу.
- 9.10. Катышу боянча объективдүү жана жалпыга маалымдалган критерийлер.
10. Системаны жетектөө
- 10.1. Жалпы баяндоо.
- 10.2. Консенсуска жетүүгө багытталган механизмдер.
- 10.3. Төлөм системасынын операторунун кыска жана орто мөөнөттүк бизнес-пландары.
- 10.4. Иш жыйнтыгы боянча отчет.
- 10.5. Системанын ээси жана жетекчилigi тууралуу маалымат.
- 10.6. Системадагы өзгөрүүлөр жөнүндө ири чечимдерди кабыл алуу жол-жобосу.
- 10.7. Бардык маанилүү принциптерге толук ылайык келүүсүн камсыз кылган пландар.
- 10.8. Акыркы үч жыл ичинде орун алган проблемалар жана суроолор.
- 10.9. Ишке ашыруу процессинде турган өзгөртүүлөр жана реформалар.
- 10.10. Жетектөө механизмдеринин эффективдүүлүгү, отчет берүүсү жана ачык-айқындуулугу.
1. *Төлөм системасынын операторорунун жана катышуучуларынын, электрондук акчаны чыгарган банктардын Улуттук банктын талаптарына ылайык келүүсү:*
1. Төлөм системасын пайдалануу боянча талаптарды аткаруу.
2. Улуттук банктын ченемдик документтеринин талаптарын аткаруу.
3. Улуттук банктын коопсуздук талаптарын сактоо:
- 1) Төлөмдөрдү кабыл алуу жана иштеп чыгуу учурунда купуялуулуктун, бутундуктун, аутентификациялоонун сакталышы;
- 2) коопсуздук деңгээлинин ишенимдүүлүгү жана төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу система ишинин үзгүлтүксүздүгү:
- аппараттык каражаттардын жана линия байланыштарынын бузулушуна байланыштуу тобокелдиктерди төмөндөтүү (төлемдердү жүргүзүү системасына байланыштуу жабдуулар орнотулган жайларга тиешеси жок адамдардын киүүсүн чектөө);
  - программалык камсыздоодо каталар же анын модификацияланышы менен байланыштуу тобокелдиктерди төмөндөтүү;
  - электрондук төлөм документинин авторлугунан же аны алуу фактысынан баш тартуу, ошондой эле байланыш каналдары боянча маалыматтарды өткөрүү учурунда анын жайылтылышы жана бурмаланышы тобокелдиктерин төмөндөтүү;
- 3) электрондук төлөмдөрдү жүргүзүү жана банктын ыйгарым укуктуу адамдарынын жеке ачкычтары менен иш алып баруу, ошондой эле аларды сактоо жана колдонуу эрежелерин сактоо.

4. Төлөм документтерин толтурууга карата талаптарды аткаруу:

1) Улуттук банк тарабынан белгиленген төлөм документтеринин форматтарына карата талаптарды аткаруу;

2) төлөмдөрдү кабыл алуу жана иштеп чыгуу үчүн жооптуу адамдардын кол тамгаларынын бар болушу;

3) мөөрдүн жана штамптардын так оттискаларынын бар болушу;

4) төлөм документтеринин реквизиттерин толтуруу жана мөөр, штамп жана кол тамга үчүн каралган жерде аларды коюу;

5) төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон реквизиттерди толтуруу жана аларды туура толтуруу;

6) төлөм багытынын анын кодуна ылайык келүүсү;

7) төлөм документтеринде корректировкалоочу суюктукту колдонуу жана ондоолордун, сыйылган жерлердин бар болушу/жоктугу.

5. Электрондук төлөм документтерин жүргүзүү учурunda талаптарды аткаруу:

1) төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн зарыл болгон бардык реквизиттердин болушу;

2) электрондук төлөм документинин бардык реквизиттери анын кагаз түрүндөгү реквизиттерине дал келүүсү;

3) ар бир төлөм документинде тиешелүү цифралык кол тамгалардын болушу жана анын аныктыгы;

4) төлөм документтеринде дайындалган жооптуу адамдардын жана алардын ишин кайталап аткарған (дублер) адамдардын электрондук цифралык кол тамгаларын колдонуу;

5) электрондук төлөм документтерин өткөрүү учурunda коопсуздуктун талап кылышынан деңгээлин сактоо, паролдорду жана жашырын ачыкчарды сактоо;

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык электрондук төлөм документтерин сактоо жана резервдик көчүрүү;

7) электрондук төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча белгиленген жол-жоболорду аткаруу;

8) электрондук төлөм документтеринин аныктыгын тастыктоо боюнча жол-жоболорду сактоо.

6. Ички ченемдик документтердин сакталышы:

1) төлөм операцияларын жүзөгө ашырууга байланыштуу оператордун иши боюнча так жана толук документтештирилген ички жол-жоболордун болушу.

2) төлөмдү жүргүзө турган кардардын документин кабыл алуудан тартып төлөмдүн жүзөгө ашырылышына жана ал туралуу кардарды билдириүүгө чейин төлөмдү жүзөгө ашыруу ырааттуулугу;

3) төлөмдердү кабыл алуу, иштеп чыгуу жана жөнөтүү боюнча операцияларды жүзөгө ашыруу учурunda ар бир кызматкердин жоопкерчилик деңгээли;

4) төлөмдердү өз убагында жүргүзбөгөн же кардардын төлөм нускоо-

сунун талаптарын бузган учурда банктын кардар алдында жоопкерчилиги (башка эсепке чегерүү, төлөмдү жүргүзбөй кою, сумманын туура эмес көрсетүлүшү ж.б.);

5) төлөмдөрдү кабыл алуу, иштеп чыгуу жана жөнөтүү боюнча ички контролдуктун жол-жобосу.

6) «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамы жагында кардарлардын операцияларына талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү методикасы.

7. Төлөмдөрдү жүргүзүүдө коопсуздуктун ички талаптарын сактоо:

1) коопсуздук саясаты төлөмдөрдү кабыл алуу жана иштеп чыгуу системасынын мунөздөмөлөрүнө дал келүүгө жана банктын өзүнүн, Улуттук банктын жана анын кардарларынын талаптарын канаттандыруучу коопсуздуктун зарыл денгээли менен камсыз кылуу үчүн жетиштүү болууга тийиш;

2) коопсуздук саясаты аппараттык, программалык камсыздоосу менен системадан пайдалануу жана системаны, ички жана тышкы санкцияланбаган иш-аракеттерден анын маалыматтарын коргоо түйүнүн контролдугун аныктоого тийиш;

3) жол-жоболордо төлөмдөрдү жүргүзүүгө карата лимиттердин же чектөөлөрдүн тизмеси берилүүгө тийиш.



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101  
от 21 декабря 2015 года № 77/1

**О признании утратившим силу постановления Правления  
Национального банка Кыргызской Республики  
«О перечне финансово-кредитных учреждений, лицензируемых  
Национальным банком Кыргызской Республики  
от 5 июня 2000 года № 22/2»**

В соответствии со статьями 30 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О перечне финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики от 5 июня 2000 года № 22/2».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
  - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
  - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», Государственного банка развития Кыргызской Республики, микрофинансовых организаций, кредитных союзов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Л. Дж. Орозбаеву.

Председатель

Т. Абдыгулов



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101  
от 21 декабря 2015 года № 77/4

### О Правилах осуществления надзора (оверсайта) за платежной системой Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 3, 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» и, Законом Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Правила осуществления надзора (оверсайта) за платежной системой Кыргызской Республики (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления надзора за Платежной системой Кыргызской Республики» от 28 мая 2008 года № 22/11.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
4. Юридическому управлению:
  - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
  - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
5. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области, операторов платежных систем и платежных организаций, коммерческих банков Кыргызской Республики.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующего члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего деятельность Управления платежных систем.

Председатель

Т. Абдыгулов

**Приложение  
к постановлению  
Правления Национального банка  
Кыргызской Республики  
от 21 декабря 2015 года № 77/4**

**ПРАВИЛА  
осуществления надзора (оверсайта)  
за платежной системой Кыргызской Республики**

**ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Правила осуществления надзора (оверсайт) за платежной системой в Кыргызской Республике (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами «О Национальном банке Кыргызской Республики» и «О платежной системе Кыргызской Республики», Политикой по надзору (оверсайту) за платежной системой Кыргызской Республики, Политикой по управлению рисками в платежной системе Кыргызской Республики и другими нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.

2. Правила устанавливают порядок осуществления Национальным банком Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) надзора (оверсайта) за платежной системой Кыргызской Республики, порядок, формы и правила предоставления отчетности операторами платежных систем, имеющих лицензию или прошедших регистрацию в Национальном банке, а также провайдерами критических услуг и участниками платежных систем, операторами которых являются нерезиденты Кыргызской Республики, необходимые для целей надзора (оверсайта) за платежной системой в Кыргызской Республике.

3. Коммерческие банки, осуществляющие функции оператора платежных систем, представляют отчетность в соответствии с настоящими Правилами, а также в рамках Периодической регулятивной банковской отчетности (далее – ПРБО).

4. Операторы платежных систем предоставляют отчетность в соответствии с настоящими Правилами, а также в рамках периодической регулятивной отчетности (далее – ПРО).

5. Национальный банк является органом надзора (оверсайта) за платежной системой Кыргызской Республики и осуществляет постоянный мониторинг функционирования платежных систем на территории Кыргызской Республики, а также за системами расчетов по ценным бумагам с целью сохранения надежности и безопасности платежной системы Кыргызской Республики, как неотъемлемой части стабильной финансовой системы, поддержания и защиты интересов потребителей платежных услуг, соблюдения законодательства Кыргызской Республики.

## **ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА (ОВЕРСАЙТА) ЗА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ**

6. Национальным банком осуществляется надзор (оверсайт) за платежной системой Кыргызской Республики на непрерывной основе в форме циклически повторяющегося процесса по следующим основным направлениям:

- мониторинг функционирования всех платежных систем на территории Кыргызской Республики на основе сбора и анализа качественной и количественной информации о работе платежных систем, ежегодное определение перечня системно-значимых и значимых платежных систем;

- анализ и оценка функционирования системно-значимых и значимых платежных систем на соответствие установленным стандартам и принятие решения об эффективности работы отдельных платежных систем, анализ провайдеров критических услуг. При появлении на рынке новых платежных систем Национальный банк проводит оценку их функционирования на этапе создания в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, проводит изучение и подготовку заключения по новым платежным услугам;

- принятие мер, направленных на совершенствование платежных систем.

### **§1. Мониторинг функционирования платежной системы**

7. В рамках мониторинга функционирования платежной системы операторы платежных систем формируют и предоставляют отчетность согласно критериям значимости, установленным нормативными правовыми актами Национального банка.

8. Операторы системно-значимых платежных систем на ежедневной основе, за исключением выходных и праздничных дней, передают в Национальный банк следующую информацию:

- количество входящих и исходящих платежей, а также об оборотах по каждому участнику и в целом по системе согласно форме, установленной в Приложении 1, настоящих Правил;

- количество и объемах неисполненных платежных документов и причинам неисполнения (недостаточность ликвидности, отвергнутые системой или отозванные участником и т.п.) по каждому участнику и по системе в целом согласно форме, установленной в Приложении 2 настоящих Правил.

- о нештатных ситуациях в платежной системе.

9. Операторы платежных систем, за исключением системно-значимых платежных систем, а также участники платежных систем, операторами которых являются нерезиденты Кыргызской Республики, на ежемесячной основе, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом, предоставляют в Национальный банк следующую информацию:

- о количестве и объеме платежей (переводов) согласно форме, установленной в Приложении 4 настоящих Правил;

- о количестве и объеме платежей, не принятых в обработку платежной системой согласно форме, установленной в Приложении 5 настоящих Правил;

- о мошеннических транзакциях в платежных системах в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Кыргызской Республики;

- о нештатных ситуациях в платежных системах (технические сбои, нарушение регламента работы системы и т.д.) в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Кыргызской Республики;

- об инцидентах, связанных с нарушением бесперебойного функционирования платежной системы и/или правил платежной системы в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Кыргызской Республики;

- об использовании платежных инструментов и электронных денег в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Кыргызской Республики;

- о репутационных рисках согласно форме, установленной в Приложении 6 настоящих Правил.

10. Операторы платежных систем по запросу Национального банка также должны предоставить в Национальный банк следующие документы:

- самооценку функционирования своей платежной системы согласно форме, установленной Приложением 8 настоящих Правил;

- официальную системную документацию (правила системы, договора и соглашения, касающиеся функционирования платежной системы, бизнес-план оператора, план обеспечения непрерывности бизнеса, действующие тарифы и др.);

- заключения внешних и внутренних аудиторов, по результатам последней проверки деятельности оператора системы;

- результаты последнего IT-аудита;

- другую информацию.

11. В зависимости от запроса, документы могут быть представлены на месте при проведении проверки, либо в Национальный банк должны быть переданы копии указанных документов.

12. В рамках осуществления надзора (оверсайта) Национальный банк вправе проводить:

- встречи с руководством операторов платежных систем или провайдером критических услуг для обсуждения текущего состояния платежной системы, выяснения деталей возникновения мошеннических операций или нештатных ситуаций и/или направлять соответствующие запросы;

- многосторонние переговоры, включая переговоры в группах и участие в комитетах/советах;

- инспекторские проверки деятельности наблюдаемых организаций

на соответствие функционирования системы стандартам и законодательству Кыргызской Республики.

13. Национальный банк при осуществлении мониторинга и оценки функционирования платежной системы сохраняет конфиденциальность полученной от операторов платежных систем информации.

## **§2. Анализ и оценка функционирования платежной системы**

14. Операторы платежных систем на этапе регистрации/лицензирования системы должны предоставить в Национальный банк детальную информацию о системе и ее владельце в соответствии с Приложениями 8 и 12 настоящих Правил.

15. Операторы и участники платежных систем, операторами которых являются нерезиденты Кыргызской Республики, должны на этапе внедрения новых сервисов/продуктов (совершенствования) системы, не позднее 30 календарных дней до момента внедрения, официально уведомить Национальный банк о своем намерении с приложением детальной информации, описывающей разрабатываемый сервис/продукт, предполагаемые изменения/дополнения в системе.

16. Операторы системно-значимых и значимых платежных систем, а также систем расчетов цennыми бумагами и провайдеры критических услуг не реже одного раза в три года должны проводить самооценку функционирования своих систем, и по запросу Национального банка представлять результаты самооценки с приложением документов (договора, операционные правила, внутренние нормативные документы, приказы и т.д.), а также материалов/документов, содержащих развернутую информацию согласно формам, установленным в Приложениях 8, 10 и 12 настоящих Правилах соответственно.

17. Самооценка должна проводиться в соответствии с категориями значимости систем (системно-значимая, значимая, новая) и содержать детальную информацию по каждому направлению.

18. Оценка выполнения требований нормативных правовых актов Национального банка является неотъемлемой частью самооценки системы, проводимой оператором системы, оператором системы расчетов цennими бумагами и провайдером критических услуг.

19. Национальный банк проводит анализ соответствия функционирования системно-значимых, значимых платежных систем и систем расчетов цennими бумагами требованиям законодательства и нормативным правовым актам Национального банка, рекомендациям Национального банка (Приложение 12) и международным стандартам<sup>1</sup> (Приложение 8):

---

<sup>1</sup> CPSS-IOSCO «Принципы инфраструктуры финансового рынка», апрель 2012 года. С 01.09.14 Комитет по платежным и расчетным системам (CPSS) переименован в Комитет по платежам и рыночной инфраструктуре (CPMI)

- для системно-значимых платежных систем – на соответствие Принципам для инфраструктуры финансовых рынков (1-5, 7-9, 11-19, 21-23);

- для значимых платежных систем – соответствие Принципам для инфраструктуры финансовых рынков (1-4, 7-8, 13, 15-18, 21-23);

- для систем расчетов ценными бумагами - на соответствие Принципам для инфраструктуры финансовых рынков (1-5, 7-10, 12-13, 15-23).

20. Национальный банк проводит анализ соответствия функционирования новых платежных систем требованиям Национального банка и соблюдение применяемых стандартов.

21. Национальный банк проводит анализ соответствия функционирования провайдеров критических услуг требованиям законодательства, нормативным правовым актам и рекомендациям Национального банка (Приложение 12), международным стандартам, установленным в Приложении 9 настоящих Правил.

22. Оценка функционирования действующих и новых платежных систем, а также систем расчетов ценными бумагами и провайдеров критических услуг проводится на основании количественных и качественных данных, полученных в результате проведения мониторинга, результатов самооценки оператором своей системы, с учетом общепринятой международной практики по методике оценки функционирования платежных систем и провайдеров критических услуг на соответствие вышеуказанным стандартам.

23. Анализ проводится на качественной основе по 5-балльной шкале:

5	<i>Соблюдается</i>	Все выявленные проблемы и недостатки при оценке не относятся к проблемным вопросам и являются несущественными, управляемыми вопросами, которые могут быть урегулированы в штатном режиме.
4	<i>В основном соблюдается</i>	Оценка выявила один или несколько проблемных вопросов, которые должны быть разрешены в установленный срок и за которыми необходимо продолжать контроль.
3	<i>Частично соблюдается</i>	Оценка выявила один или несколько проблемных вопросов, которые могут стать серьезными, если не будут немедленно разрешены. Должно быть уделено особое внимание для решения этих вопросов.
2	<i>Не соблюда-ется</i>	Оценка выявила один или несколько серьезных проблемных вопросов, требующих немедленных действий, соответственно эти вопросы должны решаться в первую очередь.
1	<i>Не применимо</i>	Данный принцип не применяется к данному типу оцениваемой платежной системы по причине юридических, институциональных, структурных или других характеристик платежной системы.

24. Результаты анализа отражаются Национальным банком в отчете с приложением обоснования конкретной оценки. В соответствии с результатами анализа готовится заключение о функционировании системы и принятное решение:

- о соответствии функционирования системы принятым стандартам и требованиям Национального банка и сохранения действующего уровня функционирования системы (оценка 5 или 4);

- о необходимости внесения изменений в оцениваемую систему с целью повышения эффективности ее работы, с включением рекомендаций для достижения полного выполнения критериев оценки и указанием сроков их исполнения (оценка 3);

- о применении мер по отношению к оцениваемой системе и указанием сроков их исполнения (оценка 2);

- о невозможности дальнейшего функционирования системы (оценка 2).

25. Национальный банк предоставляет оператору платежной системы, оператору системы расчетов ценными бумагами или провайдеру критических услуг заключение по результатам анализа и рекомендации по совершенствованию системы или устраниению несоответствий для последующего исполнения.

26. Оператор платежной системы, оператор системы расчетов ценными бумагами или провайдер критических услуг должны разработать план по исполнению рекомендаций с указанием сроков и на ежеквартальной основе, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Национальный банк отчет о статусе исполнения рекомендаций.

27. Национальный банк публикует информацию о результатах осуществления надзора (оверсайта) и анализа эффективности платежных систем в регулярных аналитических отчетах по работе платежной системы Кыргызской Республики, соблюдая при этом необходимый уровень конфиденциальности.

### **§3. Меры по совершенствованию платежных систем**

28. В случае принятия решения по результатам анализа о необходимости внесения изменений в оцениваемую систему Национальный банк принимает соответствующие меры к оператору платежной системы или провайдеру критичных услуг.

29. Национальный банк вправе применить к оператору платежной системы, оператору систем расчетов ценными бумагами, участнику платежной системы, оператором которой является нерезидент Кыргызской Республики, и провайдеру критических услуг следующие меры:

- воздействие убеждением. Включает проведение переговоров с использованием аргументов, полученных в результате анализа и обоснованности результатов мониторинга системы.

- открытые заявления. Национальный банк использует открытые заявления с целью оказания положительного влияния на систему, укрепления самодисциплины рынка, побуждения системы, их участников и других заинтересованных лиц делать свои собственные выводы о структуре системы и управлении ею, мотивируя, таким образом, внесение изменений в случае выявления возможных недостатков, соблюдая при этом необходимый уровень конфиденциальности.

- соглашения и договоры. С целью внесения изменений в систему Национальный банк может инициировать использование соглашений или договоров, заключаемых между Национальным банком и оператором системы, включая также соглашения и договора с участниками системы, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Такие документы могут принимать разную форму банковского счета и договора на обслуживание в отношении услуг Национального банка. Они могут использоваться для того, чтобы фиксировать требования и стандарты, которым должна отвечать система, а также роль национального (центрального) банка в обеспечении их соблюдения.

- участие в системах. В случае системно-значимых, значимых или национальных систем Национальный банк может принять решение об участии в управлении системой через:

- владение акциями оператора системы на тех же условиях, что и другие собственники;

- использование права «вето» в отношении важных вопросов функционирования системы;

- членство в Совете директоров с доступом к составляющей собственность информации и правом совещательного голоса.

- сотрудничество с другими официальными органами. С целью осуществления изменений в системе Национальный банк может сотрудничать с органами финансового надзора за финансово-кредитными учреждениями, другими государственными органами, финансово-кредитными организациями, международными финансовыми институтами и центральными банками других стран.

- публикация результатов оценки отдельной платежной системы. В случае неэффективности вышеперечисленных мер Национальный банк может опубликовать результаты оценки функционирования отдельной платежной системы, которые позволят сделать выводы о соответствии деятельности требованиям, рекомендациям и стандартам, а также перспективам развития системы.

30. В зависимости от выявленных нарушений требований законодательства Кыргызской Республики, а также в случаях невыполнения решений, принятых в заключении по результатам анализа системы, Национальный банк при необходимости по согласованию с органами надзора вправе применить в отношении системы, к оператору платежной системы, а также к участнику платежной системы, оператором которой является нерезидент Кыргызской Республики, следующие меры:

- предупреждение;
- письменное соглашение;
- письменное предписание;
- расторжение договора корреспондентского счета (если такой счет открыт);
- наложение или взыскание штрафов по основаниям, установленным законодательством Кыргызской Республики;
- приостановление или отзыв лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности;
- исключение из реестра регистрации операторов платежных систем нерезидентов Кыргызской Республики;
- приостановление или отзыв лицензии на проведение всех или отдельных видов лицензируемой деятельности или осуществление функций оператора платежной системы, для резидентов Кыргызской Республики.

31. В случае необходимости Национальный банк может по отношению к оцениваемой системе, к оператору платежной системы применить другие меры воздействия или санкции, установленные законодательством Кыргызской Республики.

32. Национальный банк может обратиться в суд в отношении системы, не соответствующей требованиям Национального банка, для принудительного исполнении своего решения.

Приложение 1  
«к Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о платежах в \_\_\_\_\_ по участникам  
(наименование платежной системы)  
за «\_\_\_\_» 201\_\_\_\_ г.

Наименование участника	Исходящие платежи		Входящие платежи	
	Кол-во платежей	Объем платежей (тыс. сом)	Кол-во платежей	Объем платежей (тыс. сом)
1	2	3	4	5
Всего за отчетный период				
Среднедневное значение в течение года	V	V	V	V
Коэффициент концентрации за день (процент, приходящийся на 5 наиболее крупных участников системы)	V	V	V	V

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО) (тел.)

Приложение 2  
«к Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»

**Неисполненные платежные документы**

В

(наименование платежной системы)

за «\_\_\_\_\_» 201\_\_\_\_ г.

Наименование участника	Неисполненные платежи				Всего неисполненных платежей
	Нехватка ликвидности	Неверно указанные/отсутствие реквизитов платежа	и т.д.		
Кол-во платежей	Объем платежей (тыс. сом)	Кол-во платежей	Объем платежей (тыс. сом)	Кол-во платежей	Объем платежей (тыс. сом)
Итого					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО) (тел.)

Приложение 3  
«к Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»

**ПРАВИЛА**  
заполнения форм отчетности

Формы заполняются операторами системно-значимых платежных систем ежедневно по результатам работы системы за отчетный день и до 10.00 следующего операционного дня передаются в электронном виде в подразделение Национального банка, выполняющего функции надзора (оверсайта) за платежной системой Кыргызской Республики.

**Приложение 1**

Отчет содержит данные о количественных характеристиках платежей, обработанных в системе в разрезе по каждому участнику и в целом по системе за отчетный день. Строки по каждому участнику заполняются полностью по всем графикам. Итоговые строки с данными в целом по системе за отчетный день заполняются только по графикам, отмеченным знаком «V».

**Приложение 2**

Отчет содержит данные о количественных характеристиках платежей, не исполненных в системе по каждому участнику и по системе в целом за отчетный день с указанием причин неисполнения. По каждой причине неисполнения заполняется только одна итоговая строка по количеству и объему неисполненных платежей.

В конце перечня причин неисполнения по каждому участнику заполняется итоговая строка по участнику, отражающая общую сумму по количеству и объему неисполненных платежей. В конце отчета заполняется итоговая строка по неисполненным платежам в целом по системе.

Приложение 4  
«к Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»

**ОТЧЕТ**

о количестве и объемах платежей в платежной системе (ПС) \_\_\_\_\_

Наименование участника ПС \_\_\_\_\_

Дата: (месяц, год) \_\_\_\_\_

Наименование ПС \_\_\_\_\_

Вид ПС \_\_\_\_\_

Наименование оператора ПС \_\_\_\_\_

Валюта \_\_\_\_\_

Дни (день/месяц/ год)	курс валюты	Количество платежей (переводов) входя- щих/исходящих	Объем платежей (перево- дов) входящих/исходящих в тыс. единиц валюты
1	2	3	4

Всего за месяц:

в ин.валюте	входящих		
	исходящих		
в нац. валюте	входящих		
	исходящих		

Валюта \_\_\_\_\_

1	2	3	4

Всего за месяц:

в ин.валюте	входящих		
	исходящих		
в нац. валюте	входящих		
	исходящих		

Руководитель

(подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

(подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_

Исполнитель

(подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (тел.) \_\_\_\_\_

Приложение 5  
«к Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»

**ОТЧЕТ**

о количестве и объемах платежей, не принятых в обработку ПС \_\_\_\_\_

Наименование участника ПС \_\_\_\_\_

Дата: (месяц, год) \_\_\_\_\_

Наименование ПС \_\_\_\_\_

Вид ПС \_\_\_\_\_

Наименование оператора ПС \_\_\_\_\_

Валюта \_\_\_\_\_

Дни (даты)	Курс валюты	Наименование причины не при- ятия платежа (перевода)	Кол-во не принятых платежей (переводов)	Объем непринятых платежей (перево- дов) тыс.единиц	
				в ин. валюте	в нац. валюте
1	2	3	4	5	6
Всего по валюте, в том числе по причинам непринятия платежа за месяц:					
Всего по валюте, в том числе по причинам непринятия платежа за месяц:					

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (тел.)

Приложение 6  
«к Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о деловой репутации ПС \_\_\_\_\_

Наименование участника ПС \_\_\_\_\_  
Дата: (квартал, год) \_\_\_\_\_  
Наименование ПС \_\_\_\_\_  
Вид ПС \_\_\_\_\_  
Наименование оператора ПС \_\_\_\_\_

СМИ					Судебные процессы				Обращения				
Дата публикации	№ публикации	Наименование СМИ	Краткое содержание статьи	Признак статьи (полож/негат)	Истец (ФИО/должность)	Ответчик (ФИО/должность)	Предмет спора	Суд, рассматривающий дело	Информация о решении суда	Дата	Вх. №	Краткое содержание обращения	Признак статьи (полож/негат)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (тел.) \_\_\_\_\_

Приложение 7  
«к Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»

**ПРАВИЛА**  
заполнения форм отчетности

Формы заполняются операторами платежных систем (ПС) или участниками, если оператор нерезидент платежных систем по результатам работы систем за отчетный месяц в разбивке по каждому операционному дню в месяце. Данные по формам Приложений 4, 5 и 6 настоящих Правил передаются в Национальный банк до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде, с электронной цифровой подписью.

**Приложение 4**

Отчет содержит данные о количественных характеристиках платежей, обработанных в системе за отчетный месяц по валютам в разрезе по каждому дню.

Под заголовком в поле:

- «Наименование участника ПС» – заполняется соответствующее наименование участника системы, если оператор системы нерезидент.

«Наименование ПС» – указывается соответствующее наименование системы (например, «Элкарт», «Visa» и т.п.).

- «Вид ПС» заполняется соответствующее наименование вида системы (например, национальная система расчетов платежными картами, международная система расчетов платежными картами и т.п.);

- «Оператор ПС» заполняется соответствующее наименование оператора системы (например, ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» и т.п.);

- «Валюта» – указывается наименование валюты.

В конце данных заполняются итоговые строки «Всего за месяц» по количеству и объемам входящих/исходящих платежей (в иностранной валюте и в национальной валюте).

**Приложение 5**

Отчет содержит данные о количественных характеристиках платежных документов, не принятых в обработку системой, по валютам в разрезе по датам и причинам непринятия. По каждой валюте печатается итоговая строка за месяц в разрезе причин непринятия в обработку.

**Приложение 6**

Отчет содержит данные о публикациях в СМИ, судебных процессах

и об обращениях клиентов/плательщиков в отношении платежной системы, оператора платежной системы или провайдера критических услуг. В случае если оператор платежной системы нерезидент Кыргызской Республики и участник платежной системы не располагает запрашиваемой информацией в силу причин, не зависящих от участника платежной системы, то в адрес Национального банка направляется соответствующее уведомление в установленные сроки.

Приложение 8  
«к Гравилам осуществления надзора (оверсайта)  
за платежной системой Кыргызской Республики»

## АНКЕТА

по самооценке системно-значимых, значимых и новых платежных систем  
за \_\_\_\_\_ год

## ПРИНЦИПЫ

для инфраструктуры финансовых рынков

Наименование ПС \_\_\_\_\_ Вид ПС \_\_\_\_\_  
Оператор ПС \_\_\_\_\_ Участник ПС \_\_\_\_\_

### Сокращения:

ПИФР – принципы для инфраструктур финансового рынка;  
ПС – платежная система;  
ЦДЦБ – Центральный депозитарий ценных бумаг;  
СРЦБ – система расчетов по ценным бумагам;  
КПРС – Комитет по платежным и расчетным системам при Банке международных расчетов;  
ОРН – отсроченный расчет на нетто основе;  
DvD – поставка против поставки;  
DvP – поставка против платежа;  
ИФР – инфраструктура финансового рынка;  
FSAP – Программа оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment Program);  
МФИ – Международный валютный фонд;  
МОКЦБ – Международная организация комиссий по ценным бумагам;  
ИТ – информационная технология;

<p>СКП – система крупных платежей;      РvР – платеж против платежа;      Рело – соглашение об обратной покупке;      ВБ – Всемирный банк;</p> <p><b>Принцип 1. Правовая основа.</b>  <b>ИФР должна иметь убедительную, четко сформулированную, прозрачную правовую базу для каждого существенного аспекта ее деятельности во всех соответствующих юрисдикциях.</b></p> <table border="1" data-bbox="352 524 386 1056"> <tr> <td>ПС •</td> <td>ЦДЦБ •</td> <td>СРЦБ •</td> </tr> </table> <p>Описание</p>	ПС •	ЦДЦБ •	СРЦБ •	<table border="1" data-bbox="408 147 811 1405"> <thead> <tr> <th>Описание</th><th>Оценка ИФР</th><th>Оценка НБКР</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Оценочные ключевые соображения:</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Ключевое соображение 1.</i> <i>Правовая основа должна обеспечивать высокую степень определенности по всем существенным аспектам деятельности ИФР во всех соответствующих юрисдикциях.</i></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Существенные аспекты и соответствующая юрисдикция</i></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.1.1. Каковы существенные аспекты деятельности ИФР, требующие высокой степени правовой определенности (например, права и вложения в финансовые инструменты; завершенность расчетов; неттинг; операционная совместимость; иммобилизация и дематериализация ценных бумаг; механизмы поставки против платежа или поставки против поставки; механизмы залогового обеспечения (включая маржинальные соглашения); и процедуры в случае неисполнения обязательств)?</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.1.2. Каковы соответствующие юрисдикции для каждого существенного аспекта деятельности ИФР?</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Правовая основа для каждого существенного аспекта</i></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Описание	Оценка ИФР	Оценка НБКР	<b>Оценочные ключевые соображения:</b>			<i>Ключевое соображение 1.</i> <i>Правовая основа должна обеспечивать высокую степень определенности по всем существенным аспектам деятельности ИФР во всех соответствующих юрисдикциях.</i>			<i>Существенные аспекты и соответствующая юрисдикция</i>			1.1.1. Каковы существенные аспекты деятельности ИФР, требующие высокой степени правовой определенности (например, права и вложения в финансовые инструменты; завершенность расчетов; неттинг; операционная совместимость; иммобилизация и дематериализация ценных бумаг; механизмы поставки против платежа или поставки против поставки; механизмы залогового обеспечения (включая маржинальные соглашения); и процедуры в случае неисполнения обязательств)?			1.1.2. Каковы соответствующие юрисдикции для каждого существенного аспекта деятельности ИФР?			<i>Правовая основа для каждого существенного аспекта</i>		
ПС •	ЦДЦБ •	СРЦБ •																							
Описание	Оценка ИФР	Оценка НБКР																							
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>																									
<i>Ключевое соображение 1.</i> <i>Правовая основа должна обеспечивать высокую степень определенности по всем существенным аспектам деятельности ИФР во всех соответствующих юрисдикциях.</i>																									
<i>Существенные аспекты и соответствующая юрисдикция</i>																									
1.1.1. Каковы существенные аспекты деятельности ИФР, требующие высокой степени правовой определенности (например, права и вложения в финансовые инструменты; завершенность расчетов; неттинг; операционная совместимость; иммобилизация и дематериализация ценных бумаг; механизмы поставки против платежа или поставки против поставки; механизмы залогового обеспечения (включая маржинальные соглашения); и процедуры в случае неисполнения обязательств)?																									
1.1.2. Каковы соответствующие юрисдикции для каждого существенного аспекта деятельности ИФР?																									
<i>Правовая основа для каждого существенного аспекта</i>																									

1.1.3. Каким образом ИФР обеспечивает, чтобы ее правовая основа (то есть, законодательная база, правила, процедуры и договоры ИФР) обеспечивала высокую степень правовой определенности в каждом существенном аспекте деятельности ИФР во всех соответствующих юрисдикциях?		
– Если ИФР имеет соглашение о нетинге, каким образом ИФР обеспечивает, чтобы ее правовая основа поддерживала исполнимость таких соглашений в принудительном порядке?		
– Если окончательность расчетов происходит в ИФР, каким образом ИФР обеспечивает, чтобы ее правовая основа поддерживала завершенность операций, в том числе неплатежеспособного участника? Поддерживает ли также правовая основа используемых ИФР механизмов внешних расчетов, таких как системы перевода средств и ценных бумаг, данную завершенность?		
<i>Ключевое сопротяжение 2.</i> ИФР должна иметь правила, процедуры и контракты, которые четко сформулированы, понятны и соответствуют действующим законодательным и нормативным документам.		
1.2.1. Каким образом ИФР определяет, что ее правила, процедуры и контракты являются четкими и понятными?		
1.2.2. Каким образом ИФР обеспечивает, чтобы ее правила, процедуры и контракты соответствовали действующему законодательству и нормативным документам (например, посредством юридических заключений или экспертизы)? Были ли выявлены и устранены какие-либо несоответствия? Проводится ли пересмотр или оценка правил, процедур и контрактов ИФР внешними компетентными органами и организациями?		
1.2.3. Подлежат ли правила, процедуры и контракты ИФР утверждению перед вступлением в силу? Если да, то кем и каким образом?		
<i>Ключевое сопротяжение 3.</i> ИФР должна иметь возможность четко и понятно определять правовую основу своей деятельности для компетентных органов, участников, и при необходимости, и клиентов участников.		
1.3.1. Каким образом ИФР определяет правовую основу своей деятельности для соответствующих компетентных органов, участников, и при необходимости, клиентов участников?		

Ключевое соображение 4.			
ИФР должна иметь правила, процедуры и контракты, имеющие юридическую силу во всех соответствующих юрисдикциях. При этом должна быть обеспечена высокая степень уверенности в том, что действия, совершенные ИФР согласно таким правилам и процедурам, не будут приостановлены, признаны не имеющими юридической силы или отменены.			
<b>Обеспеченность правовой санкций правил, процедур и контрактов</b>			
1.4.1. Каким образом ИФР обеспечивает высокий уровень уверенности в том, что ее правила, процедуры и контракты, связанные с ее операциями, обеспечены правовой санкцией во всех соответствующих юрисдикциях, указанных в ключевом соображении 1 (например, посредством получения юридических заключений и экспертизы)?			
<b>Степень определенности правил и процедур</b>			
1.4.2. Каким образом ИФР обеспечивает высокую степень определенности в том, что ее правила, процедуры и контракты не могут быть признаны недействительными, иметь обратную силу и их действие не может быть приостановлено? Существуют ли обстоятельства, при которых действия, предпринятые на основании правил, процедур и контрактов ИФР, могут быть признаны недействительными, иметь обратную силу, и их действие может быть приостановлено? Если да, то каковы эти обстоятельства?			
1.4.3. Признавал ли когда-либо суд соответствующей юрисдикции деятельность или механизмы ИФР, соответствующие ее правилам и процедурам, не обеспеченными правовой санкцией?			
<b>Ключевое соображение 5.</b>			
ИФР, осуществляющая деятельность в нескольких юрисдикциях, должна выявлять и уменьшать риски, вызванные потенциальным конфликтом правовых норм таких юрисдикций.			
1.5.1. Если ИФР рынка ведет деятельность в нескольких юрисдикциях, каким образом она выявляет и анализирует какие-либо потенциальные конфликты правовых норм? Если существует неопределенность относительно обеспечения правовой санкцией выбранного ИФР прав в соответствующих юрисдикциях, обеспечила ли ИФР независимую юридическую экспертизу потенциальных конфликтов правовых норм? Какие потенциальные конфликты правовых норм выявила и проанализировала ИФР? Каким образом ИФР урегулировала потенциальные конфликты правовых норм?			
<b>Итоговая оценка выполнения ПиФР (5,4,3,2,1)</b>			
<b>Комментарии/рекомендации</b>			

Описание	Оценка ИФР	Оценка НБКР
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>		
<b>Ключевое соображение 1.</b> ИФР должна иметь четкую и прозрачную систему управления, обеспечивающую безопасность и эффективность ИФР, а также стабильность общей финансовой системы, другие аспекты, представляющие общественный интерес, и достижение целей заинтересованных сторон.		
ПС •      ЦДЦБ •      СРЦБ •		
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>		
<b>Ключевое соображение 1.</b> ИФР должна иметь цели, которые предусматривают первоочередность обеспечения безопасности и эффективности и ответственности ИФР, и прямо поддерживают финансовую стабильность и другие аспекты, представляющие общественный интерес.		
2.1.1. Цели ИФР и четко ли они выражены? Каким образом ИФР оценивает свою деятельность по выполнению поставленных задач?		
2.1.2. Каким образом задачи ИФР придают первоочередное значение безопасности и эффективности? Каким образом задачи ИФР в явной форме поддерживают финансовую стабильность и другие релевантные публичные интересы?		
<b>Ключевое соображение 2.</b> ИФР должны иметь документированные соглашения об управлении, четко и ясно определяющие обязанности и ответственность. Эти соглашения должны быть доведены до сведения владельцев, компетентных органов, участников, а в более широком плане – до сведения общественности.		
<b>Механизмы управления</b>		
2.2.1. Каковы соглашения или механизмы (планы) управления, на основании которых действуют Совет директоров (или аналогичный орган) и руководство ИФР? Как распределены обязанности и ответственность внутри ИФР? Каким образом и в каких документах закреплены эти механизмы (планы)?		
2.2.2. В случае систем, управляемых центральными банками, каким образом механизмы управления регулируют возможные или существующие конфликты интересов? В какой степени механизмы управления допускают разделение функций оператора и наблюдателя?		

2.2.3. Каким образом ИФР представляют отчетность владельцам, участникам и другим заинтересованным лицам?	<i>Раскрытие информации о механизмах управления</i>	
2.2.4. Каким образом информация о механизмах управления раскрывается владельцам, компетентным органам, участникам, и, на более широком уровне, общественности?		
<i>Ключевое сопротивление 3.</i>		
Роль и обязанности совета директоров ИФР (или другого аналогичного органа) должны быть точно определены; должны иметься документы, описывающие процедуры ее функционирования, в том числе процедуры выявления, исследования, рассмотрения и разрешения конфликтов интересов участников. Совет директоров должен регулярно анализировать деятельность совета в целом и работу его отдельных членов.		
<i>Роль и обязанности совета</i>		
2.3.1. Каковы роль и обязанности совета директоров (или аналогичного органа) ИФР и четко ли они определены?		
2.3.2. Каковы процедуры, регулирующие деятельность совета, включая процедуры по выявлению, рассмотрению и разрешению конфликтов интересов между его членами? В каких документах закреплены эти процедуры и кому они раскрываются? Как часто они пересматриваются?		
2.3.3. Опишите, какие созданы комитеты при совете директоров, обеспечивающие его деятельность. Каковы роли, обязанности и состав комитетов?		
<i>Проверка деятельности</i>		
2.3.4. Каковы процедуры, установленные для проверки деятельности совета в целом и деятельности его отдельных членов?		
<i>Ключевое сопротивление 4.</i>		
В состав совета директоров должны входить члены, обладающие знаниями и мотивацией для выполнения своих многочисленных обязанностей. Как правило, это требует наличия неиспытанных членов совета.		
2.4.1. В какой степени совет ИФР обладает необходимым опытом и мотивацией для выполнения своих множественных ролей? Каким образом ИФР обеспечивает выполнение этих требований?		

<p>2.4.2. Какие стимулы применяет ИФР для привлечения и удержания членов совета, обладающих необходимыми навыками? Каким образом стимулы отражают выполнение долгосрочных задач ИФР?</p>	
<p>2.4.3. Входят ли в совет неисполнительные или независимые члены? Если да, то сколько?</p>	
<p>2.4.4. Если в совет входят независимые члены, то каким образом ИФР определяет независимость члена совета? Раскрывает ли ИФР информацию о том, какие из членов совета являются независимыми?</p>	
<p><b>Ключевое сопротивление 5.</b> Роли и обязанности правления должны быть четко определены. Правление ИФР должно обладать опытом, разнообразными навыками и добросовестностью, необходимыми для выполнения им своих обязанностей по функционированию ИФР и управлению ее рисками.</p>	
<p><b>Роли и обязанности правления</b></p> <p>2.5.1. Каковы роли и обязанности правления, и четко ли они сформулированы?</p> <p>2.5.2. Каким образом определяются и оцениваются роли и задачи правления?</p> <p><b>Опыт, навыки и профессиональная честность</b></p> <p>2.5.3. В какой степени правление ИФР обладает опытом, набором навыков и профессиональной честностью, необходимыми для руководства деятельностью и управления рисками ИФР? Каким образом ИФР обеспечивает выполнение этих требований?</p> <p>2.5.4. Какова процедура увольнения руководителей (в случае необходимости)?</p>	
<p><b>Ключевое сопротивление 6.</b> Совет директоров должен создать четкую, документально оформленную систему управления рисками, включающую в себя политику ИФ в области толерантности к риску, определяющую обязанности и ответственность за выполнение решений в области риска и порядок принятия решений в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Структура управления должна обеспечивать, чтобы подразделения управления риском и внутреннего контроля обладали достаточными полномочиями, независимостью, ресурсами и доступом к совету директоров.</p>	
<p><b>Система управления рисками</b></p> <p>2.6.1. Какова система управления рисками, утвержденная советом? Закреплена ли она документально и каким образом?</p>	

<p>2.6.2. Каким образом система управления рисками регулирует политику ИФР в области толерантности к риску, устанавливает обязанности и ответственность за принятие решений в области рисков (например, предельно допустимые риски) и регулирует процесс принятия решений в случае кризиса и непредвиденной ситуации?</p> <p>2.6.3. Каков процесс принятия, изменения и пересмотра системы управления рисками?</p> <p><b>Компетентный орган и независимость подразделений управления рисками и внутреннего контроля</b></p>	<p>2.6.4. Каковы роли, обязанности, полномочия, отчетность и ресурсы подразделений управления рисками и внутреннего контроля?</p> <p>2.6.5. Каким образом совет обеспечивает адекватное управление при принятии и использовании моделей управления рисками? Каким образом утверждаются такие модели и сопутствующая методология?</p>	<p><b>Ключевое соображение 7.</b> Совет директоров ИФР должен обеспечить, чтобы структура, правила, общая стратегия и основные решения ИФР надлежащим образом отражали законные интересы ее прямых и косвенных участников и других заинтересованных сторон. Основные решения необходимо в четкой форме доводить до сведения заинтересованных сторон, а в случаях, когда эти решения воздействуют на рынок в целом – до сведения общественности.</p>	<p><b>Определение и рассмотрение интересов заинтересованных сторон</b></p> <p>2.7.1. Каким образом ИФР определяет и учитывает интересы участников ИФР и других заинтересованных сторон при принятии решений, связанных с ее структурой, правилами, общей стратегией и основными решениями?</p> <p>2.7.2. Каким образом совет учитывает мнения прямых и непрямых участников и других заинтересованных сторон об этих решениях? Например, входят ли участники в комитет по управлению рисками, комитеты пользователей, такие как группа управления дефолтом, или это осуществляется посредством публичных консультаций? Каким образом выявляются и регулируются конфликты интересов между заинтересованными сторонами и ИФР?</p>	<p><b>Раскрытие информации</b></p>
---	--	---	--	------------------------------------

2.7.3. В какой степени ИФР раскрывает информацию об основных решениях, принятых советом директоров, заинтересованным сторонам и, в случае необходимости, публично?		
<b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5,4,3,2,1)</b>		
<b>Комментарии/рекомендации</b>		
<b>Принцип 3. Система комплексного управления рисками.</b> <b>ИФР должна иметь устойчивую систему риск-менеджмента для комплексного управления риском ликвидности, правовым, кредитным, операционным и другими рисками.</b>		
ГС •      ЦДЦБ •      СРЦБ •		
<b>Описание</b>	<b>Оценка ИФР</b>	<b>Оценка НБКР</b>
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>		
Ключевое соображение 1. ИФР должна иметь политику риск-менеджмента, процедуры и системы управления рисками, позволяющие выявлять, количественно оценивать, контролировать и управлять рисками, возникающими в ИФР или порождаемыми ею. Система риск-менеджмента подлежит периодическим проверкам.		
<i>Rиски, возникающие в ИФР или порождаемые ею</i>		
3.1.1. Какие типы рисков создают ИФР и каким типам рисков они подвержены?		
<i>Политики, процедуры и системы риск-менеджмента</i>		
3.1.2. Каковы политики, процедуры и системы контроля ИФР, позволяющие выявлять, измерять, контролировать и управлять рисками, возникающими в ИФР или порождаемые ею?		
3.1.3. Какие системы риск-менеджмента используют ИФР для выявления, измерения, контроля и управления всем спектром рисков?		
3.1.4. Каким образом эти системы дают возможность агрегировать риски разных ИФР и, при необходимости, других соответствующих сторон, например, участников ИФР и их клиентов?		
<i>Обзор политик, процедур и систем риск-менеджмента</i>		
3.1.5. Каков процесс разработки, утверждения и реализации политик, процедур и систем риск-менеджмента?		

3.1.6. Каким образом ИФР оценивает результативность политик, процедур и систем риск-менеджмента?	
3.1.7. Как часто ИФР проводит пересмотр и обновление политик, процедур и систем риск-менеджмента? Каким образом при пересмотре учитываются колебания интенсивности риска, изменения в конъюнктуре и рыночная практика?	
<i>Ключевое соображение 2.</i> ИФР должна создавать для своих участников а, при необходимости и их клиентов стимулы для упрашения и снижения рисков, которым они подвергают ИФР	
3.2.1. Какую информацию ИФР предоставляет своим участникам и в соответствии с случаями своим клиентам, позволяющую им управлять и сдерживать риски, которые они подвергают ИФР?	
3.2.2. Каким образом ИФР стимулирует участников и в соответствии с случаями их клиентов проводить мониторинг и управлять рисками, которым они подвергают ИФР?	
3.2.3. Каким образом ИФР разрабатывает свои политики и системы, чтобы они эффективно позволяли ее участникам и, в соответствии с случаями, их клиентам управлять рисками и противодействовать им?	
<i>Ключевое соображение 3.</i> ИФР должна регулярно контролировать существенные риски, которым она подвергается со стороны и подвергает другие организации (такие как другие ИФР, расчетные банки, провайдеры ликвидности и провайдеры услуг), ведущие взаимозависимости, и создавать надлежащие механизмы управления этими рисками.	
<i>Существенные риски</i>	
3.3.1. Каким образом ИФР выявляет вызванные взаимозависимостью существенные риски, которым она подвергается со стороны и подвергает другие организации? Какие существенные риски выявила ИФР?	
3.3.2. Каким образом производится измерение и мониторинг рисков? Как часто ИФР проводит обзор рисков?	
<i>Инструменты управления рисками</i>	
3.3.3. Какие инструменты управления рисками использует ИФР для противодействия рискам, возни- кающим вследствие ее взаимозависимости с другими организациями?	

3.3.4. Каким образом ИФР оценивает результативность этих инструментов управления рисками? Каким образом ИФР проводит пересмотр инструментов управления рисками, применяемых его для приведения рискам? Как часто они пересматриваются?	<p><i>Ключевое сопротивление 4.</i></p> <p>ИФР должна выявлять сценарии, которые потенциально могут помешать осуществлению его критических операций и оказанию критических услуг в качестве действующего предприятия, и оценивать результативность полного спектра возможностей для планирования восстановления или упорядоченного прекращения функционирования. При необходимости ИФР также должна предоставить соответствующим компетентным органам информацию, необходимую для планирования решений.</p>	<p><i>Сценарии, способные затруднить осуществление ИФР критически важных операций и оказание услуг</i></p> <p>3.4.1. Каким образом ИФР выявляет сценарии, способные затруднить осуществление его критически важных операций и оказание услуг? Какие сценарии были выявлены в результате таких процессов?</p> <p>3.4.2. Каким образом эти сценарии учитывают отдельные и связанные риски, которым подвергается ИФР?</p> <p><i>Планы по восстановлению или упорядоченному прекращению деятельности</i></p> <p>3.4.3. Какие планы существуют у ИФР по возобновлению деятельности или упорядоченной ликвидации?</p> <p>3.4.4. Каким образом основные стратегии ИФР по возобновлению деятельности или упорядоченной ликвидации обеспечивают возможность ИФР продолжать осуществление критически важных операций и оказание услуг?</p> <p>3.4.5. Каким образом проводится пересмотр и обновление планов ИФР по возобновлению деятельности или упорядоченной ликвидации? Как часто проводится пересмотр и обновление планов?</p>	<p><i>Итоговая оценка выполнения КП (5,4,3,2,1)</i></p>
			<i>Комментарии/рекомендации</i>

**Принцип 4. Кредитный риск.**

ИФР должна обеспечивать эффективные измерение, контроль и управление кредитными рисками, возникающими со стороны участников, а также рисками, вызванными платежными, клиринговыми и расчетными процессами. ИФР должна поддерживать достаточные финансовые ресурсы для надежного и полного покрытия кредитного риска со стороны каждого участника. Кроме того, центральные контрагенты, связанные с деятельностью с более сложным профилем рисков или являющиеся системно значимыми в нескольких юрисдикциях, должны иметь дополнительные финансовые ресурсы, достаточные для покрытия широкого спектра потенциальных сценариев, которые должны включать, но не ограничиваться невыполнением обязательств двумя участниками и их аффилированными компаниями, которое могло бы вызвать возникновение наибольшего совокупного кредитного риска для центральных контрагентов в экстремальной, но вероятной рыночной ситуации. Все прочие центральные контрагенты должны иметь дополнительные финансовые ресурсы, достаточные для покрытия широкого спектра возможных стрессовых сценариев, которые допускаются для участников с учетом обзательств одним участником и его аффилированными компаниями, которое могло бы вызвать возникновение наибольшего совокупного кредитного риска со стороны центральных контрагентов в экстремальной, но вероятной рыночной ситуации.

ПС •  ЦДЦБ •  СРЦБ •

**Описание**

**Оценочные ключевые соображения:**

Оценка ИФР	Оценка НБКР
Ключевые соображение 1. ИФР должна создать надежную структуру управления кредитными рисками, которым она подвергается со стороны своих участников, а также кредитными рисками, вызванными ее платежными, клиринговыми и расчетными процессами. Кредитный риск может возникнуть из текущих рисков и/или потенциальных будущих рисков.	
4.1.1. Каковы механизмы ИФР по управлению кредитными рисками, включая текущие и потенциальные риски, создаваемые ее участниками и ее платежными, клиринговыми и расчетными процессами?	
4.1.2. Как часто проводится пересмотр механизмов с учетом отражения изменений конъюнктуры, рыночной практики и новых продуктов?	

Ключевое соображение 2. ИФР должна выявлять источники кредитного риска, постоянно проводить количественную оценку и мониторинг кредитных рисков и использовать надлежащие механизмы управления риском для контроля этих рисков.		
4.2.1. Каким образом ИФР выявляет источники кредитного риска? Каковы источники кредитного риска, выявленные ИФР?		
4.2.2. Каким образом ИФР измеряет и проводит мониторинг кредитных рисков? Как часто ИФР производит переоценку рисков? Насколько актуальна информация?		
4.2.3. Какие механизмы ИФР используют для контроля выявленных источников кредитного риска (например, предложение механизма валовых расчетов в реальном времени или расчетов «поставка против платежа», ограничение чистого дебета или внутридневного кредита, установление лимитов концентрации или переоценка позиций на основе текущих рыночных цен на ежедневной или среднесуточной основе)? Таким образом ИФР измеряет результативность этих инструментов?		
Ключевое соображение 3. Платежная система или СРЦБ должна с высокой степенью определенности покрывать свои текущие и, если они существуют, потенциальные будущие риски, со стороны каждого участника, используя залоговое обеспечение и других аналогичные финансовые ресурсы (см. Принцип 5 о залоговом обеспечении). Что касается систем отложенных нетто-расчетов (систем DNS) или систем расчетов по ценным бумагам на DNS-основе, в них отсутствует гарантia расчета, но если их участники сталкиваются с кредитными рисками, связанными с платежными, клиринговыми и расчетными процессами, такие ИФР должны иметь как минимум достаточно ресурсов для покрытия рисков со стороны двух участников и их аффилированных компаний, которые могли бы вызвать возникновение наибольшего совокупного кредитного риска в системе.		
Покрытие риска каждого участника		
4.3.1. Каким образом платежная система или СРЦБ покрывает свои текущие и, при их наличии, потенциальные будущие риски, создаваемые каждым из участников? Каков состав финансовых ресурсов, используемых ИФР для покрытия таких рисков? В какой степени финансовые ресурсы подлежат оценке?		

4.3.2. В какой степени финансовые ресурсы покрывают текущие и потенциальные будущие риски платежной системы или СРЦБ в полном объеме и с высокой степенью уверенности? Как часто платежная система или СРЦБ оценивает достаточность своих финансовых ресурсов?	Для платежных систем с отсроченными нептто-расчетами, где не существует гарантин расчета		
4.3.3. Если платежная система или СРЦБ является системой с отсроченными нептто-расчетами, где не существует гарантин расчета, подвержены ли ее участники кредитным рискам, создаваемым их платежными, клиринговыми и расчетными процессами? Если в системе существуют кредитные риски, то каким образом система проводит мониторинг и измерение этих рисков?	4.3.4. Если платежная система или СРЦБ является системой с отсроченными нептто-расчетами, где не существует гарантин расчета, но имеются кредитные риски среди ее участников, в какой степени финансовые ресурсы платежной системы или СРЦБ покрывают, по меньшей мере, невыполнение обязательств двух участников и их аффилированных компаний, способных вызвать наибольшего совокупного кредитного риска в системе?		
	Ключевое сопротивление 4.		
	ИФР должна определять точные правила и процедуры полного покрытия кредитных потерь, которые она может понести в результате отдельного невыполнения обязательств или сочетания невыполнений ее участниками обязательств перед ИФР. Эти правила и процедуры должны определять таким образом будущее распределение непокрытые кредитные потери, включая возврат средств, заимствованных ИФР у провайдеров ликвидности. Кроме того, эти правила и процедуры должны описывать процесс пополнения ИФР финансовых ресурсов, которые ИФР может использовать в случае стрессового события, чтобы ИФР могла продолжать безопасно и надежно функционировать.	Распределение кредитных потерь	
	4.4.1. Каким образом правила и процедуры ИФР в явной форме регулируют любые потери по кредиту, которые она несет в результате отдельного невыполнения обязательств или сочетания невыполнений ее участниками обязательств перед ИФР? Каким образом правила и процедуры ИФР регулируют распределение потенциальных непокрытых потерь по кредиту и в каком порядке, включая возмещение средств, заимствованных ИФР у провайдеров ликвидности?	Пополнение финансовых ресурсов	

4.4.2. Каковы правила и процедуры ИФР, регулирующие пополнение финансовых ресурсов, истощенных в результате стрессового события?	
<b>Комментарий/рекомендации</b>	<b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5,4,3,2,1)</b>
<p><b>Принцип 5: Залоговое обеспечение.</b></p> <p>ИФР, нуждающаяся в залоговом обеспечении для управления своим кредитным риском и кредитными рисками своих участников, должна принимать залоговое обеспечение, имеющее низкие риски ликвидности, кредитный и рыночный риски. Кроме того, ИФР должна устанавливать и применять достаточно консервативные «стрижки» и лимиты концентрации.</p>	
<b>Описание</b>	<b>Оценка</b>
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>	<b>Оценка ИФР</b>
Ключевое соображение 1. ИФР должна ограничивать активы, которые она, как правило, принимает в качестве залогового обеспечения, активами с низким кредитным и рыночным риском и риском ликвидности.	Оценка НБКР
5.1.1. Каким образом ИФР определяет, принимаем ли конкретный актив в качестве залогового обеспечения, включая залоговое обеспечение, принимаемое на исключительной основе? Каким образом ИФР определяет, что является исключительной основой? Как часто ИФР корректирует эти определения? Как часто ИФР принимает залоговое обеспечение на исключительной основе, и применяет ли она лимиты при принятии такого залогового обеспечения?	
5.1.2. Каким образом ИФР проводит мониторинг зарегистрированного юридического лица залогового обеспечения для обеспечения его соответствия примененным к принятию залогового обеспечения критериям?	
5.1.3. Каким образом ИФР выявляет и смягчает возможный специфический риск обратной корреляции, например, посредством применения лимитов к принимаемому юридическому залоговому обеспечению (включая лимиты концентрации залогового обеспечения)?	

Ключевое соображение 2. ИФР должна установить приоритетные методы оценки и определять систему «стрижек», которые регулярно подвергаются проверке и учитывают стрессовые рыночные ситуации.	Практика оценки		
5.2.1. Как часто ИФР проводит переоценку стоимости залогового обеспечения относительно рыночной стоимости, и выполняется ли это, по меньшей мере, ежедневно?			
5.2.2. В какой степени ИФР уполномочена самостоятельно оценивать активы, если рыночные цены не отражают их реальную стоимость?			
5.2.3. Каким образом ИФР определяет «стрижку»?			
5.2.4. Каким образом ИФР тестирует достаточность «стрижек» и валидирует процедуры «стрижки», в том числе в отношении потенциального снижения стоимости активов при стрессовых рыночных ситуациях, предусматривающих ликвидацию залогового обеспечения? Как часто ИФР выполняет данный тест?			
Ключевое соображение 3. Для уменьшения потребности в проктических корректировках, ИФР должна установить стабильные и консервативные «стрижки», учитывающие периоды стрессовых рыночных ситуаций, насколько это практически разумно и возможно.			
5.3.1. Каким образом ИФР выявляет и оценивает потенциальную проницаемость калибровки «стрижек»? Каким образом ИФР учитывает снижение необходимости проктических корректировок, например, посредством включения периодов стрессовых рыночных ситуаций в ходе калибровки «стрижки»?			
Ключевое соображение 4. ИФР должна избегать концентрации определенных активов, когда это может существенно снизить возможность быстро ликвидировать такие активы без существенных неблагоприятных последствий для цен.			
5.4.1. Какова политика ИФР по выявлению и избежанию концентрации определенных активов с целью ограничить потенциальное неблагоприятное влияние на цену при ликвидации? Какие факторы (например, неблагоприятное влияние на цену или рыночные условия) принимаются во внимание при определении этой политики?			

5.4.2. Каким образом ИФР проводит пересмотр и оценку политики концентрации и практики по определению адекватности? Как часто ИФР проводит пересмотр и оценку этой политики и практики?	<p><i>Ключевое соображение 5.</i></p> <p>ИФР, принимающая трансграничное залоговое обеспечение, должна смягчать риски, связанные с его использованием, и обеспечивать возможность его своевременного использования.</p>		
5.5.1. Каковы юридические, операционные, рыночные и другие риски, которым подвергается ИФР, принимая трансграничное залоговое обеспечение? Каким образом ИФР смягчает эти риски?			
5.5.2. Каким образом ИФР обеспечивает возможность своевременного использования трансграничного залогового обеспечения?			
Ключевое сопротивление 6.			
ИФР должна использовать хорошо организованную и обладающую операционной гибкостью систему управления залоговым обеспечением.			
Система управления залоговым обеспечением			
5.6.1. Каковы основные характеристики применяемой ИФР системы управления залоговым обеспечением?			
5.6.2. Каким образом, и в какой степени ИФР отслеживает повторное использование залогового обеспечения и свои права на предоставленное залоговое обеспечение?			
Операционная гибкость			
5.6.3. Каким образом, и в какой степени применяется ИФР система управления залоговым обеспечением учитывает изменения при проведении текущего мониторинга и управлении залоговым обеспечением?			
5.6.4. В какой степени система управления залоговым обеспечением обеспечивает непрерывность деятельности, даже в период рыночного стресса?			
<b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5.4.3.2.1)</b>			
<b>Комментарии/рекомендации</b>			

<p><b>Принцип 7. Риск ликвидности.</b></p> <p>ИФР должна эффективно оценивать, контролировать и управлять своим риском ликвидности. ИФР должна иметь достаточные ликвидные ресурсы во всех необходимых валютах для осуществления однодневных расчетов, если необходимо, расчетов в течение операционного дня и многодневных расчетов по платежным обязательствам с высокой степенью надежности в рамках широкого спектра возможных стрессовых сценариев, включая, но не ограничиваясь этим, невыполнение обязательств участником и его аффилированными компаниями, которое могло бы вызвать возможновение наибольшего совокупного обязательства по ликвидности ИФР в экстремальной, но возможной рыночной ситуации.</p>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">ПС •</td><td style="text-align: center;">ЦДЦБ •</td><td style="text-align: center;">СРЦБ •</td></tr> </table>			ПС •	ЦДЦБ •	СРЦБ •
ПС •	ЦДЦБ •	СРЦБ •				
Описание	Оценка ИФР	Оценка НБКР				
<p><b>Оценочные ключевые соображения:</b></p>						
<p><i>Ключевое соображение 1.</i></p> <p>ИФР должна иметь надежную систему управления рисками ликвидности, которым она подвергается со стороны участников, расчетных банков, агентов nostro, банков-депозитариев, источников ликвидности и других организаций.</p>	<p>7.1. Каков применяемый ИФР механизм для управления риском ликвидности во всех соответствующих валютах, которым она подвергается со стороны своих участников, расчетных банков, агентов nostro, банков-депозитариев, источников ликвидности и других организаций?</p>	<p>7.1.2. Каковы характер и размер потребностей ИФР в ликвидности, связанных с источниками риска ликвидности, возникающего у ИФР во всех соответствующих валютах?</p>	<p>7.1.3. Каким образом ИФР учитывает потенциальный совокупный риск ликвидности, создаваемый отдельной организацией и ее аффилированными компаниями, играющими различные роли по отношению к ИФР?</p>			
<p><i>Ключевое соображение 2.</i></p> <p>ИФР должна иметь эффективные операционные и аналитические средства постоянных и сезонных выявлений, оценки и мониторинга своих расчетных и финансовых потоков, включая ис-пользование ликвидности в течение операционного дня.</p>						

7.2.1. Какие операционные и аналитические средства использует ИФР для выявления, оценки и мониторинга расчетных и финансовых потоков?		
7.2.2. Каким образом ИФР применяет эти средства для выявления, оценки и мониторинга своих расчетных и финансовых потоков на непрерывной и своевременной основе, включая использование ликвидности в течение операционного дня?	<p><i>Ключевое сопротивление 3.</i></p> <p>Платежная система или СРЦБ, в том числе использующая механизм отсроченных нетто-расчетов, должна поддерживать достаточно ликвидные ресурсы в соответствующих валидатах для проведения расчетов день в день, а при необходимости также внутридневного или многодневного расчета по платежным обязательствам с высокой степенью определенности в рамках широкого спектра возможных стресс-сценариев, которые должны включать, не ограничиваясь этим, невыполнение обязательств участником и его аффилированными компаниями, способное привести к возникновению наибольшего платежного обязательства в экстремальной, но возможной рыночной ситуации.</p>	<p>7.3.1. Каким образом платежная система или СРЦБ определяет сумму ликвидных ресурсов во всех соответствующих валидатах для проведения расчетов по платежным обязательствам день в день, и, при необходимости, также внутридневного и многодневного расчета? Какие потенциальные стрессовые сценарии (включая, но не ограничиваясь дефолтом участника и его аффилированных компаний, способным создать наибольшее совокупное платежное обязательство, в экстремальных, но возможных рыночных ситуациях) использует платежная система или СРЦБ для создания данного определения?</p> <p>7.3.2. Каков расчетный размер дефицита ликвидности в каждой валюте, требующий покрытия платежной системой или СРЦБ?</p>

Ключевое соображение 5.		
В целях выполнения требования о минимальных ресурсах ликвидности отвечающие требованиям ресурсы ликвидности ИФР в каждой валюте состоят из денежных депозитов в центральном банке - эмитенте и кредитоспособных коммерческих банках, выделенных кредитных линий, выданных валютных спотов и подтвержденных РЕПО, а также высоколиквидного запасового обеспечения, в депозитарии и инвестициях, которые являются легко доступными и быстро конвертируемые в наличные денежные средства в зависимости от заранее заключенных и высоконадежных соглашений о финансировании, даже в экстремальной, но возможной рыночной ситуации. Если ИФР имеет доступ к обычному кредиту в центральном банке-эмитенте, ИФР может считать такой доступ частью минимальных требований по расширению имеющегося запасового обеспечения, которое должно быть пригодно для залога в соответствующем центральном банке (и заключения других соответствующих сделок с центральным банком). Все подобные ресурсы должны быть доступны при необходимости.		
Размер и состав разрешенных ликвидных ресурсов		
7.5.1. Каков размер и состав квалифициционных ликвидных ресурсов ИФР в каждой валюте, находящихся у ИФР? Каким образом, и в какой срок эти ликвидные ресурсы могут быть доступны к использованию ИФР?		
Доступность и покрытие квалифициационных ликвидных ресурсов		
7.5.2. Какие согласованные механизмы финансирования использует ИФР для перевода залогового обеспечения с возможностью немедленного использования и инвестиций в денежные средства? Каким образом ИФР определила, что данные механизмы будут высоконадежны в экстремальных, но вероятных рыночных условиях? Выявила ли ИФР какие-либо потенциальные препятствия для доступа к своим ликвидным ресурсам?		
7.5.3. Если ИФР на регулярной основе имеет доступ к кредиту в центральном банке-эмитенте, какова возможность ИФР по получению займа в целях соответствия требованию о минимальных ликвидных ресурсах в этой валюте?		
7.5.4. В какой степени размер и доступность квалифициационных ликвидных ресурсов ИФР соответствует установленному требованию о минимальных ликвидных ресурсах в каждой валюте для проведения своевременных расчетов по платежным обязательствам?		

Ключевое соображение 6.	ИФР может дополнять свои отвечающие требованиям ликвидные ресурсы другими видами ликвидных ресурсов. В этом случае эти ликвидные ресурсы должны быть в форме активов, вероятно, использующихся спросом или допустимых в качестве залогового обеспечения для кредитных линий, словов или РЕПО на индивидуальной основе вследствие невыполнения обязательств, даже если это не может быть с большей вероятностью заранее определено или гарантировано в экстремальных рыночных условиях. Даже если ИФР не имеет доступа к получению обычного кредита в центральном банке, она должна учитывать, какое залоговое обеспечение обычно применяется соответствующим центральным банком, поскольку такие активы могут с большей вероятностью быть более ликвидными в стрессовой ситуации. ИФР не должна полагаться на доступность экстренного кредита в центральном банке, планируя ликвидность.		
Размер и состав дополнительных ликвидных ресурсов	7.6.1. Каков размер и состав дополнительных ликвидных ресурсов, доступных для ИФР?	Доступность дополнительных ликвидных ресурсов	7.6.2. Каким образом и на каком основании ИФР определяет, что активы будут легко реализуемы или приемлемы в качестве залогового обеспечения при получении соответствующей валюты, даже если это не может быть надежным образом предварительно установлено и гарантировано в экстремальных рыночных условиях?
	7.6.3. Какая часть этих дополнительных активов квалифицируется как потенциальное залоговое обеспечение в соответствующем центральном банке?		7.6.4. В каких обстоятельствах ИФР могла бы использовать свои дополнительные ликвидные ресурсы до или помимо использования квалификационных ликвидных ресурсов?
			7.6.5. В какой степени размер и доступность дополнительных ликвидных ресурсов ИФР, совместно с квалификационными ликвидными ресурсами, отвечают потребностям в ликвидности, выявленным в ходе используемой ИФР программы стресс-тестирования для определения адекватности ликвидных ресурсов (см. Ключевое соображение 9.)?

Ключевое соображение 7.		
ИФР должна обеспечивать высокую степень определенности за счет проведения тщательного предварительного обследования, чтобы убедиться в том, что каждый источник минимальных необходимых ликвидных ресурсов, ответающих требованиям, будь то участник ИФР или третья сторона, располагает достаточной информацией, необходимой для понимания сопутствующих рисков ликвидности и управления ими, а также что она имеет возможность выполнять принятие на себя обязательства. Если это существуето для оценки надежности источника ликвидности в определенной валюте, следует учитывать возможность получения источником ликвидности кредита в центральном банке-эмитенте. ИФР должна регулярно тестировать свои процедуры доступности ресурсов ликвидности, имеющихся у источника ликвидности.		
Приложение источников ликвидности		
7.7.1. Привлекает ли ИФР источники ликвидности для соответствия минимальным требуемым квалификационным ресурсам ликвидности? Кто является источниками ликвидности ИФР? Каким образом, и на каком основании ИФР определяет, что каждый из источников ликвидности обладает достаточной информацией для понимания и управления своим сопутствующим риском ликвидности в каждой соответствующей валюте на непрерывной основе, в том числе в стрессовом состоянии?		
Надежность источников ликвидности		
7.7.2. Каким образом ИФР определяет, что каждый из источников ликвидности имеет возможность выполнять требования, предусмотренные его обязательствами, во всех соответствующих валютах на непрерывной основе?		
7.7.3. Каким образом ИФР учитывает потенциальный доступ источника ликвидности к кредиту в центральном банке-эмитенте?		
7.7.4. Каким образом ИФР регулярно тестирует своевременность и надежность собственных процедур оценки своих ликвидных ресурсов у источника ликвидности?		
Ключевое соображение 8:		
ИФР имеющая доступ к счетам в центральном банке, его платежным услугам или услугам по ценным бумагам, должна пользоваться этими услугами, когда это возможно, для расширения возможностей управления своим риском ликвидности.		

7.8.1. В какой степени в настоящее время ИФР имеет доступ или имеет ли ИФР право на получение доступа к счетам, платежным услугам или услугам, связанным с ценными бумагами, в каждом соответствующем центральном банке, которые могут использоваться его для проведения платежей и расчетов, а также для управления риском ликвидности в каждой соответствующей валюте?			
7.8.2. В какой степени ИФР использует каждого из перечисленных услуг в каждом соответствующем центральном банке для проведения платежей и расчетов и для управления риском ликвидности в каждой соответствующей валюте?			
7.8.3. Если ИФР пользуется иными услугами, чем оказываемые соответствующими центральными банками, в какой степени ИФР проанализировала потенциал для повышения качества управления риском ликвидности путем расширения ее использования услуг центрального банка?			
7.8.4. Какие (если имеются) практические и другие соображения по расширению использования услуг соответствующего центрального банка были определены ИФР?			
<p><b>Ключевое соображение 9:</b>  <b>ИФР должна определять объем и регулярно тестируировать достаточность своих ликвидных ресурсов с помощью строгих стресс-тестов. ИФР должна иметь четкие процедуры отчетности перед органами соответствующими органами ИФР, принимающими решения, и использовать результаты для оценки адекватности и корректировки своей системы управления риском ликвидности.</b>  <b>При проведении стресс-тестирования ИФР должна учитывать широкий спектр стресс-сценариев. Сценарии должны предусматривать соответствующие пиковье значения исторической волатильности цен, изменения других рыночных факторов, таких как ценовые дегернианты и кризисные доходы, множественные случаи дефолта за различные периоды времени, одновременное давление на рынках финансирования и активов, а также ряд перспективных стресс-сценариев в разнообразных экстремальных, но вероятных рыночных условиях. Сценарии должны учитывать структуру и деятельность ИФР, включая все организации, представляющие существенный риск ликвидности для ИФР (например, расчетные банки, агенты ностро, провайдеры ликвидности и связанные ИФР), и, в соответствующих случаях, покрывать многоэтапный период. Во всех случаях ИФР должна документально обосновать рациональную основу и иметь соответствующие механизмы управления, регулирующие величину и вид поддерживаемых ею общих ликвидных ресурсов.</b></p> <p><b>Программа стресс-тестирования</b></p>			

7.9.1. Каким образом ИФР применяет стресс-тестирование для определения объема и проверки достаточности своих ликвидных ресурсов в каждой валюте? Как часто ИФР проводит стресс-тестирование своих ликвидных ресурсов?	
7.9.2. Каков процесс отчетности о текущих результатах стресс-тестов по ликвидности ИФР перед органами принятия решений ИФР в целях обеспечения их своевременной оценки и коррекции размера и состава ресурсов ликвидности ИФР и ее системы управления риском ликвидности?	
<b>Сценарии стресс-тестирования</b>	
7.9.3. Какие сценарии используются в стресс-тестах и в какой степени они предусматривают сочтание пиковых значений исторической волатильности цен за определенный период, изменений других рыночных факторов, таких как ценовые дегерминанты и криевые доходности, множественные случаи дефолта за различные промежутки времени, одновременное давление на рынки финансовых активов, а также ряд перспективных стресс-сценариев в разнообразных экстремальных, но вероятных рыночных условиях?	
7.9.4. В какой степени сценарии и стресс-тесты учитывают конкретные платежные и расчетные структуры ИФР (например, валовые платежи в реальном времени или отсроченные платежи на нет-то-основе; с гарантней расчета или без; модель «поставка против платежа» 1, 2 или 3 для СРЦБ), а также риск ликвидности, который несет непосредственно ИФР, ее участники или совместно?	
7.9.5. В какой степени сценарии и стресс-тесты учитывают характер и размер потребностей в ликвидности и сопутствующих источников риска ликвидности, возникающие у ИФР, для своевременного выполнении ею платежных обязательств, включая возможность того, что отдельные организации и их аффилированные компании могут выступать в нескольких ролях по отношению к ИФР?	
<b>Пересмотр и валидация</b>	
7.9.6. Как часто ИФР оценивает результативность и соответствие допущений и параметров стресс-тестирования? Каким образом применяется ИФР программа стресс-тестирования учитывает различные условия, например неожиданное существенное повышение позиций и волатильности цен, концентрацию позиций, изменения в рыночной ликвидности и модели риска, включая изменения параметров?	
7.9.7. Каким образом ИФР проводит валидацию своей модели управления рисками? Как часто она проводится валидацию?	

<p>7.9.8. В каком документе ИФР и в каком объеме обоснована рациональная основа и соответствующие механизмы управления, регулирующие величину и виды поддерживаемых ею общих ликвидных ресурсов?</p> <p><i>Ключевое сопротяжение 10:</i></p> <p>ИФР должна иметь четкие правила и процедуры, позволяющие ИФР своевременно осуществлять расчеты по платежным обязательствам в день заключения сделки, а при необходимости в течение операционного дня или многообразные расчеты после отдельного или совместного невыполнения обязательств ее участниками. Эти правила и процедуры должны учитывать непредусмотренный и потенциально не покрытый дефицит ликвидности и должны стремиться избегать изменения условий, отмены или задержки расчетов по платежным обязательствам в день заключения сделки. Кроме того, эти правила и процедуры должны определять процесс пополнения ИФР ресурсов ликвидности, которые она может использовать при возникновении стресса, чтобы продолжать безопасное и надежное функционирование.</p> <p><i>Расчет в день сделки</i></p>	<p>7.10.1. Каким образом правила и процедуры позволяют ИФР своевременно осуществлять расчеты по платежным обязательствам в случае отдельного или совместного невыполнения обязательств ее участниками?</p> <p>7.10.2. Каким образом правила и процедуры ИФР регулируют непредусмотренный и потенциальный непокрытый дефицит ликвидности и предотвращение закрытия позиции, отзыва или задержки расчета по платежным обязательствам в день сделки?</p> <p><i>Пополнение ресурсов ликвидности</i></p> <p>7.10.3. Каким образом правила и процедуры ИФР позволяют пополнять ресурсы ликвидности, задействованные в ходе стрессового события?</p>
	<p><i>Итоговая оценка выполнения ПиФР (5,4,3,2,1)</i></p> <p><i>Комментарии/рекомендации</i></p>

Описание	Оценка ИФР	Оценка НБКР
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>		
<i>Ключевое соображение 1.</i> <i>Правила и процедуры ИФР должны точно определять момент, когда расчеты завершены.</i>		
<i>Момент завершенности расчета</i>		
8.1. В какой момент расчет по платежу, поручению о переводе или другому обязательству считается окончательным, т.е. безотзывным и безусловным? Определен ли документально момент завершенности расчета? Каким образом и кому раскрывается данная информация?		
8.1.2. Каким образом правовая основа и правила ИФР, включая применимые законы о несостоятельности, определяют исполнение платежа, поручения о переводе или другого обязательства между ИФР и ее участниками, или между участниками?		
8.1.3. Каким образом ИФР демонстрирует наличие высокой степени правовой определенности в том, что завершенность будет достигнута во всех соответствующих юрисдикциях (например, посредством получения обоснованного юридического заключения)?		
<i>Завершенность при наличии связей</i>		
8.1.4. Каким образом ИФР обеспечивает завершенность расчета при наличии связей с другими ИФР?		
а. Если это СРЦБ, каким образом достигается единство в завершенности между СРЦБ и, в соответствующих случаях, системой крупных платежей, где производится расчет по денежной составляющей?		

Ключевое соображение 2.		
ИФР должна производить окончателльный расчет не позднее окончания дня зачисления платежа, предпочтительно - в течение операционного дня или в режиме реального времени, для снижения расчетного риска. Система крупных платежей или СРЦБ должна рассматривать возможность использования системы валовых расчетов в режиме реального времени или мультипакетной обработки в течение расчетного дня.		
Окончателльный расчет в дату валидирования		
8.2.1. Позволяет ли структура ИФР проведение окончателльного расчета в дату валидирования (или расчет в день сделки)? Каким образом ИФР обеспечивает проведение окончателльного расчета не позднее завершения запланированной даты валидирования?		
8.2.2. Происходили ли в ИФР случаи переноса окончателльного расчета на следующий рабочий день, не предусмотренные ее правилами, процедурами и договорами? Если да, при каких обстоятельствах? Если перенос был результатом действия ИФР, какие шаги были предприняты для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем?		
Окончателльный расчет в течение дня и в режиме реального времени		
8.2.3. Обеспечивает ли ИФР окончателльный расчет в течение дня и в режиме реального времени? Если да, то каким образом? Каким образом участники информируются о том, что окончателльный расчет произведен?		
8.2.4. Если расчет выполняется посредством мультипакетной обработки, каков интервал проведения пакетов и в течение какого времени они обрабатываются? Что происходит, если участник не располагает достаточными средствами или ценными бумагами к моменту расчета? Включаются ли транзакции в следующий пакет? Если да, каков статус таких транзакций, и в какой момент наступает их завершенность?		
8.2.5. Если расчеты в течение дня или в режиме реального времени не производятся, рассматривается ли система крупных платежей или СРЦБ возможность внедрения одного из этих режимов?		
Ключевое соображение 3.		
ИФР должна точно определять момент, после которого непроведенные платежи, невыполненные платежные поручения или другие обязательства не подлежат отзыву участников.		

8.3.1. Каким образом ИФР определяет момент, после которого непроведенные платежи, невыполненные платежные поручения или другие обязательства не могут быть отозваны участником? Каким образом ИФР запрещает односторонний отзыв акцептованных, но не исполненных платежей, распоряжений о переводе и обязательств после этого момента?			
8.3.2. При каких обстоятельствах поручение или обязательство, акцептованное системой к расчету, все же может быть отозвано (например, распоряжения, поставленные в очередь)? Каким образом может быть отозвано? Кто вправе отозвать непроведенный платеж или невыполненные платежные поручение?			
8.3.3. При каких условиях ИФР допускает исключение и продления предельного срока отзыва?			
8.3.4. В каких документах ИФР определяет данную информацию? Каким образом и кому раскрывается данная информация?			
<b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5.4.3.2.1)</b>			
<i>Комментарии/рекомендации</i>			
<b>Признак 9. Денежные расчеты.</b> <b>ИФР должна осуществлять денежные расчеты в средствах центрального банка, если это практически возможно и такие средства имеются. Если средства центрального банка не используются, ИФР должна минимизировать и строго контролировать кредитные риски и риски ликвидности, вызванные использованием средств коммерческих банков.</b>			
	<input type="checkbox"/> ПС •	<input type="checkbox"/> ЩДЦБ •	<input type="checkbox"/> СРЦБ •
<i>Описание</i>			
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>			
<i>Ключевое соображение 1.</i> Во избежание кредитного риска и риска ликвидности ИФР должна проводить денежные расчеты в деньгах центрального банка, когда это возможно и такие средства имеются.	<b>Оценка ИФР</b>	<b>Оценка НБКР</b>	
9.1.1. Каким образом ИФР проводит денежные расчеты? Если ИФР проводит мультивалютные расчеты, каким образом ИФР осуществляет денежный расчет в каждой валюте?			
9.1.2. Если ИФР не производит расчеты в деньгах центрального банка, то почему?			

Ключевое соображение 2. Если деньги центрального банка не используются, ИФР должна проводить денежные расчеты, используя расчетный актив, отличающийся низким кредитным риском или риском ликвидности или его не имеющий.	9.2.1. Если деньги центрального банка не используются, каким образом ИФР оценивает кредитный риск и риск ликвидности расчетных активов, используемых для денежных расчетов?	
9.2.2. Если ИФР производит расчеты в деньгах коммерческого банка, каким образом ИФР выбирает расчетные банки? Каковы особые критерии выбора, применимые ИФР?	Ключевое соображение 3. Если ИФР производит расчеты в деньгах коммерческого банка, она должна контролировать, управлять и ограничивать кредитные риски и риски ликвидности, возникающие со стороны коммерческих расчетных банков. В частности, ИФР должна установить для своих расчетных банков строгих критерии, учитывающие, в частности, порядок регулирования и надзора за их деятельность, кредитоспособность, капитализацию, доступ к ликвидности и операционную надежность, и контролировать соблюдение этих критерий. ИФР также должна осуществлять мониторинг и управление концентрацией кредитных рисков и рисков ликвидности коммерческих расчетных банков.	
9.3.1. Каким образом ИФР проводит мониторинг соблюдения критерий, применимых к расчетным банкам и касающихся их выбора? Например, каким образом ИФР оценивает регулирование и надзор за их деятельность, их кредитоспособность, капитализацию, доступ к ликвидности и операционную надежность?	9.3.2. Каким образом ИФР управляет и ограничивает свой кредитный риск и риск ликвидности, создаваемый коммерческими расчетными банками? Каким образом ИФР проводит мониторинг и управляет концентрацией кредитного риска и риска ликвидности, связанного с этими банками?	
9.3.3. Каким образом ИФР оценивает свои потенциальные убытки и дефицит ликвидности, а также потенциальные убытки и дефицит ликвидности своих участников в случае неплатежеспособности крупнейшего расчетного банка?	Ключевое соображение 4. Если ИФР проводит денежные расчеты по собственным книзам, она должна минимизировать и строго контролировать свои кредитные риски и риски ликвидности.	

9.4.1. Если ИФР проводит денежные расчеты по своим книгам, каким образом она минимизирует и строго контролирует свой кредитный риск и риск ликвидности?	Ключевое сопротивление 5. Юридические соглашения ИФР с расчетными банками должны четко устанавливать, когда именно проводятся переводы по книгам отдельных расчетных банков, что переводы являются окончательными после выполнения, а также что полученные средства по возможности должны переноситься как можно быстрее, минимум до конца дня, а в идеальном случае - в течение операционного дня, чтобы обеспечить ИФР и ее участникам возможность управления кредитными рисками и рисками ликвидности.				
9.5.1. Устанавливают ли юридические договоренности ИФР с расчетными банками, что при осуществлении переводов становятся окончательными при их исполнении и что полученные средства могут быть перенесены?					
9.5.2. Переводятся ли полученные средства не позднее окончания дня? Если нет, то почему? Переводятся ли они в течение дня? Если нет, то почему?					
	<b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5.4.3.2.1)</b>				
<i>Комментарии/рекомендации</i>					
<b>Принцип 10. Фактическая поставка.</b> ИФР должна четко определять свои обязательства по поставке реальных инструментов или товаров, а также выявлять, контролировать и управлять рисками, связанными с фактической поставкой.					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;">ПС •</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">ЦДЦБ •</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">СРЦБ •</td> </tr> </table>			ПС •	ЦДЦБ •	СРЦБ •
ПС •	ЦДЦБ •	СРЦБ •			
<b>Описание</b>					
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>					
Ключевое сопротивление 1. Правила ИФР должны точно определять ее обязательства по фактической поставке инструментов и товаров.					
10.1.1. Какие классы активов ИФР принимает для фактической поставки?					
	<b>Оценка ИФР</b>	<b>Оценка НБКР</b>			

10.1.2. Каким образом ИФР определяет свои обязательства и обязанности в отношении поставки физических инструментов и товаров? Каким образом данные обязанности определены и закреплены документально? Кому раскрываются эти документы?			
10.1.3. Каким образом ИФР обеспечивает понимание участниками их обязательств и процедур осуществления фактической поставки?			
<b>Ключевое соображение 2.</b> ИФР должна выявлять, контролировать и управлять рисками и издержками, связанными с хранением и фактической поставкой физических инструментов или товаров.			
10.2.1. Каким образом ИФР выявляет риски и издержки, связанные с хранением и поставкой физических инструментов или товаров? Какие риски и издержки вывила ИФР?			
10.2.2. Какие процессы, процедуры и методы контроля использует ИФР для мониторинга и управления выявленными рисками и издержками, связанными с хранением и поставкой физических инструментов или товаров?			
10.2.3. Если ИФР может объединить участников, имеющих обязательства по поставке, с участниками-получателями товаров, при каких обстоятельствах это возможно, и каковы сопутствующие правила и процедуры? Четко ли отражены юридические обязательства по поставке в правилах и сопутствующих договорах?			
10.2.4. Каким образом ИФР проводит мониторинг предпочтений ее участников по поставке, и, если это целесообразно, обеспечивает наличие у участников необходимых систем и ресурсов для исполнения их обязательств по фактической поставке?			
<b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5,4,3,2,1)</b>			
<i>Комментарии/рекомендации</i>			
<b>Принцип 11. Центральные депозитарии ценных бумаг.</b>			
ЦДЦБ должен определять правила и процедуры, позволяющие обеспечивать безопасность, минимизировать и осуществлять управление рисками, связанными с хранением и передачей ценных бумаг. ЦДЦБ должен хранить ценные бумаги в иммобилизованной или дематериализованной форме для их бездокументарной передачи.			
<i>Описание</i>	<input type="checkbox"/> ПС •	<input type="checkbox"/> ЦДЦБ •	<input type="checkbox"/> СРЦБ •

Оценочные ключевые соображения:	Оценка ИФР	Оценка НБКР
<i>Ключевое соображение 1.</i> ЦДЦБ должен иметь надлежащие правила, процедуры и средства контроля, в том числе на-дежные методы учета, позволяющие защищать права эмитентов и держателей ценных бумаг, противодействовать несанкционированному созданию или удалению ценных бумаг и проводить периодического и как минимум ежедневного сверку эмиссий ценных бумаг, которые в нем находятся.		
<i>Захист права эмитентов и владельцев ценных бумаг</i>		
11.1.1. Каким образом права эмитентов и владельцев ценных бумаг защищены применяемыми ЦДЦБ правилами, процедурами и методами контроля?		
11.1.2. Каким образом применяются ЦДЦБ правила, процедуры и методы контроля обеспечивают, чтобы ценные бумаги, которыми он владеет от имени участников, соответствующим образом учитываются в его книгах и были защищены от рисков, связанных с другими услугами, оказываемыми ЦДЦБ?		
11.1.3. Каким образом ЦДЦБ обеспечивает наличие надежной практики бухгалтерского учета? Проверяется ли в ходе аудита наличие достаточного количества ценных бумаг для реализации прав клиентов? Как часто проводятся комплексный аудит для экспертизы процедур и методов внутреннего контроля, используемых для обеспечения сохранности ценных бумаг?		
<i>Предотвращение несанкционированного создания или исключения ценных бумаг</i>		
11.1.4. Каковы внутренние процедуры ЦДЦБ, разрешающие создание и исключение ценных бумаг? Каковы методы внутреннего контроля ЦДЦБ, предотвращающие несанкционированное создание и исключение ценных бумаг?		
<i>Периодическая сверка выпусков ценных бумаг</i>		
11.1.5. Проводит ли ЦДЦБ периодическую (по меньшей мере, ежедневно) сверку общего количества находящихся у ЦДЦБ выпущенных ценных бумаг каждого эмитента (или его эмиссионного агента)? Каким образом ЦДЦБ обеспечивает, чтобы общее количество зарегистрированных ЦДЦБ ценных бумаг определенного выпуска равнялось количеству ценных бумаг, указываемых в книгах ЦДЦБ?		
11.1.6. Если ЦДЦБ не является официальным регистратором выпуска, учитываемого в его книгах, каким образом ЦДЦБ осуществляет сверку своих записей с записями официального регистратора?		

<b>Ключевое соображение 2.</b> ЦДЦБ должен запрещать наличие овердрафтов и дебетовых остатков на счетах ценных бумаг.			
11.2.1. Каким образом ЦДЦБ предотвращает овердрафт и возникновение дебетовых остатков на счетах ценных бумаг?			
<b>Ключевое соображение 3.</b> ЦДЦБ должен хранить ценные бумаги в иммобилизованный или дематериализованной форме для их передачи в бездокументарной форме. При необходимости ЦДЦБ должен создавать стимулы иммобилизации и дематериализации ценных бумаг.			
11.3.1. Выпускаются ли и учитываются ли ценные бумаги в дематериализованной форме? Какой процент ценных бумаг дематериализован, и какой процент от общего объема транзакций относится к этим ценным бумагам?			
11.3.2. Если ценные бумаги выпущены в виде физических свидетельств, возможно ли иммобилизовать их и допустить владение ими и их перевод в бездокументарной форме? Какой процент ценных бумаг иммобилизован, и какой процент от общего объема транзакций относится к этим ценным бумагам?			
11.3.3. Каким образом ЦДЦБ стимулирует (если такие стимулы применяются) иммобилизацию и дематериализацию ценных бумаг?			
<b>Ключевое соображение 4.</b> ЦДЦБ должен защищать активы от депозитарного риска с помощью надлежащих правил и процедур, не противоречащих его законодательной базе.			
11.4.1. Каким образом правила и процедуры ЦДЦБ защищают активы от депозитарного риска, включая риск убытков, вызванный допущенной ЦДЦБ небрежностью, неправомерным использованием активов, подлогом, незаконным, нечестивым управлением, неадекватным учетом или неспособностью защищать права участников на свои ценные бумаги?			
11.4.2. Каким образом ЦДЦБ определяет, что данные правила и процедуры не противоречат правовой основе?			
11.4.3. Какие другие методы (если такие имеются) использует ЦДЦБ для защиты участников от незаконного присвоения, уничтожения и кражи ценных бумаг (например, страхование и другие схемы компенсации)?			

	<p><b>Ключевое соображение 5.</b></p> <p>ЦДЦБ должен использовать надежную систему, обеспечивающую сегрегацию собственных активов и ценных бумаг ЦДЦБ от активов и ценных бумаг его участников. Если это не противоречит законодательной базе, ЦДЦБ должен операционно обеспечивать сегрегацию ценных бумаг, принадлежащих клиентам участников, в книгах участников и содействовать передаче активов клиентов.</p>
	<p>11.5.1. Какие механизмы сегрегации существуют у ЦДЦБ? Каким образом ЦДЦБ обеспечивает сегрегацию собственных активов ЦДЦБ и ценных бумаг его участников? Каким образом ЦДЦБ обеспечивает сегрегацию в ценных бумагах участников?</p>
	<p>11.5.2. Если это не противоречит правовой основе, каким образом ЦДЦБ технически обеспечивает сегрегацию ценных бумаг, принадлежащих клиентам участника, в книгах участника? Каким образом ЦДЦБ способствует переводу со счетов клиентов другим участникам?</p>
	<p><b>Ключевое соображение 6.</b></p> <p>ЦДЦБ должен выявлять, измерять, контролировать и управлять своими рисками по другим направлениям деятельности, которыми он может заниматься. Для исследования этих рисков может потребоваться использование дополнительных механизмов.</p>
	<p>11.6.1. Оказывает ли ЦДЦБ иные услуги помимо услуг ответственного хранения и администрации ценных бумаг и расчетов? Если да, то какие именно?</p>
	<p>11.6.2. Если ЦДЦБ оказывает иные услуги, помимо услуг ответственного хранения и администрации ценных бумаг и расчетов, каким образом он выявляет риски, создаваемые этими видами деятельности, включая потенциальный кредитный риск и риск ликвидности? Каким образом он измеряет, проводит мониторинг и управляет этими рисками, включая, при необходимости, юридическое разрешение услуг, отличных от услуг ответственного хранения и управления цennymi бумагами?</p>
	<p><i>Комментарии/рекомендации</i></p> <p><b>Принцип 12. Расчетные системы обмена на стоимость.</b></p> <p>Если ИФР осуществляет расчеты по сделкам, включающие расчеты по двум взаимосвязанным обязательствам (например, транзакции с ценностями бумагами или валютным сделкам), то она должна исключать риск принципала, приводя окончательные расчеты по одному обязательству после окончательных расчетов по другому обязательству.</p>
	<input type="checkbox"/> ГС • <input type="checkbox"/> ЦДЦБ • <input type="checkbox"/> СРЦБ • <input type="checkbox"/> <b>Описание</b>

Оценочные ключевые соображения:	Оценка ИФР	Оценка НБКР
<p><b>Ключевые соображение 1.</b>  <b>ИФР</b>, которая является расчетной системой обмена на стоимость, должна исключать риск принципала, обеспечивая проведение окончателных расчетов по одному обязательству, если и только если проведен окончателный расчет по взаимосвязанному с ним обязательству, независимо от того, проводит ли ИФР расчеты на основе брутто или нетто, а также от момента наступления завершенности.</p>		
<p>12.1.1. Каким образом юридическая, договорная, техническая база ИФР и ее система управления рисками обеспечивают, чтобы окончателный расчет по соответствующим финансовым инструментам исключал риск принципала? Какие процедуры обеспечивают, чтобы окончателный расчет по одному обязательству осуществляется только в случае проведения окончателного расчета по взаимосвязанному обязательству?</p>		
<p>12.1.2. Каким образом производится расчет по взаимосвязанным обязательствам – на валовой основе (делка за сделкой) или на основе нетто?</p>		
<p>12.1.3. Является ли завершенность расчета по взаимосвязанным обязательствам одновременной? Если нет, каков момент завершенности по обоим обязательствам? Минимизирован ли интервал времени между блокированием и окончателным расчетом по обоим обязательствам? Защищены ли заблокированные активы от требований третьих лиц?</p>		
<p><b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5.4.3.2, 1)</b></p>		
<p><i>Комментарии/рекомендации</i></p>		
<p><b>Принцип 13. Правила и процедуры, относящиеся к невыполнению обязательств участником.</b>  <b>ИФР</b> должна иметь эффективные и четко определенные правила и процедуры управления в случае невыполнения обязательства участником. Эти правила и процедуры должны быть разработаны, чтобы гарантировать, что ИФР может принять своевременные меры для снижения убытков и дефицита ликвидности и продолжить выполнять свои обязательства.</p>		
<p><input type="checkbox"/> ПС • <input type="checkbox"/> ЦДЦБ • <input type="checkbox"/> СРЦБ •</p>		
<p><i>Описание</i></p>		

Оценочное соображение:	Оценка ИФР	Оценка НБКР
Ключевое соображение 1. ИФР должна иметь правила и процедуры ликвидации последствий невыполнения обязательств, позволяющие ИФР продолжать выполнение своих обязательств в случае невыполнения обязательств участником и определяющие порядок пополнения ресурсов после выполнения обязательств.		
Правила и процедуры ликвидации последствий невыполнения обязательств		
13.1.1. Дают ли правила и процедуры ИФР четкое определение события дефолта (как финансового, так и операционного дефолта участника) и способу выявления дефолта? Как определяются эти события?		
13.1.2. Каким образом правила и процедуры ИФР регулируют следующие ключевые аспекты дефолта участника: а) действия, которые ИФР может предпринять при обнаружении дефолта; б) насколько действия являются автоматическими или дискреционными; в) изменения в обычной расчетной практике; г) управление транзакциями на различных стадиях обработки; д) ожидаемый режим в отношении собственных транзакций, транзакций и счетов клиентов; е) вероятная последовательность действий; ж) роли, обязательства и обязанности различных сторон, включая участников, исполняющих свои обязательства; з) существование других механизмов, которые могут быть активированы для смягчения воздействия дефолта?		
Использование финансовых ресурсов		
13.1.3. Каким образом правила и процедуры ИФР позволяют ИФР немедленно использовать финансовые ресурсы, поддерживаемые им с целью покрытия убытков и устранения дефицита ликвидности, вызванных дефолтом, включая возможность по обеспечению ликвидности?		
13.1.4. Каким образом правила и процедуры ИФР регулируют порядок использования финансовых ресурсов?		
13.1.5. Каким образом правила и процедуры ИФР регулируют пополнение ресурсов после дефолта?		

<p><b>Ключевое соображение 2.</b>  <b>ИФР должна быть хорошо подготовлена к применению правил и процедур ликвидации последствий невыполнения обязательств, включая соответствующие дискреционные процедуры, предусмотренные его правилами.</b></p> <p>13.2.1. Имеет ли руководство ИФР внутренние планы, четко определяющие роли и обязанности по ликвидации последствий невыполнения обязательств? Каковы эти планы?</p> <p>13.2.2. Какие коммуникационные процедуры использует ИФР для своевременного оповещения всех заинтересованных сторон, включая органы регулирования, надзора и наблюдения?</p> <p>13.2.3. Как часто пересматриваются внутренние планы по управлению при дефолте? Каковы управляющие воздействия (меры), предусмотренные этими планами?</p>	<p><b>Ключевое соображение 3.</b>  <b>ИФР должна обнародовать основные аспекты правил и процедур ликвидации последствий невыполнения обязательств.</b></p> <p>13.3.1. Каким образом ключевые аспекты правил и процедур ИФР по управлению при дефолте участников раскрываются публично? Каким образом они регулируют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) обстоятельства, при которых эти действия могут предприниматься;</li> <li>б) кто вправе предпринимать эти действия;</li> <li>в) объем предпринимаемых действий, включая режим в отношении как собственных, так и клиентских позиций, средств и активов;</li> <li>г) механизмы по регулированию обязательств ИФР перед участниками, исполняющими свои обязательства;</li> <li>д) если между клиентами участников существуют прямые отношения – механизмы, способствующие урегулированию обязательств участников, находящихся в дефолте, перед их клиентами?</li> </ul>	<p><b>Ключевое соображение 4.</b>  <b>ИФР должна привлекать своих участников, компетентные органы и другие заинтересованные стороны к тестированию и анализу процедур ИФР при невыполнении обязательств, включая процедуры ликвидации. Такое тестирование и анализ должны проводиться как минимум один раз в год или после существенного изменения правил и процедур, чтобы убедиться в практической возможности и эффективности их применения.</b></p>
--	---	---

13.4.1. Каким образом ИФР привлекает участников и другие заинтересованные стороны к тестированию и пересмотру процедур ИФР по управлению при дефолте? С какой периодичностью проводятся тесты и пересмотр? Каким образом используются результаты тестов? Каким образом результаты доводятся до сведения совета директоров, комитета по рискам и компетентных органов?			
13.4.2. Какие процедуры и сценарии потенциального дефолта участников охватывают тесты? В какой степени ИФР тестирует введение режима оздоровления и реорганизации ее участниками?			
<b>Итоговая оценка выполнения ПиФР (5,4;3,2,1)</b>			
<i>Комментарии/рекомендации</i>			
<b>Принцип 15. Общий коммерческий риск.</b> ИФР должна выявлять, контролировать и управлять общим коммерческим риском и иметь ликвидные активы, финансируемыми за счет собственных средств и достаточные для покрытия потенциальных общих коммерческих убытков, чтобы она могла продолжать осуществление операций и услуг как действующее предприятие в том случае, если убытки станут реальными. Кроме того, чистые ликвидные активы всегда должны быть достаточны для обеспечения восстановления или упорядоченного завершения критических операций и услуг.			
ПС •      ЦДЦБ •      СРЦБ •			
<i>Описание</i>			
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>			
Ключевое соображение 1. ИФР должна иметь надежные системы управления и контроля для выявления, мониторинга и управления общими коммерческими рисками, включая потери от неадекватной реализации бизнес-стратегии, отрицательного денежного потока или непредвиденные и чрезмерно высокие операционные расходы.			
15.1.1. Каким образом ИФР выявляет свои общие коммерческие риски? Какие общие коммерческие риски выявлены ИФР?			
15.1.2. Каким образом ИФР проводят мониторинг и управляет общими коммерческими рисками на непрерывной основе? Учитывает ли оценка коммерческих рисков ИФР потенциальное воздействие на движение денежных средств и капитала (в случае, если это частная ИФР)?			

Ключевое сопротивление 2. ИФР должна располагать ликвидными чистыми активами, финансируемые за счет собственного капитала (такими как обыкновенные акции, открытые резервы и прочая нераспределенная прибыль), чтобы иметь возможность продолжать выполнение критических операций и оказание критических услуг в качестве действующего предпринимателя в том случае, если она несет общие коммерческие убытки. Величина ликвидных чистых активов, финансируемых за счет собственного капитала, которых должна располагать ИФР, должна определяться профитом ее общего коммерческого риска и продолжительностью времени, необходимого для обеспечения восстановления или упорядоченного завершения наиболее важных операций и услуг, если такие меры применимые.	15.2.1. Располагает ли ИФР ликвидными чистыми активами, финансируемыми за счет собственного капитала, в мере, необходимой для продолжения выполнения операций и оказания услуг как функционирующая структура в том случае, если она понесет общие коммерческие убытки?	15.2.2. Каким образом ИФР рассчитывает сумму ликвидных чистых активов, финансируемых за счет собственного капитала, для покрытия общих коммерческих рисков? Каким образом ИФР определяет продолжительность времени и соответствующие операционные издержки, необходимые для возобновления деятельности или упорядоченного завершения наиболее важных операций и услуг?	Ключевое сопротивление 3. ИФР должна утвердить жизнеспособный план восстановления или упорядоченной ликвидации и обладать достаточными чистыми ликвидными активами, финансируемыми за счет собственного капитала, для его реализации. Величина чистых ликвидных активов ИФР, финансируемых за счет собственного капитала, должна составлять не менее величины текущих операционных расходов за шесть месяцев. Данные активы являются дополнением к ресурсам, необходимым для покрытия не выполненных обязательств участников или других рисков, предусмотренных принципами управления финансовым ресурсами. Тем не менее, капитал, соответствующий международным стандартам, основанным на рисках, может учитываться в соответствующих случаях, если это необходимо или целесообразно, во избежание дублирования требований о достаточности капитала.
			План по возобновлению деятельности или упорядоченной ликвидации
			15.3.1. Разработан ли ИФР план по восстановлению деятельности или упорядоченной ликвидации, соответственно? Если да, что данный план предусматривает (например, операционные, технологические и юридические требования, которые должны выполняться участниками для перехода в альтернативную структуру или для ее создания)?

<i>Ресурсы</i>		
15.3.2. Какой величиной ликвидных чистых активов, финансируемых за счет собственного капитала, располагает ИФР в целях реализации данного плана? Каким образом ИФР определяет достаточность этой суммы для реализации плана? Составляет ли эта величина не менее объема текущих операционных расходов ИФР за шесть месяцев?		
15.3.3. Каким образом структура ресурсов обеспечивает, чтобы ресурсы для покрытия коммерческих рисков и убытков были отделены от ресурсов для покрытия дефицита участника?		
15.3.4. Владеет ли ИФР капиталом, соответствующим международным стандартам, основанным на рисках, для покрытия общих коммерческих рисков?		
<i>Ключевое сопротяжение 4.</i> Активы, предназначенные для покрытия общего коммерческого риска, должны быть высокока-чественными и достаточно ликвидными активами, позволяющими ИФР покрывать текущие и пла-нируемые расходы в рамках широкого спектра сценариев, в том числе в условиях неблагоприятной рыночной ситуации.		
15.4.1. Каков состав ликвидных чистых активов ИФР, финансируемых за счет собственного капитала? Каким образом может ИФР конвертировать их в денежные средства с небольшими потерями или без потерь в стоимости в условиях неблагоприятной ситуации на рынке?		
15.4.2. Проводит ли ИФР регулярные оценки и мониторинг качества ликвидности своих ликвидных чистых активов, финансируемых за счет собственного капитала, для оплаты ИФР своих текущих и про-гнозируемых операционных расходов в рамках различных сценариев, в том числе в условиях неблаго-приятной рыночной ситуации?		
<i>Ключевое сопротяжение 5.</i> ИФР должна подготовить обоснованный план по привлечению дополнительного капитала в слу-чае, если величина ее собственного капитала приблизится к установленному минимуму или станет меньшие необходимой суммы. Этот план должен быть одобрен советом директоров и регулярно обновляться.		
15.5.1. Разработан ли у ИФР план по привлечению дополнительного капитала? Каковы основные характеристики плана ИФР по привлечению дополнительного капитала в случае, если ее собственный капитал приблизится к установленному минимуму или станет ниже?		

<p>15.5.2. Как часто план по привлечению дополнительного капитала пересматривается и обновляется?</p> <p>15.5.3. Какова роль совета директоров ИФР (или аналогичного органа) в пересмотре и утверждении плана ИФР по привлечению дополнительного капитала?</p>	<p><b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5.4.3.2.1)</b></p>	<p>ГС •      ЦДЦБ •      СРЦБ •</p>
<b>Комментарии/рекомендации</b>		
<p><b>Принцип 16. Депозитарный и инвестиционный риск.</b> ИФР должна защищать свои активы и активы своих участников, минимизировать риск потерь в них и задержек в доступе к этим активам. ИФР должна инвестировать в инструменты, отличающиеся минимальными кредитным и рыночным риском и риском ликвидности.</p>		
<p><b>Описание</b></p>	<p><b>Оценочное соображение:</b></p>	<p><b>Оценка ИФР</b></p>
<p>Ключевое соображение 1.</p> <p>ИФР должна хранить свои активы и активы своих участников в организациях, являющихся объектами надзора и регулирования и имеющими надежные методы учета, процедуры безопасного хранения и системы внутреннего контроля, обеспечивающие полную защиту этих активов.</p> <p>16.1.1. Если ИФР пользуется услугами депозитариев, каким образом ИФР выбирает их? Каковы применимые особые критерии отбора ИФР в том числе, являются ли эти организации предметом надзора и регулирования? Каким образом ИФР проводит мониторинг соответствия депозитариев этим критериям?</p> <p>16.1.2. Каким образом ИФР проверяет, имеют ли эти организации учетную практику, процедуры безопасного хранения и системы внутреннего контроля, обеспечивающие полную защиту активов участников?</p> <p>Ключевое соображение 2.</p> <p>При необходимости ИФР должна иметь немедленный доступ к своим активам и активам, переданным ей участниками.</p>	<p><b>Оценка НБКР</b></p>	

16.2.1. Каким образом ИФР определяет, что у нее имеется надежная правовая основа для обеспечения принудительного исполнения ее прав, или прав владельца, на активы, находящиеся на ответственном хранении?			
16.2.2. Каким образом ИФР обеспечивает немедленный доступ к своим активам, включая ценные бумаги, хранимые в депозитарии, расположенному в другом часовом поясе или юрисдикции, в случае дефолта участника?			
<i>Ключевое сопротяжение 3.</i> ИФР должна проводить оценку и понимать свои риски в отношении к его банкам-депозитариям, принадлежащим полный спектр их взаимосвязей друг с другом.			
16.3.1. Каким образом ИФР оценивает и понимает риски, связанные с ее банками-депозитариями? При управлении этими рисками каким образом она учитывает взаимосвязи с каждым из них? Например, может ли ИФР пользоваться услугами нескольких депозитариев для безопасного хранения активов с целью диверсифицировать риски, создаваемый отдельно взятым депозитарием? Каким образом ИФР проводит мониторинг концентрации рисков, связанных с ее банками- депозитариями?			
<i>Ключевое сопротяжение 4.</i> Инвестиционная стратегия ИФР должна соответствовать общей стратегии управления риском и быть полностью раскрываться ее участникам, причем инвестиции должны быть обеспечены требованиями или являться требованиями к высоконадежным долгикам. Инвесторы ИФР должны предоставить возможность быстрой ликвидации при незначительных последствиях для цен или без таких последствий.			
<i>Инвестиционная стратегия</i>			
16.4.1. Каким образом ИФР обеспечивает, чтобы ее инвестиционная стратегия согласовывалась с общей стратегией управления рисками? Каким образом и кому ИФР раскрывает свою инвестиционную стратегию?			
16.4.2. Каким образом ИФР обеспечивает, чтобы ее инвестиции были обеспечены или состояли из требований к высоконадежным долгикам на непрерывной основе?			
<i>Рисковые характеристики инвесторов</i>			
16.4.3. Каким образом ИФР учтывает общий риск, связанный с долгиками, при выборе объектов инвестиций? В отношении каких инвестиций существуют лимиты во избежание концентрации кредитного риска?			

16.4.4. Инвестирует ли ИФР активы участников в их собственные ценные бумаги или активы ее аффилированных лиц?		
16.4.5. Каким образом ИФР обеспечивает, чтобы ее инвестиции допускали быстрого ликвидацию с минимальной потерей (при ее наличии) в цене?		
<b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5.4.3.2.1)</b>		
<b>Комментарии/рекомендации</b>		
Причина 17. Операционный риск. ИФР должна выявлять все возможные источники операционного риска, как внутренние, так и внешние, и ослаблять их влияние за счет использования надлежащих систем, принципов, процедур и средств контроля. Системы должны обеспечивать высокий уровень безопасности и операционной надежности и иметь адекватную пропускную способность. Управление непрерывностью деятельности должно быть направлено на своевременное восстановление операций и выполнение обязанностей ИФР, в том числе в случае широкомасштабного или кругового нарушения в работе.		
ГС •	ЦДЦБ •	СРЦБ •
<b>Описание</b>		
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>		
Ключевое соображение 1. ИФР должна создавать надежную структуру управления операционным риском, используя надлежащие системы, принципы, процедуры и средства контроля для выявления, мониторинга и управления операционными рисками.	Оценка ИФР	Оценка НБКР
<b>Выявление операционного риска</b>		
17.1.1. Каковы политики и процессы ИФР по выявлению возможных источников операционных рисков? Каким образом эти процессы способствуют выявлению возможных источников операционных рисков, независимо от того, вызваны ли эти риски внутренними факторами (например, механизмами самой системы, включая человеческие ресурсы), участниками ИФР или внешними факторами?		
17.1.2. Какие источники операционных рисков выявила ИФР? Какие критические точки выявила ИФР в своей операционной деятельности?		
<b>Управление операционным риском</b>		

17.1.3. Каким образом ИФР проводит мониторинг и управляет выявленными операционными рисками? В каких документах закреплены данные системы, политики, процедуры и методы контроля?	<i>Политики, процессы и методы контроля</i>	
17.1.4. Какие политики, процессы и средства контроля использует ИФР для обеспечения выполнения операционных процедур надлежащим образом? В какой степени применимые ИФР системы, политики, процессы и средства контроля учитывают соответствующие международные, национальные и отраслевые стандарты управления операционными рисками?		
17.1.5. Как реализуемые ИФР политики по управлению кадрами определяют найм, профессиональную подготовку и удержание квалифицированного персонала, и каким образом эти политики смягчают последствия высокого уровня текучести кадров и рисков, связанных с лицами, занимающими ключевые должности? Каким образом политики ИФР по управлению кадрами и рисками регулируют предотвращение мошенничества?		
17.1.6. Каким образом применимые ИФР политики и процессы управления изменениями и управление проектами смягчают риск негативного влияния измененияй и крупных проектов на бесперебойное функционирование системы?		
	<i>Ключевое сопротивление 2.</i> Совет директоров ИФР должен четко определить роли и обязанности по управлению операционным риском и утверждать структуру управления операционным риском ИФР. Системы, операционные принципы, процедуры и средства контроля должны подвергаться проверке, аудиту и тестированию как периодически, так и после существенных изменений.	
17.2.1. Каким образом совет директоров определяет основные роли и обязанности по управлению операционными рисками?	<i>Роли, обязанности и модель</i>	
17.2.2. Пересматривает ли совет директоров ИФР открытый образом и утверждает ли систему управления операционными рисками ИФР? Как часто совет пересматривает и утверждает структуру управления операционными рисками ИФР?	<i>Пересмотр, аудит и тестирование</i>	
17.2.3. Каким образом ИФР пересматривает, ревизует и тестирует свои системы, политики, процедуры и методы контроля, включая механизмы управления операционными рисками у участников? Как часто ИФР проводит пересмотры, аудит и тесты у участников?		

17.2.4. В какой степени, при необходимости, система управления операционными рисками ИФР подлежит проверке внешними аудиторами?	<i>Ключевое сопротивление 3.</i> ИФР должна иметь точно определенные цели в области операционной надежности и применять утвержденную политику, пред назначенную для достижения этих целей.	
17.3.1. Каковы поставленные ИФР цели в области операционной надежности, как качественные, так и количественные? В каких документах, и каким образом они закреплены?		
17.3.2. Каким образом достижение этих целей обеспечивает высокую степень операционной надежности?		
17.3.3. Каковы существующие политики, разработанные для достижения ИФР целей операционной надежности, обеспечивающие для ИФР возможность осуществлять необходимые действия?	<i>Ключевое сопротивление 4.</i> ИФР должна обеспечивать наличие достаточной пропускной способности и возможности ее наращивания для обработки возросших объемов операций в период стресса и достижения целевого уровня обслуживания.	
17.4.1. Каким образом ИФР пересматривает, проверяет и тестирует расширяемость и адекватность пропускной способности управления, по меньшей мере, прогнозируемыми объемами в период стресса? Как часто ИФР проводит пересмотры, аудит и тесты?		
17.4.2. Каким образом регулируются ситуации, в которых операционная способность превышается или близка к превышению?		
<i>Ключевое сопротивление 5.</i> ИФР должна выработать комплексные принципы физической и информационной безопасности, учитывающую ее уязвимые стороны и угрозы.	<i>Физическая безопасность</i>	
17.5.1. Каковы применимые ИФР политики и процессы, включая политики и процессы по управлению изменениями и управлению проектами, для целей учета возможных источников физической уязвимости и угроз на непрерывной основе?		
17.5.2. Учитывают ли применимые ИФР политики, процессы, методы контроля и тесты соответствующие международные, национальные и отраслевые стандарты физической безопасности?		

<p><b>Информационная безопасность</b></p> <p>17.5.3. Каковы приименные ИФР политики и процессы, включая политики и процессы по управлению изменениями и управлению проектами, для целей учета на непрерывной основе возможных источников уязвимости и угроз для информационной безопасности?</p> <p>17.5.4. Учитывают ли применимые ИФР политики, процессы, методы контроля и тесты соответствующие международные, национальные и отраслевые стандарты информационной безопасности?</p> <p>Ключевое содражение 6.</p> <p>ИФР должна иметь план обеспечения непрерывности, учитывающий события, которые могут быть вызваны широкомасштабные или значительные нарушения. Этот план должен предусматривать использование резервного объекта и обеспечивать возобновление работы критических информационно-технологические (ИТ) системы в течение двух часов после событий, вызвавших нарушение в работе. План должен предоставлять ИФР возможность завершения расчетов к концу дня, когда возникло нарушение, даже в экстремальной ситуации. ИФР должна регулярно проводить тестирование своего плана.</p> <p>Задачи плана обеспечения непрерывности деятельности</p>	<p>17.6.1. Каким образом, и в какой степени план обеспечения непрерывности деятельности ИФР отражает задачи, политики и процедуры, принимающие во внимание быстрое восстановление деятельности и своевременное возобновление критических операций после широкомасштабного или глобального сбоя?</p> <p>Структура плана обеспечения непрерывности деятельности</p>	<p>17.6.2. Каким образом, и в какой степени план обеспечения непрерывности деятельности ИФР позволяет восстановление критических ИТ-систем и возобновление операций в течение двух часов после сбоя, а также предусматривает возможность выполнения или завершения ИФР расчетов до окончания дня, когда произошло нарушение в работе, даже в экстремальных обстоятельствах?</p> <p>17.6.3. Каким образом план действий для непредвиденных ситуаций обеспечивает своевременное выявление статуса всех транзакций при сбое в работе, и если существует возможность потери данных, то какие процедуры регулируют потерю данных (например, сверка с участниками или третьими лицами)?</p>
--	---	---

17.6.4. Каким образом применяемые ИФР процедуры кризисного управления учитывают потребность в эффективной коммуникации внутри системы и с основными внешними заинтересованными сторонами и компетентными органами?	<i>Резервный объект</i>	17.6.5. Каким образом план обеспечения непрерывности деятельности ИФР предусматривает использование резервного объекта (располагающегося надлежащими основными ресурсами, мощностями, функциональными возможностями и укомплектованного персоналом)? В какой степени обеспечено, что резервный объект находится на надлежащем географическом удалении от основного, чтобы иметь четкий профиль риска?
17.6.6. Рассматривала ли ИФР альтернативные механизмы (например, процедуры на основе ручной обработки, процедуры на основе бумажных документов и другие варианты), позволяющие производить обработку срочных транзакций в экстремальных обстоятельствах?	<i>Пересмотр и тестирование</i>	17.6.7. Каким образом примененные ИФР механизмы обеспечения непрерывности деятельности предусматриваются и тестируются, включая сценарии, связанные с широкомасштабными и глобальными событиями? Как часто эти механизмы пересматриваются и тестируются?
17.6.8. Каким образом проводимые ИФР пересмотр и тестирование механизма обеспечения непрерывности деятельности залегают у участников ИФР, основных провайдеров услуг и связанных ИФР? Как часто участники ИФР, основные провайдеры услуг и связанные ИФР привлекаются к пересмотру и тестиированию?		Ключевое сопротивление 7. ИФР должна выявлять, осуществлять мониторинг и управление рисками основных участников, других ИФР, а также провайдеров услуг и коммунальных служб, которым они могут подвергаться ее операции. Кроме того, ИФР должна выявлять, осуществлять мониторинг и управление рисками своих операций, которым могут подвергаться другие ИФР.
17.7.1. Какие риски для своих операций, создаваемые участниками, другими ИФР, провайдерами услуг и коммунальными службами, выявляла ИФР? Каким образом ИФР проводит мониторинг и управляет этими рисками?	<i>Риски, связанные с собственными операциями ИФР</i>	

Описание	Оценка ИФР	Оценка НБКР
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>		
<i>Ключевое соображение 1.</i> ИФР должна предоставлять справедливый и открытий доступ к своим услугам, в том числе прямым и, если необходимо, косвенным участникам и другим ИФР на основе разумных требований к участнико, обусловленных риском.		
<i>Критерии участия и требования к участнико</i>		
18.1.1. Каковы примененные ИФР критерии участия и требования к участнико (например, операционные, финансовые и юридические требования)?		
18.1.2. Каким образом данные критерии и требования допускают справедливый и открытый доступ к услугам ИФР, в том числе прямым и, в соответствии с существующими случаях, непрямым участникам и другим ИФР, на основе разумных, связанных с риском требований к участнико?		

<p><b>Ключевое соображение 2.</b> Требования к участию в ИФР должны быть оправданы соображениями безопасности и эффективности ИФР и рынков, которые она обслуживает, соразмерны специфическим рискам ИФР и общественности. При условии поддержания приемлемых стандартов контроля риска ИФР должна устанавливать требования, предусматривающие наименьшие ограничения доступа, которые позволяют ситуацию.</p>		
<p><b>Обоснование и рациональная основа критерии участия</b></p>		
18.2.1. Насколько обоснованы требования ИФР к участию в плане безопасности и эффективности ИФР и ее роли на обслуживаемом ею рынке, и насколько они учитывают и сопоставимы с особыми рисками ИФР?		
18.2.2. Существуют ли требования к участию, не основанные на риске, но предусмотренные законодательными актами или нормативными документами? Если да, то каковы эти требования?		
18.2.3. Применяются ли ко всем типам участников одинаковые критерии доступа? Если нет, какова рациональная основа иных критерий (например, объем или вид деятельности, дополнительные требования к участникам, действующим от имени третьих лиц, дополнительные требования к участникам, являющимся нерегулируемыми организациями)?		
<p><b>Упрощенный доступ</b></p>		
18.2.4. Каким образом ограничения и требования к доступу пересматриваются для обеспечения того, чтобы обеспечить упрощенный доступ, насколько допустимо в существующих обстоятельствах, согласующийся с приемлемыми методами контроля риска? Как часто проводится пересмотр?		
<p><b>Раскрытие информации о критериях</b></p>		
18.2.5. Каким образом критерии участия, включая ограничение участия, раскрываются публично?		
<p><b>Ключевое соображение 3.</b></p>		
ИФР должна постоянно контролировать соблюдение установленных его требований к участию и иметь точно определенные и обнародованные процедуры, обеспечивающие приостановление участия и упорядоченное исключение участника, который или более не отвечает требованиям к участию.		
<p><b>Контроль соответствия</b></p>		

18.3.1. Каким образом ИФР проводит непрерывный контроль соответствия участников критериям доступа? Каким образом политики ИФР предусматривают, чтобы информация, используемая для проведения контроля соответствия критериям участия, была своевременной и точной?						
18.3.2. Каковы политики ИФР по проведению расширенного наблюдения или введения дополнительных методов контроля за участником, чей профиль риска ухудшается?						
<i>Приостановление участия и упорядоченный выход</i>						
18.3.3. Каковы процедуры ИФР по управлению приостановлением участия и упорядоченным исключением участника, нарушившего требование о прекратившего им соответствовать?						
18.3.4. Каким образом процедуры ИФР по управлению приостановлением участия и упорядоченным исключением участника раскрываются публично?						
<b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5.4.3.2.1)</b>						
<i>Комментарии/рекомендации</i>						
<b>Принцип 19. Многоуровневая структура участия.</b> <b>ИФР должна выявлять, осуществлять мониторинг и управлять существенными рисками, которым она подвергается вследствие многоуровневой структуры участия.</b>						
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ПС •</td> <td>ЦДЦБ •</td> <td>СРЦБ •</td> </tr> </table>		ПС •	ЦДЦБ •	СРЦБ •		
ПС •	ЦДЦБ •	СРЦБ •				
<i>Описание</i>						
<i>Оценочные ключевые соображения:</i>		<i>Оценка ИФР</i>	<i>Оценка НБКР</i>			
Ключевое соображение 1. ИФР должна обеспечивать, чтобы ее правила, процедуры и соглашения позволяли собирать основную информацию о косвенном участии в целях выявления, мониторинга и управления всеми существенными рисками, которым ИФР подвергается вследствие наличия многоуровневой структуры участия.						
<i>Многоуровневая структура участия</i>						
19.1.1. Имеет ли ИФР многоуровневую структуру участия? Если имеет, опишите эту структуру.						
19.1.2. Каким образом ИФР собирает базовую информацию о непрямом участии? Какая информация собирается и как часто она обновляется?						

<p><i>Риски для ИФР</i></p> <p>19.1.3. Каким образом ИФР оценивает риски, создаваемые такой структурой?</p> <p>19.1.4. Какие существенные риски для ИФР, создаваемые многоуровневой структурой участия, выявил ИФР? Каким образом ИФР смягчает эти риски?</p> <p><i>Ключевое соображение 2.</i></p> <p>ИФР должна выявлять существенную зависимость между прямыми и косвенными участниками, способную повлиять на ИФР.</p>	<p>19.2.1. Каким образом ИФР выявляет существенную зависимость между прямыми и косвенными участниками, способную повлиять на ИФР?</p> <p><i>Ключевое соображение 3.</i></p> <p>ИФР должна выявлять косвенных участников, заключивших значительную часть сделок, которые обрабатывают ИФР, а также косвенных участников, объемы или количество транзакций которых велики по сравнению с возможностями прямых участников, обеспечивающих им доступ к ИФР, в целях управления рисками, вызванными этими транзакциями.</p>	<p>19.3.1. Выявила ли ИФР (а) долю операций, проводимых каждым прямым участником от имени косвенных участников, в объеме операций прямых участников, (б) прямых участников, действующих от имени большего числа косвенных участников, (в) косвенных участников, чей объем операций в обороте системы является значительным, и (г) косвенных участников, чьи объемы и количество транзакций являются крупными в сравнении с оборотом прямых участников, через которых они получают доступ к ИФР, в целях управления рисками, создаваемыми такими транзакциями?</p> <p>19.3.2. Какие риски создаются у ИФР и каким образом ИФР управляет рисками, создаваемыми косвенными участниками?</p> <p><i>Ключевое соображение 4.</i></p> <p>ИФР должна регулярно анализировать риски, вызванные многоуровневой структурой участия, и, при необходимости принять меры, направленные на снижение рисков.</p>	<p>19.4.1. Каковы применимые ИФР принципы пересмотра правил и процедур в целях снижения рисков для ИФР, создаваемых многоуровневым участием? Как часто проводится пересмотр?</p> <p>19.4.2. Какие критерии использует ИФР для определения момента, когда требуется принятие мер по снижению рисков? Каким образом ИФР проводит мониторинг и снижает свои риски?</p>
--	--	--	---

Итоговая оценка выполнения ПИФР (5.4.3.2.1)		
Комментарии/рекомендации		
Описание	Оценка ИФР	Оценка НБКР
<b>Принцип 20. Связи ИФР.</b> <b>ИФР, устанавливающая связь с одной или несколькими ИФР, должна выявлять и контролировать риски, обусловленные этой связью, и управлять такими рисками.</b>	<input type="checkbox"/> ГС • <input type="checkbox"/> ЦДЦБ • <input checked="" type="checkbox"/> СРЦБ •	
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>		
Ключевое соображение 1. Прежде чем заключить соглашение об установлении связей, а также постоянно после установления связей ИФР должна выявлять и контролировать все источники риска, возникшие вследствие наличия связей, и управлять ими. Механизмы связей должны быть организованы таким образом, чтобы каждый ИФР могла соблюдать другие принципы, изложенные в настоящем Докладе.		
20.1.1. Какая процедура используется для выявления потенциальных источников риска (например, юридический и кредитный риски, риск гликвидности, депозитарный и операционный риски), создаваемых потенциальными связями? Каким образом это влияет на решения ИФР об установлении или неустановлении связей?		
20.1.2. Какие связи установлены с другими ИФР? Каким образом ИФР выявляет, проводит мониторинг и управляет рисками, создаваемыми установленной связью, на непрерывной основе?		
20.1.3. Каким образом ИФР обеспечивает, чтобы структура связей обеспечивала возможность соблюдения остальных принципов? Как часто проводится такой анализ?		
Ключевое соображение 2. Связь должна иметь во всех соответствующих юрисдикциях убедительную правовую основу, которая поддерживает механизм связи и обеспечивает действенную защиту ИФР, установленных связь.		
20.2.1. В каких юрисдикциях ИФР установила связи? Какова правовая основа, поддерживающая установленную связь?		

20.2.2. Каким образом ИФР обеспечивает, чтобы ее связи имели надежную правовую основу, поддерживаяющую ее структуру и обеспечивающую адекватную защиту связанных ИФР? Каким образом ИФР обеспечивает, чтобы защита поддерживалась на постоянной основе?	<p><b>Ключевое соображение 3.</b></p> <p>Связанные между собой ЦДЦБ должны измерять и контролировать кредитные риски и риски ликвидности, которым они подвергаются друг друга, и управлять ими. Все пролонгации кредитов между ЦДЦБ должны иметь высококачественное залоговое обеспечение в полном объеме и соблюдать установленные лимиты.</p>	
20.3.1. Какие процедуры существуют для измерения, мониторинга и управления кредитным риском и риском ликвидности, создаваемыми установленными связями?		
20.3.2. Если ЦДЦБ предоставляет кредит связанным ЦДЦБ, какие существуют процедуры, гарантирующие, чтобы кредиты, предоставленные друг другу связанными ЦДЦБ, полностью обеспечивались высококачественным залоговым обеспечением и подчинялись установленным лимитам?		
	<p><b>Ключевое соображение 4.</b></p> <p>Временные передачи ценных бумаг между связанными ЦДЦБ должны быть запрещены или как минимум обратные передачи временно переданных ценных бумаг должны быть запрещены до завершения передачи.</p>	
20.4.1. Допускается ли предварительная передача ценных бумаг между взаимосвязанными звенями? Если да, то какие механизмы делают предварительную передачу необходимой и запрещена ли передача таких ценных бумаг до момента завершения первой передачи?	<p><b>Ключевое соображение 5.</b></p> <p>ЦДЦБ-инвестор должен устанавливать связи с ЦДЦБ-эмитентом, только если этот механизм обеспечивает высокий уровень защиты прав участников ЦДЦБ-инвестора.</p>	
20.5.1. Каким образом при установлении связи ЦДЦБ-инвестор определяет, что права его участников имеют высокий уровень защиты?		
20.5.2. Как часто проводятся проверки активов по организациям, чьи ценные бумаги находятся на ответственном хранении в депозитарии?		
20.5.3. Каким образом ЦДЦБ-инвестор обеспечивает высокий уровень защиты прав его участников (включая механизмы сегрегации и перемещаемости и условия защиты активов для счетов «омнибус»)?		

<p><b>Ключевое соображение 6.</b></p> <p>ЦДЦБ-инвестор, который пользуется услугами посредника для реализации связи с ЦДЦБ-эмитентом, должен оценивать, контролировать и управлять дополнительными рисками (включая депозитарный, кредитный, юридический и операционный риски), создаваемыми привлечением услуг посредника.</p> <p>20.6.1. Если ЦДЦБ привлекает посредника для управления связью, каковы применимые ЦДЦБ критерии отбора посредника (посредников)? Являются ли эти критерии основанными на риске?</p> <p>20.6.2. Каковы существующие обязанности двух связанных ЦДЦБ и посредников?</p> <p>20.6.3. Какие существуют процедуры для измерения, мониторинга и управления рисками, создаваемыми привлечением посредника?</p>	<p><b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5,4,3,2,1)</b></p>	<p><i>Комментарии/рекомендации</i></p>
<p><b>Принцип 21. Эффективность и результативность.</b></p> <p><b>ИФР должна эффективно и результативно удовлетворять потребности своих участников и рынков, которые она обслуживает.</b></p>	<input type="checkbox"/> ПС • <input checked="" type="checkbox"/> ЦДЦБ • <input type="checkbox"/> СРЦБ •	<p><i>Описание</i></p>
<p><b>Оценочные ключевые соображения:</b></p> <p><b>Ключевое соображение 1.</b></p> <p>Архитектура ИФР должна обеспечивать удовлетворение потребностей участников и рынков, которые она обслуживает, в частности, это касается выбора схемы клиринга и расчетов, операционной структуры, спектра продуктов, по которым производится клиринг, расчеты или учет, а также использования технологии и процедур.</p> <p>21.1.1. Каким образом ИФР определяет, учитывает ли ее структура (включая механизмы клиринга и расчетов, операционную структуру, системы поставки и технологии, а также отдельные услуги и продукты) потребности обслуживаемых ею участников и рынков?</p>	<p><b>Оценка ИФР</b></p>	<p><b>Оценка НБКР</b></p>

21.1.2. Каким образом ИФР определяет, соответствует ли она требованиям и потребностям участников и других пользователей и продолжает соответствовать этим требованиям по мере их изменения (например, посредством механизмов обратной связи)?	Ключевое сопротивление 2.	ИФР должны иметь точно определенные цели и задачи, которые поддаются количественной оценке и могут быть достигнуты, такие как минимальные уровни обслуживания, оказания в области управления риском и бизнес-приоритеты.	21.2.1. Каковы цели и задачи ИФР в отношении результативности ее операций?	21.2.2. Каким образом ИФР обеспечивает, чтобы ее цели и задачи были четкими, поддавались количественной оценке и являлись достижимыми?	21.2.3. В какой степени уже реализованы цели и задачи? Какие механизмы использует ИФР для измерения и оценки степени реализации?	Ключевое сопротивление 3.	ИФР должна иметь отработанные механизмы регулярного анализа своих эффективности и результативности.	21.3.1. Какие процедуры и показатели использует ИФР для количественной оценки эффективности и результативности?	21.3.2. Как часто ИФР оценивает свою эффективность и результативность?	Итоговая оценка выполнения ПИФР (5.4.3;2,1)	Комментарии/рекомендации
Описание	Оценка ИФР	Оценка НБКР									
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>											

<i>Ключевое соображение 1.</i> <i>ИФР должна использовать или как минимум адаптировать международно принятые процедуры и стандарты связи.</i>			
<i>Коммуникационные процедуры</i>			
22.1.1. Использует ли ИФР международные процедуры передачи сообщений и, если да, то какие именно? Если нет, то каким образом ИФР обеспечивает оперативную совместимость с международными процедурами передачи сообщений?			
22.1.2. Если ИФР осуществляет трансграничные операции, то каким образом в операционных процедурах, процессах и системах ИФР используются международные процедуры передачи сообщений или иным образом обеспечивается оперативная совместимость при трансграничных операциях?			
<i>Коммуникационные стандарты</i>			
22.1.3. Использует ли ИФР международные стандарты передачи сообщений, и, если да, то какие именно? Если нет, то каким образом ИФР обеспечивает оперативную совместимость с международными процедурами передачи сообщений?			
22.1.4. Если ИФР осуществляет трансграничные операции, то каким образом в операционных процедурах, процессах и системах ИФР используются международные процедуры передачи сообщений или иным образом обеспечивается оперативная совместимость при трансграничных операциях?			
22.1.5. Если международные стандарты не используются, то каким образом в ИФР обеспечивается оперативная совместимость систем, передающих или конвертирующих формат сообщений и данных, отвечающих международным стандартам, в национальный эквивалент, и наоборот?			
<b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5,4,3,2,1)</b>			
<i>Комментарии/рекомендации</i>			
<b>Принцип 23. Раскрытие правил, основных процедур и рыночных данных.</b>			
ИФР должна устанавливать четкие и всеобъемлющие правила и процедуры и предоставлять достаточную информацию, позволяющую ее участникам получить ясное представление о рисках, комиссионных и других (реальных) расходах, с которыми связано их участие в ИФР. Все соответствующие правила и основные процедуры должны быть обнародованы.			
<input type="checkbox"/> ПС •	<input type="checkbox"/> ЦДЦБ •	<input type="checkbox"/> СРЦБ •	

Описание	Оценка ИФР	Оценка НБКР
<b>Оценочные ключевые соображения:</b>		
<i>Ключевое соображение 1.</i> ИФР должна определять точные и всеобъемлющие правила и процедуры, и полностью доводить до сведения участников, кроме того, соответствующие правила и основные процедуры должны быть обнародованы.		
<i>Правила и процедуры</i>		
23.1.1. В каких документах сформулированы правила и процедуры ИФР? Каким образом эти документы раскрываются участникам?		
23.1.2. Каким образом ИФР определяет, что ее правила и процедуры являются четко сформулированными и комплексными?		
<i>Раскрытие информации</i>		
23.1.3. Какая информация содержится в правилах и процедурах ИФР о процедурах, которым она должна следовать в нестандартных, но предсказуемых, ситуациях?		
23.1.3. Каким образом и кому ИФР раскрывает сведения о технологических процессах, которые она выполняет при изменении правил и процедур?		
23.1.4. Каким образом ИФР публично раскрывает соответствующие правила и основные процедуры?		
<i>Ключевое соображение 2.</i>		
ИФР должна обнародовать подробные описания структуры и операций системы, а также права и обязанностей, чтобы участники оценить риски, которым они подвергаются в результате участия в ИФР.		
23.2.1. В каких документах описаны структура и операции системы? Каким образом и кому ИФР раскрывает информацию о структуре и операциях системы?		
23.2.2. Каким образом и кому ИФР раскрывает, в какой степени она уполномочена самостоятельно принимать ключевые решения, непосредственно влияющие на работу системы?		
23.2.3. Какую информацию ИФР предоставляет своим участникам об их правах, обязанностях и рисках, связанных с их участием в ИФР?		

Ключевое соображение 3.		
ИФР должна предоставлять всю необходимую и надлежащую документацию и проводить обучение, чтобы упростить участникам понимание правил и процедур ИФР и рисков, которым они подвергаются в результате участия в ИФР		
23.3.1. Каким образом ИФР обеспечивает понимание участниками правил и процедур ИФР, а также рисков, связанных с участием?		
23.3.2. Существует ли подтверждение тому, что указанные выше средства обеспечивают понимание участниками правил и процедур ИФР, а также связанных с участием в ИФР рисков?		
23.3.3. Какие корректирующие меры принимает ИФР в случае выявления участника, чье поведение демонстрирует отсутствие понимания правил и процедур ИФР, а также связанных с участием рисков?		
Ключевое соображение 4.		
ИФР должна обнародовать информацию о сроках взимаемых ею за оказываемые услуги, а также принципах установления скидок. ИФР должна предоставлять подробные описания платных услуг для целей сравнения.		
23.4.1. Раскрывает ли ИФР публично информацию о стоимости отдельных предлагаемых ею услуг и политике предоставления скидок? Каким образом раскрывается эта информация?		
23.4.2. Каким образом ИФР своевременно уведомляет участников и общественность об изменении услуг и их стоимости?		
23.4.3. Предоставляет ли ИФР описание услуг, оказываемых на платной основе? Позволяет ли описание услуг привести сравнение с услугами аналогичных ИФР?		
23.4.4. Раскрывает ли ИФР информацию об используемых ею технологиях и процедурах передачи сообщений, а также других факторах, влияющих на операционные издержки ИФР?		
Ключевое соображение 5.		
ИФР должна результирующе готовить и обнародовать ответы по форме настоящей Самооценки. Кроме того ИФР должна как минимум раскрывать основные данные об объеме и стоимости сделок.		
23.5.1. Когда ИФР в последний раз заполняла форму Самооценки? Как часто обновляются данные? Обновляются ли данные после существенных изменений в ИФР и ее среде, по меньшей мере, каждые два года?		

23.5.2. Какие количественные данные ИФР раскрывает публично? Как часто обновляется эта информация?		
23.5.3. Какую еще информацию ИФР раскрывает публично?		
23.5.4. Каким образом ИФР раскрывает данную информацию публично? На каком языке (языках) предоставляется раскрываемая информация?		
<b>Итоговая оценка выполнения ПИФР (5.4.3.2.1)</b>		
<i>Комментарии/рекомендации</i>		

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (телефон)

Приложение 9  
«к Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»

**ПРАВИЛА**  
проведения самооценки

Правила проведения самооценки (далее – Самооценка) состоят из 21 части и проводится операторами (участниками, если операторами системы являются нерезиденты Кыргызской Республики) системно-значимых и значимых платежных систем.

Операторы системно-значимых, значимых и национальных платежных систем не реже одного раза в три года проводят самооценку функционирования своих систем и предоставляют результаты самооценки с приложением документов (договора, операционные правила, внутренние нормативные документы, приказы и т.д.) по запросу в Национальный банк.

Операторы новых платежных систем на этапе регистрации/лицензирования системы должны предоставить в Национальный банк детальную информацию о системе и ее владельце.

Оценка выполнения требований Национального банка является неотъемлемой частью самооценки системы, проводимой оператором системы.

Самооценка заполняется отдельно по каждой платежной системе за подписью ответственного исполнителя, главного бухгалтера и руководителя структуры и предоставляется операторами (или участниками) этих систем в Национальный банк по запросу.

Под заголовком самооценки в поле:

- «Наименование ПС» – заполняется соответствующее наименование системы (например, Гроссовая система расчетов, «Элкарт» и т.п.);
- «Вид ПС» – заполняется соответствующее значение вида системы (например, система относится к системе крупных платежей, национальная система расчетов платежными картами и т.п.);
- «Оператор ПС» – заполняется соответствующее наименование оператора системы (например, Национальный банк, ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» и т.п.);
- «Участник ПС» – заполняется соответствующее наименование участника системы, если оператор системы нерезидент (например, наименование коммерческого банка и т.д.).

Приложение 10  
«*Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»*

### **ВОПРОСНИК**

для самооценки провайдеров критических услуг<sup>2</sup> за \_\_\_\_\_ год

Наименование провайдера услуг \_\_\_\_\_  
Вид деятельности провайдера услуг \_\_\_\_\_

**Рекомендация 1. Выявление и управление рисками.**

*Провайдеру услуг по информационным технологиям и обмену сообщениями (далее – провайдер услуг) рекомендуется выявлять и осуществлять управление существенными операционными и финансовыми рисками, присущими оказываемым им услугам, и обеспечивать эффективность процессов управления ими.*

Провайдер услуг должен иметь эффективные процессы и системы для выявления и документального подтверждения рисков, применимые средства контроля в целях управления рисками и принятия решений о приемлемости и способности к восстановлению нормального функционирования и техническим планированием, а также юридическими и нормативными требованиями, относящимися к его корпоративной структуре и поведению, отношениям с клиентами, стратегическим решениям, влияющим на его способность работать как действующее предприятие, и зависимости от третьих сторон. Для уменьшения выявленных рисков провайдер критических услуг должен проводить постоянную переоценку своих рисков и адекватности своей системы управления рисками при учете выявленных рисков.

<sup>2</sup> СРМІ-ІОСКО «Методология оценки рекомендаций по наблюдению, применимых к поставщикам критических услуг», Декабрь 2014 года.

<b>Описание</b>	<b>Ключевые вопросы:</b>	<b>Оценка ПКУ</b>	<b>Оценка НБКР</b>
	<b>Система управления рисками в масштабах предприятия:</b>		
<p>1.1. Какими процессами и системами идентификации и документирования рисков (включая присущие операционные, финансовые и кадровые риски) располагает провайдер услуг? Какого рода риски были идентифицированы и документально оформлены провайдером услуг посредством своих процессов и систем?</p> <p>1.2. Какими процессами и системами управления указанными рисками располагает провайдер услуг? Какого рода решения принимает провайдер услуг касательно принятия на себя остаточных рисков?</p> <p>1.3. Каким образом провайдер услуг производит переоценку своих рисков и самодостаточности его системы управления рисками при устранении идентифицированных рисков? Как часто проводится подобного рода переоценка?</p> <p>1.4. Каким образом провайдер услуг урегулирует какие-либо правовые или регулятивные требования или изменения в требовании?</p> <p>1.5. Каким образом провайдер критических услуг оценивает риски, присущие его взаимоотношениям с пользователями?</p> <p>1.6. Каким образом провайдер услуг внедрят процесс управления рисками в свой собственный процесс стратегического принятия решений, включая оценку общего коммерческого риска и финансового положения?</p>			

<p><b>Зависимость от третьих лиц:</b></p> <p>1.7. Каким образом провайдер услуг идентифицирует и контролирует риски, которые могут иметь зависимость от третьих лиц, поставляющих услуги?</p> <p>1.8. Каким образом провайдер услуг определяет, что безопасность, надежность и устойчивость выполняемых ими операций не снижены зависимостью от третьих лиц?</p> <p>1.9. Каким образом провайдер услуг регулирует/устраниет неприемлемое снижение безопасности, надежности и устойчивости выполнляемых ими операций, вызванное зависимостью от третьих лиц?</p>	<p><b>Контроль системы управления рисками в масштабе предприятия:</b></p> <p>1.10. Какого рода механизмы управления используется провайдером услуг для идентификации и управления рисками? Какие линии ответственности и подотчетности используются провайдером услуг внутри своего предприятия касательно управления рисками? Как часто производится проверка эффективности функции внутреннего аудита?</p>	<p>1.11. Каким образом орган управления провайдера услуг производит проверку и утверждение системы управления рисками в масштабах предприятия?</p> <p><b>Функция внутреннего аудита:</b></p> <p>1.12. Каким образом провайдер услуг обеспечивает выполнение функции независимого и профессионального аудита?</p> <p>Какой формы международно принятой практики управления аудитом придерживается функция внутреннего аудита?</p> <p>1.13. Какого рода механизмы отчетности используются функцией внутреннего аудита для сообщения своих заключений органу управления и, где это необходимо, своему регулятору или контролирующей организацией?</p>
<p><i>Итоговая оценка выполнения (5,4,3,2,1)</i></p>	<p><i>Комментарии/рекомендации</i></p>	

<p><b>Рекомендация 2. Информационная безопасность.</b></p> <p><b>Проайдер услуг рекомендуется вырабатывать и применять надлежащие принципы и процедуры и выделять достаточные ресурсы для обеспечения конфиденциальности и целостности информации, а также доступности оказываемых им критических услуг в целях выполнения условий его соглашения с ИФР.</b></p> <p>Проайдер услуг должен иметь надежную систему обеспечения информационной безопасности, позволяющую надлежащим образом управлять рисками, которым подвергается его информационная безопасность. Эта система должна быть основана на надежных принципах и процедурах для защиты информации от несанкционированного разглашения, сохранения целостности данных и обеспечения доступности услуг.</p> <p>Проайдер услуг должен определять принципы и процедуры для мониторинга соблюдения установленных им правил информационной безопасности.</p> <p>Система также должна включать принципы планирования пропускной способности и методы управления изменениями. В частности, проайдер услуг, который планирует внести изменения в функционирование, должен оценивать последствия таких изменений для своей информационной безопасности.</p> <p><i>Описание:</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ключевые вопросы:</th><th style="text-align: center;">Оценка ГКУ</th><th style="text-align: center;">Оценка НБКР</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"><i>Система информационной безопасности:</i></td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>2.1. Какая система информационной безопасности действует в масштабах предприятия проайдера услуг для обеспечения общего всеобъемлющего руководства касательно решений и практик устранения угроз физической и кибербезопасности? В каком масштабе указанная система охватывает принципы и процедуры касательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) распределения активов (системы и услуги) по категориям конфиденциальности, достоверности и доступности;</li> <li>б) постоянной идентификации внутренних и внешних угроз;</li> <li>в) отбора, реализации и документирования средств контроля безопасности, ориентированных на снижение выявленных рисков и уязвимостей, а также</li> <li>г) надлежащего контроля всех мероприятий в сфере управления рисками?</li> </ul> </td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2.2. Каким образом провайдер услуг вводит необходимые международные, национальные и промышленные стандарты в круг своих политических мероприятий и процедур?</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> </tbody> </table>	Ключевые вопросы:	Оценка ГКУ	Оценка НБКР	<i>Система информационной безопасности:</i>			<p>2.1. Какая система информационной безопасности действует в масштабах предприятия проайдера услуг для обеспечения общего всеобъемлющего руководства касательно решений и практик устранения угроз физической и кибербезопасности? В каком масштабе указанная система охватывает принципы и процедуры касательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) распределения активов (системы и услуги) по категориям конфиденциальности, достоверности и доступности;</li> <li>б) постоянной идентификации внутренних и внешних угроз;</li> <li>в) отбора, реализации и документирования средств контроля безопасности, ориентированных на снижение выявленных рисков и уязвимостей, а также</li> <li>г) надлежащего контроля всех мероприятий в сфере управления рисками?</li> </ul>		2.2. Каким образом провайдер услуг вводит необходимые международные, национальные и промышленные стандарты в круг своих политических мероприятий и процедур?		
Ключевые вопросы:	Оценка ГКУ	Оценка НБКР										
<i>Система информационной безопасности:</i>												
<p>2.1. Какая система информационной безопасности действует в масштабах предприятия проайдера услуг для обеспечения общего всеобъемлющего руководства касательно решений и практик устранения угроз физической и кибербезопасности? В каком масштабе указанная система охватывает принципы и процедуры касательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) распределения активов (системы и услуги) по категориям конфиденциальности, достоверности и доступности;</li> <li>б) постоянной идентификации внутренних и внешних угроз;</li> <li>в) отбора, реализации и документирования средств контроля безопасности, ориентированных на снижение выявленных рисков и уязвимостей, а также</li> <li>г) надлежащего контроля всех мероприятий в сфере управления рисками?</li> </ul>												
2.2. Каким образом провайдер услуг вводит необходимые международные, национальные и промышленные стандарты в круг своих политических мероприятий и процедур?												

2.3. Какого рода риски информационной безопасности были выявлены провайдером в отношении его критических услуг? Каким образом провайдер услуг устранил обозначенные риски?			
2.4. Какова степень участия органа управления провайдера услуг в системе информационной безопасности поставщика? Принимает ли орган управления непосредственное участие при просмотре и утверждении системы? Как часто орган управления проводит перевомот системы?			
2.5. Каким образом орган управления провайдера услуг проводит утверждение ключевых ролей и степеней ответственности старшего руководства в области информационной безопасности?			
<i>Принципы и процедуры в сфере информационной безопасности:</i>			
2.6. Какие принципы и процедуры используются для предотвращения несанкционированного доступа и несанкционированного распространения информации? В частности, какие принципы и процедуры действуют для:			
а) предоставления и отзыва разрешений для пользователей, включая как логический, так и физический доступ;			
б) периодического перевидетельствования привилегий пользователя;			
в) предоставления, использования и контроля учетных записей администратора (или записей с высокой степенью конфиденциальности);			
г) устранения нарушений конфиденциальности данных;			
д) обеспечения защищенности систем от логических или физических атак, а также, е) внедрения средств контроля в программы, предоставленные для ИФР, в целях предотвращения ошибок, потерь, несанкционированной модификации или злоупотребления информацией?			
2.7. Каким образом провайдер услуг информирует всех служащих и соответствующие внесение стороны об их сферах ответственности и обязанностях, в том числе угрозах безопасности, установленных системой информационной безопасности?			
2.8. Какие принципы и процедуры используются для обеспечения конфиденциальности, достоверности и неопровергимости данных, включая моменты, когда они все еще находятся в состоянии пересылки в сетях, когда уже находятся на хранении у провайдера услуг?			
2.9. Какие принципы и процедуры используются для обнаружения инцидентов информационной безопасности, реагирования на них и их устранения?			
<i>Контроль за соблюдением безопасности:</i>			

2.10. Каким образом провайдер услуг проверяет соблюдение требований своей информационной системы безопасности, контролирует эффективность действующих средств контроля безопасности? Непосредственно включают ли обозначенные принципы и процедуры сканирование уязвимостей и испытания касательно защиты от несанкционированного доступа как на уровне инфраструктуры, так и на уровне программмы?			
2.11. В какой мере система информационной безопасности провайдера услуг подвергается внутреннему и внешнему аудиту?			
2.12. Каким образом и с какой периодичностью орган управления провайдера критических услуг обновляет основные результаты деятельности по контролю за соблюдением безопасности?			
<b>Планированиепроизводственных мощностей:</b>			
2.13. Каковы принципы провайдера услуг в сфере планирования производственных мощностей? Каким образом провайдер услуг контролирует и регулирует использование ресурсов для удовлетворения потребностей ИФР и (где это уместно) его участников, в том числе в условиях кризиса на рынке? Каким образом провайдер услуг регулирует ситуацию, когда потребности участников ИФР превосходят производственные мощности?			
2.14. Каким образом провайдер услуг проводит пересмотр, аудит и проверку масштабности и достаточности своего потенциала, как минимум, для того, чтобы производить обработку прогнозируемых стрессовых объемов, установленных одной ИФР, и, где это уместно, параллельных прогнозируемых стрессовых объемов при обслуживании нескольких ИФР? Как часто провайдер услуг проводит подобного рода пересмотры, аудиты и тесты?			
<b>Управление изменениями:</b>			
2.15. Каким образом принципы и процедуры в области управления изменениями и проектом, используемые провайдером услуг, способствуют снижению рисков, которые вносят изменения, независимо воздействующие на безопасность и надежность тех или иных операций провайдера услуг?			
2.16. Каким образом принципы управления изменениями, используемые провайдером услуг, определяет формальные обязанности в сфере управления, в том числе процедуры планирования и тестирования изменений, а также регрессивное и техническое тестирование, проверку системы безопасности?			
2.17. До какой степени изменения, воздействующие на пользователей, подтверждаются согласованию с ИФР, тестируются при участии ИФР и (где это уместно) ее участниками?			

<input type="checkbox"/>	<p><b>Итоговая оценка выполнения (5,4,3,2,1)</b></p>				
<b>Комментарии/рекомендации</b>	<p><b>Рекомендация 3. Надежность и устойчивость.</b></p> <p><b>Провайдеру услуг рекомендуется применять надлежащие принципы и процедуры и выделять достаточные ресурсы для обеспечения доступности, надежности и устойчивости оказываемых им услуг. Поэтому разработанные им планы непрерывности деятельности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций должны обеспечивать своевременное возобновление оказания важнейших услуг в случае выхода из строя, чтобы оказываемые услуги соответствовали условиям его соглашения с ИФР.</b></p> <p>Провайдер услуг должен обеспечить надежное оказание услуг потребителям и способность к восстановлению нормального функционирования независимо от того, оказываются ли услуги непосредственно ИФР или как ИФР, так и ее участникам. Провайдер услуг должен осуществлять надежное функционирование, удовлетворяющее или превышающее потребности ИФР. Все операционные процессы должны регистрироваться и доводиться до сведения ИФР, а также органа регулирования, надзора или наблюдения за деятельностью ИФР.</p> <p>Провайдер услуг должен незамедлительно анализировать происшествия, чтобы предотвратить их повторение, которое может иметь значительно более серьезные последствия. Кроме того, провайдер услуг должен иметь надежные планы непрерывности деятельности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Эти планы должны включать плановое тестирование непрерывности деятельности и анализ результатов этого тестирования для оценки риска возникновения серьезного нарушения в работе.</p>	<p><b>Описание:</b></p>	<p><b>Ключевые вопросы:</b></p>	<p><b>Оценка ГКУ</b></p>	<p><b>Оценка НБКР</b></p>
			<p><b>Доступные, надежные и гибкие операции:</b></p>		
			<p>3.1. Каковы главные задачи провайдера услуг в сфере эксплуатационной готовности, надежности и устойчивости; каким образом они задокументированы? Насколько указанные задачи отвечают потребностям (или превосходят их) ИФР и (где это уместно) его участников?</p> <p>3.2. Каким образом принципы и процедуры провайдера услуг поддерживает его задачи касательно доступности, надежности и устойчивости?</p>		

3.3. Каким образом провайдер услуг обеспечивает надежность и устойчивость операций, предоставляемых для ИФР и его участников (где это применимо)? В частности, каким образом провайдер услуг обеспечивает наличие достаточного количества различных профилей риска в своих производственных помещениях? Каким образом провайдер услуг обеспечивает необходимую защищту своих производственных помещений от стихийных бедствий, перебоев в электропитании, нешерных действий со стороны персонала? Каким образом провайдер услуг обеспечивает, чтобы его резервные производственные помещения обладали достаточным потенциалом для предоставления важнейших услуг в течение длительного периода времени?	<i>Мониторинг операций и устранение происшествий.</i>	
3.4. Каким образом провайдер услуг мониторинг своих операционных действий? Каким образом провайдер услуг контролирует свое соответствие задачам ИФР в сфере надежности и устойчивости? Каким образом производится документирование и поддержание обозначенного процесса?		
3.5. Каким образом провайдер услуг проводит идентификацию, запись, классификацию, анализ и контроль возникающих происшествий на производстве? Каким образом об указанных происшествиях сообщается высшему руководству? Каким образом провайдер услуг информирует ИФР и, где это уместно, компетентные органы о подобного рода происшествиях? Каким образом происходит процесс эскалации возникающего происшествия в кризисный период времени?		
3.6. Каким образом происходит процесс постпаварийного анализа происшествий? Каким образом указанный процесс постпаварийного анализа основной причиной происшествий, установление их повторения в будущем? Каково участие ИФР в обозначенном постпаварийном анализе?	<i>Непрерывность бизнеса:</i>	
3.7. Каковы основные задачи провайдера услуг в сфере непрерывности бизнеса и восстановления работоспособности? Каким образом узанные задачи устанавливаются органом управления и старшим руководством? Как часто орган управления и старшее руководство пересматривают обозначенные задачи?		

3.8. Каким образом планы провайдера услуг касательно непрерывности бизнеса и восстановления работоспособности обеспечивают своевременное возобновление его услуг в случае прерывания обслуживания, включая случаи крупномасштабных нарушений? Каким образом выше обозначенные планы решают проблему возможной потери данных в результате прерывания обслуживания?			
3.9. Каким образом провайдер услуг определяет сценарии потенциального прерывания обслуживания и какова степень участия ИФР в указанном процессном моменте?			
3.10. Каким образом планы провайдера услуг касательно непрерывности бизнеса и восстановлению работоспособности устраниют кибератаки? Каким образом обозначенные планы дают возможность провайдеру услуг идентифицировать и контролировать влияние кибератаки, включая восстановление систем после нарушения их нормального функционирования?			
3.11. Какого рода план защиты репутации в период кризисных ситуаций действует у провайдера услуг для урегулирования прерывания обслуживания? В частности, каким образом указанный план решает вопросы моменты коммуникации и обмена информацией с ИФР и компетентными органами власти?			
3.12. Каким образом проводится испытание планов провайдера услуг касательно непрерывности бизнеса и восстановлению работоспособности, с какой периодичностью? Какого рода сценарии подлежат испытанию, включают ли они в себя кибератаки? Каким образом проводится оценка и аудит указанных результатов? Какова степень участия ИФР и ее участников (где это уместно) в модельных испытаниях непрерывности бизнеса?			
3.13. Как часто планы провайдера услуг касательно непрерывности бизнеса и восстановлению работоспособности оцениваются на соответствие прогнозам ИФР?			
<i>Итоговая оценка выполнения (5, 4, 3, 2, 1)</i>			
<i>Комментарии/рекомендации:</i>			

<b>Рекомендация 4. Технологическое планирование.</b>	<b>Провайдер услуг рекомендуется применять надежные методы планирования на протяжении всего жизненно-го цикла используемых технологий, а также выбрать технологические стандарты.</b>	
<b>Описание:</b>	<b>Ключевые вопросы:</b>	
	<b>Оценка ГКУ</b>	<b>Оценка НБКР</b>
<i>Принципы, процедуры и механизмы управления в области технологического планирования:</i>		
4.1. Какие принципы, процедуры и механизмы управления в области технологического планирования используются провайдером услуг? Каким образом установлены принципы, процедуры и механизмы управления участников технологий, выбор новых технологических стандартов?		
4.2. Как часто провайдер услуг осуществляет оценку своих технологических рисков? Каким образом в обозначенных оценках учитываются риски надежности и устойчивости, морального износа, в том числе риски информационной безопасности, относящиеся к использованию тех или иных технологий? Каким образом в указанных оценках учитываются те или иные технологические риски, которые могут оказывать потенциальное влияние на ИФР и ее участников (при необходимости)?		
<i>Принципы, процедуры и механизмы управления технологическими изменениями:</i>		
4.3. Какие принципы, процедуры и механизмы управления используются провайдером услуг для осуществления изменений в используемых им технологиях? Каким образом указанные принципы и процедуры решают вопросы момента управления версиями, согласованного использования технологии, поддержания безопасности и стабильности технологий?		

4.4. Каким образом обозначенные принципы, процедуры и механизмы управления обеспечивают возможность идентификации и правильного смягчения рисков, связанных с изменениями технологий, во избежание изменений, которые могут оказать потенциальное влияние на надежность и устойчивость операций провайдера? Каким образом, с какой периодичностью провайдер услуг производит оценку и испытание процессов, используемых для внесения технологических изменений?	4.5. Каким образом провайдер услуг проводит консультирование с ИФР и ее участниками (где это уместно) касательно вопросных моментов каких-либо предложенных важных изменений в свои технологии, которые могут оказать существенное воздействие на ИФР?	4.6. В какой степени ИФР существует при предоставлении услуг (где это целесообразно) при внесении изменений в те или иные технологии? Например является ли участие ИФР в тестировании технологических изменений целесообразным?	
<i>Итоговая оценка выполнения (5.4.3.2.1)</i>			
<i>Комментарии/рекомендации:</i>			
<p><b>Рекомендация 5. Обмен сообщениями с пользователями.</b></p> <p><b>Провайдеру услуг рекомендуется обеспечивать прозрачность для своих пользователей и предоставлять им достаточную информацию, позволяющую четко понимать свою роль и обязанности в области управления рисками, связанными с использованием ими провайдера услуг.</b></p> <p>Провайдер услуг должен применять эффективные процедуры и процессы обмена сообщениями с клиентами. В частности, провайдер услуг должен предоставлять ИФР, а при необходимости и ее участнику, достаточную информацию, позволяющую четко понимать свою роль и обязанности в области управления рисками и надлежащим образом управлять своими рисками, связанными с используемыми услугами. Как правило, полезная информация для пользователя включает, не ограничиваясь этим, информацию о процессах управления и средствах контроля провайдера услуг, а также независимых проверках результативности этих процессов и средств контроля. В составе своих процедур и процессов коммуникации провайдер услуг должен предусмотреть механизмы проведения с пользователями и рынком в целом консультаций по вопросам всех технических изменений его операций, которые могут повлиять на уровень и виды его рисков, включая отсутствующие или не работающие средства контроля рисков. Кроме того, провайдер услуг должен иметь план коммуникации в кризисных ситуациях, вызванных операционными нарушениями в оказании его услуг.</p>			
<i>Описание:</i>			

Ключевые вопросы:	Оценка ГЖУ	Оценка НБКР
<b>Обычная коммуникация:</b>		
5.1. Какие процессы и процедуры используются провайдером услуг для общения со своими пользователями?		
5.2. Какого рода информация провайдер услуг предоставляет в ИФР или ее участникам (где это уместно), которая дает возможность им понимать свои роли и меры ответственности при управлении рисками, связанными с использованием ими критических услуг провайдера? С какой периодичностью пересматривается указанная информация?		
5.3. Каким образом провайдер услуг осуществляет общение с пользователями касательно вопросов важных ключевых изменений в его операциях (смотрите в том числе 2.17, 4.5 и 4.6.)?		
5.4. Каким образом провайдер услуг информирует своих пользователей об анализе риска, включая присущие операционные, финансовые и кадровые риски?		
<b>Механизмы консультаций:</b>		
5.5. Какого рода механизмы используются провайдером услуг для проведения консультаций с пользователями и, в случае необходимости, с более широким рынком сбыта (например, касательно каких-либо технических изменений в его операциях, которые могут существенно затронуть ИФР) (смотрите также 4.5.)?		
<b>Сообщения о происшествиях и кризисных ситуациях:</b>		
5.6. Каким образом провайдер услуг информирует пользователей (в случаях необходимости) о происшествиях (смотрите также 3.5.)?		
5.7. Каким планом защиты репутации в период кризисных ситуаций пользуется провайдер услуг для устранения сбоев при обслуживании? Включает ли обозначенный план всех пользователей и заинтересованные стороны (см. также 3.11.)?		
<b>Итоговая оценка выполнения (5.4, 3.2, 1)</b>		
<b>Комментарии/рекомендации:</b>		

Руководитель

_____ <i>(подпись)</i>	_____ <i>(ФИО)</i>
_____ <i>(подпись)</i>	_____ <i>(ФИО)</i>
_____ <i>(подпись)</i>	_____ <i>(ФИО)</i>

Главный бухгалтер

Исполнитель

Приложение 11  
«к Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»

**ПРАВИЛА**  
заполнения самооценки

Настоящая самооценка состоит из 5 частей и предназначена для провайдеров критических услуг при проведении самооценки систем.

Провайдеры критических услуг не реже одного раза в три года проводят самооценку функционирования своих систем и предоставляют результаты самооценки с приложением документов (договора, операционные правила, внутренние нормативные документы, приказы и т.д.) по запросу в Национальный банк.

В самооценке должна предоставляться детальная информация по каждому направлению.

Оценка выполнения требований Национального банка является неотъемлемой частью самооценки системы, проводимой провайдером критических услуг.

Провайдеры критических услуг на этапе внедрения новых сервисов/продуктов (совершенствования) системы должны заранее информировать Национальный банк о своем намерении и направить в Национальный банк уведомление с приложением детальной информации, описывающей разрабатываемый сервис/продукт, предполагаемые изменения/дополнения в системе.

Самооценка заполняется отдельно по каждой платежной системе за подписью ответственного исполнителя, главного бухгалтера и руководителя структуры.

Приложение 12  
«к Правилам осуществления надзора  
(оверсайта) за платежной системой  
Кыргызской Республики»

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
информации, прилагаемой к самооценке

1. Прилагаемые к самооценке материалы/документы должны содержать развернутую информацию по следующим направлениям:

1. Общая информация

- Оператор системы и владелец системы.
- Назначение системы.
- Нормативная правовая база, регулирующая работу системы.
- Регламент работы, принципы функционирования.
- Программное обеспечение.
- Персонал платежной системы.

1.1. Структура системы и расчет.

1.2. Статистика:

- Количество участников (прямых, непрямых, специализированных).
- Среднее количество и объем платежей/переводов в день.
- Из них платежи/переводы на крупные суммы.
- Средняя стоимость платежа/перевода в системе.
- Зависимость размера стоимости платежа/перевода от времени передачи и от размера платежа/перевода.
- и др.

1.3. Дополнительная информация:

1.3.1. Причины отказа в приеме платежей/переводов.

- ошибочные документы или неполные реквизиты;
- превышение лимита;
- и др.

1.3.2. Порядок проведения претензионной работы.

1.3.3. Планы по внесению изменений или совершенствованию платежной системы.

2. Прозрачность и понимание финансовых рисков.

2.1. Принципы, правила и процедуры в отношении финансовых рисков.

2.2. Описание вопросов:

- Четкость и полнота работы системы.
- Управление рисками.
- Свободен ли доступ участников к системе.
- Свобода действий, права и обязанности оператора и участников.

- Принятие решений в нештатных ситуациях.
- Организационная подготовка участников по мониторингу их деятельности.

2.3. Своевременность и достаточность предоставления информации для управления риском.

2.4. Меры, обеспечивающие участникам полное понимание своей подверженности рискам.

3. Управление кредитным риском и риском ликвидности:

3.1. Финансовые риски участников.

3.2. Инструменты управления кредитным риском:

- Правила членства (требования к капиталу, предварительное финансирование залога и т.п.).
- Минимальные и максимальные сроки между принятием платежа и окончательным расчетом по нему.
- Распределение ответственности среди участников в случае банкротства одного из участников.

3.3. Инструменты по управлению риском ликвидности:

- Механизмы очередности.
- Источники ликвидности.
- Внутридневной кредит.
- Разделение потоков платежей по времени, стоимости.
- Явные или неявные обязательства оператора по обеспечению ликвидности системы.

3.4. Инструменты общего характера:

- Доступ участников к информации об остатках на счетах и своих позициях.
  - Мониторинг со стороны оператора системы.
- 3.6. Стимулы к управлению риском ликвидности и кредитным риском.
- Механизм распределения убытков среди участников.
  - Формирование цен в зависимости от контроля за риском ликвидности.

4. Окончательный и безотзывный характер операций.

4.1. Уровень безотзывности на каждом этапе платежа/перевода.

4.2. Условия непринятия платежа/перевода системой или участником-получателем.

4.3. Информированность участника в отказе от принятия платежа/перевода.

4.4. Закрытие позиции в конце дня при отсутствии ликвидности.

4.5. Официальные механизмы по обеспечению строгого соответствия регламенту работы в виде штрафов или других санкций.

4.6. Официальное подтверждение окончательного расчета.

4.7. Ликвидация последствий ошибок.

5. Клиринговые системы.
  - 5.1. Расчет чистого сальдо на основе многостороннего взаимозачета.
  - 5.2. Обработка расчетов по чистым позициям.
  - 5.3. Информация о чистых позициях участников клиринга.
  - 5.4. Защита от избыточного риска со стороны участника.
  - 5.5. Покрытие дебетовой позиции обанкротившегося участника.
  - 5.6. Залог или резервный фонд для покрытия дебетовой позиции участника.
  - 5.7. Последняя инстанция по обеспечению ликвидности в системе.
  - 5.8. Оператор клиринговой системы.
  - 5.9. Процедуры по обеспечению окончательного расчета и механизмы управления ликвидностью.
  - 5.10. Обеспечение окончательного расчета в случае несостоятельности одного участника, двух участников.
6. Расчетные активы
  - 6.1. Активы для расчетов.
  - 6.2. Средства, находящиеся на корреспондентском счете коммерческого банка в Национальном банке.
  - 6.3. Критерии для оценки ликвидности, кредитоспособности расчетного банка.
  - 6.4. Меры по защите участников платежной системы от банкротства системы.
  - 6.5. Изменение активов в другие виды активов.
  - 6.6. Активы в иностранной валюте.
7. Безопасность и операционная надежность
  - 7.1. Структура безопасности платежной системы.
  - 7.2. Периодический аудит работы системы.
  - 7.3. Документация по фактическому состоянию системы.
  - 7.4. Проведение независимой проверки степени безопасности и надежности компьютерных систем и связанных с ними сетей по передаче данных.
  - 7.5. Наличие строго определенной последовательности выполнения операций в программном модуле.
  - 7.6. Средства резервирования текущей информации.
  - 7.7. Целевой уровень по полному восстановлению системы.
  - 7.8. Непрерывность деятельности:
    - Простота и практичность.
    - Отражение механизмов непрерывности в документации по системе.
    - Отражение процедуры по кризисному управлению и распространению информации в документации по системе.
  - 7.9. Планы на случай катастроф по восстановлению деловой активности.

- 7.10. Периодичность проверок по восстановлению системы.
  - 7.11. Статистика за последние 3 года.
  - 7.12. Степень безопасности и операционной надежности системы.
  - 7.13. Наличие результатов анализа операций клиентов на предмет ПФТ/ОД у оператора и/или участника системы.
  - 7.14. Установленные лимиты или ограничения на прохождение платежей.
- 
8. Практичность и эффективность
    - 8.1. Официальная политика ценообразования.
    - 8.2. Сроки прохождения платежей/переводов.
    - 8.3. Взаимодействие с ассоциацией банков и участниками.
    - 8.4. Механизмы, процедуры и меры политики по тарифам.
    - 8.5. Сроки полной обработки платежей/переводов.
    - 8.6. Анализ затрат и прибыли.
    - 8.7. Меры по совершенствованию эффективности платежной системы.
  - 8.8. Эффективность и практичность проведения платежей/переводов для пользователей системы.
- 
9. Доступ к системе
    - 9.1. Условия, правила и требования для доступа к системе.
    - 9.2. Прямые участники платежной системы.
    - 9.3. Непрямой доступ к клиринговой системе.
    - 9.4. Порядок и правила осуществления платежей/переводов участников.
  - 9.5. Тарифы.
  - 9.6. Выход участника из системы.
  - 9.10. Объективные и публично раскрытие критерии по участию.
- 
10. Руководство системой
    - 10.1. Общее описание.
    - 10.2. Механизмы для достижения консенсуса.
    - 10.3. Кратко- и среднесрочные бизнес-планы оператора платежной системы.
  - 10.4. Отчетность по результатам деятельности.
  - 10.5. Информация о собственниках системы и ее руководстве.
  - 10.6. Процедура принятие крупных решений об изменениях в системе.
  - 10.7. Планы по обеспечению полного соответствия всем ключевым принципам.
  - 10.8. Проблемы и вопросы за последние три года.
  - 10.9. Изменения и реформы, находящиеся в процессе реализации.
  - 10.10. Эффективность, подотчетность и прозрачность механизмов руководства.

*2. Соответствие операторов и участников платежных систем, банков, выпускающих электронные деньги, требованиям Национального банка:*

1. Соблюдение требований по доступу к платежной системе.  
2. Соблюдение требований нормативных документов Национального банка.

3. Соблюдение требований безопасности Национального банка:

1) конфиденциальность, целостность, аутентификация при приеме и обработке платежей. Наличие и описание плана регулярного тестирования системы;

2) надежность степени безопасности и бесперебойность работы системы осуществления платежей:

- снижение рисков, связанных с физическим повреждением аппаратных средств и линий связи (ограничение доступа посторонних лиц в помещение, где установлено оборудование, связанное с системой проведения платежей);
- снижение рисков, связанных с ошибками в программном обеспечении или его модификацией;
- снижение рисков отказа от авторства или факта получения электронного платежного документа, а также с разглашением и искажением данных при передаче по каналу связи;

3) соблюдение условий конфиденциальности, надежности и безопасности при проведении электронных платежей и работе с личными ключами уполномоченных лиц банка и соблюдение правил их хранения и использования.

4. Выполнение требований к заполнению платежных документов:

1) соблюдение требований к форматам платежных документов, установленных Национальным банком;

2) наличие подписей ответственных лиц за прием и обработку платежей;

3) наличие четких оттисков печатей и штампов;

4) заполнение реквизитов платежных документов и проставление печатей, штампов и подписей в предназначенных для них полях и только в пределах этих полей;

5) наличие всех необходимых для осуществления платежа реквизитов и правильное их заполнение;

6) соответствие назначения платежа его коду;

7) наличие/отсутствие исправлений, помарок, подчисток и использование корректирующей жидкости на платежных документах.

5. Выполнение требований при проведении электронных платежных документов:

1) наличие всех реквизитов, необходимых для проведения платежа;

2) соответствие всех реквизитов электронного платежного документа его бумажному аналогу;

3) наличие соответствующих цифровых подписей в каждом платежном документе и их достоверность;

4) использование электронной цифровой подписи на платежных документах только назначенными ответственными лицами и их дублерами;

5) соблюдение требуемого уровня безопасности при передаче электронных платежных документов, хранении паролей и секретных ключей;

6) осуществление хранения и резервного копирования электронных платежных документов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и нормативными актами Национального банка;

7) выполнение установленной процедуры проведения электронных платежей;

8) соблюдение процедуры удостоверения подлинности электронных платежных документов.

6. Соблюдение внутренних нормативных документов:

1) наличие четких, полностью документированных внутренних процедур по деятельности оператора, связанной с осуществлением платежных операций.

2) последовательность осуществления платежа, начиная с приема документов от клиента, инициирующего платеж, и заканчивая подтверждением осуществления платежа и уведомлением об этом клиента;

3) уровень ответственности каждого сотрудника при осуществлении операции приема, обработки и отправки платежей;

4) ответственность банка перед клиентом при несвоевременном проведении платежа или нарушении платежной инструкции клиента (зачисление на другой счет, непроведение платежа, неверное указание суммы и т.д.);

5) процедура внутреннего контроля операций приема, обработки и отправки платежей.

6) методика анализа операций клиентов на предмет ПФТ/ОД.

7. Соблюдение внутренних требований безопасности при проведении платежей:

1) политика безопасности должна соответствовать характеристикам системы приема и обработки платежей и быть достаточной для обеспечения необходимого уровня безопасности, удовлетворяющего требованиям как самого банка, Национального банка, так и клиентов;

2) политика безопасности должна определять контроль за физическим и логическим доступом в систему, ее аппаратным, программным обеспечением и сетью для защиты системы и ее данных от несанкционированных действий как извне, так и внутри;

3) в процедурах должен быть изложен перечень лимитов или ограничений на прохождение платежей.